


24(код)

М 91

Мурзубраимов Бектемир
Сагындыков Жумабай

ХИМИЯНЫН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ



Ош — 1999

УДК 541.

Сагындыков Жумабай
Мурзубраимов Бектемир

ХИМИЯНЫН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ: Жогорку окуу жайларынын студенттери учун окуу китеби. - Ош.: ОшГУ, ОшТУ. 1999. - 216 с.

Китептеги материалдар университеттердин химия жана химиялык технология факультеттеринин программасына ылайык түзүлгөн. Китепте химиянын теориялык негиздери, химиялык байланыш, атомдун түзүлүшү, мезгилдик система, кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары, электрхимиянын негиздери, электролиттер менен электролит эместердин эритмелери, ядролук реакциялар, химиялык жана фазалык төц салмақтуулуктар, реакциялардын ылдамдыктары менен катализдик процесстер, дисперстик системалар каралган.

© "ОшГУ" басма борбору
© Ж. Сагындыков, Б. Мурзубраимов.

Кириш сөз

Химия бизди курчап турған материалдык дүйнөнү үйрөтүүчү табигый илимдерге таандык. Химия предметинин материалдык объектиси болуп, химиялык элементтер жана алардын бирикмелери саналат. Азыркы мезгилде 114төн ашык химиялык элементтер жана алардын көптөгөн бирикмелери белгилүү.

Химия - химиялык элементтердин жана заттардын түзүлүштөрү, касиеттери, заттардын бири-бирине айлануулары жана бул айланууларды коштоң жүрүүчү закон ченемдүүлүктөрдү окуутучу илим болуп саналат.

Химия башка табигый илимдер менен, айрыкча физика, биология, геология илимдери менен тыгыз байланышта.

Азыркы мезгилде химия бир топ өз алдынча бөлүктөргө бөлүнөт. Заттардын эки негизги классына жараشا органикалык эмес жана органикалык химия деп бөлүнөт. Физикалык методдорду колдонуп, химиялык кубулуштарды изилдеген химиянын бир тармагы физикалык химия деп аталган. Физикалык жана химиялык методдорду көцири колдонуп, заттарга жана алардын касиеттерине сапаттык жана сандык анализдердин берилишине жараша аналитикалык химия өз алдынча бөлүнгөн. Соңку мезгилдерде ар кандай табият таануу илимдеринин чегинде биохимия, молекулалык биология, геохимия, биогеохимия, агрономия, космохимия, химиялык физика, ж. б. илимдердин тармактары өнүгүп чыкты.

Илимий- техникалык прогресстин негизги бағыттарынын бири- эл чарбасын химиялаштыруу болуп саналат. Химиялаштыруу - бул химиялык продукталарды жана технологиянын химиялык методдорун көцири пайдалануу.

Айыл чарбада жана түрдүү өнөр жай тармактарында химиянын ролу абдан чоң. Химиялык өнөр жай эл чарбасын ар түрдүү материалдар жана сырьеор менен жабдып турат. Булар кислоталар, щелочтор, эриткичтер, пластмассалар, химиялык булалар, синтетикалык каучуктар, минералдык жер семирткичтер жана башкалар болуп саналат.

Нефтинин жаратылыш запастарынын азайып бара жаткандыгына байланыштуу химиялык өнөр жайлардан өндүрүлүп жаткан синтетикалык отундарды пайдалануу улам өсүүдө. Таш көмүрдөн жана күрең көмүрдөн суюк отундарды өндүрүп алуунун жаңы технологияларын ишке киргизүү маанилүү химиялык сырье болуп саналган нефтини үнемдөөгө мүмкүнчүлүк берет.

Айыл чарбасын химиялаштыруу - минералдык жер семирткичтерди, өсүмдүктөрдү коргоонун химиялык каражаттарын, өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн регуляторлорун, тоют колундуларын пайдаланууну өз ичине алат.

Фармацевтикалық өнөр жайынын өнүгүшүндө химиянын ролу абдан чоң. Бардык дары - дармектердин көпчүлүк бөлүгүн жасалма жол менен өндүрүп альшат.

Өнөр жайлардын, анын ичинде химиялық өнөр жайдын өнүгүшү менен айланы - чөйрөнү коргоо проблемасы да пайда болууда.

Химиялық өнөр жайы айланы-чөйрөнү айрыкча көп булгаган тармактардын ичинен төртүнчү орунда (жылуулук энергетикасынан, металлургиядан жана автомобиль транспортунаң кийин) турат. Айланы - чөйрөнүн булганышы составында зыяндуу заттары бар өнөр жай таштандыларынын атмосферага жана көлмөлөргө бөлүнүп чыгышынын натыйжасында болот. Атмосферага бөлүнүп чыккан зыяндуу газдар: көмүртек, азот жана күкүрттүү оксиддери, күкүрттүү суутек, углеводороддор жана башкалар болуп саналат.

Ошону менен бирге химиянын айланы-чөйрөнү коргоо ишинде да чоң салымы бар. Химиялық заттардын жана химиялық процесстердин негизинде абанын жана суунун өнөр жай таштандыларынан булганышын текшерүү методдорун жана тазалоонун каражаттарынын негизинде химиялық заттар жана процесстер жатат.

Айланы-чөйрөнүн төртүнчү орунда (жылуулук энергетикасынан, металлургиядан жана автомобиль транспортунаң кийин) турат. Айланы - чөйрөнүн булганышы составында зыяндуу заттары бар өнөр жай таштандыларынын атмосферага жана көлмөлөргө бөлүнүп чыгышынын натыйжасында болот. Атмосферага бөлүнүп чыккан зыяндуу газдар: көмүртек, азот жана күкүрттүү оксиддери, күкүрттүү суутек, углеводороддор жана башкалар болуп саналат.

Айланы-чөйрөнүн төртүнчү орунда (жылуулук энергетикасынан, металлургиядан жана автомобиль транспортунаң кийин) турат. Айланы - чөйрөнүн булганышы составында зыяндуу заттары бар өнөр жай таштандыларынын атмосферага жана көлмөлөргө бөлүнүп чыгышынын натыйжасында болот. Атмосферага бөлүнүп чыккан зыяндуу газдар: көмүртек, азот жана күкүрттүү оксиддери, күкүрттүү суутек, углеводороддор жана башкалар болуп саналат.

Айланы-чөйрөнүн төртүнчү орунда (жылуулук энергетикасынан, металлургиядан жана автомобиль транспортунаң кийин) турат. Айланы - чөйрөнүн булганышы составында зыяндуу заттары бар өнөр жай таштандыларынын атмосферага жана көлмөлөргө бөлүнүп чыгышынын натыйжасында болот. Атмосферага бөлүнүп чыккан зыяндуу газдар: көмүртек, азот жана күкүрттүү оксиддери, күкүрттүү суутек, углеводороддор жана башкалар болуп саналат.

Айланы-чөйрөнүн төртүнчү орунда (жылуулук энергетикасынан, металлургиядан жана автомобиль транспортунаң кийин) турат. Айланы - чөйрөнүн булганышы составында зыяндуу заттары бар өнөр жай таштандыларынын атмосферага жана көлмөлөргө бөлүнүп чыгышынын натыйжасында болот. Атмосферага бөлүнүп чыккан зыяндуу газдар: көмүртек, азот жана күкүрттүү оксиддери, күкүрттүү суутек, углеводороддор жана башкалар болуп саналат.

Айланы-чөйрөнүн төртүнчү орунда (жылуулук энергетикасынан, металлургиядан жана автомобиль транспортунаң кийин) турат. Айланы - чөйрөнүн булганышы составында зыяндуу заттары бар өнөр жай таштандыларынын атмосферага жана көлмөлөргө бөлүнүп чыгышынын натыйжасында болот. Атмосферага бөлүнүп чыккан зыяндуу газдар: көмүртек, азот жана күкүрттүү оксиддери, күкүрттүү суутек, углеводороддор жана башкалар болуп саналат.

Айланы-чөйрөнүн төртүнчү орунда (жылуулук энергетикасынан, металлургиядан жана автомобиль транспортунаң кийин) турат. Айланы - чөйрөнүн булганышы составында зыяндуу заттары бар өнөр жай таштандыларынын атмосферага жана көлмөлөргө бөлүнүп чыгышынын натыйжасында болот. Атмосферага бөлүнүп чыккан зыяндуу газдар: көмүртек, азот жана күкүрттүү оксиддери, күкүрттүү суутек, углеводороддор жана башкалар болуп саналат.

Айланы-чөйрөнүн төртүнчү орунда (жылуулук энергетикасынан, металлургиядан жана автомобиль транспортунаң кийин) турат. Айланы - чөйрөнүн булганышы составында зыяндуу заттары бар өнөр жай таштандыларынын атмосферага жана көлмөлөргө бөлүнүп чыгышынын натыйжасында болот. Атмосферага бөлүнүп чыккан зыяндуу газдар: көмүртек, азот жана күкүрттүү оксиддери, күкүрттүү суутек, углеводороддор жана башкалар болуп саналат.

I. ОРГАНИКАЛЫК ЭМЕС ЗАТТАРДЫН НОМЕНКУЛАТУРАСЫ ЖАНА КЭЭ БИР КЛАССТАРЫ.

Жалпы химияда органикалык эмес заттардын номенклатурасы негизги маалымат болуп саналат. Биринчиден ар кандай заттын атальшы анын составын туура чагылдырса, экинчиден ар бир зат әл аралык бир гана туура атка ээ болуш көрек.

Азыркы мезгилде заттардын атальшы жана формулаалардын жазылыш тартиби бир гана **ЛЮРАК** (теориялык жана колдонмо химия боюнча әл аралык союз) эрежесине баш идет.

I.I. ХИМИЯЛЫК ЭЛЕМЕНТ.

Ядролорунун заряддары бирдей болгон атомдордун тобу элемент деп аталат.

Азыркы мезгилде Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасындагы элементтердин саны II4 ке жетти. Алардын ичинен 90 го жакын элементтерди жаратылыштан көздештируүгө болот.

Жер кыртышында химиялык элементтер ар кандай санда көздештөт. Химиялык элементтердин жер кыртышында тараалышин геохимия илими изилдейт. Жер кыртышындагы элементтердин тараалышин изилдөөде В.И.Вернадскийдин жана А.Е.Ферсмандин эмгектери чоң.

Жер кыртышында эң көнүр тараалган элементтер: күчкүлтөк (47,2%), кремний (27,6%), алюминий (8,8%), кальций (3,6%), калий (2,6%), натрий (2,64%), магний (2,1%) жана темир (5,1%) түзөт. Калган элементтер I,36%ти түзүштөт.

Ал әми жер кыртышында элементтердин атомдорунун саны боюнча сүүтөк I7%ти түзүп үчүнчү орунда, массасы боюнча I%ти түзүп тогузунчук орунда турат. Жер кыртышында элементтер көбүнчө оксиддерден, тоо тектеринин негизин түзгөн силикаттардан, карбонаттардан, сульфиддерден жана сульфаттардан турат.

Жаратылышта азот, күчкүлтөк, күкүрт, инертуу газдар, рутений, осмий, иридий, паладий, платина жана алтын эркин түрдө, калган элементтер кошулмалар түрүндө көздешет. Азыркы мезгилде жаратылышта көздешкен элементтерден пайда болгон уч милиондон ашык бирикмелер белгилүү.

Ар бир химиялык элемент өзүнүн аты жана химиялык белгиси мөнөн мүнездөлөт. Элементтердин химиялык белгиси И.Я.Берцел-

лиус тарабынан 1811-жылы сунуш кылышкан жана анын латынча атынын бир же эки тамгасы менен белгиленет. Мисалы: суутек-н (*Hydrogenium*), кычкылтект-о (*Oxygenium*), төмөр-Fe (*Ferrum*), жөз-Cu (*Cuprum*), алтын-Au (*Aurum*), ж.б.

Химиялык элементтердин аталышы жана символдору Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасында көлтирилген. Химиялык элементтин символунун сол жагынын үстүндө сан -элементтин массасалык санынын, ал эми сол жагынын алдындағы сан элементтин катар номерин билдириет; мисалы: $^{+1}_1\text{H}$, $^{+12}_6\text{C}$, $^{+16}_8\text{O}$, $^{+32}_{16}\text{S}$, ж.б. Суутектин изотоптору атайын символдорго жана атальштарга әз: $^1_1\text{H}=\text{H}$, протий; $^2_1\text{H}=\text{D}$, дейтерий; $^3_1\text{H}=\text{T}$, тритий.

Кәэ бир химиялык элементтердин групласы үчүн, алардын традициялык атальштары сакталган: IА-щелочтуу металлдар; Ca, Sr, Ba жана Ra - щелочтуу жер металлдар; VIA-халькогендер; VIIA-галогендер; VIIIA-инерттүү газдар; La жана 4f-элементтер - лантонойддер, жалпы жолунан Ln деп белгиленет; актиноиддер An деп белгиленип, аларга Ac жана 5f элементтери кошулат.

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасында элементтердин химиялык белгилери, катар номери, салыштырмалуу атомдук массасы, кыргызча аты, электрондук катмарлардагы электрондордун саны көрсөтүлгөн.

Химиялык элементтерди негизинен металлдар жана металл заместер деп белүүге болот.

Д.И.Менделеевдин мезгилдик таблицасынын негизги подгруппалары бөйнчча берилгүйдөн астатты көздөй диагональ жургүзсөк, анда металлдар төмөнкү сол жагынан, ал эми металл заместер жорорку оң жагынан орун алган. Диагональ бөйнчча жайгашкан элементтер Be, Al, Ge, Nb, Sb, ж.б. амфотердик касиетке әз.

I.2 Женекей заттар

Бирдей химиялык элементтердин атомдорунан турган заттар женекей заттар деп аталат.

Атомдордун ортосундагы химиялык байланыштардын түрүне жараша женекей заттар металлдар жана металл заместер деп белүнет.

Женекей заттардын атальштары жана формуулалары, аларды түзгөн элементтердикиндөй әлә болот. Мисалы: Al-алюминий, Fe-

темир, Ar - аргон, F₂-коргошун, Cl₂-жез, ал эми көп атомдан турган жөнекей заттарда индекс кошо жазылат, мисалы, H₂ - суутек, O₂ - кычкылтекте, Cl₂ - хлор, N₂ - азот, O₃ - озон.

Демек, бир эле элементтин атомдору бири - бири менен кошулса жөнекей затты, ал эми ар түрдүү элементтердин атомдору кошулса татаал заттарды пайда кылат.

Ар бир жөнекей зат химиялык жана физикалык касиеттери менен мүнездөлөт. Алар химиялык реакциянын негизинде жаңы затты пайда кылуу менен бирге физикалык жана химиялык касиеттерин езгертет. Мисалы: темир күкүрт менен кошулуп металлдык жалтырактыгын, магниттик касиеттерин ж.б. жоготот. Темирдин сульфидинде жөнекей зат формасындагы темирди байкоого болбайт. Химиялык реакциянын жардамында биз кайрадан темирди ала алабыз.

Жөнекей заттар бир нече аллотропиялык түрдө болушу мүмкүн. Мисалы: ак фосфор, тусу ак, 44,2°С ээрийт, етө уулуу, карангыда жарык чыгаруу менен кычкылданат. Ак фосфорду абасыз идиште ысытканда уулуу жана абада жарык чыгарып күйү касиетин жоготуу менен бирге ал кызыл-сия түске айланат. Минда, ак Фосфорду ысытканда физикалык касиетин жана химиялык активдүүлүгүн езгертуү менен кызыл фосфорго айланы б.а. жаңы жөнекей зат пайда болду. Эки жөнекей зат да фосфор элементинен турат, бирок алар фосфор элементинин аллотропиялык түрлерү болот.

Химиялык элементтин бир нече жөнекей затты пайда кылуу касиетин аллотропия деп аташат.

. Аллотропиялык түр езгергүчтүктөр ар түрдүү сандагы атомдордун кошулуусунун эсебинен жана алардын кристаллдарынын түзүлүшүнен айырмаланат. Ак фосфор фосфордун 4 атомунан P₄ турат, ал эми кызыл фосфордун кристаллдык түзүлүшү жана полимердик структурасы башкача болот. Ал эми жөнекей заттардын аллотропиялык формаларынын атальышында молекуладагы атомдорунун саны көрсөтүлөт: O₃-үч кычкылтекте (озон), P₄ - тетрафосфор, S₈ - октакүкорт.

I.3 ИОНДОР.

Электрондорду берүүнүн же кошуп алуунун натыйжасында атом-

дор же атомдордун тобу заряддалган белүкчөлөргө айланып кетет, ал заряддалган белүкчөлөр иондор деп аталат.

Иондор пайда болуу учун электрондорду бере турган жана кошуп ала турган элементтердин терс электрдүүлүктөрүнүн айрымасы ете чоң болушу керек.

Ион (грек. :ον-жылуучу)- оң же терс заряддалган атом же химиялык жактан байланышкан атомдордун тобунан турган белүкчө. Аниондор "минус", катиондор "плюс" зарядка ээ, ал эми белги иондун үстүнкү оң жагына цифрадан кийин коюлат. Мисалы: Na^+ , Zn^{2+} , Cl^- , SO_4^{2-} .

Иондук байланышта электрондор терсэлектрдүүлүгү күчтүү атомго карай жылат, ал атом терс заряддалып, анионго айланат. Ал эми электронунан ажыраган атом оң заряддалып, катионго айланат. Иондор химиялык жактан активдүү болгондуктан, алар бири -бири менен же башка атомдор же молекулалар менен өз ара

аракеттәнет. Иондор өритмелерде электролиттик диссоциациянын негизинде пайда болот.

Бир атомдуу жана кеп атомдуу катиондордор менен аниондорунун атальштарын атоодо төмөндөгүдөй өрөжелер колдонулат:

1. Кеп атомдуу катиондордо заряды көрсөтүлөт (мисалы, Hg_2^{2+} - дисынаптын катиону ($2+$); I_2^+ - диоддун катиону ($1+$); S_8^{2-} -окта-кукүрттүн катиону ($2+$)). 2. Бир нече кычкылдануу даражаларына ээ болгон бир атомдуу катиондордун атальштарында кычкылдануу даражалары рим цифрасы менен көрсөтүлөт Fe^{3+} -төмөрдин (III) катиону, Cu^+ - жөздөн (I) катиону, Co^{2+} -кобальтын (II) катиону. 3. Бир атомдуу аниондор төмөндөгүдөй жазылып, -ид мүчесү кошуулуп айтылат: H^- -гидрид ион; S^{2-} -сульфид ион; Cl^- -хлорид ион. 4. Кепчүлүк аниондор өзүнүн традициялык аты менен аталаат: N_3^- - азид ион; O_3^- - озонид ион; O_2^- - надпероксид ион; O_2^{2-} - пероксид ион; CN^- - цианид ион; HS^- - гидросульфид ион; OH^- -гидроксид ион; HO_2^- - гидропероксид ион.

I.4 Жөнекей кошулмалар.

Жөнекей кошулмалардын формулаларын жазууда мурдатан эле колдонул көлгөн традиция сакталган, алгач металл элементтөри

Кычылдануу даражасы бүтүн сан болсо көрсөтүлет. Эгер андай болбосо кислоталың аталышында суутектин атомунун саны кошулуп жазылат: $H_2S_4O_6$ -дисуутектин гексаоксотетрасульфаты, $H_2B_4O_6$ -дисуутектин гексаоксотетрабораты.

I.I-Таблица.

Кээ бир кислоталар менен алардын түздарынын аталыштары.

КИСЛОТАЛАР		ТҮЗДАРЫ	
Формулалар	Аталышы	Кислота калдыгы	Аталышы
HF	Фтордуу суутек	F^-	Фториддер
HCl	Хлордуу суутек	Cl^-	Хлориддер
HBr	Бромдуу суутек	Br^-	Бромиддер
HI	Иоддуу суутек	I^-	Иодиддер
H_2S	Күкүрттүү суутек	S^{2-}	Сульфиддер
H_2SO_4	Күкүрт	SO_4^{2-}	Сульфаттар
H_2SO_3	Күкүрттүү	SO_3^{2-}	Сульфиттер
H_2CO	Кемур	CO_3^{2-}	Карбонаттар
H_3BO_3	Бор	BO_3^-	Бораттар
HNO_3	Азот	NO_3^-	Нитраттар
HNO_2	Азоттуу	NO_2^-	Нитриттер
H_3PO_4	Фосфор	PO_4^{3-}	Фосфаттар
H_2CrO_4	Хром	CrO_4^{2-}	Хлораттар
H_3AsO_4	Мышъяк	AsO_4^{3-}	Арсенаттар
H_4SiO_4	Ортокремний	SiO_4^{4-}	Силикаттар

Төмөн жакта кислота пайда кылуучу элементтердин латынча аталышынын уңгусу берилген: Ag-аргент(ат), As-арсен(ат), Au-аур(ат), Cu-куп(ат), Fe-ферр(ат), Hg-меркур(ат), Pb-плюмбо(ат), Sb-стиб(ат), Si-силик(ат), Sn-станин(ат), S-сульф(ат).

Кычылтектүү кислоталардагы кычылтектин атомунун ордунда күкүрттүн атомунун орун алмашуусунан пайда болгон тиокислоталардын формулаларынын жазылышында күкүрт эң аркасында көрсөтүлөт: H_3PO_3S -тиофосфор кислотасы, H_2SO_3 -тиокүкүрт кислотасы. Тиокүкүрт кислотасын $H_2S_2O_3$ -деп жазуу сунуш кылышбайт.

Кээ бир кислоталардын системалык атальштары.

Формуласы	А Т А Л Ы Ш Ы	
	Системалык	Традициялык
HClO	Суутектин оксохлораты (I)	хлор сымал
HClO ₂	Суутектин диоксохлораты (III)	- - -
HClO ₃	Суутектин триоксохлораты (V)	хлордуу
HClO ₄	Суутектин тетраоксохлораты (VII)	хлор
H ₃ AsO ₃	Суутектин триоксоарсенаты	ортомышъяк
H ₅ IO ₆	Суутектин гексаоксоидаты	ортойоддуу
HIO ₄	Суутектин тетраоксоидаты (VII)	метаийоддуу
HIO ₂	Суутектин диоксоидаты	
HIO ₃	Суутектин триоксоидаты	иоддуу
H ₂ N ₂ O ₂	Суутектин диоксадинитраты (I)	азот сымал
H ₄ P ₂ O ₇	Суутектин гептаоксифосфаты (V)	дифорфордуу
H ₂ CrO ₄	Суутектин триоксогидрофосфаты (III)	фосфордуу
H ₂ S ₂ O ₇	Суутектин гептаоксодисульфаты (VI)	дикурттүү
H ₂ S ₂ O ₈ CO ₂	Суутектин пероксогексаоксодисульфаты (VI)	пероксодикурттүү
HSO ₃ F	Суутектин фторотриоксосульфаты (VI)	фторсульфонд
H ₂ S ₂ O ₆	Дисуутектин гексаоксотетрасульфаты	тетратиондуу
H ₂ S ₂ O ₄	Суутектин тетраоксодисульфаты	дитиондуу

Туздардын системалык атальшы кислоталардына ошош тартиште түзүлөт: K₂S₂O₄-калийдин тетраоксодисульфаты, K₂S₂O₆(O₂)-калийдин пероксогексаоксодисульфаты (VI), Na₂SO₃-натрийдин тиотриоксосульфаты, FeO(OH)₂-темирдин (II) гидроксидинин нитраты.

Туздардын кристаллогидраттары төмөндөгүдей жазылып жана окулат: CuSO₄·5H₂O-жездин (II) сульфатынын пентагидраты, Na₈[Fe(CN)₆]₂·H₂O-натрийдин гексацианоферраты (III).

Металлдардын гидрокоиддеринин системалык атальштары төмөндөгүдей түзүлөт: Fe(OH)₂-темирдин (II) гидроксиди, Fe(OH)₃-темирдин (III) гидроксиди, Bi(OH)₃-висмуттун (III) гидроксиди. Эгер гидроксиддин составында оксид-ион O²⁻ да

КВг-калий бромиди, Mg_3N_2 -магний нитриди, CaC_2 -кальций карбиди.

Эгерде бинардык кошулмаларда терс электрдүүлүгү начар элементтердин ар түрдүү күчкүлдануу даражада болсо, анда алардын атальшынан кийин кашаанын ичине рим цифрасы менен белгилешет. Ca_2O - жэздин (I) оксиди, CaO - жэздин (II) оксиди.

Бинардык кошулмалар күчкүлдануу даражасынан тышкary терс электрдүүлүгү жогору элементтин санын грекче атальшы менен да аталаат (моно, ди, тетра, пента, гекса, ж.б.). Мисалы:

CO - көмүртектин моно оксиди

CO_2 - көмүртектин диоксиди,

SF_6 - күкүрттүн гексафториди, ж.б.

I.6. ОКСИДДЕР.


Оксиддер функциялык белгилери болинча түзүү пайдалуучу жана түзүү пайдалуучу болуп белгүнүштөт. Түзүү пайдалуучу оксиддер негиздик, кислоталык жана амфотердик болуп белгүнүштөт.

Кислоталар менен ез ара аракеттенишип, түзүү жана сууну пайдалуучу оксиддер негиздик оксиддер деп аташат.


Мисалы:



Негиздик оксиддер суу менен кошулуп негиздерди пайдалулат. Мисалы, CaO суу менен кошулуп кальцийдин гидроксидин пайдалулат:



Ал эми Na_2O суу менен кошулуп натрийдин гидроксидин пайдалулат:




Магнийдин оксиди MgO негиздик оксид. Ал сууда аз эрийт, бирок ага туура келген негиз $Mg(OH)_2$ болуп саналат.

Кислоталык оксиддер. Негиздер менен ез ара аракеттенишип түзүү жана сууну пайдалуучу оксиддерди кислоталык оксиддер деп аташат. Мисалы:



Кислоталык оксиддер суу менен кошуулуп кислоталарды пайда кылат (CO_2 , NO_2 , SO_3 , P_2O_5). Мисалы: күкүрттүн (6) оксиidi суу менен кошуулуп күкүрт кислотасын пайда кылат.



Кремнийдин (4) оксиidi SiO_2 да кислоталык оксид, бирок ал суу менен ез ара аракеттенишпейт. Кремний кислотасын H_2SiO_3 кремнийдин (4) оксидинен SiO_2 кыйыр жол менен алууга болот. Кислоталык оксиддерди кислоталардын составынан сууну бөлүп алуу жолу менен алууга да болот.

Амфотердик оксид деп негиздер менен да, кислоталар менен да реакцияга кирип тузду жана сууну пайда кылуучу оксиддерди айтбыз. Мындай оксиддерге Al_2O_3 , ZnO , PbO_2 , Cr_2O_3 ж.б. кирет.



Цинктин оксиidi ZnO жаратылышта "кызыл цинкит" деген кен түрүндө кездешет. Ал амфотердик касиетти көрсөткөн кошуулма.




Тузду пайда кылбоочу оксиддер. Бул оксиддер кислоталар же негиздер менен ез ара аракеттенишип тузду пайда кылбайт. Бул оксиддерге N_2O , NO , ж.б. кирет.

I.7. КИСЛОТАЛАР




Металлдардын атомдору менен орун алмашууга жөндемдүү болгон суутектин атомдорунан жана кислота калдыгынан турган татаал заттарды кислоталар деп атаптат.

Металлдардын чыңалу катарында суутекке чейин турган металлдар менен көпчүлүк кислоталар реакцияга кошулганда суутек газы бөлүнүп чыгат:


Мисалы:




Электролиттик диссоциация теориясы боюнча алып Караганда, Эритмелерде суутектин ионун пайда кылуу менен диссоциацияланган заттарды кислоталар деп айтабыз:



Кислоталардын мүнездүү касиеттеринин бири болуп, алардын негиздер менен өз ара аракеттенишип тузду пайда кылуу касиети саналат. Миндай реакциялар нейтралдашуу реакциялары деп аталат.




Кислоталар негиздик күчкүлдөр менен аракеттенишип тузду жана сууну пайда кылат:



Кислоталар амфотердик күчкүлдөр менен аракеттенишип тузду

жана сууну пайда кылат. Мұнда амфотердик күчкүл кислоталар менен негиздік күчкүл сияктуу өз ара аракеттенишет:



Кислоталар күчтүү жана күчсүз болуп белгүнет:

Күчтүү кислоталарга: HNO_3 , H_2SO_4 , HCl , ал эми күчсүз кислоталарга: H_2CO_3 , H_2S , HCl , H_2SiO_3 кирет.

Кислоталардың номенклатурасы Көптөн бери белгилүү болгон кислоталар үчүн традициялық, ал эми көңири тараалбаган кислоталар үчүн системалық аттар сунуш кылышат. Кээ бир кислоталар менен алардың түздарының аташтары I.I-таблицада берилген.

Кислоталар составына карай күчкүлтектүү жана күчкүлтексиз болуп белгүнет: күчкүлтектүү кислоталарга: HNO_3 , H_2CO_3 , H_2SO_4 , H_3PO_4 ж.б., ал эми күчкүлтексиз кислоталарга: HCl , HBr , H_2S , ж.б. кирет.

Күчкүлтектүү кислоталарда кислотаны түзгөн әлементтин атын атап "кислота" деген сездүү кошуп айтабыз. Мисалы, H_2SO_4 - күкүрт кислотасы, HClO_3 -хлордуу кислота, HClO_2 -хлор сымал кислота, HClO -хлордуу сымал кислота, HNO_3 -азот кислотасы, HNO_2 -азоттуу кислота, H_2SO_4 -күкүрт кислотасы, H_2SO_3 -күкүрттүү кислота.


Күчкүлтексиз кислоталарды түзгөн әлементтердин аты, андан кийин суутек кошуп айтылат. Мисалы: HCl - хлордуу суутек, H_2Se - селендуу суутек, HCl -циандуу суутек.

Гидроксил группасы менен кошулууга жөндөмдүү болгон кислоталардың составындағы суутектин атомунун санына карай кислоталар бир негиздүү (HCl , HNO_3), эки негиздүү (H_2S , H_2SO_4 , H_2CO_3), үч негиздүү (H_3PO_4 , ж.б. болуп белгүнет.

I.2-таблицада көрүнүп турғандай системалық номенклатура бойнча кислоталардың аташында кислота пайда кылуучу элементтин латынча аташынынын уңгусуна - ат мүчесү, ал эми башка элементтер менен группалардың аниондорунда - байланыштыруучу үндүү-0 кошулууп жазылат: H_2SiO_4 - суутектин гексагидрокостибаты (v). Кашаанын ичинде кислота пайда кылуучу элементтин

же катиондор, андан кийин металл эмес элементтери же аниондор жазылат, мисалы: NaCl , K_2SO_4 , $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, CaC_2 .

Металл эместерден турган кошулмаларды жазган мезгилде, металл эместердин терс электрдүүлүгү өсүү иретинде солдон онду көздөй жазылат:




Мисалы: Cl_3N -трихлордун нитриди, CCl_2 -о-кемуртектин-дихлоридин оксиди, IBr_5 -иоддун бромиди, WClO -висмуттун хлоридинин оксиди.

Кошулмаларда атомдордун санын төмөнкү сандар менен аташат: 1-моно, 2-ди, 3-три, 4-тетра, 5-пента, 6-гекса, 7-гепта, 8-окта, 9- nona, 10-дека, 11-ундека, 12-додека. Ал эми 12ден жогорку сандарды цифра менен көрсөтөбүз. Мисалы: $\text{W}_{20}\text{O}_{58}$ - 20-вольфрам, 58-оксид.



Галогендердин кошулмаларын, оксиддердин, сульфиддердин жана карбиддердин формуласын жазганда, терс электрдүүлүгү аз элементтер формулада дайыма сол жагына жазылат: OF_2 - дикычкылтектин дифториди; Na_2Cl_2 - дисынаптын дихлориди; CaC_2 - калцийдин карбиdi; NbBr_5 - ниобийдин пентабромиди; AsI_4 - димышкытын тетраидиди; ж.б.

Бордун жана кремнийдин суутектик кошулмалары борандар жана силандар деп аталат. Кошулмадагы суутек атомунун саны кашаанын ичине жазылат:



Эгерде заттын составында ар турдүү металлдардын атомдору болсо, анда кошулманын формуласын жазганда элементтердин мезгилдик системада жайгашкан ордуна карабастан (группада темен жакта же сол жакта турганина), сол жагына биринчи терс электрлүүлүгү аз элемент жазылат. Мисалы: $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$ - калий алюминий сульфаты, Rb_2Hg_8 - гепта рубидий - окта сымал, $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ - кальций - магний сульфаты.

Эгер оксиддердин составында эки металлдын атомдору болсо, анда кошулма кош оксиддер деп аталат. Мисалы:



Составы M_3O_4 формасындағы кош оксиддер көніри тараплан. Мисалы: $Fe_3O_4 = (Fe, Fe_2)O_4$, $Eu_3O_4 = (Eu, Eu_2)O_4$. Ошондой зәле татаал составдағы кош оксиддер белгилүү: $Mn_5O_8 = (Mn_2, Mn_3)O_8$ -димарганецтин(II)-тримарганецтин(4) октаоксида.

I.5 Органикалық эмес заттардың негизги классификациясы жана номенклатурасы.

Заттар жөнекей жана татаал болуп әкіге белгүнет. Жөнекей заттар бирдей элементтерден, ал әми татаал заттар әки же андан кеп түрдүү элементтерден турат. Жөнекей заттар металлдар жана металл эместер болуп белгүнет.

Металлдар металлдың жалтырактығы, ийилгичтігі, созулгучтугу, жакшы жылуулук өткөргүчтүгү, электр өткөргүчтүүлүгү менен айырмаланышат. Нормалдуу шартта сымаптан башкасы катуу абалда болушат.

Металл эместердин көпчүлүгү кадимки шартта газ абалында болушат, ал әми катуу абалындағы металл эместер металлдың жалтырактық касиетке әз эмес, алар морт келип, жылуулукту жана токту начар өткөрет же еткербейт.

Татаал заттар органикалық эмес жана органикалық заттар болуп белгүнүшет. Составында көмүртеги бар кошулмалар (CO , CO_2 , N_2CO_3 жана карбонаттар, HCl жана цианиздар, карбиддерден башкасы) органикалық заттарга, ал әми калган кошулмалар органикалық эмес заттарга кирет.

Органикалық эмес кошулмалардың негизги классстары составына, химиялық касиеттерине жана функционалдық групшаларына карай белгүнет.

Негизги бинардық (әки элементтен турған заттар) кошулмаларга элементтердин кычкылтектер (оксиддер), галогендер менен (галогениздер), азот (нитриддер), көмүртек менен (карбиддер), ал әми металлдардың суутек менен болгон кошулмалары (гидриддер) кирет. Алардың аталыштарында терс злёттрдуулугү чоң элементтін латынча аталышының аяғына - ид мүчесү уланып айтылат. Бинардық кошулмалардың формуласында биринчи терс злёттрдуулугү кичине элементтін белгиси жазылат. Мисалы: Ag_2O - күмүштүн оксида, OF_2 -кычкылтектин фториди,

болжо, анда алардын атальштары төмөндөгүдөй болот: Al(OH)_3 -
алюминийдин оксидинин гидроксиди (же традициялык атальшы
алюминийдин метагидроксиди), Ti(OH)_2 -титандын оксидинин
дигидроксиди.

1.8. НЕГИЗДЕР.

Металлдын атомунан жана бир же бир нече гидроксил
группасынан турган татаал заттарды гидроксидер деп аташат.
Мисалы: NaOH , Ba(OH)_2 , LiOH , Fe(OH)_2 , KOH , ж.б.

Гидроксиддердин атальшы элементтин аты менен гидроксид
кошо айтылып, элементтин кычылдануу даражасы рим цифрасы
кашаанын ичине жазылат:

Fe(OH)_2 -темирдин (II) гидроксиди


Al(OH)_3 -алюминийдин (III) гидроксиди

Сууда эриген негиздерди щелочтор деп аташат. Щелочторго-
 NaOH , KOH , Ca(OH)_2 .


Электролиттик диссоциация теориясы боинча эритмелерде
гидроксид иондорду пайда кылуу менен ажыраган заттар негиздер
деп аталат. Негиздердин мүнездүү химиялык касиеттери болуп
алардын кислоталар менен болгон нейтралдашуу реакциясы аспете-
лет:



Негиздер кислоталык оксиддер менен реакцияланышканда
түз жана суу пайда болот:




Амфотердик окиддер негиздер менен реакцияга киргенде түз
жана суу пайда болуп, алар кислоталык касиетти көрсөтөт:







Протонду кошуп алув мөнөн аммиак аммоний ионун NH_4^+ пайда
килгандыктан, NH_4^+ он б.а. NH_3 негиздерге кирет. Аммиак
кислоталар менен аракеттениши түздү пайда кылат:

БИБЛИОТЕКА
Ошского государственного
университета
ИНВ № 17 907358




Негиздер күчтүү жана күчсүз болуп бөлүнөт. Сууда эригөн негиздер щелочтор деп аталат. Күчтүү негиздерге бардык щелочтор кирет (КОН, НАОН, САСОНД₂)

S-элементтер суу менен кошулганда түз эле гидроксиддерди пайда кылат.




Ал эми Mg суу менен кошулганда биринчи иретте анын оксиidi пайда болот.








Щелочтуу жер металдарынын гидроксиддери MeCOH₂ боз түстегү порошокко оқшош заттар. Үсүтканда алар металдардын оксиддерине жана сууга ажырайт.





Гидроксиддердин суудагы эритмелери жегич болуп саналат.



ZnCOH₂, BeCOH₂, AlCOH₃ амфотердик касиеттерди көрсөтөт.






Щелочтуу металлдардын гидроксиддери жаратылышта кездешпейт. Аларды жасалма жол менен өнер жайда металлдардын галогениддеринин суудагы эритмелеринин электролизинен альшат: натрий гидроксили соданы ақиташтоодон альнат:



Өтө таза гидроксиддер лабораторияда алкоголяттардын гидролизинен жана металлдардын суу менен кошулушунан альшат:





Щелочтор ақырындык менен айнек, фарфор идиттерин жеп отуруп эритишет.




I.9 Туздар


Катиондордон жана кислота калдыктарынан турган бирикмелер туздар деп аталат. Алар орто, кичкил, негиздик жана көш туздар ошондой эле комплекстик бирикмелер деп белүнөт.

I.Орто туздар. Кислотанын составындагы суутектин атомдорунун баары металл (жә башка белүкчөлөр, мисалы, NH_4) менен толук орун алмашканда пайда болгон бирикмелер орто туздарга таандык:




2.Кичкил туздар. Кислотанын составындагы суутектин атомдору металлдар менен толук эмес орун алмашканда пайда болгон туздар:






Кычкыл туздар диссоциацияланганда чейрөнүн кычкылдуулугуна жараша суутектин иондору пайда болот:




Негиздик туздар. Негиздин составындагы гидроксиддин иондорунун бир белгүгү аниондор (кислота калдык) менен толук эмсө орун алмашканда пайда болгон туздар:





Негиздик туздар диссоциацияланганда чейрөнүн кычкылдуулугуна жараша гидроксил иондору белгүнүп чыгат:





Көш туздар. Кәэ бир кычкыл туздар менен негиздер ез ара аракеттөнгөндө пайда болот:



Көш туздарга темендегүдөй туздар мисал боло алат:




5. Комплекстик туздар. Составында комплекстик катион же комплекстик анион бар көш туздар комплекстик туздар же комплекстик бирикмелер дең аталат. Мисалы:




I.10 Комплекстик бирикмелердин номенклатурасы

Жөнекей кошулмалар учун каралған номенклатуранын негизги әрежелери, комплекстик кошулмалар учун да тиешелүү. Комплекстик бирикменин молекулалык формуласы төмөндөгүдөй көрсетүлөт:



мында, Cl^+ -оң заряддалган, Cl^0 -нейтралдык жана Cl^- -терс заряддалган лиганддар; M-комплекс пайда кылуучу борбордук атом (ион) же комплекстенүүчүү атом (ион) деп аталат.

Згөр комплекстик ион зарядка ээ болсо, төмөндөгүдөй жазылат:



мында M-катион; ал эми A-анион; m - катиондун, x-аниондун саны, ал эми у комплекстик белүүчөнүн саны.

Комплекстин формуласында нейтралдык лиганд оң жана терс лигандардын ортосунда жазылат, мисалы: $[\text{RbClO}_4^+ \text{H}_2\text{O} \text{XNO}_3^-]$. Комплекстердин формулаларын түзүүде ар кандай зарядка ээ болгон лигандарды бир орунга жазуу, айрыкча бирдей составдагы ар кандай заряддагы лигандардан (мисалы: NO^- , NO^0 жана NO^+ түрдөгү) пайда болгон комплекстердин туура атальшына алыш келет.

Згөрдө комплекстин составында бирдей заряддагы лигандар болсо, анда лигандын татаалдыгынан кез карандысыз, аларды формулада жазууда элементтердин терс электрдүүлүгүнүн катарына жараша (I.4-бөлүк) лигандардын составындагы элементтердин терс электрдүүлүгүнүн ёсуш иретинде биринин артынан бири жазылат. Мисалы, $[\text{Co}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})_2\text{XH}_2\text{O} \text{XNH}_3]^{\pm}$ -комплексинде C, N элементтери металл эместердин шарттуу катарында кандай турса, ондой катарда нейтралдык лигандар көрсөтүлгөн. Лицандар тамгалар аркылуу белгилөнгөн учурларда да, комплекстик формулада лигандардын химиялык формулаларына жараша көрсөтүлөт, мисалы, $[\text{Co}(\text{CPt})_2(\text{NH}_3)_4\text{Cl}]^{\pm}$ -комплексинде $\text{C}_5\text{H}_5\text{N} \equiv \text{P}=\text{U}$ лиганды NH_3 түн алдында жазылат.

Лиганддардын жазылышы. Терс заряддалган лиганддар, ар кандай кислоталардын аниондорун атаганда, алардын толук атальшына-о тамгасы кошулуп аталат же жазылат. Мисалы: F^- -фторо, Cl^- -хлоро, Br^- -вромо, I^- -иодо, CO_3^{2-} -карбонато, SO_4^{2-} -сульфато, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ -тиосульфато, H-гидридо, CH_3COO^- -ацетато, PO_4^{3-} -фосфато, O_2^{2-} -оксо, O_2 -пероксо. Кээ бир лигандардын атайын вттары бар: OH^- -гидроксо, CN^- -циано, NCS^- -тиоцианато, S^{2-} -тио, NO^- -нитрозо, NO_2^- -нитро (о атому аркылуу координациялансо).

Нейтралдык лигандардын атальшында атайын мүчө кошулбайт:

N_2 -диазот, N_2H_2 -гидразин, C_2H_4 -этилен, C_5H_5N -пиридин. Традиция катарында кәэ бир лигандаардын атайын аттары сакталат: H_2O -аква, NH_3 -амин, со-карбонил, но-нитрозил.

Оң заряддалган лигандаардын аталышы - ий мүчесү менен аяктайт: NO^+ -нитрозилий, NO_2^+ -нитроилий, $N_2H_5^+$ -гидразиний. Лиғанд катарындағы суутектин катиону H^+ гидро деп айтылат.

Лиғанддардын саны. Комплекстеги бирдей лигандаардын атальшында, алардын саны лигандаардын атальшына чогуу жазылат: $[LiAlH_4]$ -литийдин тетрагидридоалюминаты, $[Fe(Co)_5]$ - темирдин пентакарбонили.

Эгерде татаал лигандаардын атальшында сандык унгу болсо, мисалы $NH_2-CH_2-CH_2-NH_2$ - этилендиамин, анда мындаи лигандаардын саны кебейтүндү унгу түрүндө берилсіз (2-бис, 3-трис, 4-тетракис), ал эми лигандаардын атальшы кашаага алышп жазылат. Мисалы, I_2 нин әки лиганды $(I_2)_2$ -бис (дииод). $[Co(CO)_2ClO_2]^{10-}$ -кобальтын (II) динитротобис (этилендиамины); $[Fe(C_5H_5)_2]^{10-}$ -темирдин (II) бис(цикlopентадиенили). Лигандаардын саны ички сферада 12ден көп болгондо, алардын саны атальштырында цифра менен берилет: $[Mo_{14}C_6]$ - I4- хлоргексамолибден; $K_2[Re_4Br_{15}]$ - дикалийдин I5-бромотетрапранаты.

Лиғанддардын қыскача атальштары. Кепчулук органикалык жаратылыштагы лигандаар татаал түзүлүшкө әз болгондуктан, мындаи лигандаарды кармаган комплекстердин формуналарын жазууда бир топ ингайсыздыкка алыш келет. Ошондуктан, химиялык формуналарда мындаи лигандаардын тамгалык қыскартылышы колдонулат: $C_2O_4^{2-}$ -оксалото-ох; C_5H_5N -пиридин-ру; $(NH_2)_2CO$ - карбамид-ш; $NH_2-CH_2-CH_2-NH_2$ -этилендиамин-ен; $C_5H_5^-$ -цикlopентадиенил-ср.

Комплекстенүүчүнүн (комплексти пайда қылуучу борбордук атом же ион) атальштары.

Эгерде комплекстенүүчүнүн (комплексти пайда қылуучу) элемент, комплекстик аниондун составында болсо, анда элементтин латынча же кыргызча атальшына - ат мүчесү көшүлуп жазылып жана элементтин кичкылдануу даражасы көрсетулет. Мисалы:

$K_3[Co(NO_2)_6]$ -калийдин гексанитрокобальтаты (III),

$Na_2[Ni(CN)_4]$ -натрийдин тетрацианоникколаты (II),

$Cs[ICl_4]$ - цезийдин хлоробромоиодаты (I),

$K_4[CuBr_4]$ - калийдин тетрабромокупраты (II).

Эгерде комплекстенүүчүү элемент комплекстик катиондун же нейтралдык комплекстин составына кирсе, анда комплекстенүүчүү элементтин кыргызча атальшынан кийин кычылдануу даражасы көрсөтүлөт: $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ -никелдин (O) тетракарбонили, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^+$ - Co(OH)_2 -жездин (II) тетрааминогидроксиди, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{CO}_3]\text{Cl}$ - кобальттын (III) пентааминкарбонаты, $[\text{PtCl}(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_3$ -платинанын (IV) пентаамин хлоро хлориди, $[\text{Cr}(\text{CH}_3\text{O})_6]\text{Cl}_3$ - хромдун(III) гексааква хлориди.

Комплекстик катион жана анион кармаган бирикмелер. Мындай кошулмалардын атальштары жогорудагы айтылган эрежелердин негизинде түзүлөт.


$[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$ -тетрааминплатинаттын (II), тетрахлорплатинаты (II)

$[\text{ClF}_2][\text{SbF}_6]$ -дииторохлордун (III) гексафторостибаты (V)

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Cr}(\text{CNO})_6]$ -гексааминкобальттын (III) гексацianoхроматы (VI)

Көпүречелүү лиганддуу эки ядролуу комплекстер. Комплексти пайда кылуучу борбордук иондун санына жараша жалгыз ядролуу жана көп ядролуу комплекстер болуп белүнет.


I. Жалгыз ядролуу комплекстер-мындай заттардын молекулаларынын составында комплексти пайда кылуучу бир гана борбордук ион болот: Мисалы,




2. Көп ядролуу комплекстер: Мындай кошулмалардын ички координациялык сферасында молекулалардын эки же андан көп атомдору өз ара көпүрөчө деп аталган атомдор же атомдордун тобу аркылуу байланышкан.

Көпүрече группаларга амино- NH_2^- , гидроксо- OH^- , хлор- Cl^- , оксо- O^{2-} группалары кирет.


Көп ядролуу комплекстик бирикмелерди атоодо, алардагы көпүрече түзгөн группалардын алдына ион же $\mu(\text{мю})$ -деген белги коюлат да өздөрүнүн аттары аталат.




- гексаамино-(μ -амино)- μ -диол-кобальттын (III) хлориди.



- октаамин-ди(μ-амино)-дикобальттын (III) хлориди.




- тетраоксоалато-(μ-диол)-дихроматтын (III) иону.



Көпүрөчө түрүндөгү лиганлдар симметриялык түрде жайгашканда кошулманны аталашына кебейтүнду сан катары бис айтылып кыскартылат: $\text{K}_4[(\text{CO})_2\text{Co}(\text{OH})_2\text{Co}(\text{CO})_2]$ -калийдин бис (μ-гидроксо)-ди-оксолато-кобальттын (III) $[(\text{NH}_3)_4\text{Co}(\text{NH}_2)_2\text{NO}_2\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{NO}_2]$ -бис(тетрааминкобальттын(III)- (μ-амид)-(μ-нитро)-нитраты

Эки ядролуу комплекстик кошулмалар аталашы бир ядролуу комплекстер аталашы сыйктуу айтылат.




дикобальттын (III) нитроамидооктаамин нитраты.

Кластерлер. Көп ядролуу комплекстүү кошулмалар **кластерлер** дәп аталац. Комплекотик кошулмани пайда кылуучулар бири-бири менен байланышат.

Комплекотик кошулмаларды пайда кылуучу жөнекей, эки ядролуу класстерлер комплексти пайда кылуучу кошулмалар менен байланышына карабастан бир валенттүү сыйк менен көрсөтүлөт.

[CLM - MCL]

Мындаи кластерлерди аталашында комплекстик иондун аталашынан кийин жөнекей кашаанын ичине көрсөтүлөт. Кластерлер атайдын жалшы эреженин негизинде аталац:



пентакарбонилренийдин пентакарбонилмарганеци (Mn-Re);

$\text{K}_2[\text{Cl}_4\text{Re}-\text{ReCl}_2]$ -калийдин бис (тетрахлороренаты (III))

2.1 ХИМИЯЛЫК ЗАКОНДОР ЖАНА НЕГИЗГИ ТУШУНУКТЕР

2.1. Атом-молекулалык окуу. Заттардын агрегаттык абалы.

Бардык заттар эң майда бөлүкчелөрдөн-атомдордон турғандыгы жөнүндөгү кез караң байыртадан эле белгилүү болгон. Заттардын составы, химиялык процесстердин законченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илимий кез караңтардын өнүгүшү менен молекула жөнүндө түшүнүк киргизилген.

Атом-молекулалык окуунун өнүгүшүнө белгилүү окумуштуулар М.В.Ломоносов, Лавуазье, Пруст, Дальтон, Авогадро, Канниццаро, Берцелиус, Д.И.Мендөлөев, А.М.Бутлеров зор салымдарын кошушкан. Атом-молекулалык окуу илимий теория катары XIX кылымдан орто ченинде бекилген.

Анын негизги жоболору төмөндөгүлөр:

1.Бардык заттар атомдордон, молекулалардан же иондордон турушат. Атом-бул химиялык элементтердин касиеттерине ээ болгон эң кичине белүкчө. Атом оң заряддалган ядродон жана терс заряддалган электрондордон турган электронейтралдуу белүкчө болуп саналат.

Молекула-эки же андан кеп атомдордон турган, езүнчө болууга жәндемдүү жана заттардын химиялык касиеттерине ээ болгон эң кичине электронейтралдуу белүкчө. Молекуладагы атомдордун саны әкіден бир нечө жуз мингे жана миллионго чейин жетиши мүмкүн.

Иондор - атомдордун же молекулалардын электрондорду берүүнүн же кошуп алуунун натыйжасында пайда болгон заряддалган белүкчелөр.

2.Заттын составына киргөн бардык атомдор, молекулалар жана иондор тыныссыз күймілда болушат. Бул күйміл, атом-молекулалык окуунун негизинде караганда, ар бир заттарда болуучу жылуулук энергиясынын запасы менен мунездөлөт. Химиялык реакциялар учурунда атомдор бир заттан әкинчисине өтүшүп жаңы бирикмелерди пайда кылышат.

3.Бардык заттар жөнекей жана татаал заттарга белүнүштөт. Жөнекей заттар бир түрдүү химиялык элементтердин атомдорунан турушат. Мындаш заттарга суутекти (H_2 молекуласы), қычылтекті (O_2 молекуласы), хлорду (Cl_2 молекуласы) көлтируүгө болот.

Женекей заттарга металлдар да кирет. Мисалы: жез, натрий, темир ж.б.

Кээ бир химиялык элементтөр бир нече женекей заттарды пайда кылышат. Бул кубулушту аллотропия дөп айтабыз. Кычкылтек эки аллотропиялык түр өзгөргүч: кычкылтек O_2 жана озон O_3 -турунде кездешет. Көмүртектин аллотропиялык түр өзгөргүчтүктөрү - алмаз, графит, α - жана β - карбиддер, алар аркандай кристаллдык түзүлүштерге ээ.

Татаал заттар ар түрдүү химиялык элементтердин атомдорунаң турат. Татаал заттарга мисал катарында: сууну H_2O , натрий хлоридин $NaCl$, натрий карбонатын Na_2CO_3 ж.б. келтириүүгө болот.

Практикада колдонулуп жаткан заттар таза болбойт. Аларда аз санда болсо да башка заттардын аралашмасы болот. Аралашмаларда заттардын өздөрүнө мүнәздүү болгон касиеттери сакталат жана аларды бири-биринен белуп алууга болот.

Заттар физикалык шарттарга (температура жана басым) жараша бир нече агрегаттык абалда: газ, сүкү, катуу (кристаллдык же аморфтук) жана плазма абалдарында болушат.

Газдарда бөлүкчөлөрдүн - атомдор жана молекулалардын ортосундагы аралыктар бир топ чоң болот. Мына ошого байланыштуу газ абалындагы заттардын бөлүкчөлөрү бири-бири менен эз ара начар байланышкандастан, алардын молекулалары баш аламан күйүлдө болот.

Сүкүктарда бөлүкчөлөр газдарга караганда бири-биринэ бир топ жакын жайланишкандастан, алардын ортосундагы эз ара аракет этүүчү күчтөр күчтүреөк байкалат. Сүкүктар газдардан айырмаланып белгилүү көлөмгө ээ болушат.

Катуу абалдагы заттарда бөлүкчөлөр белгилүү тартипте, кристаллдык торчолорду пайда кылуу менен жайланишат.

Кепчүлүк катуу заттар атомдордон же иондордон турган кристаллдык торчого ээ. Мындей түзүлүштегү заттардан айрым молекулаларды белуп алууга мүмкүн эмес, алар молекулалык эмес түзүлүштегү заттарды пайда кылат. Аларга кепчүлүк металлдар, кислоталар, гидроксиддер, туздар кирет. Молекулалык эмес түзүлүшкө ээ болгон заттардын химиялык формуулаларын жазуу үчүн, заттын составындагы атомдордун катышын көрсөтүүчү шарттуу молекулалык белгилүү алабыз. Мисалы: натрий хлоридинин химиялык формуласы - $NaCl$.

2.2. Атомдордун жана молекулалардын массасы.

"Атомдук масса" жана "молекулярдык масса" деген түшүнүктөр, алардын так мәнисин аныктап үйрөнгөнгө чейин эле киргизилген. Кандайдыр бир химиялык элементтин атомунун массасына болгон катышы менен аныкталуучу салыштырмалуу чоңдукту атомдордун жана молекулалардын массасы түрүндө түтүнтуу кабыл алынган. 1916-жылы мындаи салыштырма чоңдук катарында көмүртектик бирдик ^{12}C изотобуунун массасы, атомдук массасын чөн сирдики катарында (шкала) кабыл алынган. Ага чейин кычылтектик бирдик (шкала) менен иштеп көлишкен. Көмүртектик бирдик бөюнча **массасынын атомдук бирдиги** (м.а.б) көмүртектин ^{12}C -изотобуунун массасынын $1/12$ нэ туура келет. Көмүртектик бирдик бөюнча суутек жана кычылтектин салыштырма атомдук массалары 1,0079 жана 15,9994 ке барабар. Демек, элементтин атомдук массасы көмүртектин ^{12}C изотобуунун масасынын $1/12$ белгүүнөн канча эсе сор экендигин көрсөтүүчү сан. Атомдук массага төмөндөгүдөй аныктама берилгөн:

көмүртектик бирдик менен түтүнтулган химиялык элементтин атомунун массасынын орточо мәниси -атомдук масса (A) деп аталат.

Ар бир химиялык элемент жаратылышта ар түрдүү массага ээ болгон атомдордон турат. Муну химиялык элементтин изотобу деп айтабыз. Мисалы, салыштырма атомдук массалары 35 жана 37 ге барабар болгон хлордун атомдору хлордун изотоптору болуп саналат. Жаратылышта көздешүүчү хлордун атомдорунун 76% иinin массасы 35 ке, ал эми 24 % иinin массасы 37 ге барабар. Химиялык элементтин салыштырма атомдук массасы ар бир изотоптордун (жаратылышта тараалышин эсепке алуу менен бирге) салыштырма атомдук массаларынын орточо арифметикалык суммасына барабар. Мисалы, хлор учун:

$$A = 0,76 \cdot 35 + 0,24 \cdot 37 = 35,5$$

Ал эми молекулалык массага төмөндөгүдөй аныктама берилгөн:
көмүртектик бирдик менен түтүнтулган молекулалардын массасынын орточо мәниси -молекулалык (M) деп аталат.

Салыштырма молекулалык масса M молекулаларынын составына киргөн химиялык элементтердин салыштырма атомдук массаларынын

суммасына барабар болот.

$$M = A \times 10 + 2A \times 10 = 32 + 2 \times 16 = 64$$

Негизги физикалык чондуктардын бири болуп заттын саны эсептелеинет. Эл аралык бирдиктер системасына (СИ) ылайык, заттын санынын бирдиги моль болуп саналат.

12 г көмүртекте ^{12}C канча атом болсо, ошондо структуралык белүүкчө кармаган заттын саны моль деп аталат.

Структуралык белүүкчөлөргү атомдор, молекулалар, иондор, электрондор ж.б. реалдык белүүкчөлөр кирет. 0,012 кг көмүртекте ^{12}C $6,023 \cdot 10^{23}$ атом бар. Ар кандай заттардын 1 молунда ушундай эле сандагы молекулалар кармалет. $6,023 \cdot 10^{23}$ моль⁻¹-саны Авогадро саны деп аталып, негизги физикалык тұрақтуулук болуп саналат. 1 моль заттын массасы, молярдык масса деп аталат. Ал M тамгасы менен белгиленип, г/моль же кг/моль бирдиги менен өлчөнөт, мисалы, суунун молярдык маассасы $M(\text{H}_2\text{O})=18\text{ г/моль}$. "Моль" түшүнүгү бардык заттар үчүн бирдей колдонулат. Мисалы: 1 моль суутектин атомунда $6,023 \cdot 10^{23}$ атом суутек бар. 1 моль суутектин молекуласында $6,023 \cdot 10^{23}$ молекула суутек бар. Заттын молярдык массасы ошол заттын салыштырма атомдук же салыштырма молекулалык массасына барабар. Кычылтектин салыштырма атомдук массасы 16 га барабар, демек кычылтек атомунун молярдык массасы 16 г/молду түзет. Эл аралык бирдиктер системасына (СИ) ылайык, заттын санынын бирдиги моль болуп саналат.

Ал эми атомдун массасы (m) грамм-атомдук массасын (A) Авогадронун санына (N) болгон катышына барабар:

$$m = A/N \quad (2.1)$$

Суутектин атомунун массасы темендегүдөй аныкталынат:

$$m = A/N = 1.008 / 6,023 \cdot 10^{23} = 1,674 \cdot 10^{-24} \text{ г.}$$

Эгерде заттын структуралык бирдигинин саны (N) белгилүү болсо, анда, заттын санын темендегүдөй формула бойнча алууга болот:

$$n = \frac{N}{N_A} \quad (2.3)$$

n -заттын саны моль менен, N -заттын структуралык бирдигинин саны, N_A -Авагадро саны.

Заттын массасынын заттын санына болгон катышын молярдык масса деп айтабыз.

$$M = \frac{m}{n} \quad (2.4)$$

m -молярдык масса, m -заттын массасы, n -заттын саны.

1-мисал. Массасы 8 г болгон күкүрт (IV) оксидиндеги SO_2 заттын санын моль түрүндө аныктагыла.

Чыгаруу:

Күкүрт (IV) оксидинин салыштырма молекулалык жана молярдык массасын аныктайбыз:

$$M = A(S) + 2A(O) = 32 + 2*16 = 64$$

молярдык массасы: $M(SO_2) = 64$ г/молъ

$$n = \frac{m}{M} = \frac{8 \text{ г}}{64 \text{ г/молъ}} = 0,125 \text{ моль.}$$

2-мисал. Заттын саны 0,2 моль болгон бромдуу суутектин массасын аныктагыла.

Чыгаруу:

$$M = A_H + A_{Br} = 1 + 80 = 81.$$

$$M(HBr) = 81 \text{ г/молъ}$$

$$n = \frac{m}{M} \text{ мындан } m = n*M = 0,2 \text{ моль *} 81 \text{ г/молъ} = 16,2 \text{ г.}$$

2.3 Химиянын негизги закондору

2.3.1 Заттардын массасынын сакталуу закону.

М.В. Ломоносов (1748) жана француз химиги А.Лавуазье (1789) заттардын массасынын сакталуу законуна салым кошушкан Ал темендегүдөй формулировкалаптад:

химиялык реакцияга кирген заттардын массасы пайда болгон заттардын массасына барабар болот.

Мисалы, 2г суутек менен 16г кычкылтектек реакцияга кирип 18г суу пайда болот: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$.

Заттардын массасынын сакталуу законун атом молекулалык окуунун негизинде да түшүндүрүүгө болот. Химиялык реакция учурунда атомдордун саны езгерүлбөй туруктуу бойдон калат. Ошол белгилүү сандагы атомдордон гана жана заттар пайда болот. Демек, атомдордун саны туруктуу бойдон калса, анда алардын

массасы да өзгерүлбейт. Эгер химиялык реакциялардын жылуулук эффектерин эске албаганда жогоруда айтылган ойлор туура болмок. Себеби, энергияга жараша заттардын массасынын өзгерүшү кийинчөрөк белгилүү болгон.

А.Эйнштейн (1905) масса менен энергиянын ортосунда төмөндөгүдөй байланыш бар экендигин көрсөткөн:

$$E = mc^2 \quad (2.5)$$

Мында, E -энергия; m -масса; c -вакуумдагы жарык нурунун ылдамдыгы (же пропорционалдуулуктун коэффициенти).

Вакуумдагы жарык нурунун ылдамдыгынын квадратынын абдан чоң мааниге ээ болгондуктан, массасын абдан аз сандагы өзгерүшү абдан чоң сандагы энергиянын өзгерүшүнө алыш келет. Мисалы, (2.5)-тендемеден энергия ЫкДж га өзгөрсө масса $2 \cdot 10^{-10}$ граммга өзгерет. Эгер, химиялык реакциялардын жылуулук эффектери жүздөгөн ҚДж болсо, анда ага туура келгөн массалардын өзгерүшү болжол менен $10^{-8} - 10^{-9}$ грамм болот. Мынтай өлчөмдөгү массасы өлчөөчү тараза XVI¹¹¹- кылымда тургай, азыркы мезгилиде да жок. Демек, химиялык реакциялар белгилүү жылуулук эффектөр менен жүргөн-дүктөн, реакция массалардын өзгерүшү менен жүрет. Бирок, бул массалардын өзгерүштөрү абдан аз болгондуктан эске алынбайт. Масса менен энергиянын сакталуусунун жалын закону төмөндөгүдөй айтылат:

реакциялык системадагы заттын масасы менен система синирип алган же белуп чыгарған энергияга эквиваленттуу болгон массалардын суммасы дайыма туруктуу болот.

Ядролук реакцияларды изилдееде масса менен энергиянын жалын сакталуусунун закону чоң мааниге ээ. Анткени ядролук реакция учурунда абдан чоң сандагы энергия белгилүү чыккандыктан, массалардын өзгерүшүн эске алуу зарыл.

2.3.2. Составдын туруктуулук закону

Составдын туруктуулук закону: ар бир химиялык кошулманын сандык жана сапаттык касиеттери, ал затты алуу жолунан кез карандысыз туруктуу. Ошондой эле ар бир зат кандай жол менен алынганина карабастан туруктуу составга ээ болот.

Бул законду XIX^{к.} аягында Пруст ачкан.

Алгач бул законду бардык химиялык заттар учун колдоно берсе болот деп әсептеп келишкен. Кийинчөрөек молекулярдык түзүлүшке әэ болбогон көпчүлүк кристаллдык заттар кандай жол менен алынганына жараша ар турдүү составга әэ болоору белгилүү болду. Мисалы, темир (II) оксидинин формуласын FeO түрүндө белгилейбиз. Чындыгында ал $\text{Fe}_{0.89}\text{O}$; $\text{Fe}_{0.91}\text{O}$; $\text{Fe}_{0.93}\text{O}$; түрүндегү составга әэ болот.

Туруктуу составга әэ болгон заттарды дальтониддер деп, ал эми өзгөрүлмөлүү составга әэ болгон заттарды бертолиддер деп айтабыз.

Дальтониддерге молекулалык түзүлүшке әэ болгон заттар, мисалы H_2O , SO_2 , H_2S , HCl ж.б. кирет.

Көпчүлүк бертолиддер кристаллдык түзүлүшке әэ болушат. Көңирип d -, f - металлдар қычылтект, күкурт, азот, фосфор, көмүртөк менен өзгөрүлмө составдагы көптеген бирикмөлөрди пайда кылат.

2.3.3. Авогадро закону.

Бул законду италиялык окмуштуу Авогадро ачкан. Ага темендегүдөй аныктама берилген: бирдей шарттарда ар кандай газдардын бирдей көлөмдерүндө бирдей сандагы молекулалар болот.

Нормалдуу шарттарда (н.ш.) (273К же 0°C температурада жана 101,3 кПа = 1атм басымда) ар турдүү газдардын I молунун көлөмү 22,4 л/гө барабар болот. $v_m^o = 22,4 \text{ л/моль}$ түрактуулугу газдардын н.ш. молярдык көлөмү деп аталат.

Ар кандай шарттардагы газдардын молярдык көлөмү берилген шарттагы газдын көлөмүнүн заттын санына болгон катышына барабар:

$$v_m = \frac{v}{n} \quad v_m^o = \frac{v^o}{n}$$

v_m жана v -ар кандай шарттагы газдардын көлөмү жана молярдык көлөмү; v^o - нормалдуу шарттагы газдын көлөмү; n -газдагы заттын саны.

Эсептөөлөрдө газдын салыштырмалуу тығыздыгын пайдалануу бир топ ыңғайллуу болуп саналат.

Айрыкча газдардын суутек D_{H_2} жана аба $D_{\text{аба}}$ бөюнча салыштырмалуу тығыздыгы көп колдонулат:

$$D = \frac{M_1}{M_2}; \quad D_H = \frac{M}{2}; \quad D_{\text{аба}} = \frac{M}{29};$$

мұнда M_1 мәнен M_2 бириңчи жана әкінчі молекулалардың молярдық массалары.

Авогадронун законунун негизинде чыгарылуучу кәэ бир мисалдарды каралап көрелу.

I-мисал. Массасы 8г.га барабар болғон күчкүлтектек нормалдуу шарттарда кандай көлемгө ээ болот?

Чыгаруу.

I.Күчкүлтектин молярдық массасы $M=32\text{г}/\text{молъ}$. $n = \frac{m}{M}$ формуласын пайдаланып, заттын санын табабыз:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{8\text{г}}{32\text{г}/\text{молъ}} = 0,25\text{молъ}.$$

2. $V_M^o = \frac{V^o}{n}$ формуласын пайдаланып, газдын көлемүн аныктайбыз: $V^o = V_M^o * n = 22,4 * 0,25\text{л.} = 5,6\text{л.}$

2-мисал. Эгерде аба бойнча тығыздығы 1,517ге барабар болсо, анда газ абалындағы заттын молярдық массасын аныктагыла.

Чыгаруу.

I.Газдын молярдық массасын аныктайбыз:

$$M = D_{\text{аба}} * 29 = 1,517 * 29\text{г}/\text{молъ} = 44\text{г}/\text{молъ}.$$

Авогадронун законунан, зәгерде реакцияга катышкан заттардың бардығы газ абалында болсо, анда темендегүдөй корутунду көлип чыгат: реакцияга катышкан газдардың көлемдерүнүн бири бирине болғон катыштары, анчалық соң әмес бутун сандардың катыштарындай болот: $\text{H}_2(\text{г}) + \text{O}_2(\text{г}) = \text{H}_2\text{O}(\text{г})$, бул реакциядагы газдардың катыштары 2:1:2 болот.

2.3.4 Эселик катыш закону.

Эгер еки элемент бири-бири менен бир нече кошулма пайда кылса, анда бириңчи элементтін бирдик массасына туура көлген әкінчі элементтін массаларының бири бирине болғон катыштары анчалық соң әмес бутун сандардың катыштарындай болот. Мисалы, көмүртектин күчкүлдәрүүнүн составындагы, көмүртектин бирдик массасына туура көлген күчкүлтектин массаларының катыштары I.I-таблицада көрсетүлгөн.

Протон менен нейтрондор касиеттери бойнча бири бирине абдан ожшо, бирок массалары жана заряддары бойнча айырмаланып турат I протондор "р" салыштырмалуу заряды +1ге жана салыштырма массасы 1,007276 (I) га барабар болгон бөлүкчө. Нейтрон n салыштырма массасы 1,008665 (I) га барабар болгон электронейтрайлдуу бөлүкчө. Протон менен нейтронду нуклон деп аталган бөлүкченүн эки абалы деп эсептешет. Алардын ортосундагы өз ара аракеттенүүшүсү, нейтрондор менен протондордун дайыма айланасында болгон π -мезондор (π^+, π^0, π^- же пиондор) деп аталган бөлүкчөлөр менен орун алмашуусунун негизинде ишке ашат, б.а. протондор менен нейтрондор π -мезондор аркылуу бири бирине айланнат. Акыркы мэггилдерде нуклондор кварк деп аталган езгече бөлүкчөлөрден турары белгилүү. Кварктардын ортосундагы өз ара аракеттенүүшүлөр массасыз глюондор деп аталган бөлүкчөлөр менен орун алмашуусу аркылуу ишке ашвары белгилүү.

Ядродогу протондордун саны Z ядронун оң зарядының аныктайт. Бул заряд элементтердин мэггилдик системасындагы элементтин катар номерине барабар. Ядронун салыштырма массасы протондор менен нейтрондордун салыштырма массаларынын суммасына барабар.

Кээ бир элементтер, атомдорунун ядросундагы нейтрондордун саны менен айырмаланат. Мындаидар атомдун түрлөрүн изотоптор деп коебуз. Мисалы, суутектин уч изотобу бар: биринчиси - протий, анын белгилениши мындаидар: ${}_1^1\text{H}$ (ядро бир протону гана бар, нейтрону жок), экинчиси -дейтерий: ${}_1^2\text{H}$, же б.с. ядродо ${}^1\text{D}$ жана ${}^1\text{H}$ бар жана учунчусу -тритий: ${}_1^3\text{H}$ же т. с. ядросунда ${}^1\text{P}$, ${}^2\text{H}$ бар. Массалары ар түрдүү болгон бирдей заряддагы атомдордун түрлөрүн изотоптор деп аталат. Изотоптор бири-биринен ядродогу нейтрондорунун саны менен айырмаланышат.

3.2 КВАНТЫК МЕХАНИКАДАГЫ НЕГИЗГИ УЧ ИДЕЯ.

Кванттык механикада классикалык механикадан айырмаланган уч негизги идея бар: 1) энергиянын үзгүлтүктүүлүгү (дискреттүүлүгү, сыйктуулугу же квантальшы); 2) электрондун корпуккулалык (бөлүкчө) -толкундук жаратыльшы, электрондорго гана мунездүү болбостон, бардык бөлүкчөлөргө таандык; 3) Микро бөлүкчөлөрдүн закондорунун ыктымалдуу мунезү.

Атомдогу электрондун энергиясынын квантальшы. Микро бөлүкчөлөргө жана микро кубулуштарга таандык болгон кээ бир

физикалык чоңдуктар сзыктуу кескин түрдө (үзгүлтүктүү) өзгөрушү мүмкүн б.а. белгилүү маанигэ ээ. Бул учурда, мындай чоңдуктар квантталат деп айтылат.

1900ж. М.Планк атомдор энергияны үзгүлтүксүз эмес, үзгүлтүктүү, айрым энергия же энергиянын квантты түрүндө белгүл чыгарат деген идеяны өрчүткөн. Бир квант энергиянын мааниси жарык нурларынын жыштыгынан (ν) көз каранды:

$$\Delta E = h\nu \quad (3.2)$$

$$\nu = c/\lambda \quad (3.3)$$

мында, ΔE -квант энергиясы, $\Delta E = h=6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж·с-Планк туралкуулугу; λ жарык нурларынын толкун узундугу, c -жарык нурунун ылдамдыгы. Планктын туралкуулугу үзгүлтүктүүлүктүн же кванташуунун елчөмү боло алат. Ал микро белүкчелерду макродүйнедөн белгүл тургандай көрүнөт. Планктын туралкуулугу жаратылыштын негизги бир туралкуу чоңдуктарынын бири. Атомдор белгилүү энергияга ээ болгон кванттарды нурданып, бир энергетикалык абалдан экинчи бир энергетикалык абалга етет (3.2-сүрөт). Кийинчөрөзк энергиянын кванттын фотон деп аташты. Тынч абалдагы фотондун массасы нэлгө барабар жана ылдамдыгы жарыктын вакуумдагы ылдамдыгына барабар болгон өзгөчө белүкчө. Фотондор кичине жыштыкка ээ болгондо толкундук касиети жогору болуп, ал эми жогорку жыштыкта да жарыктын корпускулдук касиети күчейт. Планктын төндемесинен (3.2-төндөмө) жогорку жыштыктагы электромагниттик толкун чоң квант энергияларынан тургандыгы көрүнүп турат (3.2-сүрөт).

Атомдун түзүлүшүнүн планетардык модели Даниялык физик Н.Бор тарабынан 1913ж. еркүндөтүлүп, ал атомдун түзүлүшүнүн кванттык теориясын сунуш кылган.


Бордун атомунун түзүлүш теориясынын негиздери Бордун постулаттары деген ат менен белгилүү.

I-постулаты: обочолонгоп атомдо электрон ядронун тегерегинде түш келген орбиталдарда айланада бербестен белгилүү чектелгөн стационардык орбиталарда айланат, бул учурда электрон энергияны белгүл чыгарбайт же синирип албайт. Мындай орбиталдагы электрондун энергиясы белгилүү энергияга ээ болот: E_1 , E_2 , E_3, \dots, E_n , мында n -электрондук мүмкүн болгон стационардык (туркуттуу) абалдарына жооп бергөн бутүн сандар.

а)



б)



3.2-сүрөт. Энергиялардын квантты. а) фотоэлектрик эффект:

$h\nu = E_i + \frac{mv^2}{2}$ мында E_i – металлдын иондошуу энергиясы, $E_k = \frac{mv^2}{2}$ – учуп чыккан электрондун кинетикалык энергиясы; б) электрон энергиялардын жактан жогорку деңгээлден теменкү деңгээлге еткендө, атом белүп чыгарган фотон же энергиянын квантты

Обочолонгон атомдордо электронго таасир этүүчү борборго умтулуучу күч менен электрондордун борбордон четтетүүчү күчтөрү бири бирине берабар, ал эми багыттары бөйнчүү карама-каршы болот:

$$\frac{q \cdot e \cdot q \cdot ял}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \quad (3.4)$$

2- постулаты: электрондор алысны бир стационардык орбитадан экинчи бир жакыны стационардык орбитага еткендө квант энергиясын белүп чыгарат, анын жыштыгы (3.2-сүреттүү карагыла): 3.2-төндөмө бөйнчүү аныкталат:

$$\nu = \frac{E_2 - E_1}{h} \quad (3.5)$$

h-Планктын турактуулугу.

Электрон фотонду жутуп же белүп чыгаруу менен бир орбитадан экинчи орбитага етүүшү кванттык етүү деп аталат.

Электрон дүүлүккөн абалынан негизги абалына еткендө фотон пайды болот. Ал эми электрон фотон менен өз ара вракеттенишил жогорку деңгээлге еткендө, фотон жок болот.


Бор бир электрондуу атомдордогу (суутектин атому) стационардык орбиталардагы электрондордун потенциалдык

энергиялары үчүн тәмөнкү тәндемени сунуш кылган:

$$E_n = \frac{13,6}{n^2} \text{ эВ} \quad (3.6)$$

$n=1$ болгондо $E_1 = -13,6$ эВ, $n=2$ болгондо $E_2 = -3,4$ эВ, $n=3$ болгондо $E_3 = -1,51$ эВ. $n \rightarrow \infty$ ге умтулганда $E_n \rightarrow 0$ го умтулат. эВ-электрон-вольт менен түсінілген бөлүкчө.

Электрон $E > 13,6$ эВ энергиядан чоң энергия синиргенде, электрон атомдун чегінен чыгып кетип, атом оң заряддуу ионго айланат, мисалы:



3. З Электрондун корпускулалық (бөлүкчөлүк) жана толкундук касиети.

Бул теорияны түшүндүрүү үчүн бөлүкчө менен толкундун классикалық аныктамаларын естеп көрөлү.

Бөлүкчө (корпускула)-мейкиндиктін бир аз белгүгүндө заттын топтолушу болуп саналат. Бөлүкченүн киймылы убакыттын ар кандай бөлүгүндө аныкталуучу траектория бойнча, б.а. координаталар жана ылдамдыктар бойнча мүнездөлөт.

Толкун-бул убакыт еткен сайын есүүчү мейкиндиктін бир топ көлемүн зәлелеген процесс, ал кебүнчө мезгилдүү процесс болуп саналат. Толкундун узундугу, жылтығы, ылдамдығы, амплитуда жана амплитуданын белгиси бойнча мүнездөлөт.

Корпускулалық (бөлүкчөлүк) жана толкундук касиеттин автору катарында Эйнштейнди айтууга болот, ал 1917ж. фотонду белгилүү импульстагы бөлүкчө катарында кароого сунуш кылган.

Фотондун корпускулдук касиети Планктын тәндемеси (3.2-тәндеме) ал әми толкундук касиети 3.3-тәндеме аркылуу түсінілген. Анда 3.2- жана 3.3- тәндемелерден тәмөнкү алынат:

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} \quad (3.7)$$

Эйнштейндин тәндемеси ($\Delta E = mc^2$) менен 3.7-тәндемеден тәмөндөгүдөй тәндеме алынат:

$$\lambda = \frac{hc}{mc^2} \quad (3.8)$$

Бул тәндемеден фотондун корпускулдук касиеттери (E, m, c) менен толкундук касиеттеринин (h, λ) байланышы көрүнүп турат.

1924ж. де Брайль корпускулалык жана толкундук кош касиеттөрүнүң тиешелүү болбостон электронго да тиешелүү болсоорун божомолдогон. Анда 3.8-тәндеме электрон учун төмөнде-гүдөй формага келет:

$$\lambda = \frac{h}{mv} \quad (3.9)$$

Мында, электрондун корпускулдук касиети болгон λ жана v электрондун массасы менен ылдамдыгы, ал эми толкундук касиеттери болгон λ жана v киймийдагы электрондун толкун узундугу менен толкун жыштыгы. Бул ақыркы эки тәндеме де Брайльдун тәндемеси дөгөн ат менен белгилүү.

Сырткы шарттарга жараша микробөлүкчелерде бирде корпускулдук касиети үстөмдүк кылса, бирде толкундук касиети үстөмдүк кылышы мүмкүн, кебүнчө эки касиети төң чогуу болот. Мисалы, тынч абалдагы ($v=0$) электрондун толкун узундугу $\lambda=\infty$ экендиги 3.9-тәндемеден көрүнүп турат. Демек, электрондун ылдамдыгы канчалык кичине болсо де Брайльдун толкун узундугу ошончолук чоң болуп, ошончолук электрон касиети боюнча белүкчөлүк касиетке жакын болот. Тескериисинче, электрондун ылдамдыгы есken сайнан толкун узундугу кичирейт, б.а. толкун жыштыгы жогорулаган сайнан электрондун толкундук мүнөзү күчейт.

Массалары чоң болгон макробөлүкчелердүн толкун узундуктарын елчөөгө мүмкүн эмес. Мисалы, ылдамдыгы 1000 м/с болгон 1G октун толкун узундугу $7 \cdot 10^{-12} \text{ м}$. Мында λ нын мааниси atom-дун ядросунун елчөмүнөн ($0,001 \text{ м}$) бир топ эссе кичине. Мында толкун узундукту елчөөчү приборду жасоого мүмкүн эмес. Демек, макробөлүкчөлөрдүн толкундук жаратылышынын аныктоого мүмкүн эмес.

3.4. АНЫКСЫЗДЫКТЫН ПРИНЦИПИ.

Классикалык механикада белүкченүн ылдамдыгы менен координатасын каалагандай тактиката аныктоого болот деп божомолдонот, б.а. Δx менен Δt аныксыздыгынын (катачылыгы) мааниси абдан аз. Микробөлүкчелер учун бул божомолдун туура эместигин В. Гейзенберг (1927) аныктаган. Координата менен ылдамдыктын дайыма аныкталуу катачылыштары болот. X огу боюнча аныкталган ылдамдык Δx менен координатасын Δx аныксыздыгы Гейзенбергдин катышы боюнча байланышкан:

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{h}{2\pi} \quad (3.10)$$

Бул тенденция менен микробелукчелердүн координатасы менен ылдамдыгы көз бир аныксыздыкка ээ болгондугу келип чыгат.

Аныксыздыктын принципи, микробелукчелердүн күймалын так траектория менен мүнәздәеге болбогондугун көрсөтет. Атомдогу электрондун күймалын белгилүү түрк траектория – орбита болинча күймидаган чекиттик зарядтын күймалы катарында көрсөтүүгө болбайт, б.а. Гейзенбергдин аныксыздык катышы болинча бир эле убакытта бөлүкченүн ээлөген ордун (координатасын) жана анын импульсун ($P = m\vec{v}$) аныктоого мүмкүн эмес. Канчалык бөлүкченүн координатасы так аныкталса, ошончолук анын импульсу анык болбайт, же тескериинче, канчалык импульс так аныкталса, ошончолук координатасы белгисиз болот.

3.5. КВАНТТЫК САНДАР

Атомдогу электрондордун энергиясынын абалы менен күймалы төрт кванттык сан менен мүнәздөлөт. Шредингердин тенденциясин суутек атому үчүн чыгарганда үч кванттык сандын физикалык мааниси келип чыккан. Алар башкы, орбиталдык жана магниттик кванттык сандар деп аталып n , l жана m тамгалары менен белгиленет.

1) n -башкы кванттык сан атомдогу электрондун энергетикалык абалы менен электрондук булутчанын елчөмүн мүнәздөйт б.а. электрондун ядродон канчалык аралык алыстыкта болушун мүнәздөйт. n 1ден ∞ ге чейинки калаган бүтүн сандарга ээ боло алат ($n=1,2,3,\dots,\infty$). 3.4-тенденциядеги n дин мааниси башкы кванттык сандын маанисine дал көлгөндиги көрүнүп турат.

2) l -орбиталдык кванттык сан электрондук булутчанын б.а. орбиталдык формасын мүнәздөйт. n дин берилген маанисинде l дин мааниси Олон ($n-l$)гө чейин өзгерет. Мисалы $n=0$ болсо, анда $l=0$ болот, ал эми $n=2$ болгондо $l=0$ жана $l=1$ болот. Ар бир кванттык сандын мааниси төмөндөгүдей тамгалар менен белгиленип жүргенү белгилүү :

1	0	1	2	3	4...
белгилениши	s	p	d	f	g...

3) m -магниттик кванттык сан электрондук орбиталдын мейкиндиктеги жайгашшу ордун мүнәздөйт. Анын мааниси берилген

1дин маанисинде -1 ден $+1$ ге чейин өзгерүп, $(21+1)$ сан маанисine өз болот. Мисалы, $l=2$ болгондо m беш сан маанисine өз болот: $m=2, 1, 0, -1, -2$.

4) Электрондордун атомдогу абалдарын бул уч кванттык сандын жардамы менен сүрөттөп көрсөтүү жетишсиз болгон. Электрон андан сырткары өздүк магниттик жана механикалык моменттери бар экендиги аныкталган. Аны жалпы жолунан "спин" дәп, төртүнчү кванттык санды спиндик кванттык сан деп аташты. Спиндик кванттык сан s белгиси менен белгиленет жана ал эки гана маанигө өз болот: $+1/2, -1/2$. s электрондун ез оғунда айлануу күймүлүн мунездейт.

Микробөлүкчелерде аныкталган электрондук орбиталар болбайт. Күймүлдө болгон электрондордун так жайланишкан ордум аныктоо мүмкүн эмэс. Алар ядрого жакын мейкиндиктерде болушат. Электрондордун болуу мүмкүнчүлүгү чоң (90%) болгон мейкиндик орбита деп аталац. Электрон орбиталдын ичинде да, сыртында да көздешши мүмкүн, бирок ыктымалдуулугу ете әле аз. Атомдун көлемүндөгү электрондун ыктымалдуу жайгашкан обласын б.а. электрондук булутчаны атомдук орбита ($A0$) деп да комшат.

Атомлук орбиталдар эки кванттык сандын n, l жардамы менен белгиленет. Мисалы, $3s-A0(n=3, l=0); 2p-A0(n=2, l=1); 4d-A0(n=4, l=2)$.

Атомдук орбиталдардын формасы менен өлчөмдерүү уч кванттык сандан (n, l, m) кез каранды, жана анын абалы электрон бир абалдан экинчи бир абалга өткөндө өзгерет.

Башкы кванттык сан n АОдын өлчемүн аныктайт. Мисалы, $3s-A0 > 2s-A0 > 1s-A0, 3p-A0 > 2p-A0$.

Орбиталдык кванттык сан АОдын түзүлүш формасын мунездейт, жана n дин маанисинен кез карандысыз. $l=0$ болгондо (n дин маанисинен көзкарандысыз) АО сфералык формага, $l=1$ болгондо АО гантал формасына жана $l=2$ болгондо АО татаал түзүлүшке өз болот (3.3-сүрөт).

Магниттик кванттык сан m АОдын мейкиндиктеги багытталышы менен байланыштуу. Мисалы $ns-A0$ ($l=0, m=0$ болсо) сфералык симметриялдуу, ал эми $p-$ жана $d-$ АОдар мейкиндикте өздөрүнө мунездүү багыттуулукка өз (3.3-сүрөт).

Ар бир АО шарттуу түрдө квадрат түрүнде \square сүрөттөлөт да кванттык ячейка же электрондук ячейка деп аталац. Ар бир АОга бир гана магниттик сан жооп бергендиктен, берилген орбиталдык

кванттык санга туура келген Аодын же ячайканын саны
төмөндөгүдөй болот:

$1 = 0$

I

2

s


p

d

ns-A0

np-A0 ($n \geq 2$)







nd-A0 ($n \geq 3$)



$m = 0$

I, 0, -I


2, I, 0, -I, -2




p_z

$d_{x^2+y^2}$


d_{x+y}



d_z^2



d_{yz}



d_{xy}

3.3-сүрөт.s-, p-, d-орбиталдардын формалары.

Атомдордо электрондордун жайгашуу абалы Паулинин принципи бөйнчя аныкталат: атомдо бардык төрт кванттык саны бирдей болгон эки электрондордун болушу мүмкүн эмес. Мындан ар бир атомдук орбиталда (AO) экиден ашык электрондордун болушу мүмкүн эмес деп түяннак чыгарабыз, же б. а. бир кванттык ячейкада эки гана карама-карши спиндуу электрон жайгаша алат. Мисалы, эки электрон кванттык ячейкада (AO) Паулинин принципи

бөйнчя темендегүдөй жайгашат: $\begin{array}{|c|c|} \hline \uparrow & \downarrow \\ \hline \end{array}$, ал эми $\begin{array}{|c|c|} \hline \uparrow & \uparrow \\ \hline \end{array}$ же $\begin{array}{|c|c|} \hline \downarrow & \downarrow \\ \hline \end{array}$ турунде жайгашуу туура эмес.

Паулинин принципи энергетикалык деңгээлдердеги электрондордун санын аныктайт:

$$N=2n^2 \quad (3.II)$$

Мында, n -башкы кванттык сан; N -электрондордун саны.

Эгер $n=1$ болсо, 1 менен m дин маанилери нэлгэ барабар болот. Демек атомдук орбиталда (ячейкада) жайланскан электрондордун n , 1 жана m маанилери бирдей болгондо, ячейкада спиндик кванттык сандарынын маанилери $+1/2, -1/2$ болгон эки гана электрон жайгаша алат.

Демек, 3.8-төндөмө бөйнчя I-энергетикалык деңгээлдө 2; 2-сүндө-8(s те 2, рда 6); 3-сүндө-18ден ашык электрон (= те 2, р да 6, а да 10) боло албайт.

Со временем вспомогательные спектры отсеялись, и в 1913 году Роберт Моджерд и Генри Гудиард определили, что спектральные линии не являются непрерывными, а состоят из отдельных точек (дискретных). Каждая из этих точек соответствует определенному количеству излучения, которое называется «спектральным излучением». Спектральные линии представляют собой концентрические окружности, расположенные на сфере, называемой «спектральной сферой».

4. МЕЗГИЛДИК ЗАКОН

4.1 Д.И. Менделеевдин мезгилдик закону жана мезгилдик системасы.

Жаратылыштын фундаменталдык закону болгон-мезгилдик закон Д.И. Менделеев тарабынан системалаштырылып 1869-жылы ачылган.

Мезгилдик закон элементтердин касиеттеринин катар номеринен болгон көз карандылыгын көрсөтет.

Мезгилдик законго Д.И.Менделеев темендегүдөй аныктама берген:

"Менекей заттар менен элементтердин бирикмелеринин касиеттери жана формалары элементтердин атомдук салмактарынан мезгилдүү көз каранды болот".

Кванттык химиянын өнүгүшү менен элементтердин атомдору менен бирикмелеринин касиеттери ядронун зарядынан көз каранды болоорун көрсөттү.

Ошондуктан мезгилдик законго азыркы мезгилде темендегүдөй формулировка берилген:

"Химиялык элементтердин жана алардын бирикмелеринин касиеттери жана формалары элементтеринин атомдорунун ядросунун зарядынан мезгилдүү көз каранды"

4.2 Мезгилдик системанын структурасы

XIX. орто чендеринде касиеттери окулуп -Уйрөнүлгөн 63 химиялык элемент белгилүү болгон. Ошондой зәле бул элементтердин көз бир бирикмелеринин касиеттери изилденгөн зәле.

Ошол учурда белгилүү болгон химиялык элементтерди системалаштырууга, классификациялоого көп аракеттер жумшалган. Натыйжада касиеттери бойнча оқшош болгон химиялык элементтердин топтору (щелочтуу металлдар, галогендер) табылган. Бирок химиялык элементтерди жалпы классификациялоого мүмкүн болгон эмес.

Химиялык элементтердин толук системасын түзүүде Менделеев элементтердин ыңғайлуу классификациясын жана түзбестен,


алардын касиеттеринин езгерүшүнүн закон чөнөмдүүлүгүтерүн да көрө билгөн. Мына ушунун негизинде 1869-ж. мэзгилдик закон ачылган.

Элементтердин касиеттерин езгерүшүн алардын атомдук массаларынан көз каранды экендигин карап көрөлү. Химиялык элементтерди литийдөн баштап атомдук массаларының есүү тартиби бөюнча жайлаштыралы:

Zi Be B C N O F Ne

Бул катарда литий- щелочтуу металл. Андан ары улам-улам элементтердин металлдык касиетири начарлап жана металл эместики касиеттери күчейт. Фтор-галогендерге тиешелүү болгон типтүү металл эмес. Неон-асыл газ.

Эгерде химиялык элементтердин катарын андан ары улантсак:



анда, неондон кийинки элементтин касиети кескин түрдө езгерүлгөндүгү көрүнүп турат. Неондон кийин щелочтуу металл натрий башталат. Андан ары элементтердин мурдагы катардагыдай эле закон чөнөмдүүлүктө езгерет.

Мына ошентип, атомдук массаларының есүү тартибинде жайланышкан элементтер, элементтердин касиеттери мэзгил-мэзгили менен кайталанып туроочу катарлар -мэзгилдерди түзүшет. Мэзгилдер мэзгилдик системада горизонталдык графалар менен борилгас. Мэзгилдик закондун графалар турунде көрсөтүлүшү элементтердин мэзгилдик системасы болуп саналат. Азыркы мэзгилде анда 10^7 химиялык элемент бар.

Химиялык элементтер туурасынан 7 мэзгилди түзүшет. 1-, 2- жана 3- мэзгилдер элементтердин бир катарынан турул кичине мэзгилди пайда кылат. Калгандары- чоң мэзгилдер деп аталат. 7-мэзгил бүтпеген мэзгил.

Таблицада тикесинен 8 групталар (тоитор) жайгашкан. Ар бир групта эки подгрупшадан негизги (А подгрупша) жана кошумча подгрупшадан (Б подгрупша) турат. Подгрупшада жайгашкан элементтердин касиеттери бири-бирине бир топ оқшош болот. VII групшанын кошумча подгрупшасы 9 элементтен турат: темир тобу (Fe , Co , Ni) жана платина тобу (Ru , Rh , Pd , Os , Ir , Pt).

Мәзгилдик закондун ачылыш убагында көп элементтер белгилүү эмес болуучу. Д.И. Менделеев ал элементтер үчүн таблицадан баш орун калтырган. Үч элементтін (галий, скандий жана германий) касиеттерин толугу менен алдын ала айткан. Алдын ала айткан химиялык элементтер Д.И. Менделеевдин тирудың кезинде эле ачылган болуучу жана алардын касиеттерине карата алдын ала айткандары укмуштуудай тактык менен аныкталған.

Мындан сырткары 6-мәзгилдеги касиеттери бойонча оқшош болгон 15 элементти лантаниоддер деп езүнчө, 7-мәзгилдеги 15 элементти актиноиддер деп, езүнчө катарларга жайлыштырган.

Мәзгилдик закон табигый илимдердин өнүгүшүндө чоң роль ойнойт.


4.3. Атомдордун жана иондордун электрондук түзүлүшү.

Атомдурдун электрондук формулалары.

Атомдордогу бардык электрондор анын электрондук катмарын пайда кылат. Химияны окуп үйрөнүүде, атомдордун электрондук конфигурациясын билүү абдан мазнилүү. Ал элементтердин көптеген химиялык касиеттерин аныктайды. Атомдордогу электрондордун саны Д.И.Менделеевдин мәзгилдик системасындагы элементтердин катар номерине барабар экендигин билебиз.


Электрондук катмардын түзүлүшү электрондук формула менен түюнтулат. Электрондук формула энергетикалык дөңгөэлдерде электрондордун жайланишуу тартибин көрсөтөт. Бул формулаларда энергетикалык дөңгөэлдер цифралар менен 1,2,3,4,..., дөңгөэлчөлөр-тамгалар менен s, p, d, f белгиленет. Электрондордун саны дөңгөэлчени белгилеген тамганнын оң жагынын жогору жагына цифра менен жазылат. Мисалы, суутектин атомунда бир электрон болуп, ал s^1 -дөңгөэлчесинде жайланишкан. Суутектин электрондук формуласы $1s^1$ деп жазылат. Ал эми гелийдин атомунда 2 электрон болуп, ал $1s^2$ деп жазылат. I-энергетикалык дөңгөэлде 2 электрондон ашыкча электрон жайланиша албагандыктан, гелийдин атомундагы I-электрондук катмар толукталып буткен катмар деп аталат.

Экинчи мәзгилдин элементтеринде электрондор 2-дөңгөэлге жайланишат. Алгач s -дөңгөлчеси, андан кийин p -дөңгөэлчеси толот:





Атомдун сырткы энергетикалык деңгээлине 8ден ашык электрон батпайт. Ошондуктан неондун атомунун электрондук катмары толукталып буткен катмар болот.

3-мезгилдин элементтеринин атомдору 18 электрондон турган 3-электрондук катмарды түзүшет. Алгач S-деңгээлче, андан кийин p-деңгээлче толот. d-деңгээлчеге электрондор жайланаышпайт:




Аргондун атомунда сырткы энергетикалык деңгээл толукталып бүттөт.

4-мезгилдин алгачки еки элементинде электрондор 4-энергетикалык деңгээлге жайланаышат:





№21 элемент - скандийден баштап, электрондор 3-энергетикалык деңгээлдин d-деңгээлчесине жайланаыша баштайт. Бул деңгээлчеге 10 электрон батканыктан, скандийден баштап (Sc-Zn) 10 элементтин атомдорунун электрондору d-деңгээлчесин гана толтурушат:





Еки электрондук формула төц жарактуу. 1-си электрондук деңгээлдердин толуу тартиби мөнөн жазылса, 2-си энергетикалык деңгээлдердин өсүү тартиби бокинча жазылган. Мындан ары



электрондук формулалар энергетикалык дөңгээлдердин есүү тартиби боянча жазылат:




Цинктин атомунда 3-энергетикалык дөңгээл толукташып бүттөт. Кийинки элементтердин атомдорунда электрондор 4-энергетикалык дөңгээлди толуктайт:



5-мезгијдин элементтеринин атомдорунун энергетикалык дөңгээлдеринин толукташы 4-мезгијдин элементтеринин атомдоруна охшаш болот. №³⁹ элемент-иттрийден баштап, 10 элементте (Y-Cd) электрондор 4d-дөңгээлчесин толтурушат.






Андан ары




Церийден баштап 6- жана 7- мезгијдердин элементтеринин атомдорунда электрондор f-дөңгээлчесин түзөт.

Кээ бир химиялык элементтерде сыртык энергетикалык дөңгээлден ички энергетикалык дөңгээлге электрондордун кулагаш түшүүсү байкалат. мисалы:




Көпчүлүк учурда атомдордун әлектрондук формулаларда толукташып бүткен энергетикалык дәңгээлдерди әлектрондук катмарлардын белгилери менен белгилейбиз.

Мисалы: ^{33}As KLM $4s^2 4p^3$
Темендегүдөй жазууга да болот:



Мында $[\text{Ar}]$ -аргондун атомунун әлектрондук катмари.

Көз бир учурларда, элементтин химиялык касиетин мүнәздөөчү валенттик катмарлардын әлектрондук конфигурациясын гана жазабыз:



Д.И.Менделеевдин мәзгилдик системасындағы элементтердин жайланишуу абалы болонча алардын әлектрондук формуласын аныктоого болот. Ал үчүн темендөгү закон чөнөмдүүлүктөрдү билүү зарыл.

1. Электрондор жайланишкан атомдордогу энергетикалык дәңгээлдердин саны мәзгилдердин номерине барабар болот.

2. Негизги подгруппалынын элементтеринин сыртқы энергетикалык әлекрондук дәңгээлчедеги әлектрондордун саны. Мәзгилдик системанын групласынын номерине барабар болот. Мисалы, №⁰20 элемент - калций 2 групласынын негизги подгруппасында жана 4-мәзгилде жайланишканданытан, кальцийдин атомунун сыртқы дәңгээлинин әлектрондук конфигурациясы $\dots 4s^2$. Сурьма (№⁰51 элемент) 5-мәзгилде жана V-групласынын негизги подгруппасында жайланишканданытан, сыртқы дәңгээлинин әлектрондук конфигурациясы $\dots 5s^2 5p^6$.

Негизги подгруппалынын элементтеринин сыртқы энергетикалык дәңгээлиндеги әлектрондор валенттик әлектрондор деп аталат да, химиялык реакцияларга катышат.

3.II-VII групласынын кошумча подгруппаларынын элементтеринин, ошондой эле VII групласынын кошумча подгруппасынын үч элементтеринин (Fe , Ru , Os) сыртқы энергетикалык дәңгээлдеги s-дәңгээлчесинин жана ички энергетикалык дәңгээлдеги d-дәңгээлчесинин әлектрондук жалпы


саны группанын номерине барабар. Мисалы, рений 6-мезгилдеге жана VII группанын кошумча подгруппасында жайланишкан. Ошондуктан валенттик катмарынын электрондук конфигурациясы:...5d⁵6s² болот.



Кошумча подгруппанын элементтеринин сырткы энергетикалык деңгээлдеги жана ички деңгээлдеги d-деңгээлчесиндеги электрондор валенттик электрондор болушу мүмкүн.


4.1 жана II группанын кошумча подгруппасынын элементтеринде сырткы энергетикалык деңгээлден мурдагы (ички) энергетикалык деңгээлдеги d-деңгээлче электрондорго толукталып (d¹⁰) буткендүктөн, сырткы энергетикалык деңгээлдеги электрондордун саны группанын номерине барабар болгон. Сымалтын электрондук формуласынын аяғы мындан жазылат: ...5d¹⁰6s².

4.4 Графикалык электрондук формулалар.

Графикалык электрондук формулалар электрондордун деңгээлдерде жана деңгээлчелерде гана жайланишынын көрсөтпестен, орбиталдарда да жайланишканын көрсөтө алат. Мисалы, хлордун атомунун электрондук формуласын графикалык электрондук формула турунде жазып көрсөтөлү:




3							
2							d
1							

3							
2							
1							

Акыркы графикалык формулада электрондору жок болгондуктан d-деңгээлчеси көрсөтүлгөн эмес.


Егерде p-, d-жә f-дәнгээлчелери толуп бүтө электрол болсо ушул деңгээлчеде электрондор орбиталдардын максималдуу бөлүгүне жайланишат.

Мисалы: $_{\text{6}}^{\text{C}}$ $1s^2 2s^2 2p^2$



Кепчүлүк учурда графикалык электрондук формулалардын бардыгын жазып отурбастан, валенттик электрондор жайланаңкан дөңгөлчелерди гана жазышат.

Мисалы: $_{\text{23}}^{\text{V}}$... $3d^3 4s^2$



4.5 Иондордун электрондук формулалары:

Эгерде атом электрондорду кошуп алса же өткөрүп берсе, анда ал ионго айланат. Иондун электрондук формуласын да жазып көрсөтүүгө болот. Мисалы, темир Fe^{3+} абалына өткөндө үч электронду берет. Fe жана Fe^{3+} электрондук формуласы мындан жазылат: $_{\text{26}}^{\text{Fe}} \dots 3d^5 4s^2$ $\text{Fe}^{3+} \dots 3d^5$

Атом алгач жогорку энергетикалык дөңгөлчелеги жана дөңгөлчелеги электрондорду берет.

Күкүрттүн атому эки электронду кошуп алыш s^{2-} ионуна айланат: $_{\text{16}}^{\text{S}} \dots 3s^2 3p^4 \rightarrow s^{2-} \dots 3s^2 3p^6$. Күкүрттүн ионунун s^{2-} электрондук конфигурациясы аргондун атомунун электрондук конфигурациясына оқшош болот.

4.6. Элементтердин касиеттеринин мезгилдүүлүгү.

Атомдун түзүлүшүн изилдеде, атомдун маанилүү бир топ туруктуу мүнездемесү болуп ядронун оң заряды саналаарын көрсөттү.

Элементтердин көптөгөн касиеттери да мезгилдүү өзгөрүп турат. Алардын кәэ бирлери менен таанышып өтөбүз.

Атомдун радиусу атомдордун (ядролордун) ортосундагы аралыкты мүнездейт. Ал кристаллдардагы же молекулалардагы бирдей атомдордун ядросунун ортосундагы аралыктын жарымына барабар.

Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасында ядросунун оң зарядынын өсүшү менен, элементтердин атомдук радиусу азаят. Подгруппаларда жогортон төмөн карай, атомдордогу электрондук

катмарлардын санынын өсүшү менен элементтердин атомдук радиусу да чоңдет.

Ар кандай элементтердин атомунун электрондук түзүлүшүнүн езгечөлүгү, атомдун энергетикалык мүнездемесү болгон иондошуу энергиясы E_1 менен атомдун электронго болгон ынактыгы e^- аркылуу керсөтүлөт. Бул энергиялар I моль атом учун эсептелип, kJ аркылуу түтүнчүлөт.

4.7 Атомдун иондошуу энергиясы

Атомдун иондошуу энергиясы деп дүүлүклеген газ абалындағы нейтралдуу атомдан электронду бөлүп алууга сарталған энергияны айтабыз. E_1 -нин мааниси дайыма оң болот. Мисалы, суутек атомунун иондошуу энергиясы ($H_{\text{Г}} = H_{\text{Г}}^+ + e^-$) $1312,1 \text{ kJ/mol}$. Атомдун иондошуу энергиясы электронду $1s$ -аодан (E_1) $n=\infty$ болгон аога ($E_\infty = 0$) еткерүүгө жумшалат. Кеп электронду атомдордо I-, 2-, 3-, ж.б. электрондорду жулууп алууга жумшалған энергиялар учун I-, 2-, 3-, ж.б иондошуу энергиялары колдонулат.

Подгруппадагы элементтердин катар номеринин өсүшү менен элементтердин атомдорунун иондошуу энергиясы азаят. Себеби алардын атомдук радиусу есөт. Мэзгилдерде элементтердин катар номеринин өсүшү менен иондошуу энергиясы да есөт. Бул элементтердин атомдук радиустарынын кичирейишінө байланыштуу. Мэзгилдердин башталышындағы элементтердин атомунан Li, Na, K ж.б. электрондор эң оңдой белүнүп чыгат, мэзгилдердин аяғындағы элементтердин атомдорунан электрондор кыйынчылык менен белүнүп чыгат.

Иондошуу энергиясы элементтердин металлдык жана металл заместик касиетин да мүнездейт. Металлдык касиет электрондордун күймидуулугу менен мүнездөлөт (металлдардын мүнездүү касиеттеринин бири-химиялык реакцияларды электрондорду берип, жакшы электр жана жылуулук еткергүчтүгү). Иондошуу энергиясы канчалык аз болсо, элементтин металлдык касиети ошончолук күчтүү болот. Ошондуктан, подгруппаларда жогортон темен карай, элементтердин металлдык касиети күчтейт. Ал эми мэзгилдерде солдон ондо карай элементтердин металлдык касиети начарлайт.

4.8 Атомдун электронго болгон ынактыгы

Атомдун электронго болгон ынактыгы терс заряддагы ионду пайда кылуу менен газ абалындагы нейтралдык атомго электрон кошулгандагы белүнгөн же сицирилгөн энергия. Мисалы, $F_{\text{СГ}}^{+e} = F_{\text{СГ}}^{-}, E_e = -345,7 \text{ кДж/моль}$. Галогендер энд чоң ынактуулукка ээ.

4.9 Терс электрордүүлүк

Элементтердин терс электрордүүлүгү (ТЭ) же од электрордүүлүгү органикалык эмес химиядагы энд эски түшүнүк.

Полинг элементтин терсэлектрордүүлүгүн (ТЭ) химиялык байланыштын ар кандай касиетин баалоо үчүн сунуш кылган. Полингдин аныктамасы бойонча ТЭ-молекуладагы же татаал иондогу атомдун байланыш пайда кылууга катышкан валенттик электродорду өзүн тартып алуу жөндөмдүүлүгү аталат. ТЭ обочолонгон атомго эмес, молекуладагы химиялык жактан байланышкан атомго таандык болгондуктан, атомдун электронго болгон ынактыгы боло албайт. Молекуладагы атомдун ТЭ, байланышты пайда кылган атомдордун, химиялык байланышты пайда кылууга катышкан жалпы электрондорду бири биринен тартып алуу жөндөмдүүлүгүн көрсөтөт.

Бир жагынан элементтердин терсэлектрордүүлүгү әркин атомдордун сырткы электрондорун өзүнүн айланасында кармал турушу менен байланышта (иондошуу энергия) болсо, экинчи жагынан атомдордун дагы кошумча электрондорду тартып алуу касиеттери (атомдун электронго болгон ынактыгы) менен байланышта Ошондуктан, көпчүлүк учурларда терсэлектрордүүлүккүтүшүл эки энергиядан функция катарында карашат. Бул функция математикалык түрдө төмөндөгүдөй көрсөтүлөт:

$$T\mathcal{E} = \frac{1}{2} (E_1 + E_e) \quad (4.3.1)$$

Мында ТЭ-терсэлектрордүүлүк; E_1 -атомдун I-иондошуу энергиясы; E_e -атомдун электронго болгон ынактыгы.

Элементтердин атомдорунун терс электрордүүлүгүнүн мааниси да мэргилдик законго баш иштөт. Мисалы, 4.1-таблицада S, P

элементтердин терсөллектрдүүлүктөрүнүн маанилери Полинг бойнча көлтирилген. Бул таблицада терсөллектрдүүлүгү эң чоң болгон фтордун терсөллектрдүүлүгү төрткө барабар дөлиш алынган. Ал эми калган элементтердин атомдорунун терсөллектрдүүлүктөрү фторго салыштырылып асептелинген.

α -элементтердин терсөллектрдүүлүктөрү 1,3 төн 2,4-ке чейинки интервалда өзгөрет. Алардын ичинен терсөллектрдүүлүгү

4.1-таблица.

Полинг бойнча туруктуу кычкылдануу даражаларына жооп берген S жана P -элементтердин терс электрдүүлүктөрүнүн маанилери.

I A	II A	III A	IV A	V A	VI A	VII A
-	-	-	H 2,1	-	-	-
Li 1,0	B _e 1,5	B 2,0	C 2,5	N 3,0	O 3,5	F 4,0
Na 0,9	Mg 1,2	Al 1,5	Si 1,8	P 2,1	S 2,5	Cl 3,0
K 0,8	Ca 1,0	Ga 1,6	Ge 1,8	As 2,0	Se 2,4	Br 2,8
Rb 0,8	Sr 1,0	In 1,7	Sn 1,8	Sb 1,9	Te 2,1	I 2,5
Cs 0,7	Ba 0,9	Tl(1) 1,8	Pb(1) 1,6	Bi 1,9	Po 2,0	At 2,2

чоң элемент алтын ($T\bar{E}=2,4$) жана платина металдары ($T\bar{E}=2,2$).

Таблицадан мәзгилдерде солдон онго карай элементтердин терс электрдүүлүгү ескендүгү, ал эми подгруппаларда жогортон темен карай терсөллектрдүүлүгү азайгандыгы көрөнүп турат.

Металл эместердөн пайда болгон кошулмалардын формулаларын жазганды терсөллектрдүүлүгү чоңураак болгон элемент ар дайын он жагына жазылат: OF_2 , $SiBr_2F_2$, ScI_2O , Br_3N ; ж.б.

5. ХИМИЯЛЫК БАЙЛАНЫШ ЖАНА МОЛЕКУЛАЛАРДЫН ТУЗУЛУШУ

5.1 ХИМИЯЛЫК БАЙЛАНЫШ

Химиялык элементтер жаратылышта негизинен айрым түрдө атомдор түрүнде эмес, жөнекей жана татаал заттар түрүнде кездешет. Асыл газдар жана - гелий, неон, аргон, криптон жана ксенон жаратылышта атомдук абалында кездешет. Бул асыл газдардын атомдорунун электрондук катмарларынын туруктуулугу менен түшүндүрүлөт. Башка бардык жөнекей жана татаал заттарда атомдор бири-бири менен химиялык байланыштар аркылуу байланышкан. Химиялык байланыштардын негизинде элементтердин атомдору бири-бири мөнөн кошуулуп молекулаларды, иондорду жана эркин радикалдарды пайда кылат.

Химиялык байланыш азыркы көз караш бойнча электрдик касиетке ээ. Анын пайда болушуна көбүнчө атомдун сирткى электрондору катышат. Атомдордун ядролор, иондор жана электрондордун ортосунда, атомдорду же иондорду бири-бiriинин жаңында кармап турууга жөндөмдүү болгон электростатикалык тартылуу күчтер таасир этип турат. Бул тартылуу күчтердүн мааниси абдан чоң. Химиялык байланыштын негизинде атомдор молекулаларда кармалыш турушат.

Атомдор бири-бири менен валенттүүлүгүне жараша байланышат. Валенттүүлүк кандайлыр бир элементтин етомунун башка элементтин белгилүү сандагы атому менен кошуулманы пайда кылуу жөндөмдүүлүгүнүн сандык көрсөткүчү болуп эсептелинет. Химияда суутектин валенттүүлүгү бирге барабар дөп, ал эми калган элементтердин атомдорунун валенттүүлүктөрү суутектин атомунун валенттүүлүгүне салыштырып аныкталинат. Валенттүүлүк, каралып жаткан элементтин абалынан, аны мөнөн реакцияга кирген элементтердин жаратылышынан жана реакциянын шартинаң көз каранды.

Химиялык байланыштардын сир нече тиитери белгилүү. Алардын ичинен маанилүүлөрү - коваленттик, иондук жана металлдык байланыштар.


5.1.1 КОВАЛЕНТТИК БАЙЛАНЫШ.

Коваленттик байланыш эки атомго таандык болгон электрондук жуптардын негизинде пайда болот.

Мисалы, коваленттик байланыштын негизинде суутектиң молекуласынын (H_2) пайда болушун карап көрөлү. Суутектиң атомунун электрондук катмары $1s^1$. Сырткы энергетикалык дәңгәэлдин толукташына дагы 1 электрон жетишпейт. Суутектиң эки атому бири-бирине жакындашканда, ез ара аракеттенишип жупташкан электрондор пайда болот:





Коваленттик байланыштын пайда болуу схемасында, атомдун сырткы энергетикалык дәңгәэлиндеги жупташшаган жалғыз электронду бир чекит, ал эми жупташкан электрондорду көш чекит менен белгилөө кабыл алынган:




Кепчүлүк учурда жалпы жуп электронду же коваленттик байланышты сыйынча менен белгилешет, мисалы $H-H$. Карама-карын спиндеги электрондору бар суутектиң атомдорунун s -орбиталдарынын булатчаларынын бири-бирин жаап калышынын натыйжасында жалпы электрондук жуп пайда болот. Бирин-бири жапкан орбиталдардын областарында электрондордун тығыздыгы жогору болот.

Фтордун молекуласында коваленттик байланыштын пайда болушун карап көребүз. Фтордун атомунун сырткы энергетикалык дәңгәэлинде 7 электрон бар, анын жупташшаган бир электрону $2p$ -денгәэлчесинде жайланашкан:





Фтордун эки атому жакындашканда $2p$ -денгәэлчелериндеги жупташшаган электрондордун булатчалары бирин-бири жаап калышынын натыйжасында жалпы электрондук жуп пайда болот:



Эки атомдун ортосунда эки же уч жалпы электрондук жуптарды пайда кылуучу молекулалар да кездешет. Мындан коваленттик байланыштарды көш жана учтук байланыштар, ал эми аларды жалышынан эзелик байланыштар деп аталат. Мисалы,

азоттун молекуласында N_2 химиялык байланыштын пайда болушу үчүн азоттун ар бир атомуна үчтөн электрон катышат:



Бул учурда жалпы үч электрондук жуп пайда болот:




Мына ошентип, коваленттик байланыш бир же бир нече жалпы электрондук жуптардан пайда болот.

Химиялык байланыштын, анын ичинде коваленттик байланыштын негизги мүнәздемелерүү, анын уюлдуулугу, энергиясы жана узундугу болуп саналат. Коваленттик байланыштын өзгөчө касиети - анын бағыттуулугунда.


Эгерде жалпы электрондук жуптар атомдорго салыштырмалуу симметриялуу болсо, анда мындай байланыштар уюлсуз коваленттик байланыштарга таандык. Уюлсуз коваленттик байланыш терс электрдүүлүгү бирдей болгон атомдордун ез ара аракеттенүсүнүн натыйжасында пайда болот. Жогоруда көлтирилген мисалдарда $-H_2$, F_2 жана N_2 молекулаларындағы коваленттик байланыштар уюлсуз байланыштар болуп саналат.

Терс электрдүүлүгү менен айырмаланышкан атомдордун ортосунда пайда болгон коваленттик байланыш уюлдуу коваленттик байланыш деп аталат. Уюлдуу байланышта жалпы электрондук жуп терс электрдүүлүгү чоң болгон атомду көздөй жылышкан абалда болот. Электрондук жуптар кайсы атомду карай жылган болсо, ал бир аз терс зарядка, ал эми 2-атом бир аз он зарядта ээ болот. Суутектин атомунун s -орбиталынын жана Фтор атомунун p -орбиталынын электрондорунун пайда болгон жалпы электрондук жуп Фторду суутектин молекуласын пайда кылат:



Химиялык байланышта, электрондук жуптун терс электрдүүлүгү жогору болгон атомду көздөй жылышы химиялык байланыштын уюлдашуусу деп аталат.

Демек, фтордуу суутектин молекуласындагы байланыш уюлдуу байланыш болот, анткени фтордун атомунун электронго болгон ынкытыгы суутектин атомуна салыштырганда чоң. Ошол себептөн фтордун ядросунун жаңында электрондук тығыздык чоң болот б.а. Фтордун атому бир аз терс зарядка (терс уюл) ээ болот жана ал $-δ$ менен белгилөнет. Ал эми аз электрондук тығыздыкка ээ болгон суутектин атому бир аз оң зарядка (оң уюл) ээ болот, ал схемада $+δ$ менен белгилөнет. Уюлдагы заряддар эффективдүү заряддар деп аталып, алардын чоңдугу цифра түрүнде да белгилөнет. Мисалы HF жана HJ молекулалары учун эффективдүү заряддар төмөндөгүдөй белгилөнет:



Эффективдүү заряд размери жок чоңдук, ал болгон заряддын чоңдугун электрондун зарядынын чоңдугуна болгон көтүшү катарында аныкталынат.

Молекуладагы байланыштын терс уюлун терсэлектрирдүүлүгү жогору болгон атомду карай багытталган стрелка менен көрсөтүүгө болот:



Демек, галогендердин катар номеринин есүшү менен, галогендүү суутек молекулаларынын уюлдуулугу азаят.

5.1.2 Коваленттик байланыштын энергиясы

Химиялык байланыштын бекемдиги байланыш энергиясы менен, б.а. байланышты үзүүчүн жумшалган энергия менен мунездөлөт. Химиялык байланышты үзүү энергиясынын мааниси заттын I молуна карата эсептөлинист. Кээ бир коваленттик байланыштардын энергиялары төмөнде көрсөтүлгөн:


Молекула	H-H	F-F	Cl-Cl	Br-Br	J-J	H-F	H-Cl	H-Br	H-J
Энергия, кДж/моль	-432	-159	-243	-194	-153	-566	-432	-366	-298

ядролор ортосун- дагы аралык, г, Å	0,741	1,417	1,988	0,281	2,667	0,917	1,275	1,415	1,609
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Байланыш узундугу - байланышты пайда кылган атомдордун ядролорунун ортосундагы аралык. Галогендүү суутектерде байланыш энергияларының бир калыпта азайышы, молекулалардагы атомдор ортосундагы аралыктын чоңошту менен түшүндүрүлөт.


Эселик байланыштар жөнөкөй байланыштарга Караганда кыска болорун кемүртек-кемүртек байланыштарынан мисал көлтирилсөк болот: жөнөкөй байланыштын узундугу $C-C$ 0,154 нм, кош байланыштының $C-C$ 0,134 нм, үчтүк байланыштының $C-C$ 0,120 нм. ге барабар.

Коваленттик байланыштар багыттуу болушат. Суунун молекуласындагы коваленттик байланыштардын багыттуулугун карап керебүз. Суунун составына киргөн кычылтектин атомунун электрондук катмары мындан формуламенен түкнүтүлат:



Кычылтектин атомунун эки p -орбиталындагы 2 жупташаган электрондору бири-бирине 90° түк бурч менен багытталған. Бул p -орбиталдар суутектин атомдорунун s -орбиталдары менен жабылат. Натыйжада, байланыштары бири-бирине бурч менен багытталған молекула пайда болот. Электрондук жуптар менен суутек атомдорунун ез ара түртүшүсүнүн натыйжасында суунун молекуласындагы байланыштардын ортосундагы бурч чоңошту $104,5^{\circ}$ кө барабар болуп калат. Суунун молекуласындагы коваленттик байланыштар суутектин атомдорун кездей багытталған болот.


Коваленттик байланыштардын пайда болушунун донордук-акцептордук механизми. Мындан механизмде коваленттик байланыштар, бир атомдун биш орбиталын экинчи бир атомдун жупташкан орбиталы жаап калышынан да пайда болот:



Бул учурда деле жалпы электрондук жуп пайда болот. Биш орбиталы бар A атому акцептор деп, электрондук жубу бар D атому

донор деп аталат. Коваленттик байланыштын мындаи механизми донордук-акцептордук механизм деп аталат.

Донордук-акцептордук механизмге суутектин иону H^+ ($1s^0$ -бос s-орбиталы) менен аммиактын молекуласынын $:\text{NH}_3$ (азоттун электрондук жубу) ортосундагы реакцияны мисал көлтиреек болот.



5.1.3 Дипольдук момент

HF молекуласындагы электрондук жуптардын жылышуусунан диполь пайда болот. Диполь - бул бири-биринен белгилүү аралыкта жайгашкан абсолюттук чоңдуктари бойнча бирдей, бирок белгилери бойнча карама-кашы болгон эки зарядтын системасы. Байланыштын уюлдулугу электрдик дипольдук момент менен мунездөлөт:

$$\mu = ql$$

мында, q -зарядтын абсолюттук чоңдуктари (эффективдүү заряд), кулон (Кл) менен өлчөнет, l -дипольдун узундугу (оц зарядтын борборунан төрс зарядтын борборуна бағытталган вектор). l чоңдугу атомдор аралык же химиялык байланыштын узундугу болуп санаат. Дипольдук момент Дебай менен өлчөнет:

$$D = 3,33 \times 10^{-30} \text{ Кл} \cdot \text{м.}$$


Татаал молекулалардын дипольдук моменттери белүштүрүлбөгөн электрондук жуп менен химиялык байланыштардын дипольдук моменттеринин векторлорунун суммасына барабар. Эгерде молекулада оц жана төрс уюлдардын (заряддардын) оордук борборлору бири-бири жоюштурса, анда $\Sigma l = 0$ менен $\mu = 0$ болуп, CH_4 , B_2Cl_3 , CCl_4 , SiO_4 , CO_2 жана башкага окшогон молекулалар уюлсуз болушат. Ошондуктан, молекулада атомдору симметриялык түзүлүшке ээ болгон кошумаларда айрым химиялык байланыштары уюлдуу болгонуна карабастан, оц жана төрс уюлдары бири-бири жоюштуруп молекула уюлсуз болот. Мисалы, сиңкетуу түзүлүшке ээ

болгон көмүртек (iv) оксидинин молекуласында $C=O$ байланышы уюлдуу болгонуну карабастаң CO_2 молекуласы уюлсуз.

Сызыктуу түзүлүшке же симметриялык түзүлүшке ээ болбогон төмөндөгүдөй молекулалар уюлдуу болушат: H_2O ($\mu=1,86 D$), NH_3 ($\mu=1,46 D$), H_2O_2 ($\mu=2,28 D$). Бул молекулалардагы дипольдук моменттеринин маанилери химиялык байланыштын электрондук жуптары азот менен кычылтектин молекулаларын көздөй жылгандыгын көрсөтүп турат. Эки атомдуу молекулалардын дипольдук моменттөрүнин маанилери канчалык чоң болсо, ошончолук алар иондук мүнезге ээ болот.

5.1.4 Иондук байланыш.


Кээ бир учурларда терсэлектрдүүлүгү боюнча бири- биринен кескин айрмаланган атомдор ез ара аракеттенишкенде, электрондук жуп терсэлектрдүүлүгү кичине болгон атомдан терсэлектрдүүлүгү чоң болгон атомго өтүп, иондук байланыш пайда болот. Бул учурда электрондук жуп коваленттик уюлдуу байланышка караганда, терсэлектрдүүлүгү чоң болгон атомго биротоло өтүшүнүн наыйжасында, терсэлектрдүүлүгү чоң болгон атом терс ионго айланат. Ал эми өзүнүн электронунан ажыраган терсэлектрдүүлүгү кичине болгон атом оң ионго айланат. Мисалы, натрийдин атому (терсэлектрдүүлүгү 0,93) фтордун атому (терсэлектрдүүлүгү 4,10) менен аракеттенишкенде төмөндөгүдөй процесстер жүрөт:



Пайда болгон заряддалган белүкчөлөр иондор дөп аталат. Иондордун ортосундагы электростатикалык тартылуу күчтөрдүн наыйжасында пайда болгон химиялык байланышты иондук байланыш дөп атасат.

Тажрыйбалык изилдөөлөр жана кванттык-механикалык заспитеелер көрсөткөндөй, идеалдик иондук байланыш болбайт. Щелочтуу металлдар менен галогендөр ез ара аракеттенишкенде да электрон толтугу менен галогенге өтүп кетпейт. Электрондор галогендин


айланасында жогорку электрондук тыгыздыкты пайда кылуу менен жылат. Мисалы, NaCl дун бир молекуласында эффективдүү заряддар темендегүдей белгүнет:



Иондук химиялык байланыш каныгуу менен багыттуулукка жана ошондой эле химиялык байланыш пайда болгон областа жогорку электрондук тыгыздыкка ээ эмес. Ар бир ион турган ордуна кара-бастан сфералык электрдик талаа менен курчалыш, жана башка иондордо ошондой эле талаа менен таасир этиш турат. Бул талаазын ез ара аракет этүү күчтөрү Кулондун законунуу негизинде, иондордун ортосундагы аралыктан жана заряддын чоңдугунан көз каранды.

Иондук химиялык байланышта каныгуу менен багыттуулук жок болгондугуна байланыштуу, ал иондук кристаллдардан турган полимердик молекулалардын пайда болушуна алып келет. Ар бир мындаи иондук кристалл, кристаллдын бетинде жана оң жана терс иондордун кристаллдашуусунун негизинде чоңой берет.

Иондук байланыштан пайда болгон бирикмелерди иондук бирикмелер деп айтабыз. Бардык иондук бирикмелер катуу абалында кристалл түрүндө болушат. Химиялык байланыштын жаратылышына жараша кристаллдар кристаллдык торчолордун бир нече типтерине белгүнет: иондук, атомдук, молекулалык, металлдык 5.1- жана 5.2-сүрөттер:




5.1-сүрөт. NaCl дун кристаллдык торчосу:
○ -хлорид иону - анион;
● -натрий иону - катион

Кристаллдык торчодогу ар бир ион бир нече башка иондор менен байланышта тургандыктан, валенттүүлүкту иондук байланышка колдонууга болбайт.

Кристаллдардын түзүлүшүн жана формаларын кристаллография изилдейт. Ал эми кристаллдардын касиеттери менен алардын түзүлүшүнүң ортосундагы байланыштарды кристаллохимия окуп-үйрөтет.



5.1.5 Металлдык байланыш.

Көпчүлүк металлдар катуу абалында кристаллдык заттарга таандык болушат. 5.2- сурөттө натрийдин металлдык кристаллдык торчосу көрсөтүлгөн. Кристаллдык торчолордун түйүндөрүнде металлдын атомдору жайланышкан. Натрийдин ар бир атому сөзиз башка атомдору менен байланышты турганы көрүнүп турат.



5.2-сурөт. Натрийдин металлдык кристаллдык торчосу

Натрийдин атомунун электрондук катмарынын түзүлүшү мынданай формула менен түкнитулат:




Натрийдин атому сырткы энергетикалык деңгелде 4 орбитал жана одой берүүчү бир валенттик электронго ээ. Металлдын кристаллыштарында натрийдин атомунун сырткы деңгээлиндеги 4 орбитал жана бир электрон химиялык байланыштын пайдада болушуна катышат. Натрийдин кристаллышта электрондор орбиталдарга караганда бир топ аз болгондуктан, электрондордун бир орбиталдан экинчи орбиталга эркин которулуп жүрушүнө мүмкүнчүлүк түзөт. Металлдар дагы мынданай күймидуу электрондорду жалынган электрондор же электрондук газ деп аташат. Ошондуктан, металлдык байланыш деп, жалынган электрондордун жардамы менен кристаллдык торчолордун түйүндөрүнде жайланышкан металлдардын атомдорун карчылардын түйүндөрүнде жайланскан металлдардын атомдорун кар-

мал турган түзүлүштү атоого болот.

5.2 Атомдук орбиталлардын гибриддешүүсү жана молекулалардын геометриясы

Молекулаларды түзгөн атомдордун мейкиндектеги жайланишы молекулалардын геометриясын аныктайт, ал байланыштын узундугу менен валенттик бурчтардын чоңдуктарынан көз каранды. Заттардын физикалык жана химиялык касиеттери молекулалардын түзүлүшүнө байланыштуу.

Валенттик байланыштар (ВБ) методу боюнча көпчүлүк молекулалардын геометриясын түшүндүрүүге болот. Мисалы, VIA - подгруппанын элементтеринин негизги (дуулуклөгөн) абалдарында жупташаган эки P-электрондору болгондуктан, электростатикалык түртүлүшүнүн негизинде P - булуттары дайна бири - бирине перпендикуляр жайгашат.



5.3-сүрөт. Суутектүү кошулмалардын молекулаларындағы электрондук булутчалардын бири-бирин жабышы.

VIA-подгруппанын элементтеринин суутектик кошулмаларында (H_2S , H_2Se , H_2Te), бурчтары 90° ка жакын болгон эки коваленттик байланышты пайда кылуу менен, алардын атомдорунун P-булуттары суутектин s-булуттары менен жабылат.

Бир гана суунун молекуласындағы ион бурчу $104,5^\circ$ барабар (5.1 - таблица).

VIA-подгруппанын элементтеринин суутектин кошулмаларынын молекулаларында да (PH_3 , AeH_3 , SbH_3) бурч 90° ка жакын болгондукту жупташаган уч P орбиталдарынын ез ара жайгашуусу менен түшүндүрүлөт. Бул подгруппада аммиактын молекуласындағы

ННН бурчу 107,3 ка барабар (5.3-сүрет).

5.1-таблица.

1VA-, YA- жана YIA- подгрупталарынын элементтеринин суутектүү кошулмаларынын молекулаларындағы байланыштарынын бурчтарынын маанилери

YIA- подгрупта		YA- подгрупта		1VA- подгрупта	
Формула	Байланыштардын ортосундагы бурчтардын маанилери, менен	Формула	Байланыштардын ортосундагы бурчтардын маанилери, менен	Формула	Байланыштардын ортосундагы бурчтардын маанилери, менен
H ₂ O	104,5	NH ₃	107,3	CH ₄	109,5
H ₂ S	92,2	PH ₃	93,3	SiH ₄	109,5
H ₂ Se	91,0	AsH ₃	91,5	GeH ₄	109,5
H ₂ Te	88,5	SbH ₃	91,3	SnH ₄	109,5



IVA-группасынын суутектик кошулмаларынын жана кээ бир молекулалардын геометриясын ВБ методу бойнча түшүндүрүү кыйын. IVA-подгрупласынын элементтеринин атомдорунун дүүлүккөн абалдарында терттен жупташаган электрондору болот: s-орбиталда биреө жана P-орбиталда учее. IVA- подгруптын элементтеринин P- электрондорунун булутчалары менен суутектин s-булутчаларынын жабылышынан пайда болгон уч S-P байланыштарынын узундугу менен энергиялары бирдей болуп, бири-бирине 90° бурч менен жайланиши керек эле. Ал эми тертүнчү байланышы IVA-элементтеринин s-булутчасы менен суутектин s-булутчаларынын пайда болуп, башкы уч S-P байланыштарынан энергиясы жана узундугу бойнча айырмаланып турушу керек эле. Бирок, IVA-подгруптын элементтеринин байланыштарынын энергиясы,

узундуктары бирдей жана бурчтари $109,5^\circ$ ка барабар болуп, тетраэдрдик формага өз болгондугу аныкталган.


Ошентип, IVA -подгруппанын суутектик кошулмаларынын, суунун, аммиактын ж.б. молекулалардын геометриясын ВБ-методу боюнча түшүндүрүү кийин Мындаи молекулалардын түзүлүшү атомдук орбиталдардын **гибриддешүүсү** деп аталган метод боюнча аныкталынат.

Поллинг мәнен Слэйттер энергиясы боюнча бирдей орбиталдардын химиялык байланышынын энергияларын аспетееде, гибриддик деп аталган орбиталдар менен алмаштырууга мүмкүн деп аспектешкен.

SP-гибриддик орбиталдар бир **s**- жана бир **p**-орбиталдардан пайда болот. Гибриддик орбиталдардын саны, аны пайда кылган баштапкы орбиталдардын суммасына барабар. Мисалы, **Be** дүүлүккенде **2s**-орбиталынан электрон **2p** орбиталга етүп:



5.4-сүрөт. Бир атомдуу эки SP-орбиталдарынын мейкиндикте өзара жайгашыши.




5.5-сүрөт. Уч атомдуу BeCl_2 молекуласынын сизыктуу түзүлүшү.

Эки SP-гибриддик булуттарынын түртүлүүсүнүн натыйжасында

алардын ортосундагы бурчтун чоңдугу 180° ка барабар болот. Анын негизинде бардык үч атому төң бир түз сыйкта жайгашат. Мисалы, BeCl_2 , BeBr_2 , BeCH_3Cl_2 , ZnCl_2 , CO_2 ж.б. молекулалардын түзүлүшү борбордук атомдордун (Be , Zn , C) sp^2 -гириддешүүсүнүн негизинде, молекула түз сыйкта жайланишып, эки байланыштардын багыттары карама-кары болот (5.5-сүрет).

sp^2 -гириддешүү. Үч баштапкы орбиталдардан (бир s - орбитал жана эки p - орбитал) бурчтары бири-бирине 120° болгон бир төгиздикте жайгашкан үч sp^2 - гириддешкен орбитал пайда болот (5.6-сүрет).




5.6-сүрет. Үч sp^2 - гириддешкен орбиталдардын мейкиндиктеги өзара жайгашышы.

sp^2 - гириддешүү бордун көпчүлүк кошулмаларына мүнездүү бордун атомунун әлектрондук конфигурациясы $2s^2 2p^2$ әлектрондук конфигурацияга әэ болуп, жупташшаган үч әлектрону пайда болот:




Бордун әлектрондук орбиталдарынын гириддешүүсүнүн негизинде эквиваленттүү үч sp^2 - гириддик орбиталдары пайда болот. Бордун бул үч орбитали башка атомдордун әлектрондук орбиталдары менен жабылганда энергиясы жана байланыш узундуктары эквиваленттүү болгон үч байланыш пайда болот.

sp^3 - гириддешүү. Борбордук атомдун бир s - жана үч p - орбиталдардан төрт sp^3 - гириддик орбитал пайда болуп, алар бири - бирине $109,5^\circ$ (5.1-таблица) бурч менен жайгашып жана мейкиндикте тетраздрдик түзүлүшке әэ болот. Мисалы, көмүртектин атому дүүлүккендө анын әлектрондук конфигурациясы төмөндөгүдей өзгөрөт:



Көмүртектин гибриддешкен төрт sp^3 - орбиталы башка атомдор менен аракеттенишкенде 5.7, а-сүреттө көрсөтүлгөндөй молекула пайда болот. Мында, борбордук атомдун (с) байланыш пайда кылуучу төрт гибриддик орбиталы тетраэдрдин чокусуна бағытталган.



5.7, а-сүрет. Белүштүрүлбөгөн электрондук жуптардын молекулалардын түзүлүшүне тийгизген таасири: а-метан, электрондук жуп жок; б-аммиак бир электрондук жуп; в-суу, эки электрондук жуп.


sp^3 - орбиталдар башка атомдордун орбиталдары менен жабылышынын негизинде эквиваленттүү төрт байланышты пайда кылуу көмүртектин атомуна (CH_4 , CF_4 , CCl_4) мүнездүү. Ошондой эле 1VA-подгруппасынын элементтеринин кошулмалары (C_2H_6 , GeH_4 , SiF_4 , $SiBr_4$, $BeCl_2$, ж.б.) да тетраэдрдик түзүлүшке ээ.

Гибриддик орбиталдардын белүштүрүлбөгөн электрондук жуптары. Бардык каралган мисалдарда гибриддик орбиталдар жупташпаган электрондору менен жайланишкан. Бирок кээ бир учурларда гибриддик орбиталдар белүштүрүлбөгөн электрондук жуптар менен жайланишкан учурлар кездешет. Ал молекуланын геометриясына таасирин тийгизет. Белүштүрүлбөгөн электрондук жуптар езүнүн гана атомунун таасири астында, ал эми байланышкан жуптар эки ядронун аракети астында болуп, байланышкан жуптарга караганда байланышпаган электрондук жуптар езүнүн атомун ядросуна жакын болот. Анын негизинде белүштүрүлбөгөн электрондук жуптар байланышкан электрондук жуптарды бири - бирине караганда күчтүреек түрттөт. Графикалык түрдө белүштүрүлбөгөн электрондук жуптар менен байланышты пайда кылган электрондук жуптардын ортосундагы түртүлүү күчтү

көрсөтүү үчүн, байланышты пайда кылбаган жуптардын булуттары көлемү бөлөнча чоң көрсөтүлгөн (5.7 б, в-сүрөт). Бөлүштүрүлбөгөн электрондук жуптар, мисалы, аммиактын молекуласындагы азоттун атому (5.7, б-сүрөт). Бөлүштүрүлбөгөн электрондук жуптар менен байланышты пайда кылган электрондук жуптардын ез ара түртүлүү күчтерүнүн негизинде N-N -и байланыштарынын ортосундагы бурч $107,3^\circ$ ка чейин азаят (5.1-таблица). Мындан да чоң түртүлүү күчтү суунун молекуласында байкалат. Себеби кичкылтектин атомунда эки бөлүштүрүлбөгөн электрондук жуптар бар. Анын негизинде N-O-N байланыштарынын ортосундагы бурч $104,5^\circ$ ка барабар болот (5.7, в-сүрөт).

Эгерде бөлүштүрүлбөгөн электрондук жуптар донордук-акцептордук байланыштын негизинде байланышты пайда кылган жуптарга айланса, анда жаңы жана башка байланыштардын ортосундагы түртүлүү күчтерү бирдей болуп, байланыштардын ортосундагы бурчтар бирдей болуп калат. Мисалы, бул аммиактын молекуласынан аммонийдин катионунун пайда болушунда байкалат.

$s-p$ -орбиталдардын гибриддешүүсү. Эгерде s - деңгээлчелердин энергиясы s - жана p - орбиталдардын энергиясынан анча көп айрмаланбаса, анда s - орбиталдар да гибриддешүүгө катышыпташады.




5.8-сүрөт. sp^3d^2 -гибриддешүү

Алардын ичинен эң көп кездешкен sp^3d^2 - гибриддешүү, анын негизинде борбору борбордук атомдун ядросуна туура келген, булуттары октаэдрдин чокуларына бағытталган, формасы жана энергиясы бөлөнча бирдей алты гибриддик орбиталдар пайда болот (5.8.а-сүрөт). Октаэдр (5.8.б-сүрөт) - бардык жактары барабар болгон туура үч бурчтуктардан түзүлгөн туура сегиз грандуу геометриялык фигура.


5.3 Молекулалардын ортосундагы химиялык байланыштар.

Химиялык байланыштар атомдордун ортосунда жана эмес, молекулалардын ортосунда да пайда болот.

Бир молекуладагы терс электрордүүлүгү чоң болгон элементтин атому (фтор, кычкылтек, хлор, азот жана бром) менен башка молекулалардагы суутектин атомдорунун ортосундагы ез ара тартылуу күчү суутектик байланыш деп аталат. Суутектик байланыш пайда болгондо суутектин атому катышкан төмөндөгүдей көлпүрөчө түзүлөт:




Мында R_1 менен R_2 -еэз аракеттенишкен молекулалардын калдыктары; A -электрондордун акцептору; D -электрондордун донорлору; A менен D -терсэлектрордүү элементтердин атомдору (F , O , Cl , N , Br ж.б.). Мисалы:



Мында фтор электрондун донору, ал эми суутек электрондун акцептору.

Суутектик байланыш суунун жана башка көптөгөк органикалык бирикмөлөрдин молекулаларынын ортосунда да пайда болот. Мисалы уксус кислотасында суутектик байланыштын негизинде төмөндөгүдей димер пайда болот:



Ар түрдүү уюлдуу молекулалардын ортосунда жана ошондой эле сырткы электр талаанын таасири астында дипольдорго айлануучу уюлсуз молекулалардын ортосунда да байланыштар пайда болушу мүмкүн. Мында, молекулалардын карама-каршы заряддалган учтарынын ез ара тартылуусу байкалат. Мындаи аракет этүүчү күчтердүү ван-дер-ваальс күчтерүү деп аташат. Ван-дер-Ваальс күчтөрүнүн таасири астында молекулалык типтеги кристаллдык торчого зе болгон кристаллдар пайда болот. Кристаллдык торчолордун түйндерүнде молекулалар жайланишат. Мисалы иод, ошондой эле катуу азот жана катуу суутек молекулалык кристаллдарды пайда кылат.

5.4 Валенттүүлүк жана кычылдануу даражасы

Химиянын негизги түшүнүктөрүнүн бири-валенттүүлүк. Илимдин өнүгүшү менен бул түшүнүктүн мааниси көп жолу өзгөргөн. Азыркы мезгилиде валенттүүлүк деп атомдордун башка бир атомдор менен белгилүү сандагы химиялык байланыштарды (коваленттик) пайда кылуу жөндөмдүүлүгүн айтышат. Демек, суутектин атому бир коваленттик байланышты пайда кылса, бир валенттүү, көмүртектин атому 4 коваленттик байланышты пайда кылса 4 валенттүү болот.

"Валенттүүлүк" түшүнүгүн молекулалык структурага ээ болгон заттарга гана пайдаланууга болот. Ал эми кепчүлүк органикалык эмес заттар кристаллдик заттар болгондуктан, алардын валенттүүлүгүнүн сандык мунәздөмөсүн аныктоо мүмкүн эмес. Мындан заттарда атомдордун химиялык байланыштарды пайда кылуу жөндөмдүүлүгүн аныктоодо "кычылдануу даражасы" түшүнүгүн пайдалануу ыңгайлдуу.

Заттар иондордон турат деп божомолдогондогу атомдордун шарттуу зарядын кычылдануу даражасы деп аташат. Бирикмөлөрдөги бардык атомдордун кычылдануу даражасынын суммасы нелге барабар болот.

Кычылдануу даражасы оц жана терс маанилерге ээ. Ал атомдун белгисинин үстүнө плюс же минус белгилери менен бирге араб цифрасы түрүнде жазылат. Мисалы: $\text{K}^{+1}\text{Cl}^{-1}$.

Кээ бир атомдор туруктуу кычылдануу даражасына ээ болот. Мисалы, Фтордун кычылдануу даражасы -1гэ, литий, натрий, калий, рубидий, цезий жана францийдикى +1гэ, магний, кальций, стронций, барий жана цинктики +2гэ, алюминийдикى +3гэ барабар.

Кычылтек дээрлик -2 кычылдануу даражасын көрсөтөт. Кээ бир бирикмөлөрдө гана анын кычылдануу даражасы -I же башка маанилергө ээ болушу мүмкүн. Мисалы. $\text{H}_2^{+1}\text{O}^{-1}_2$, $\text{Na}_2^{+1}\text{O}^{-1}_2$, $\text{Ba}^{+2}\text{O}^{-1}_2$.

Суутектин кычылдануу даражасы кепчүлүк бирикмөлөринде +I, ал эми кээ бир металлдар менен болгон бирикмөлөринде -1гэ барабар. Мисалы: $\text{Na}^{+1}\text{H}^{-1}$, $\text{Ca}^{+2}\text{H}^{-1}$.



6-ГЛАВА. КЫЧКЫЛДАНУУ - КАЛЫБЫНА КЕЛҮҮ РЕАКЦИЯЛАРЫ

6.1. Кычкылдануу жана калыбына келүү реакциялары.

Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын классификациясы.

Өз ара аракеттенишкен заттардын составындагы атомдордун, иондордун ж.б. белүкчөлөрдүн кычкылдануу даражаларынын езгерүшү менен жургөн химиялык реакциялар кычкылдануу -калыбына келүү реакциялары деп аталат.

Мисалы:




1-реакцияда күкүрт менен кичкылтөк, 2-сүндө-суутек менен цинктин, 3-сүндө-төмөр менен иоддун кычкылдануу даражалары езгерет.

Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын журушу электрондордун бир атомдон экинчисине өтүшү менен мүнездөлөт. Электрондорду берүү процессин кычкылдануу деп айтышат. Мисалы:



Кычкылдануу учурунда атомдордун кычкылдануу даражасы чоңдоет. Химиялык реакция учурунда электрондорду берген заттарды калыбына көлтиргичтер деп айтышат. Жогоруда көлтирилген мисалдарда күкүрт S^0 , металдык цинк Zn^0 жана калий иодиди же кичкылдануу даражасы -I болгон иод калыбына көлтиргичтер болуп саналат. Мына ошентип, реакция учурунда калыбына көлтиргичтер кычкылданышат.



Электронду кошуп алуу процессин калыбына келүү деп айтышат. Мисалы:



Калыбына келүү учурунда атомдордун кычкылдануу даражасы азаят. Электронду кошуп алуучу заттарды кычкылданыргычтар деп

айтышат. Жогоруда көлтирилгөн мисалдарда кычкылтөк O_2^0 түз кислотасы жә H^{+1} , темир (III) хлориди же Fe^{+3} кычкылданыргычтар болуп саналат.


Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларында электронду берген жана кошуп алған заттар болот, б.а. кычкылдануу жана калыбына келүү процесстери бири-бирин коштоп жүрет. Бир нече кычкылданыргычтар же калыбына келтиргичтер катышкан кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары да болушу мүмкүн. Мисалы:



Биринчи мисалда Ag^{+1} жана N^{+5} -кычкылданыргычтар (кычкылдануу даражасы төмөндөйт), O^{-2} -калыбына келтиргич. Экинчи мисалда As^{+3} жана S^{-2} -калыбына келтиргичтер (кычкылдануу даражасы жогорулайт), N^{+5} -кычкылданыргыч.

Бардык кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары төрт топко белгүнет:


1. Молекулалар аралык (ортосунда) кычкылдануу - калыбына келүү реакциялары. Өз ара аракеттенүүчү ар турдүү заттардын составындагы атомдордун кычкылдануу даражасынын өзгөрүшү. Буга чөйин каралган бардык кычкылдануу-калыбына келүү реакциялар ушул топко кирет, мисалы:




2. Ички молекулалык кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары. Бир эле заттын составындагы атомдордун кычкылдануу даражаларынын өзгөрүшү менен жүрген реакциялар. Мисалы:



3. Диспропорциялануу реакциялары. Бир эле элементтин атому кычкылданыргыч да, калыбына келтиргич да болуп саналат. Мисалы:



4. Компропорциялануу реакциялары. Компропорциялануу кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары диспропорциялануу реакцияларына төсекери болгон реакциялар болуп саналат. Мындаи реакцияларга ар кандай кычкылдануу даражаларына ээ болгон бир эле элементтин атомдорун кармаган эки зат катышып, реакциянын натыйжасында ошол эле элементтин ортоочо кычкылдануу даражаларына ээ болгон атомдорун кармаган зат алышат:



мында, к-катуу же кристаллдык абалда, ə-эритме дегенди билдириет.

Жийинтыктап айтканда кычкылдануу-калыбына келүү ракцияларына төмөндөгүдей аныктама берсе болот:

ез ара аракеттенишкен атомдордон, иондордон же молекулалардан башка атомдорго, иондорго же молекулаларга электрондордун өтүшу менен жүргөн химиялык реакциялар кычкылдануу -калыбына келүү ракциялары деп аталат.


6.2. Электрондук баланс методу.

Кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын төндемөлериине стехиометриялык коэффициенттерди коюуда электрондук баланс методун пайдалануу ыңгайлуу болуп саналат. Бул метод баштапкы жана акыркы заттардын атомдорунун кычкылдануу даражаларын төндөөгө негизделген. Электрондук баланс методунун негизги жобосу: Реакция учурунда калыбына келтиргичтер берген электрондордун саны, кычкылданыргычтар кошуп алган электрондордун санына барабар. Реакциянын материалдык балансын түзүүдө төмөндөгүдей иреттүүлүкту сактоо зарыл:

- 1.Кычкылданыргычтар менен калыбына келтиргичтердин кычкылдануу даражалары аныкталынып төндөлөт;
- 2.Металлдардын атомдору жана иондору төндөлөт;
- 3.Кислота калдыктар төндөлөт;
- 4.Суутек жана суутектин иондору төндөлөт;
- 5.Кычкылтек төндөлөт.


Электрондук баланс методуна бир нечө мисал.

I-мисал: Төмөндөгүдөй схема мөнен жүрүүчү кычылдануу-
калыбына келүү реакциясынын төндөмөсүн түзгүлө:





Чыгаруу:



Алгач реакция учурунда кайсы атомдордун кычылдануу дарражасы өзгөрүлгөндүгүн аныктайбайз:



Реакция учурунда күкүрттүн кычылдануу дарражасы жогорулайт, азоттуку-темендейт. Демек, S^{+4} төн S^{+6} га чейин кычылданып, еэзы S^{+4} (жо SO_2) реакцияда -калыбына келтиргич болот, ал эми N^{+5} төн N^{+2} ге чейин калыбына келип, N^{+5} (жо HNO_3) -кычылданыргыч болуп саналат. Мина ошентиш, реакция учурунда темендөгүдөй процесстер жүрөт:




Бул жарым реакцияларды электрондук төндөмелер турунде жазуу учун төндөменин сол жагына, реакция учурунда тиешелүү сандагы алынган же берилген электрондор кошулуп жазылат:




Калыбына келтиргич берген жана кычылданыргыч кошуп алган электрондордун саны төндөе үчүн, ар бир электрондук төндөмеге көбөйтүлүүчү санды тандап алабыз. Биздин мисалда I-электрондук төндөмени Зке, 2-син 2ге көбөйтүү керек:



Бул реакциянын тәндемесиндеги составында S^{+4} жана S^{+6} бар заттардын формуласынын алдына 3 деген коэффициент, ал эми составында N^{+5} жана N^{+2} бар заттардын формуласынын алдына 2 деген коэффициент көю дегенди билдирет. Реакциянын схемасына бул коэффициенттер көюлат:




Суунун формуласынын алдындагы коэффициентти тәндеменин оң жана сол бөлүгүндөгү суутектин атомдорун эсептеп коебуз. Мына ошентип, берилген реакциянын тәндемеси темендегүдөй түрде жазылат:



2-мисал: $Cu(NO_3)_2 \longrightarrow CuO + NO_2 + O_2$ схемасы боюнча журуучу кычкылдануу-калыбына келүү реакциянын тәндемесине тиешелүү коэффициенттерди койтула.


Чыгаруу.

Кайсы атомдордун кычкылдануу даражаларынын езгерүлгөндүгүн аныктайбыз:




Калыбына келтиргич- O^{+2} , кычкылданыргыч- N^{+5} .

Электрондук тәндемесин түзөбүз:




Табылган коэффициенттерди коебуз:



Жез (II) оксидинин алдына тиешелүү коэффициенттерди коебуз:




3-мисал: Электрондук баланс методу боюнча тәмендегү реакциянын тәндемесин түзгүле:




Чыгаруу:

Кычкылдануу дәражалары өзгөрүлгөн атомдорду аныктайбыз:




Fe^{+2} (же FeSO_4) - калыбына келтиргич, Cr^{+6} (же $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) - кычкылданыргыч.


Электрондук төңдемесин түзөбүз. Мында $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$, $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 1 молунда 2 моль Cr^{+6} , 2 моль Cr^{+3} жана 2 моль Fe^{+3} болот:



Коэффициенттерин коебуз:




Калган заттарга тиешелүү коэффициентин коебуз.




6.3. Маанилүү калыбына келтиргичтер.

Кычкылдануу-калыбына келүү процесстерди жаратылышта көнери тараалган. Мисалы, вулкандардын аракеттенишинен, бири-бири менен реакцияланышып күкүрттүү пайдада кылуучу күкүрттүү суутек жана күкүрт сінс оксиди бөлүнүп чыгат:





Күн күркүрөп, чагылган түшкөндө, абадагы азот менен кычкылтек өз ара темендегүдөй аракеттенишет:




Кычкылдануу жана калыбына келүү реакцияларына көптөгөн


технологиялык процесстер негизделген. Мисалы кәэ бир металлдар енер жайларда төмөндөгүдөй реакциялардын негизинде алынат:



Кычылдануу-калыбына келүү реакциялардын негизинде күкүрттүн (IV) жана (VI) оксиддери төмөндөгүдөй синтезделет:



Көмүрдүн күйүү процесси да болуулук реакцияларга мисал боло алат:



Кайсы химиялык заттар калыбына көлтиргичтик касиетке, кайсылары-кычылданыргыч касиетке ээ болорун карап көрөбүз.

Маанилүү калыбына көлтиргичтер болуп төмөндөгүлөр саналат:

- 1) Женекей заттар - металлдар
- 2) Женекей заттар - металл эместер (H_2 , C , Si)
- 3) Суутектин пероксиди H_2O_2
- 4) Металл эместердин оксиддери, мисалы: CO , NO , SO_2
- 5) H_2SO_3 , HNO_2 , H_3PO_3 сыйктуу кычылтектүү кислоталар жана алардын түздары
- 6) Кычылтексиз кислоталар: H_2S , HCl , HBr , HJ жана алардын түздары
- 7) Кычылдануу даражалары жогору болбогон металлдардын түздары, мисалы: $SnCl_2$, $FeSO_4$, $Cr_2(SO_4)_3$, $MnSO_4$ жана башкалар
- 8) Аммиак NH_3

6.4 Маанилүү кычылданыргычтар:


- 1) Женекей заттар - металл эместер: галогендер (F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2), кычылтект O_2 , озон O_3 ж.б.
- 2) Суутектин пероксиди H_2O_2 .
- 3) Кычылдануу даражасы жогору болбогон металлдардын оксиддери: CrO_3 , Mn_2O_7 , MnO_2 , PbO_2 , Ag_2O

4) күчкүлтектүү кислоталар: азот кислотасы жана анын туздары; концентрацияланган күкүрт кислотасы H_2SO_4 , марганец кислотасы HMnO_4 жана анын туздары, айрыкча калийдин перманганаты KMnO_4 :


5)Хром кислотасынын туздары: хроматтар, мисалы, калий хроматы K_2CrO_4 жана дихроматы, мисалы калий дихроматы $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$; хлордун күчкүлтектүү кислоталары: HClO , HClO_3 , HClO_4 жана алардын туздары.

6) Күчкүлдануу даражалары жогору болгон кээ бир металлдардын туздары, мисалы: AgNO_3 , CuSO_4 .


Кээ бир заттар аракеттенишкен заттардын табиятына жараша күчкүлданыргычтык касиетке да, жана ошондой өле калыбына келтиргичтик касиетке да ээ болушу мүмкүн. Мисалы, суутектин пероксиди H_2O_2 күчтүү күчкүлданыргычта күчкүлданат:



ал эми калыбына келтиргичтер менен аракеттенишкенде күчкүлданыргычтык касиетке ээ болот:



Экинчи бир башка мисал:




мында күкүрт темир менен реакцияга киргэнде күчкүлданыргыч, ал эми азот кислотасы менен реакцияга киргэнде калыбына келтиргич экендиги көрүнүп турат.

7-ГЛАВА. КОМПЛЕКСТИК БИРИКМЕЛЕР

Комплекстик бирикмелердин номенклатурасы I.IO-белукте берилген.

7.1 Комплекстик бирикмелердин пайда болушу


Эритмелерде же катуу заттар менен газ түрүндөгү заттардын ортосунда жүрүүчү ар кандай кычкылдануу-калыбына келүү, орун алмашуу жана кошулуу реакцияларында, кадимки шарттарда тиги же бул фазада өз алдынчалыгын сактаган элементтердин атомдорунан турган группалар же иондор (CO^- , OH^- , NO_3^- , NH_3^- , Cl^- , CNS^- , H_2O , ж.б.) катышат. Бул группалар металлдардын нейтралдуу атомдору же иондору менен кошулуп, андан да татаал молекулаларды же иондорду пайда кылат. Мисалы: күмүштүн ионунун суудагы эритмеси менен аммиакты аралыштырганда күмүштүн диамин катиону пайда болот:



Майды кристаллдуу HgI_2 тузунун кызыл чөкмөсүнүн суудагы эритмесине кү тузунун эритмесин кошкондо, эритмеде тетраиодомеркурат аниону пайда болуу менен бирге чекме зәрип түссүз боло баштайды.



Сууда аз эрүүчү $\text{Al}(\text{COH})_5$ чөкмөсү, OH^- -ионунун таасири астында $[\text{Al}(\text{COH})_5]^{3-}$ түрүндө эритмеге етет:



$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$, $[\text{Fe}(\text{COO})_5]$, $[\text{HgI}_4]^{2-}$ жана $[\text{Al}(\text{COH})_5]^{3-}$ охшогон белукчелер комплекстик же координациялык иондордун же бирикмелердин катарына кошулат.

Комплекстик бирикмелердин ичинен түздар (мисалы, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$), молекулалык кошуулмалар ($[\text{Fe}(\text{COO})_5]$), негиздер ($[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$), жана кислоталар ($[\text{Hg}(\text{AuCl})_4]$) кездешет.

Комплекстик бирикмелердин жаратылышы жана түзүлгүшү жөнүндөгү эң биринчи кез караш А.Вернердин координациялык теориясында берилген.

7.2 Комплекстенүү реакциялары.


Комплекстик иондор менен комплекстик бирикмелерди пайда кылуучу реакцияларды комплекстенүү (комплекс пайда кылуучу) реакциялары деп аташат.

Комплекстенүү реакциялары элементтердин кошулмалары менен жөнекей заттардын касиеттеринин өзгөрүшүне алыш келет.


Комплекстенүү реакцияларында кычкылдануу-кальонына келүү реакцияларына катышкан заттар менен металлдардын иондорунун стандарттык электроддук потенциалдары өзгерет. Мисалы, кичкыл чайреде (HClO_4) $\text{Cu}^+ + e^- = \text{Cu}^\circ$ жарым реакциясына жооп бергөн стандарттык электроддук потенциалдын мааниси $\varphi^\circ = 0,52\text{В}$, ал эми I^- катышуусунда ушул эле реакция $\varphi = -0,18\text{В}$ ко чайин төмөндөшү мүмкүн. φ° маанилеринин мындаи мааниси комплекстенүү менен түшүндүрүлөт.



Кислоталардын (HClO_4 , H_2SO_4 , H_3PO_4 , ж.б.) сүйлүтүлгөн эритмелери менен жөз өз ара аракеттөнбесе да, ні менен өз ара аракеттенишкендө суутектин белүнүп чыгышы комплекстенүүнүн натыйжасы болуп саналат:




Негиздик чайреде жөз цианид ионунун катышуусунда суутек ионун калыбына келтириет:




Демек, $[\text{Cu(CN)}_2]^- + e^- = \text{Cu} + 2\text{CN}^-$ жарым реакциясынын негизинде стандарттык электроддук потенциалдын (φ°) мааниси $-0,43\text{В}$ ко чайин азайып, суутек белүнөт.


Алтын үчүн: $\text{Au}^+ + e^- = \text{Au}^\circ$ - жарым реакциянын стандарттык электроддук потенциалдын мааниси $\varphi^\circ = +1,69\text{В}$, ошондуктан алтын реакцияга төмөнку жөндөмдүүлүктү көрсөтүп, кычкылтекти калыбына келтире албайт:




Бирок цианиддин катышуусунда комплекстенүү реакциясынын негизинде:



электроддук потенциалдын азайышынын натыйжасында, абадагы күчкүлтөк алтынды күчкүлдандыруу менен комплексти пайда кылуу реакциясына кошулат:




Комплекстенүү реакциялардын натыйжасында эригичтеги аз болгон көз бир чекмөлөр эритмеге етет. Мисалы:




Мында жана мындан кийин к-катуу (же кристалл), э- эритме, г-газ, с-сүюк фазаларга таандык дегенди түшүндүрет.

Көз бир металлдардын туруксуз иондору, комплекстик бирикмени пайда кылуу менен туруктуу формаларына етет. Мисалы, стандарттык электроддук потенциалы $\varphi^\circ = -0,85\text{В}$ болгон төмөнкү системада:



Cr^{2+} -күчтүү калыбына келтиргич, ал эми анын акваацетаттык комплекси $[\text{Cr}(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}]^\circ$ ысытканда да (300°C) абадагы күчкүлтөк менен күчкүлдәнбайт.

Тетрафтордуу кремний менен начар кислота – фтордуу суутек кошулганда, күчтүү кислота суутектин гексафторосиликаты пайда болот:



Жалпы жолунан комплекстенүү реакциясын төмөндөгүдей көрсөтсө болот:



Мында M -комплексти пайда кылуучу атом же ион, L -лиганд, x -анын саны же координациялык сан, m менен l – белүкчелердүн заряддары. $m = lx$ болгондо комплекстик бирикмө молекулалык турде, ал эми $m \geq lx$ жана $m \leq lx$ – болгондо, комплекстик катион же комплекстик анион түрүнде болот.

Комплекстенүүчүү белүкче (атом, ион же молекула) башка иондорду же молекулаларды өзүнүн айланасында координация-


лайт (жайгаштырат).

Кепчүлүк учурда комплекстенидирүүчү бөлүкчө бир атомдуу металлдын жә Metallын эместиң оң иондору болуп саналат, мисалы, $[\text{Fe}(\text{CNO})_6]^{4-}$, $[\text{Cu}]^{2+}$. Терс зарядка зэ болгон комплекстенидирүүчү бөлүкчө аз көздешет. Жалпы жолунан комплекстенидирүүчү бөлүкченүү борбордук атом (ион) деп коюшат.

Комплекстик кошулмаларды дәрлік бардык элементтер пайда кылышат. VIIA-группанын элементтеринин да комплекстик бирикмелери бар, мисалы, 400°C га чейин иңтиуга турштук берген цезийдин октафтороксенаттын (+VI) сары түстегү кристаллдары алынган.

Щелочтуу жана щелочтуу жер металлдарынын комплекстик бирикмелери сейрек көздешет. Темендегүдей 4-элементтердин иондорунун комплекстик бирикмелери көп көздешет: Cu^{2+} , Ag^+ , Au^{2+} , Cr^{3+} , Fe^{3+} , Fe^{2+} , Pt^{4+} , Ni^{2+} , Co^{3+} , Co^{2+} , Zn^+ .

Комплекстик кошулмалар ички жана сырткы сфералардан турат. Ички сфера координациялык сфера дәп аталат. Ички сфераны борбордук атом менен түзден-түз байланышкан лигандар түзет. Комплекстик бирикмелердин формуулаларында ички сфера квадраттык кашаа менен \square белгиленет, мисалы, $K_2[\text{Fe}(\text{CNO})_6]$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2$, $K_2[\text{Al}(\text{OH})_6]$. Координациялык сфера комплекстик кошулмалардын эритмелеринде сакталат. Жогоруда көлтирилген комплекстик бирикмелер, эритмеде комплекстик иондорду пайда кылуу менен диссоциацияланат:



Лигандар - түзден - түз химиялык байланыштын негизинде борбордук атомго (ионго) координацияланган иондор же молекулалар болуп эсептелет.

Лиганд катарында галогендер, Cl^- , NCS^- , NO_3^- , OH^- , SO_4^{2-} , CO_3^{2-} , CH_3COO^- -иондору жана H_2O , NH_3 , CO , N_2H_4 (гидразин), $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ (пиридин), $\text{NH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ (стилендиамин) молекулалары болот. Лигандардын ортосунда түртүлүү күчтөрү болгондуктан, алардын ортосунда байланыш болбойт. Кээ сир координацияланган молекулалык лигандардын ортосунда молекулалар аралык, кепчүлүк учурда суутектик байланыш болушу мүмкүн.

Кепчүлүк учурларда борбордук ион менен өзүнүн бир атому аркылуу байланышкан лигандар кеп кездешет. Миндай лигандар монодентаттуу деп аталат.

Борбордук ион менен химиялык байланышты пайда кылуу саны - лигандардын дентанттуулугу деп аталат.

Жогоруда көлтирилген кепчүлүк лигандар CN^- , CH_3COO^- , NO_2^- , SCN^- , NCS^- , H_2O , CO , NH_3 , галогендердин бардык иондору ж.б. монодентанттуу лигандардын катарына кошулат.

Ал эми лигандар борбордук атом менен, өзүнүн бир нече атомдору менен байланышса, миндай лигандар полидентанттуу лигандар деп аталат. Полидентанттуу лигандар борбордук атом менен байланышкан группаларынын санына жараша си-, три-, тэтрадентанттуу деп болупсет. $\text{C}_{24}\text{O}_4^{2-}$, $\text{S}_{24}\text{O}_6^{2-}$, CO_3^{2-} , ж.б. скюгогон эки заряддуу иондор бидентанттык лигандардын катарына кошулат.

Борбордук атомдун (иондун) лигандар аркылуу пайда кылган химиялык байланыштарынын саны - координациялык сан деп аталат.

Егер борбордук атом (ион) монодентанттуу лигандар менен байланышса, анда координациялык сан (кыскача К.С.) лигандардын санына барабар болот. Мисалы, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$, $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ -комплекстик иондорунда жэздин К.С.=2, цинктин К.С.=4, ал эми жэздин кычкылдануу даражасы +1ге, цинктиki +2ге барабар. Борбордук атом менен байланышкан полидентанттуу лигандардын саны, координациялык сандан лигандын дентанттуулугуна болгон катышына барабар.

Борбордук иондун координациялык санынын мааниси, анын жаратылышынан, кычкылдануу даражасынан, лигандардын жаратылышынан жана комплекстентүү реакцияларынын шартынан (температура, эриткичин жаратылышы, борбордук ион менен лигандардын төң салмактуулуктагы концентрациясы) кез каранды.

Комплекстердин жаратылышына жараша координациалык сан (К.С.) 2ден 12ге чейин өзгөрүшү мүмкүн. Бирок 3,7,8,9,10,11,12 болгон координациялык сан абдан аз кездешет. 4,6 болгон координациялык сан кеп кездешет.

Комплекстик бөлүкчелердүн түзүлүшү менен жаратылышы, лигандардын жаратылышынан, координациялык сандан, гибриддешүүнүн турунчен кез каранды. Өз кезегинде гибриддешүүнүн түрү борбор-

дук атомдун (иондун) электрондук түзүлүшүнөн көз каранды (7.1-Таблица.).

7.1-таблица.

Комплекстик бөлүкчөлөрдүн түзүлүшү.

Гибриддешүү	Түзүлүшү	Борбордук атомдор (иондор)
SP	Сызыктуу	Ag^+ , Hg^{2+} , Cu^+
SP^3	Тетраэдрдик	Fe^{2+} , Co^{2+} , Zn^{2+}
SP^2d	Халшак квадрат	Cu^{2+} , Pt^{2+} , Pd^{2+} , Ni^{2+} , Au^{3+}
SP^3d^2	Октаэдрдик	Ni^{2+} , Fe^{3+} , Co^{3+} , Cr^{3+} , Pt^{4+} , Pd^{4+} , Al^{3+}

7.3 Комплекстик бирикмелердин негизги типтери.

Комплекстик бирикмелер жана алардын касиеттеринин ар түрдүүлүгү, аларды бир түрдүү классификациялоого мүмкүндүк бербейт. Комплекстик бирикмелерди классификациялоодо, алардагы химиялык байланыштардын түрү, составы, оқшоштуктари, борбордук атомдордун кичкылдануу даражалары, лигандаардын жаратылышы ж.б. эске алынат. Лигандаардын составына жараша азоту, кычылтектеги, күкүртү, фосфору ж.б. бар комплекстер дөп бөлүнөт. Комплекстик бирикмелердеги борбордук иондордун санына жараша бир жана кеп ядролуу, ал эми түрүне жараша гетероядролуу дөп бөлүнөт.

Ички сферасы бир түрдүү лигандаардан турган комплекстик бирикмелер (монолигандык комплекстер) синтезделиши жагынан жана кәэ бир физикалык-химиялык касиеттери бойнча жакын болгондуктан, лигандаардын типтери бойнча төмөндөгүдөй классификацияланат:


Аквакомплекстер. Лиганда катары суунун молекуласы болгон комплекстик катиондор аквакомплекстерге кирет.

Кәэ бир аквакатиондордун кристаллдарында жупташкан ассоциаттардын пайды болушу мүмкүн. Мисалы, $[\text{Na}_2(\text{H}_2\text{O})_5]_2\text{SO}_4$ аквакомплексинде, $[\text{Na}_2(\text{H}_2\text{O})_{10}]^{2+}$ аквакатиондору $[\text{Na}_2(\text{H}_2\text{O})_5]^+$ аквака-

тиону менен жупташат.

Металлдардын аквакомплекстерин кичкылдануу даражаси +2 жана андан кеп болгон катиондору гана пайда кылат жана аларды пайда кылуу жөндөмү мезгилдик системада жогорудан төмөн көздөй азаят.

Бардык аквакатиондор ар кандай дөңгөлдө катиондук кислоталар болуп эсептелешет:



Протоногендик групталардын ролун суунун координацияланган молекулалары аткарат, жана протондун ички координациялык сферадан чыгышы менен аквакатиондордун кислоталык касиеттери начарлайт.

Комплексти пайда кылуучу иондордун заряддары жана кичкылдануу даражалары канчалык чоң болсо, аквакатиондордун кислоталык касиеттери отончолук күчтүү болот. Мисалы, $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ аквакатионунун кислоталык константасы $K_k = 10^{-3}$ (25°C) барабар болгондуктан HNO_3 менен CH_3COOH ке караңдана анын кислоталык касиети чоң.

Гидроксокомплекстер. Комплекстин составында лиганд катарында негизинен гидроксил групталары катышкан комплекстик биримелер гидрокомплекстерге кирет: мисалы, $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$, $[\text{Sr}(\text{OH})_4]^{2-}$, $[\text{Ba}(\text{H}_2\text{O})_2\text{OH}_2]^0$, ж.б.

Гидроксокомплекстерди амфотердик касиетти көрсөтүүчүү металлдар пайда кылышат. Аларга:

$\text{M}_{\text{e}}(\text{II})$ - Be, Zn, Cd, Sn, Pb, Mn, Fe, Co, Cu;

$\text{M}_{\text{e}}(\text{III})$ - Al, Cr, Ga, Sc, Bi, Fe;

$\text{M}_{\text{e}}(\text{IV})$ - Sn, Pb, Pt, Ti, Sr;

$\text{M}_{\text{e}}(\text{V})$ - Sb, As, V.

Гидрокомплекстердин суудагы эритмелери гидроксил групталарынын суунун молекулалары менен орун алмашканын, туруксуз болушат.




Гидроксил иондорунун OH^- суунун молекулалары менен орун алмашканда эригичтити начар гидроксоаквакомплекстер чекмеге түшет. Буларга, мисалы, $[\text{Sn}(\text{H}_2\text{O})_2\text{OH}_2]^0$ кирет.

Суда туруктуу гидроксокомплекстерге теменкүлөр кирет (акыркы экөө аз санда эрийт): $\text{Na}[\text{Sn}(\text{OH})_6]$, $\text{Na}_2[\text{Pb}(\text{OH})_6]$, $\text{Na}[\text{Sb}(\text{OH})_6]$.

жадын аммоакварес соңынан салыттынанын жадын
 $\text{Ag}[\text{PtCl}_6]$.


Гидроксокомплекстердин кристаллдык чөммелөрү жана алардын суудагы эритмелери CO_2 , SO_2 , H_2S ж.б. кислоталык касиетке өз болгон заттар менен аракеттенишет. Мисалы:




Комплексти пайда кылуучу металл туруктуу кычылдануу даражага өз болсо, гидроксокомплекстер кислота менен аракетишкөн мезгилде аквакомплекстерге өтүп кетет:





Эгер комплексти пайда кылуучу ион туруксуз жогорку кычылдануу даражага өз болсо, анда алардын кислоталар менен кычылдануу - калыбына келүү реакциясы бөйнчө өз ара аракеттенишет:



Гидроксокомплекстерди иситса 300-500°C да сууга жана кош оксиддерге ажырайт:



Төмөндөгүдөй реақциялардын негизинде гидрокомплекстер алышат:




Аммиакаттар. Аммиактын молекуласы лигандын ролун аткарған комплекстик бирикмелер аммиакаттар дәп аталат.

Аммиакаттарды көбүнчө d-элементтер пайда кылат. Булардын туруктуулугу комплексти пайда кылуучу иондун кычылдануу даражаларынын есүшү жана атомдорунун размерлеринин кичирейиши менен жогорулайт. Мисалы, $[\text{Be}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ($\text{Be} = 34\text{pm}$) иону $[\text{Mg}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ ($\text{r} = 78\text{pm}$) ионуна караганда туруктуу, ал эми $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ иону $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ ионуна караганда туруктуу болот. Туруктуу аммиакаттарды төмөндөгүдөй катиондор пайда кылат: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$, $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$.


Кепчүлүк аммиакаттар кислоталар менен аракеттенишкендө ички сферасындағы аммиактын молекуласы NH_4^+ катионуна айланып, суунун молекуласы менен орун алмашат:



Бардык аммиакаттардың ысытканда ажыроо реакциясына дуушар болушат:




Аммиакаттар оксиддерге, гидроксиддерге, суусуз түздарга жана алардын суудагы эритмелерине аммиакты таасир этүү менен алынат:




Ацидокомплекстер. Лиганддардын ролун органикалык жана органикалык эмес кислоталардын аниондору аткарса, алар ацидокомплекстер деп аталат. Мисалы, лиганндары галогениддер болгон ацидокомплекстер көнери тараалган: $[\text{BF}_4]^-$, $[\text{SnCl}_6]^{2-}$, $[\text{HgI}_4]^{2-}$.

Кепчүлүк ацидокомплекстер эритмелерге мүнәздүү болгон түстү бергендиктен, алар эритмелердеги кәэ бир металлдардын иондорун ачууга мүмкүнчүлүк түзөт. Мисалы, $\text{Fe}^{(II)}$ ионунун тиоцианат аниондору NCS^- менен болгон комплекси $[\text{Fe}(\text{NCS})_6]^{4-}$ эритмеде жашыл сымал түстү берет. Ал эми $\text{Fe}^{(III)}$ иону ушул эле анион менен болгон комплекстик бирикмәси $[\text{Fe}(\text{NCS})_6]^{3-}$, эритмени кандуу-кызыл түскө еткерет. Мындаи реакцияны, $\text{Fe}^{(II)}$ бар түздарынын аралашмасынан $\text{Fe}^{(III)}$ түздарын табуу үчүн колдонулат:




Бирок $[\text{Fe}(\text{NCS})_6]^{3-}$ аниону туруксуз болот. Мисалы, F^- , H_2PO_4^- иондору ички сферадагы NCS^- иону менен оцой эле орун алмашып кетип, эритмө түссүз болуп калат:





Бардык d-элементтер CN^- аниондору менен кошуулуп ацидокомплекстерди пайда кылат. Комплексти пайда кылуучу ион менен CN^- лиганндарынын ортосундагы химиялык байланыш же көмүртектин атому же азоттун атому аркылу жүрет.

Айрыкча металлдардын гексацианоферраттары жакшы изилденген. Мисалы,




Эгерде ушул комплекстердин суудагы эритмелерине $\text{Fe}^{(III)}$ тузун



биринчисине Fe^{II} тузун экичисине кошсо, анда темирдин ар кандай кычкылдануу даражасындагы кек түстөгү чөкмөлөрү бөлүнөт:



Пайда болгон аниондор бул реакцияларда кычкылдануу-калыбына келүү төң салмактуулугунда турушат деп болжомалдошот:



Сүйлүтгөн кислоталарда аниондор туруктуу болушат, бирок конъ тын суудагы эритмелеринде $\text{FeO}(\text{OH})$ ты бөлүп чыгарат:



Жөз, күмүш жана алтын кычкылданыргычтардан катышуусунда CN^- аниону менен аракеттенишет; мисалы:



7.4. Галогендердин комплекстик бирикмелери

Комплекстик анион же катион толугу менен комплексти пайда кылуучу атомдун же лигандин кызматын аткарған галогендерден турса галогендердин комплекстик бирикмелерине кирет.

Галогендердин комплекстик бирикмелери анионгалогеннаттар жана катионгалогеннаттар деп экиге бөлүнөт.


Анионгалогеннаттар. Галогендердин комплекстик бирикмеләринын аниондорунда комплексти пайда кылуучу иондун оң электрдүүлүгү чоңураак галогенден, ал эми лиганды терс электрдүүлүгү бөюнча бирдей же чоңураак галогендерден түзүлген комплекстер анионгалогеннаттарга кошулат.

Бул комплекстик бирикмелерде комплексти пайда кылуучу иондун координациялык саны анын кычкылдануу даражасынан бирге чоң болот. Мисалы, $[\text{I}^{+IV}\text{BrCl}]^-$, $[\text{I}^{+III}\text{Cl}_4]^-$, $[\text{Cl}^{+V}\text{Fe}]^-$, $[\text{I}^{+VI}\text{Fe}]^-$ - координациялык сандары 2, 4, 6 жана 8ге барабар.

Көпчүлүк учурларда анионгалогеннаттардын комплексти пайда кылуучу иондору галогендердин оң заряддалган иондору болуп

әсептөлөт. Ошондой әле зарядсыз атомдор Cl^0Cl_2 , төрс заряддалған бир атомдуу Cl^-Cl_2 , үч атомдуу иондор Cl_3Cl_2 жана молекулалар Cl_2Cl_3 комплекси пайда кылышы мүмкүн.

Комплексты пайда кылуучу атомдор же иондор бромдун жә хлордун атомунан (ионунан) турған болсо, анионгалогенаттарды суу менен ажыратышият:



Катионгалогендер. Ацидокомплекстердин катионунда, үч же андан көп галогендерди, алардын биреэ комплексти пайда кылуучу (I , Br , Cl) атом так кычылдануу даражада болсо, катионгалогендер болуп әсептөлишет. Миндей катиондо лиганд болуп бардык галогендер жана галоген аралык бирикмелер болот. М: $\text{Cl}^{+v}\text{F}_{43}(\text{SF}_6)$; $\text{I}^{+x}\text{ClBr}_2$; $\text{ICl}^{-1}\text{CCl}_2\text{I}(\text{AgF}_6)$.

Бардык катионгалогендер күчтүү кычылданырыгычтар. Алар суу жана органикалык әриткичтер менен күчтүү өз ара аракеттенишет.

Металлдардын карбониллери. Лиғанд болуп кемуртектин монооксидинин молекуласы, ал эми комплексти пайда кылуучу борбордук атом металлдардын кычылдануу даражасы нелге барабар болгон атомдордон түзүлген комплекстик бирикмелер, металлдардын карбониллери деген атка өз.

Металлдардын карбониллери диамагниттүү. Алардын ички сферасы электролит эмес категориясына кирип, алар сүйк $\text{Cr}(\text{CO})_6$, $\text{Fe}(\text{CO})_5$ жана катуу $\text{Ni}(\text{CO})_4$, $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ абалдарында болот.

Карбониллердин химиялык касиеттери әр түрдүү. Ошондуктан алардын CCl_4 әриткичтериндеги әритмелери галогендер менен ете тез аракеттенишет:



Күкурт кислотасы ысытуудан карбониллерди ажыратат:





Гидриддүү комплекстер. Гидриддүү комплекстер деп анионунда лиғанд катары гидрид иону H^- бар бирикмелерди айтабыз.

Комплексты пайда кылуучу белүүкчө болуп, негизинен IIIA-группалынын элементтери әсептөлинет, бирок башка элементтер да

пайда кылган комплекстик бирикмелер да белгилүү. Мисалы, $[ReH_5]^{2-}$. Андан сырткары $[Al_2H_7]$ сияктуу көп ядролуу гидриддүү комплекстик бирикмелер алынган.


$[BH_4]^- > [AlH_4]^- > [GaH_4]^-$ катарында аниондордун түрү туулугу азаят. Эгер $Na[BH_4]$ $25^\circ C$ да H_2O менен өз ара жай аракеттенишсе, ал эми $Na[AlH_4]$ комплексти суу менен аракеттенгендө жарылуу- ажыро реакциясы жүрет:



Гидриддүү комплекстер суусуз чейрөде гана алынат. Мисалы, диэтилэфирдин чейресүндө:



же тетрагидрофурандын чейресүндө:



7.5. Комплекстик бирикмелердин езгечө группалары.

Жогоруда каралган комплекстик бирикмелерден езгечөлөнүп, химиялык байланыштын тибине жана координацияланган лиганддардын мунезүне жараша да комплекстик бирикмелер бөлүнөт.

П-комплекстер. Этилен, бензол, циклопентадиен ж.б. чектүү углеводороддор да лиганддын ролун аткара алышат. Мыйнай лиганддарда комплексти пайда кылуучу ион же атом менен түздөн - түз байланыш жок, байланыш лиганддын П-электрондук системасынын жоюлушунун эсебинен болот. Ошондуктан металлдардын П-комплекстерди деп аталаат.

Биринчи П-комплекстик бирикме 1830-жылы Даниянын органик химиги В. Цейзе тарабынан калийдин (II) трихлоретиленеплатинаты алынган.




7.6. Циклдик комплекстик бирикмелер же хелаттар.

Циклдик комплекстик бирикмелерде же хелаттарда, ички сферасындағы полидентанттуу лиганддар менен комплексти пайда

кылуучу белүүчө жабык циклди (бир же бир нече) пайда кылат. Көбүнчө төрт, беш, алты мүчөлүү циклдер көздешет.

Мисалы, оксолат аниону $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ беш мүчөлүү, ал эми тиосульфат аниону $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ төрт мүчөлүү циклди пайда кылат:




Беш жана алты мүчөлүү циклдик туруктуу болуп саналышат. (Чугаевдин циклдер эрежеси). Жети жана сөзиз мүчөлүү циклдик комплекстер туруксуз келиш, аз көздешиштөк.

7.7. Комплекстик бирикмелердин эритмелериндеги иондук тенденциялар.

Комплекстик бирикмелер езүнүн эритмелеринде жаратылышы, эриткичин жаратылышы жана сырткы шарттарга жараша ар кандай айланыштарга дуушар болушат: комплекстик тышкы сфералын иондоруна комплекстердин электролиттик диссоциациясы, бир лигандрдын экинчи лигандрга орун алмашуу реакциясы, протолиз реакциясы, кичкылдануу-калыбына келүү реакциясы ж.б.


Комплекстик бирикмелер электролиттер, электролит эместер жана начар электролиттер деп башка бирикмелер сияктуу эле уч групага белүнгүштөт. Электролит эместерге бир ички сферадан турган бирикмелер кирет. Аларга металлдардын карбонилдери, Π -комплекстер, хелаттар жана циклдик комплекстер кирет.

Тышкы сфералык иондору бар комплекстерди сууда эриткендө, комплекстик жана тышкы сфералык ионго толук электролиттик диссоциацияга дуушар болушат. Мисалы,




Комплекстик иондор көбүнчө начар электролиттердин катарына кирет жана алар езүнүн лигандрарын сууга алмаштырып баскычтуу кайталанма электролиттик диссоциацияга дуушар болот.





Женекейлетүлгөн турдө комплекстик иондун $[\text{MeLn}]$ электролиттик диссоциациясын темендегү тәсделштиктөр аркылуу көрсөтүлөт:



7.8 КОМПЛЕКСТИК БИРИКМЕЛЕРДИН ТУРУКТУУЛУГУ. ТУРУКТУУЛУК КОНСТАНТАСЫ

Комплекстик бирикмелерди сууда эриткенде комплекстик белүкченүн ички сферасын өз алдынчалыгын сактоо менен төмөндөгүдөй диссоциацияга ажырайт:



Бул процесс менен көшө бир аз өлчөмдө болсо да, комплекстин ички сферасы да төмөндөгүдөй диссоциацияга ажырайт:



Бул ажыркы төң салмактуулукка массалардын таасир этүү законун колдонуп, комплекстин туруксуздук константасы K_{Tz} алышат:

$$K_{Tz} = \frac{c_{\text{Ag}^+} \cdot c_{\text{CN}}^2}{c_{[\text{Ag}(\text{CN})_2]}} = 10^{-22}$$

Кээде туруксуздуктун константасынын ордуна, ага тескери чоңдук болгон комплекстин туруктуулугунун константасы (K_{Tp}) $K_{Tp} = 1/K_{Tz}$ колдонулат.

Бул константалар комплекстик белүкчөлөрдүн туруктуулуктарынын мүнөздүү чоңдуктары болуп саналат. Комплекстик белүкченүн туруксуздук константасы канчалык кичине болсо, комплекстин туруктуулук константасы чоң болуп, комплекс ошончолук туруктуу болот.

7.9. КОЛДОНУЛУШУ

Өнер жайларда комплекстик бирикмөлөр заттарды синтездеөдө, бөлүп алууда жана тазалоодо көндири колдонулат. Алар реагент катарында аналитикалык химияда пайдаланылат. 4-элементтердин комплекстери катализатор катарында ар түрдүү реакцияларда колдонулат. Мисалы, олефиндерди кичкылданырууда, метанолдан уксус кислотасын алууда, этиленди гидроле, полимерлешүү реакцияларында, зирди алууда колдонулат.

Ошондой эле комплекстик бирикмөлөр электрохимиялык өнер жайларда да колдонулат. Мисалы, алюминийди алууда, алтын, күмүш, хром, никель, жезді желатканда жана фотоматериалдарды иштаткенде колдонулат.

Комплекстик бирикмөлөр биохимиялык процесстердө чоң роль ойнойт. Мисалы, Mg, Fe жана Co тин комплекстик бирикмөлөрү болуп хлорофил, гемоглобин, витамин B_{12} эсептелинет.

7.10. ТОКСИКОЛОГИЯ

Бардык комплекстик бирикмөлөрдин ичинен кебүнчө металлдардын карбониллери жана катионгалогендөр ете уулуу болушат. Газ абалындагы металлдардын карбониллери, айрыкча никелдин жана темирдин карбониллери адамдын организмине (өлкөгө, ж.б.) зыян көлтиреет. Алар менен ууланганда айрыкча нерв системасы бузулат. Аз өлчөмдө көзгө, жогорку дем алуу жолдоруна жана өлкөгө зыян көлтиреет. Гидридлик комплекстер кислоталар менен кошуулуп кетсе, ете уулуу газдар белгүнүп чыгып, нымдуу авада күйүшүү мүмкүн.

8 ХИМИЯЛЫК РЕАКЦИЯЛАРДЫН ЭНЕРГЕТИКАСЫ

8.1. ТЕРМОДИНАМИКАНЫ БИРИНЧИ ЗАКОНУ

Ар кандай химиялык реакциялар энергетикалык эффектер менен коштолуп жүрөт: мисалы жылуулукту же жарыкты бөлүп чыгаруу же кошуп алуу менин; электрдик же механикалык жумушту аткаруу менин. Жылуулук же жумуш түрүндегү энергетикалык эффектердин жардамы менен белгилүү химиялык реакцияның саңык жактан мунеэдееге, жана ошондой эле реакцияга катышкан заттардын реакцияга жөнделмүүлүгүн, температурага туруктуулугүн, кислоталык-негиздик жана кычылдануу калыбына келүү касиеттерин билүүге болот.

Химиялык реакциялардын энергетикалык эффектерин, химиялык жана физика-химиялык кубулуштарды атайдын химиялык илимдин бир тармагы болгон химиялык термодинамика скутат. Химиялык реакциялардын энергетикалык эффектерин билүү менин, реакцияның журуу багыты менен мүмкүнчүлүгүн билүүге болот.

Химиялык темодинамикада система деген түшүнүк кецири колдонулат. Айлана чейрөдөн изилдөө же окуп үйренүү учун бөлүнүп алынган заттар же заттардын жыныздыс төрмөдинамикалык система же жөн эле система деп аталат. Мисалы, колбанын ичиндеги тажыйба жүргүзүү учун алынган зат системаны түзет. Ал эми колба (айнек идиш) системанын кабыгын түзет. Андан сырткары жайгашкан заттар "айлана чейре" же "сырткы чейре" деп аталат. Сырткы чейре менин система энергиялык жана зат алмашуу боюнча байланышта болот. Бул байланыш системанын кабыгы аркылуу ишке ашып, системанын энергиясынын жана көлөмүнүн езгерүшүне, андагы заттардын санынын жана башка касиеттеринин езгерүшүне жол бериши же бербеши мүмкүн. Ошондуктан, система сырткы чейре менин ез ара аракеттениши боюнча ачык, жабык жана обсчолонгоп деп болунет:

1) Система менин айлана чейрөнүн ортосундагы кабык, энергиянын да заттардын да өтүшүн камсыз кылса анда мындаи система ачык система деп аталат. Мисалы, стакандагы суу бууланганды системанын массасы менин энергиясы езгерөт.

2) Система менин сырткы чейрөнүн ез ара аракеттениши учурунда системанын кабыгы алардын ортосунда бир гана энергиялык жактан байланышта болууга мүмкүнчүлүк берсе система

жабык система деп аталац. Мисалы, пробка менен жабылган пробиркадагы суу.

3) Системанын кабыгы система менен сырткы чейренүн ортосунда механикалык жумуштун аткарылышына, заттардын алмашусуна жана энергия алмашусуна мүмкүнчүлүк бербесе, анда мындай система обочолонгон система деп аталац. Мисалы, термостустун ичине күюлгөн ысык суу кеп убакытка чейин өзүнүн жылуулугун сактай алат.

Агрегаттык абалдары бойнча система гомогендик жана гетерогендик деп белүнет. Гомогендик система бир фазадан турса, ал эми гетерогендик система эки же андан кеп фазалардан түзүлөт. Музу бар суу гетерогендик системага мисал боло алат.

Системанын физикалык жана химиялык касиеттери анын абалын мунәздәйт. Системанын абалына таасирин тийгизген чондуктарды сырткы чондуктар дейбиз.

Системанын касиеттери экстенсивдүү жана интенсивдүү деп экиге болунет. Экстенсивдүү касиеттер заттардын санынан көз каранды, аларга жалпы келем, энтальпия, ички энергия жана башка кирет. Ал эми заттардын санынан көз каранды болбогон басым, температура, тығыздык ж.б. системанын интенсивдүү чондуктарина кирет.

Системада кандайдыр бир процесс жүргөнден кийин, анын касиеттерин баштапкы абалына келтирсе системанын абалы да баштапкы абалга келет. Баштапкы абалдан алып чыккан жана кайрадан баштапкы абалга алып келген процесстердин жыйындысы цикл же түрк процесс деп аталац.

8.1.1 Кайталанма процесстер

Сырткы чейре менен жумуш аткаруу же жылуулук алмашу бойнча байланышта турган, заттардын туруктуу санын сактаган жабык системаны залестетели. Мындай системада кандай гана кубулуш жүрбесүн, аны сырттан таасир этүү менен баштапкы абалга келтириүүгө болот. Мисалы, туруктуу температурада азот менен кычылтекти аралаштыралы дейли. Пайда болгон аралашшамы терең муздатуу менен аларды бири-биринен бөлүп алып, мурунку температурага чейин ыстып, системаны баштапкы абалына чейин калыбына келтириүүгө болот. Бул мисалда системада кайталанма

процесс жүрдү десе болот. Бирок сырткы чейрөнүн езгөрушүн эске алган жокпуз, анткени анын абалы дагы езгөрет. Эгерде системада кандайдыр бир процесс журуп анын абалы кайра баштапкы абалына келгенде, аны менен чогуу процесске катышкан сырткы чейредегү заттардын да абалдары баштапкы абалдарына келсе, анда мындаи кубулушту кайталанма процесс дейбиз. Ал эми система же сырткы чейрөнүн бири баштапкы абалына келбесе, анда процесс кайталанма эмес болот. Сурулүүсү жок маятниктин термелүүсү, тартилуу жана түртүлүү күчтерүнүүн негизинде турган төлөлор кайталанма процесстерге мисал болсо, ал эми ар кандай температурадагы турган заттардын биринен экинчисине энергиянын өтүшү же баштукта газдардын көңөйүү жумуштары кайталанма эмес кубулуштарга мисал боло алат.

Тен салмактуулукта журген процесстер кайталанма процесстерге кирет. Мисалы, жылуулукту берген зат менен жылуулукту кабыл алган заттын температуралары бири-биринен чексиз кичинеге айырмаланса жылуулук кайталанма шартта берилет. Система менен сырткы чейрөнүн басымдары бири-бирине жакын болсо, көңөйүү же кысылуу жумуштары кайталанма абалда аткарылат. Демек, кайталанма процесстер чексиз акырын журет. Убакыт термодинамикалык параметргө кирбейт. Классикалык термодинамикада бул кубулуштардын мааниси абдан чоң, себеби системаны бир абалдан экинчи абалга кайталанма шартта алып келүүгө мүмкүнчүлүк берет.

8.1.2 Ички энергия, жылуулук жана жумуш

Системанын ички энергиясы системаны түзгөн бардык белүкчелөрдүн кинетикалык жана потенциалдык энергиялардын суммасына барабар. Ички энергия системанын энергиясынын жалпы запасын мүнездеп, аны түзгөн белүкчелөрдүн күймүлдүүлүктарынын мүнездүү чени болуп саналат. Анын жалпы запасын аныктоого мүмкүн эмес. Системанын ички энергиясынын езгөрушү жылуулук же ар кандай түрдөгү жумуш түрүндө байкалат.

Эгерде система сырттан жылуулукту (Q) алуу менен сырткы чейрөгө каршы жумуш (A) аткарса, анда $Q - A$ системанын ички энергиясынын езгөрушүне барабар:

$$\Delta U = Q - A \quad (8.1.1)$$

Бул төндөмеге киргөн бардык чондуктар Дж менин өлчөнөт жана термодинамиканын биринчи законунун математикалык түнштиси болуп эсептелешиет.

Термодинамиканын биринчи закону же энергиянын сакталуу закону теменкүнү айкындайт: Системанын ички энергиясынын өзгөрүшү ΔU системанын башташки жана ақыркы абалдарынан гана көз каранды, ал эми бир абалдан өкинчи абалга етүү жолунан көз карандысыз, б.а. ички энергиянын өзгөрүшү системанын ақыркы (U_2) жана башташки (U_1) ички энергияларынын айырмасына барабар :

$$\Delta U = U_2 - U_1 \quad (8.1.2)$$

Көлемдүн өзгөрүшү менен жүргөн процессте пайдалуу жумуш аткарылбаса, анда аткарылган жумуш механикалык жумушка барабар болот:

$$A = P(V_2 - V_1) \quad (8.1.3)$$

Мында V_1 менен V_2 системанын башташки жана ақыркы көлемдерүү; P -системага таасир эткен сырткы басым. Анда I- жана 3-төндөмөлөрден төмөнкү алынат:

$$\Delta U = Q - P(V_2 - V_1); \text{ жө } Q = U_2 - U_1 - P(V_2 - V_1) \quad (8.1.4)$$

Мындан,

$$Q_p = (U_2 + PV_2) - (U_1 + PV_1) \quad (8.1.5)$$

Изобардык процессте система пайдалуу жумуш аткарбаса, анда жылуулук кашанын ичиндеги функциянын өзгөрүшүне барабар. Бул функция Гиббс тарабынан киргизилип энтальпия деп аталған жана төмөндөгүдей түнштиси:

$$H = U + PV \quad (8.1.6)$$

Демек, система туруктуу басымда сырттан жылуулукту алуу менен өзгөрүүгө учурал, пайдалуу жумуш аткарбаса, анда изобардык процесстеги энтальпиянын өсүшү жылуулукка барабар болот:

$$\Delta H = H_2 - H_1 = Q_p \text{ жана } dH = \delta Q_p \quad (8.1.7)$$

Мында Q_p туруктуу басымда система алган же система берген

жылуулук.

Ушундай эле жол менен $V=const$ жана система пайдалуу жумуш аткарабаған шартта (8.1.5) төндемеден төмөнкүдөй тенденшик алынат:

$$dU = \delta Q_p \text{ жана } \Delta U = Q_p \quad (8.1.8)$$

мында Q_p туруктуу көлемде система алган же система берген жылуулук.

Изобардык $P=const$ жана адабаттык $q=0$ шартта процесс жүрсө, анда

$$dH=0 \quad (8.1.9)$$

ал эми изохордук-адиабаттык шартта процесс жүрсө б.а.система толук сырткы чөйрөден обочолонгон учурда системанын ички энергиясы өзгөрбөйт.

$$dU=0 \quad (8.1.10)$$

Бул төндеме обочолонгон система үчүн, энергиянын сакталуу законунун түшитүлүшү болуп саналат.

8.1.3. Жылуулук сыйымдуулук

Системага берилгөн жылуулуктун таасиринен анын температурасы да өзгөрет. Ошол системага берилген жылуулук санынын Q температуралынын өзгерүшүнэ болгон катышы жылуулук сыйымдуулук деп аталат. Іг затты бир градуска ыстыгуга жумшаган жылуулукту салыштырма жылуулук сыйымдуулук, Ымол затка туура келгени молярдык, ал эми Іг атомго туура келгени атомдук жылуулук сыйымдуулук деп аталат.

$$C = Q / (t_2 - t_1) \quad (8.1.11)$$

-орточно жылуулук сыйымдуулук, ал эми чексиз кичине өзгерүүгө туура келген жылуулук сыйымдуулук чындыгы жылуулук сыйымдуулук деп аталат:

$$C = \delta Q / dt \quad (8.1.12)$$

8.1.4 Гесстин закону.

Ар кандай химиялык реакциялар белгилүү сандагы жылуулукту

белуп чыгаруу же синирип алуу менен жүрөт. Бул жылуулукту химиялык реакциянын жылуулук эффективиси дейбиз.

Гесстин закону темендегүдөй айтылат:


Реакциянын жылуулук эффективиси акыркы (пайды болгон заттар) жана баштапкы (реакцияга киргөн) заттардын абалдарынан гана кез каранды, ал эми реакциянын журуу жолунан кез карандысыз.

Реакциянын жылуулук эффективиси $t, p = \text{const}$ жана система пайдалуу жумуш аткарбаса, анда (8.1.7) төндеме бойнча аныкталынат. Демек бул учурда системанын энтальпиясы азайт $\Delta H < 0$, б.а. мындаш шарттарда реакция жылуулукту белуп чыгаруу менен жүрет $\Delta H < 0$. Эгер мындаш реакция $p = \text{const}$ жана $Q = 0$ (адиабаттык) болгон шартта журсө, анда системанын температурасы чоноюп, ал эми энтальпиясы өзгөрүүсүз калат $(H_1)_t = (H_2)_t$. Мындаш реакциялар экзотермикалык реакциялар деп аталат.

Гесстин законунан термохимиялык есептөөлөр үчүн зарыл болгон темендегүдөй түннектар келип чыгат:

1.Кандайтын бир химиялык кошулманын пайды болуу жана акыроо жылуулук эффектери бири-бирине барабар жана белгиси бойнча карата карши.


2.Эгер эки реакция ар кандай баштапкы абалдан бир акыркы абалга (продукта) алыш келсе, анда реакциялардын жылуулук эффектеринин айырмасы баштапкы абалдарынын биринен әкинчисине етүү жылуулук эффективисине барабар. Мисалы, графиттин алмазга айланышына көрек болгон жылуулуктун санын, алардын күйүү реакцияларынын жылуулуктеринан есептөлишин көрсөтөлүү:



Демек, графиттин алмазга етушүндө анчейин чоң эмес жылуулук талап этилет.


3.Эгер эки реакция баштапкы бирдей абалдардан акыркы ар кандай абалдарга (продукталарага) алыш келсе, анда реакциялардын жылуулук эффективилеринин айырмасы акыркы бир

абалынан экинчисине етуулерүнүн жылуулук эффектилерине барабар. Мисалы, суутектин (баштапкы абал) күйүсүнөн пайда болгон суунун агрегаттык абалдарынан кез каранды ар кандай санда жылуулук белгүнүп чыгат:



Мында жана мындан кийин газ, с-сүрк, к-катуу - фазалардын агрегаттык абалдарын белгилөө үчүн колдонулат.

Демек,



4. Төмөндөгүдөй реакцияны карайлы:



мында, A, B, L, M-реагенттер; a, b, l, m- алардын стехиометриялык коэффициенттери;

Реакциянын жылуулук эффектиси акырын (пайда болгон заттар) жана баштапкы (реакцияга кирген) заттардын пайда болуу жылуулуктарынын айрмасына барабар (заттардын стехиометриялык коэффициенттери эске алынат):

$$\Delta H = \left(\frac{\text{П.Б}}{L} + \frac{\text{П.О.}}{M} \right) - \left(\frac{a \Delta H}{A} + \frac{b \Delta H}{B} \right) \quad (8.1.14)$$

$\Delta H^{\text{П.Б}}$ бирикмелердин бир молунун пайда болуу энтальпиялари (жылуулуктары). Бир моль бирикменин жөнекей заттардан пайда болуусунда белгүнүп чыккан же синирилип алынган жылуулуктун саны бирикменин (заттын) пайда болуу жылуулугу деп аталат.

5. Реакциянын жылуулук эффектиси реакцияга кирген жана реакциядан пайда болгон заттардын күйүү жылуулуктарынын айрмасына барабар. Мисалы, (8.1.12)-реакциясы үчүн, реакциянын жылуулук эффектиси бул тијак болонча төмөндөгүдөй аныткалынат:

$$\Delta H = \left(\frac{a \Delta H^{\text{КУЙ}}}{A} + \frac{b \Delta H^{\text{КУЙ}}}{B} \right) - \left(\frac{l \Delta H^{\text{КУЙ}}}{L} + \frac{m \Delta H^{\text{КУЙ}}}{M} \right) \quad (8.1.14)$$

мында, АН-бирикмелердин бир молунун КҮЙҮҮ жылуулуктары.

Бир мол заттын КҮЙҮҮ жылуулугу деп, анын составындагы элементтердин жогорку кичкилдануу даражаларына жооп берген оксиддерине чейин, зат толук Күйгөндө сөлүнүп чыккан жылуулуктун саны эсталат.

8.2 Термодинамиканын 2-закону. Энтропия

Ар кандай тыныссыз мезгилдүү иштеген машинанын максималдуу пайдалуу аракет коэффициентинин (п.а.к.) мааниси жылуулук булагы менен муздаткычтын гана температурасынан көз каранды болгондугун, ал эми "муздаткычтан" энергияны жылуулук катарында алыш жумуш аткерган, "жумушчу телонун" жаратылышынан көз карандысыз экендигин Франсуэ инженери Карно 1824-жылы далилдеп, термодинамиканын 2-законун башталышынна изилдеегө жол ачкан. Клаузиус менен Томсон тарабынан айтылган темендегү постулаттарды кошумча турде кабыл алса, Карнонун нөгиэги кортундулары туура экендиги көрсөтүлөт.

Клаузиустун постулаты: Жылуулук муздак телодон ысыгыраек телого ез алдынча етпейт. Бул термодинамиканын I-законунан келип чыкрайт жана адам баласынын тажрыйбасынан далилденген ез алдынча закон болуп саналат.

Кийинчарәзек 2-законго тагыраак постулатты Планк айткан: жылуулук булагын муздатып бир гана жүктүү кетерүү менен мезгилдүү иштөөчү, машинаны курууга мүмкүн эмес, б.а. кандайдыр бир сырткы телодон жылуулук катарында алышкан энергиянын эсебинен бир гана жумуш аткаруучу машинаны курууга мүмкүн эмес.

Энтропия-кайрымсыз чачыраган энергиянын елчемүн аныктоочу термодинамикалык чоңдук. Аны Клаузиус (1865) киргизгөн.

Термодинамиканын биринчи закону, б.а., ички энергия менен энталпия физикалык-химиялык процесстин багытын алдын ала айта албайт. Себеби, системанын энталпиясынын өсүшү жана темендешү менен журген реакциялар бар. Процесстин багыты энтропия жана Гиббстин эркин энергиясы деген термодинамикалык чоңдуктар болонча аныкташынат.

Энтропия термодинамикалык системанын абалдык функциясы

богондуктан, анын өзгөрүшү ΔS процесстин журуу жолунан көз каранды эмес. Жалпы жолунан изотермикалык процесстер учун энтропиянын дифференциалык темендегүдөй формада жазылат:

$$\Delta S = \frac{Q}{T} \quad (8.2.1)$$

мында, Q -жылуулуктун саны; T -абсолюттук температура.

Бул төндеме, системанын башташы жана ақырын абалдарына туура келген энтропиялары, абсолюттук (термодинамикалык) температуралын түрдөн маанисine туура келет. Ошондуктан, аны башка температуралык шкалалар менен, мисалы, $t, {}^{\circ}\text{C}$ менен алмаштырууга болбайт. Q , T температуралада система сырткы чейре менен жылуулук формасында алмашкан энергия. Жылуулук бөюнча төц салмактуулук абал орногондо, система менен сырткы чейренүн температураларынын (T) мааниси бирдей болуп калат.

8.2.1-төндеме, Карнонун циклүннен келип чыккан төндеме болуп саналат. Идеалдык жылуулук машинанын эффективдүүлүгү, машинанын жумушчу заттынын (идеалдык газ) жаратылышынан каранды эмес, бир гана жылуулук булагы менен муздаткычтын температурасынан гана көз каранды б.а. темендегүдөй төндештик менен гана аныкталынат:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad \text{же} \quad \frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2} \quad (8.2.2)$$

Мында, η -машинанын пайдалуу аракет этүү коэффициенти; Температурасы T_1 болгон ишткىчтан (жылуулук булагы) жумушчу тело алган жылуулук $-Q_1$; T_2 температуралада жумушчу заттан муздаткыч алган жылуулук $-Q_2$.

8.2.2-төндемеден жумушка айлануучу ички энергиянын үлүшү, ишткىч менен муздаткычтын гана температураларынан көз каранды экендиги көрүнүп турат.

Энтропия экстенсивдүү чөңдүк болгондуктан, анын мааниси заттын санынан көз каранды.

Энтропиянын жардамы менен жаратылышта жургөн кубулуштардын бағытынын мунәзүн көрсөтүүгө болот. Мисалы, кандайдыр бир процесске катышкан заттар жабык системаны түзсүн жана бул система менен сырткы чейренүн ортосунда жылуулук

жактан орун алмашуу жок болсун дейли б.а., адиабаттык система. Анда (8.2.1)-төндеменин негизинде төмөндөгүдөй төндеме алынат:

$$\Delta S > 0 \quad (8.2.3)$$

Обочолонгон системада, кайталанма процесс учурунда энтропия езгерүүсүз калса, ал эми кайталанма эмес процесстерде энтропия ар дайын есет. Эч бир шартта обочолонгон системада энтропия төмөндөбайт, себеби ал термодинамиканын экинчи башташына каршы келмек.

Демек, системанын энтропиясынын есүшүне алыш көлгөн процесстин журуу мүмкүнчүлүгү бар. Эгер обочолонгон системада кандайдыр бир процесс жүргөнде энтропия езгербесе ($\Delta S = 0$), анда мындаи процесстин түз жана тескери багытта журуу мүмкүнчүлүгү термодинамиканын 2-законуна каршы келбайт. Бул процесске салыштырмалуу, мындаи системанын абалы төң салмактуулукта десе болот. Бул төң салмактуулуктун шартын төмөндөгүдөй түрлөгү төндеме катарында көрсөтсө болот:

$$\Delta S = 0, \quad (8.2.4)$$

Эгер бул шарт орун алса, анда обочолонгон система төң салмактуулукта болуп, системада бир гана кайталанма процесс жүрөт дегенди көрсөтет. Эгер система төң салмактуулукта болбосо, анда кайталанма эмес процесстер журуп, системанын энтропиясы есет. Бул процесстер системанын энтропиясы максимумга келмейинчө улана берет да, системанын энтропиясы максимумга жеткенде төң салмактуулук орнойт.

Демек, (8.2.4)- төндештигинин негизинде, термодинамиканын экинчи башташы процесстин багытын аныктайт.

Ал эми система менен сырткы чайрөнүн ортосунда жылуулук алмашуу орун алса ($Q \neq 0$), системанын энтропиясы азайышы да, көбейтүшү де мүмкүн. Мындаи учурда төң салмактуулуктун шартын колдонууга болбайт.

8.3 Гиббстин эркин энергиясы процесстин (реакциянын) багытын көрсөтүүчү мунездүү чондук.

Процесстин багыты энтропиянын есүшү менен аныкталинган обочолонгон системалар практикада аз көздешет. Лаборатория-

ларда жана өнер жайларда жабык системаларда жүргүзүлген химиялық реакцияларда процесстин өз алдынчалығы, энтропияның өсүшү же төмөндешүне карабастан Гиббстин энергиясының өзгөрушү болонча аныкталынет. Кайталаңма жана кайталаңма әмес процесстер үчүн (8.2.1)- төндеме жалпы жолунаң төмөндегүдөй жазылат:

$$T\Delta S \geq Q$$

(8.3.1)

Мында, $>$ белги кайталаңма әмес, аләми = бөлги кайталаңма процесстер үчүн көрсет.

(8.3.1)- төндеме термодинамиканын 2-законунун математикалық төндемеси болуп саналат. $p, T=const$ болгон учурдағы жабык системалардағы $\frac{Q}{p} = \Delta H$, болгондуктан

$$T\Delta S \geq \Delta H \text{ же } \Delta H - T\Delta S \leq 0.$$

Энталпия менен энтропияның башташки жана акырқы абалдарындагы маанилерин әскे алуу менен төмөнкү альнат:

$$(H_2 - H_1) - T(S_2 - S_1) = (H_2 - TS_2) - (H_1 - TS_1) \leq 0.$$

Энталпия менен энтропия системанын абалдық функциясы болгондуктан, $H - TS$ айырмасы дагы абалдық функция болуп саналат. Бул айырма Гиббстин энергиясы деп аталып \ominus тамгасы менен белгиленет, б.а.

$$G \equiv H - TS.$$

Анын өзгөрушү төмөнкүгө барабар:

$$G_2 - G_1 = \Delta G = \Delta H - T\Delta S.$$

(8.3.2)

Изобардық-изотермикалық шартта ($p, T=const$) турган система пайдалуу жумуш аткарбаса, анда кандайдыр бир процесс учурунда системанын әркин энергиясы төмөндешү же туруктуу калышы мүмкүн:

$$dG \leq 0$$

(8.3.2)

б.а. мындаш шартта система кайталаңма әмес процесс журсе, мисалы, кандайдыр бир химиялық реакция, анда системанын

Гибостик энергиясы азайт. Зер $T, p=\text{const}$ болгон шартта реакция тескери багытта жүрсө, анда системанын Гибостин энергиясы чоңоймок жана (8.3.2)-барабарсыздыгына же термодинамиканын 2-законуна көршү келмек дегендикке жатат.

Демек, (8.3.2)-тәндемеге жооп берген гана кайталанма эмес процесстин багыты термодинамиканын 2-законуна туура келет. Зерде изобардык-изотермикалык системада процесс же реакция учурунда әркин энергия өзгөрүүсүз калса, анда (8.3.2)-тәндемедеги барабардык орун алат, б.а. бул учурда түз жана тескери багытта жүргөн процесстин үүрүү мүмкүнчүлүгү бирдей. Бул, ушул процесске карата система тен салмактуулук абалда болот дегендикти билдирип:

$$\Delta G = 0 \quad (8.3.3)$$

Система эч кандай жумуш аткербаган учурда тен салмактуулуктун жалпы шарты төмөндөгүдөй түрдөгү тәндемелөр бөлөнча жазылат:

$$p, T=\text{const}, \quad \Delta G=0 \quad (8.3.3)$$

Демек, системанын абалынын изобардык-изотермикалык өзгөрүшү учун төмөндөгүдөй жоболор мүнездүү:

$$\begin{aligned} \text{Егер,} & \quad \Delta G < 0 \\ \text{болсо, процесс (реакция) түз багытта жүрет;} & \end{aligned} \quad (8.3.4)$$

$$\begin{aligned} \text{Егер,} & \quad \Delta G > 0 \\ \text{болсо, процесс түз багытта жүрбейт (бирок тескери багытта} & \end{aligned} \quad (8.3.5)$$

жүрүшү мүмкүн);

$$\begin{aligned} \text{Егер} & \quad \Delta G = 0 \\ \text{болсо, бул процесске салыштырмалуу система тен салмактуулукта} & \end{aligned} \quad (8.3.6)$$

болот.

9. ХИМИЯЛЫК РЕАКЦИЯНЫН ҮЛДАМДЫГЫ ЖАНА ХИМИЯЛЫК ТЕҢ САЛМАКТУУЛУК.

Химиялык процесстерди окуп үйрөнүүдө кээ бир реакциялар секунданын кандайтыр бир үлүшүндө, ал эми кээ бир реакциялардын журушу тескерисинчө бир нече saatка жана суткаларга созулуп жай журеөрүн байкоого болот. Мисалы, суутек кычкылтек менен ысытканда етө тез реакцияланышат; абада калтырылган темирдин кычкылданышы көп жылга созулат.

Химиялык реакциялардын ылдамдыктарын, механизмдерин, журуу себептерин жана ар кандай факторлордун (температура, басым, концентрация, жарык нуру ж.б.) реакцияга тийгизген таасирин окутууучу илим - химиялык кинетика болуп саналат.

Реакциянын ылдамдыгын окуунун эки себеби бар: биринчиден реакциялануучу аралашма канча убакитта тәң салмактуулуга келэрин тажыйбада билүү абдан зарыл. Реакциянын ылдамдыгы температурадан, басымдан, концентрациядан, катализдин езгечөлүктөрүнөн, жарык нурларынан жана башкалардан кез каранды болгондуктан, аларды езгертуү менен реакцияны каалагандай багытта жүргүзүүгө болот. Экинчиден реакциянын ылдамдыгын билүү, реакциянын механизмин изилдөөгө жол ачат.

Реакциялардын журуу жолдору менен малекулалардын мейкиндикте белгилүү тартилте өз ара аракеттенинг реакцияланышы, реакциянын механизми деп аталат.

Механизм - деген терминдин эки мааниси бар: биринчи мааниси химиялык реакцияны түзген бардык элементардык стадиялардын жыйындысын түшүндүрсө, ал эми экинчи мааниси ар бир элементардык стадиядагы реакциялануучу малекулалар бири-бирине кандайча жакындалп кошулаарын түшүндүрет. Формалдуу кинетикада механизмдин биринчи жагы каралат. Ал эми реакцияга киргөн заттардын молекулалык касиеттеринин негизинде, бөлүкчөлөрдүн бири-бирине кошулуу себептерин б.а. механизмдин экинчи жагы молекулалык кинетикада каралат.

9.1. Химиялык реакциянын ылдамдыгы.

Убакыт жана көлем бирдигинде реакцияга киргөн заттардын концентрацияларынын езгерүшү реакциянын ылдамдыгы деп аталат.

Реакцияның ылдамдығы жалпы жолунан тәмәндәгүдәй аныкталат:


$$\theta = \pm \frac{dn_1}{v \cdot dt} \quad (9.1.1)$$

Мында, dn_1/dt -убақыт ичинде реакцияга кирген же пайда болғон заттардың малекулаларының санының же молунун өзгерүшү. Кинетикада $\theta > 0$ деп кабыл алынғандыктан, реакцияның ылдамдығы реакцияга кирген заттардың концентрациясының өзгерүшү бойнча аныкталса "-" белги, ал эми пайда болғон заттар бойнча аныкталса "+" белги коюлат. Анткени, реакцияга кирген заттардың концентрациясының өзгерүшү бойнча аныкталған туундунун белгиси тәрс болғондуктан, "--" белги коюлат.

Ал эми тұрактуу көлөмде жүргөн реакциялардың ылдамдығы убақыт бирдигінде заттардың өзгерүшү мәнен гана аныкталынат. Анда, тұрактуу көлөмде (9.1.1)-тәндеме тәмәндегүдәй турде жазылат:

$$\theta_1 = \pm \frac{dc_1}{dt} \quad (9.1.2)$$

Реакцияның ылдамдығы заттардың концентрациясынан гана көз каранды болбостон реакцияга кирген заттардың стехиометриялық коэффициенттеринен да көз каранды. Мисалы, тәмәндегүдәй стехиометриялық тәндеме менен берилген жабық системада бир фазада жүргөн гомогендик реакцияны карайлы:



Мында, A, B, ... -реакцияга кирген заттар L, M, ... -пайда болғон заттар (күйинки заттар-продукталар); v_A , v_B , v_L жана v_M стехиометриялық коэффициенттер. (9.1.3)-реакциясын үчүн, стехиометриялық коэффициенттердин негизинде ылдамдық тәмәндегүдәй аныкталат:

$$\theta = -\frac{1}{v_A} \theta_A = -\frac{1}{v_B} \theta_B = -\frac{1}{v_L} \theta_L = -\frac{1}{v_M} \theta_M \quad (9.1.4)$$

$\theta_A, \theta_B, \theta_L, \theta_M$ - A, B, L, M-заттары бойнча аныкталынган реакцияның ылдамдықтары; химиялық реакцияның ылдамдығының бирдиги моль³(м³ сек) же моль¹(I сек) мәнен чөнелет.

Туруктуу температурада (9.1.3)-реакцияның ылдамдығы, реакцияга кирген заттардың концентрацияларының көбейтүндүсүнө түз пропорциялаш. Бирок ар бир концентрация даражага көтерүлүп алынат, жөнекей реакциялар үчүн даражада стехиометриялық аныкталат.

коэффициентке барабар болот: Бул эреже, төң салмактуулуктун турактуулугундай әле массаларынын таасир этүү закону деп аталып, химиялык кинетиканын негизги постулаты деген ат менен белгилүү жана математикалык түрдө түз жана тескери реакциялар үчүн төмөндөгүдей жазылат:

$$\vartheta_{\text{түз}} = k_1 \cdot c_A^{\nu_A} \cdot c_B^{\nu_B} \quad (9.1.5)$$

- түз реакциянын ылдамдығы.

$$\vartheta = k_2 \cdot c_L^{\nu_L} \cdot c_M^{\nu_M} \quad (9.1.6)$$

- тескери реакциянын ылдамдығы.

Мында пропорционалдуулуктун турактуулуктары k_1 менен k_2 -түз жана тескери реакциялардын ылдамдыктарынын турактуулуктары деп аталат; c_A , c_B , c_L жана c_M реакцияга катышкан заттардын концентрациялары; концентрациянын (c_1) даражасы көрсөткөчтерү стехиометриялык коэффициенттер: ν_A , ν_B , ν_L жана ν_M - A , B , L жана M заты боюнча реакциянын жеке чөтүрүштөрүнүү (тартиби, ирети) деп аталат. Реакциялардын катарларынын суммалары жалпы катар деп аталат.

Реакциянын катары кинетикалык жана стехиометриялык катар деп экиге белгүнет. Реакциянын кинетикалык катары оң же терс белгидеги бүтүн же бөлчек сандарга барабар болушу мүмкүн. Ал эми стехиометриялык катары оң белгидеги бүтүн сандарга гана барабар.

Реакцияга киргөн заттардын концентрацияларынын көбейтүндүсү же концентрациялары биргө барабар болгондо, $\vartheta_1 = k$ болот. Мындаш шартта реакциянын ылдамдыгынын константасы салыштырма ылдамдык деп да аталып калад. Кәэде реакция учурунда k туруктуу болуу менен биргө, реакциянын шартын езгерткөндө (төмөрлөө, басым, зриткичи езгерткөндө ж.б.) езгерет. Бул учурда k -ны ылдамдыктын коэффициенти деп атоо көрек. Ылдамдыктын турактуулугунун бирдиги реакциянын тартибинен көз каранды болуп, (9.1.5) формула боюнча аныкталынат. Реакциянын молекулалуулугу жөнөкөй реакциялар үчүн анын тартибине барабар. Бир убакытта элементардык химиялык кагылышууга катышкан белүкчелердүн саны реакциянын молекулалуушун билдириет. Реакциялар моно-, би- жана три-

молекулалуу болот. Бир эле убакытта үч молекуладан ашык бөлүкчелердүн кагылышуусу менен жүргөн реакциялар көздешпейт.

Кеңчүлүк химиялык реакциялар кайталанма шартта жүрет. Кайталанма реакцияларда түз реакциянын ылдамдығы тәскери реакциянын ылдамдығына барабар болғондо ($\theta_{\text{түз}} = \theta_{\text{тес}}$), химиялык тәң салмактуулук орнойт. Демек мындаш шартта (9.1.5)-жана (9.1.6)-тәндемелердин сол жактары бири-бирине барабар болсо, анда оң жактары да бири-бирине барабар болуп, төмөндөгүдей тәндеме алынат:

$$k = \frac{k_1}{k_2} = \frac{\frac{v_L \cdot v_M}{c_L \cdot c_M}}{\frac{v_A \cdot v_B}{c_A \cdot c_B}} \quad (9.1.7)$$

мында k - химиялык тәң салмактуулуктун турактуулугу.

(9.1.7)-тәндемеге ошында тәндемелер, массалардын таасир этүү законунун математикалык түшитмасы болуп саналат.

9.2 Химиялык реакциянын ылдамдыгын өлчөө.

9.2.1 Химиялык ыкмалар.

Заттардын санынын убакыттан болгон өзгерүү убагында пробалар алынат. Пробалардагы заттардын концентрациясы өзгерүп кетпес үчүн муздатуу жолу менен же химиялык жол менен реакциянын ылдамдығы токтолтуулуп же акырындатылып аралашманын составы анализденет.

9.2.2. Физикалык-химиялык ыкмалар.


I. Басымды өлчөө. Газдык реакцияларда бөлүкчелердүн санынын өзгерүшү менен журсе, анда жабык системанын басымынын өзгерүшү бионча реакциянын ылдамдығы аныкталынат. Мисалы, азоттун кычкилынын (N_2O_5) ажыроо убагында системанын жалпы басымы чоңойт:




Бул ыкма басымы өзгөрүүсүз жүргөн реакциялар үчүн жараксыз.

2. Көлөмдү өлчөө бионча (вolumетрия). Эгерде суюк

фазадагы реакцияның негизинде газ белгүнүп чыкса, анда белгүнүп чыккан газдың көлемү бойнча реакцияның ылдамдыгын елчөөгө болот. Ушундай ыкма менен суутектин етө күчкүлүнүн ажыроо реакциясының кинетикасы изилденет:



3. Спектроскопия. Бул ыкманы басымы же көлөмдерү езгөрүүсүз жүргөн реакциялар үчүн колдонуу абдан ынгайлуу. Мисалы, темендегүдей реакцияда бром жарыкты жуткандастан, спектрофотометрдин жардамы менен жарык нурларынын интенсивдүүлүгүнүн езгөрүшү бойнча реакцияның ылдамдыгы аныкталынат:



4. Поляриметрия. Реакция убагында аралашманын оптикалык активдүүлүгү өзгөрсө, поляриметрдин жардамы менен оптикалык айлануу бурчунду өлчөө менен ылдамдык аныкталынат. Бул ыкма сахарозаның гидролизинин кинетикасын изилдееде колдонулат.

5. Электрохимиялык ыкмалар. Реакция учурунда иондордун саны же иондордун жаратылышы өзгөрсө, эритменин электреттерүмдүүлүктөрүн өлчөө менен реакцияның журушун байкоого болот. Мисалы уксус ангидридини гидролиздегендө пайда болгон уксус кислотасы диссоциацияга ажырап, эритменин электр өткөрүмдүүлүгүн өзгөрттөт. Эритменин электрдик каршылыгын өлчөө менен реакцияның журушун байкоого болот. Бул ыкманың жардамы менен электроддордо жүргөн реакциялар да изилденет.

6. Башка ыкмалар. Аралашманын составы рефрактометрия, масс-спектрометрия, хромотография ж.б. ыкмалар менен аныкталынат.


9.3. Жөнекей реакциялардың кинетикасы.

Стехиометриялык жана кинетикалык катарлар бири -бирине дал келген биринчи катардагы реакциялардың ылдамдыктарынын убакыттан болгон өзгөрүш закон чөнөмдүүлүктөрүн карайлы.

Кебүнчө биринчи жана екинчи тартиптеги реакциялар көздештөт. "Таза түрдөгү" жөнекей реакциялар жок эссе. Ал көпчүлүк учурларда татаал химиялык процесстердин стадиялары болуп саналат. Бир стадиялуу жана бир багытта жүргөн реакциялар жөнекей, ал эми эки же андан көп стадиялуу реакциялар татаал реакциялар деп аталат.

9.3.1 Биринчи катардагы реакциялар

Ажыроо, изомерлешүү реакцияларына оқшогон мономолекулалык реакциялар биринчи катардагы реакцияларга мисал боло алат. Жалпы жолунан $T, p = \text{const}$ болгон учурда төмөндөгүдей схемада жүргөн реакциялар үчүн:



массалардын таасир этүү законуна ылайык реакциянын ылдамдығы концентрациянын биринчи даражасына пропорциялаш езгерет:

$$\theta = - \left[\frac{d A}{d t} \right] = k C_A \quad (9.3.1)$$

A затынын концентрациясынын убакыттан болгон кез карандылыгын табуу үчүн (9.3.1) төндемени өзгөртүп жазып алып, $t_0 = 0$ болгондо $C_A = C_A^0$ деп интегралдайы:

$$\frac{\int \frac{dC_A}{C_A}}{C_A^0} = - \int_{t=0}^t kt; \ln \frac{C_A}{C_A^0} = kt$$

$$k = \frac{I}{t} \ln \frac{C_A^0}{C_A} \quad (9.3.2)$$

C_A^0 - A затынын баштапкы концентрациясы б.а. интегралдоонун төмөнкү чеги; C_A - анын t -убакыттагы концентрациясы, интегралдоонун жогорку чеги. (9.3.2)- төндемени биринчи катардагы түз сыйктуу төндемеге келтирели:

$$\ln C_A = \ln C_A^0 - kt \quad (9.3.4)$$


$\ln C_A$ нын t дан болгон кез карандылкытагы графиги түз сыйкты берет. Мында $-tg\varphi = k = -d(\ln C_A)/dt$ (9.2-сүрөт).

Тажрийбадан алынган чекиттер бойнча жүргүзүлгөн түз сыйк ордината огун $\ln C_A = \ln C_A^0$ болгон чекитте кесиш етет.

$\ln C_A^0$ ны табунун бол жолун экстраполяция ыкмасы деп аталаат. (9.3.2)-(9.3.4)- төндемелер k нын маанилерин аныктоодо колдонулат. $C_A^0 = a$ деп, C_A затынын реакцияга киргөн белгүн x менен белгилесек, $a-x=C_A$ болот. Анда (9.3.2)- төндемеден ондук

логарифмага өтсөк, тажырыбада көнүрі колдонулған тәмәнкү тәндеме алынат:

$$k = \frac{2,3}{t} \lg \frac{a}{a-x} \quad (9.3.5)$$



9.2-сүрөт. $\ln C_A$ ның ұдан кез карандылығы.



Реакцияга кирген заттың баштақы концентрациясының еки әсे азайышына кеткен убакыт тәмәндегүдәй аныкталынат:

$$t_{1/2} = \frac{1}{k} \ln \frac{C_A^0}{C_A^{0/2}} = \frac{1}{k} \ln 2 = \frac{2,3}{k} \lg 2 = \frac{0,693}{k} \quad (9.3.6)$$

Бул тәндемеден көрүнүп турғандай, $t_{1/2}$ -реакцияланған заттың баштақы концентрациясынан кез каранды болбогондуктан, бул бириңчи иреттеги реакцияларды айырмaloочу белгі болуп жүртеп тұнсет.

Ал эми 2- жана 3- катардагы реакциялар тәмәндегүдәй схемалар бойнча жүрет:

2- катардагы реакциялар:



3- катардагы реакциялар:



Бул китеpte 2 - жана 3 - катардагы реакциялардын кинетикасы каралбайт.


9.4 Татаал реакциялар.

Заттардын ортосундагы реакциялардын басымдуу бөлүгү - көп стадиялуу химиялык кубулуштар болуп эсептелинет. Кинетикада татаал реакциялардын айрым стадиялары бири-биринен көз карандысыз жүртөт деген жобо бар, башкача айтканда айрым стадиялардын ылдамдыктарынын турактуулуктары башка стадиялардын болушунан көз карандысыз. Бул жобо дайыма аткарыла бербейт, бирок темендегү каралуучу татаал реакцияларда (кайталанма реакциялар, параллел реакциялар, удаалаш реакциялар) аткарылат.

9.4.1 Кайталанма реакциялар.

Бир эле учурда карама-каршы багытта жүргөн реакциялар кайталанма реакциялар деп аталат.

Эң женекей кайталанма реакция темендегүдөй түрде жазылат:



мында k_1 жана k_2 түз жана тескери багытта жүргөн реакциялардын турактуулуктары.

Заттардын концентрацияларынын өзгөрүшү ажыроо жана топтолуу кубулуштарынан көз каранды.

Кайталанма химиялык процесстерде түз реакция да, тескери реакция да белгилүү ылдамдыкта журуп турат. Мынданың системаларда белгилүү бир убакыттын ичинде түз реакциянын ылдамдығы тескери реакциянын ылдамдыгына барабар болушу мүмкүн, б.а. $\theta_{\text{түз}} = \theta_{\text{тес}}$.

Түз жана тескери реакциялардын ылдамдыктары бири- бирине барабар болгон системанын абалы химиялык төң салмактуулук деп аталат.

Химиялык төң салмактуулук учурунда системадагы заттардын саны өзгөрүлбейт. Мындан химиялык реакция журбей, токтоң калды деген тыянак чыгарууга болбайт. Реакция журуп турат бирок сир

Эле учурда карама-карыш багытта бирдей ылдамдыкта жүрет. Мындан төң салмактуулук динамикалык төң салмактуулук деп аталат.

Химиялык төң салмактуулукта тұз жана тескери багыттагы реакциялардың ылдамдыктары бири-бiriне барабар болғондо химиялык төң салмактуулуктун тұрактуулугу үчүн төмөндегудей массалардың таасир этүү закону орун алат (9.1.5 -жана 9.1.6-төндемелерди карагыла):

$$k = \frac{k_1}{k_2} \quad (9.4.1)$$

Төң салмактуулук абалда турған системада таасир этүүчү факторлорду өзгертсө төң салмактуулук өзгөрткөн тарапка карама-карыш багытты көздей жылат.



Күкүрт CuO оксидинин SO_2 концентрациясын көбейтсек төң салмактуулук онго SO_3 түн пайда болуу жагына жылат.

Температуралы төмөндөткөндө төң салмактуулук онго жылат, анткени реакция жылуулукту бөлүп чыгаруу менен жүрет.

Басымды көбейткөндө төң салмактуулук онго, б.а. аз көлем тарапка жылат.

9.4.2 Ле-Шательєниң принципи


Реакцияга кирген заттар менен пайда болгон заттардың концентрациялары химиялык төң салмактуулуктун тұрактуулугуна таасирин тийгизбейт. Эгер пайда болгон заттар реакциядан үзгүлтүксүз чыгарылып турса (пайда болгон газ же чекмә системадан чыгарылып турса), анда система төң салмактуулук абалга келбей жаңы - жаңы продукталар (пайда болгон заттар) пайда боло берет. Ал эми кайталанма реакцияларда төң салмактуулуктун тұрактуулугун чоңойтуу (төмпературалы өзгөртүү менен) же тұруктуу температурада реакцияга кирген заттардың басымын же концентрациясын көбейтүү менен пайда болгон заттардың чыгышын жогорулатууга болот.

1884ж. Ле Шательє химиялык төң салмактуулуктун жылдыруунун

жалы принципибин негиздеген:

эгер химиялык төц салмактуулукта турган системага, ага таасир этүүчү кандаидыр бир параметрдин (Р, С, Т ж.б.) чондугун өзгөртсө, анда төц салмактуулук системанын башташын калыбына келтириүүчү шартты көздөй жылат.


Температуралынын таасири. Температуралын жогорулатканда кайталанма реакциянын төц салмактуулугу энергияны комуп алуу, б.а. эндотермикалык процесс жакты көздөй жылат. Бул Вант-Гоффтун аныктамасы Ле-Шательенин принципинин айрым жекече корутундусу болуп саналат. Мисалы, аммиактын синтезделүү реакциясын карап көрөлү:



Температуралын жогорулатканда бул реакциянын төц салмактуулугу энергияны (жылуулукту) белуп чыгаруу б.а. эндотермикалык процесс болгон аммиактын ажыроо багытын көздөй солго жылат. Мисалы, 300°C жана 20 MPa болгон шартта аммиактын чыгышы 64 % болсо, ал эми 600°C да ошол але басымда болгону 8%.

Басымдын таасири. Ле Шательенин принципи бойнча басымды чоңойткондо кайталанма химиялык реакциянын багыты системанын көлөмүнүн азайу жагын көздөй жылат. Жогоруда каралган аммиакты синтездөө реакциясында басымды чоңойткондо төц салмактуулук оң жакка, б.а. продукттанын чыгуу жагын көздөй жылат. Мисалы, 300°C жана басым 100 MPa болгон шартта аммиактын чыгышы 92%ке чейин жетет.

Реакция учурунда системанын көлемүнүн азайу жагын көздөй жылат. Жогоруда каралган аммиакты синтездөө реакциясында басымды чоңойткондо төц салмактуулук оң жакка, б.а. продукттанын чыгуу жагын көздөй жылат. Мисалы,



реакциясында көлем азайтса да ал төц салмактуулукка таасирин тийгизбейт. Мисалы,

Концентрациянын таасири. Химиялык төц салмактуулукта турган системага кандаидыр бир реакцияга катышып турган затты кошсо, анда төц салмактуулук кошулган заттын азаю багытын көздөй жылат. Мисалы, темендегүдөй төц салмактуулукта турган гомогендик реакцияны карайлы:



$$K_c = \frac{[\text{Fe}(\text{NCS})_3][\text{KCl}]}{[\text{KNCS}]^3 [\text{FeCl}_3]^3}$$

Мында K_c - химиялык тәң салмактуулуктун константасы; "[]" - белгі концентрацияны, б.а. белгінин ичинде жазылған заттын концентрациясын белгилөө үчүн колдонулат.


Бул тәң салмактуулукта турган системага KNCS - тузун кошкондо, химиялык тәң салмактуулук оңду көздей жылат, б.а. темирдин тиоцианаты менен калийдин хлориди пайда болуу жагын көздей жылат. Тәң салмактуулукту жылдыруунун эселигі, кошулган заттын стехиометриялык коэффициентине жараша болот.

FeCl_3 жана KNCS түздары бирдей концентрацияда жана бирдей өлчөмде кошулса, FeCl_3 -ке караганда KNCS тәң салмактуулукту бир топ ассе теренирәэк жылдырат.

Катализатордун таасири. Катализатор түз жана тескери реакциялардың ылдамдыктарын бирдей өлчөмде ылдамдаткандан, химиялык тәң салмактуулукка таасир этпейт. Катализатор тәң салмактуулуктун орноо убактын гана төздөтет.

9.4.3 Параллел жана атаандаш реакциялар.


Эгерде зат бир әле учурда бир нече багытта реакцияланса, анда мындаи реакциялар параллел реакциялар деп аталат, мисалы:



Паралелл реакцияларда реакциянын журуу шартын өзгөртүү мөнен реакциянын багытын тиги же бул жакка өзгөртүүгө болот.

9.4.4 Удаалаш реакциялар.

Удаалаш реакциялардың эң жөнекей түрү темендегүдөй схема аркылуу жазылат:



Демек, биринчи стадиядан пайда болгон продукта (P), экинчи стадиянын баштапкы заты болсо, анда реакция жалпы жолунан

удаалаш реакциялар деп аталат. мында Р аралык зат; в пайда болгон зат же реакциянын продуктасы.

Заттардың концентрацияларынын убакыттан болгон кез карандылыштары k_1 мәнен k_2 нин маанилеринен көз карандылышты.

9.5. Реакциянын ылдамдыгынын температурадан көз карандылышы.

Реакциянын ылдамдыгынын турактуулугуна температура чоң таасирин түйгизет, температура есекен сайын анын мааниси есептесет.

Көпчүлүк учурларда, температуралы 10⁰ка чоңдайкенде ылдамдыктын турактуулугу 2-4 эсе есептесет (Вант-Гофтин зережеси):

$$\gamma = \frac{k_{t+10}}{k_t} \approx 2-4 \quad (9.5.1)$$

мында γ -температураның коэффициент; k_t мәнен k_{t+10} температура t жана $t+10$ болгон учурдагы реакциянын ылдамдыктарынын турактуулуктары.

Эгерде реакциянын кандайдыр бир температурадағы (мисалы t_1) ылдамдығы (θ_{t_1}) белгилүү болсо, анда экинчи бир температурадағы (t_2) реакциянын ылдамдығы (θ_{t_2}) темендегүдөй тенденце бойынча аныкталынат:

$$\frac{(\theta_{t_2})}{(\theta_{t_1})} = \gamma^{\frac{\Delta t}{T_0}} \quad (9.5.2)$$

мында $\Delta t = t_2 - t_1$; θ_{t_1} жана θ_{t_2} температура t_1 жана t_2 болгон учурлардагы реакциянын ылдамдыктары.

Реакциянын турактуулугунун температурадан болгон көз карандылышты Вант-Гоф-Аррениустун тенденмеси менен суреттөлөт:

$$d\ln k / dT = E_a / RT^2, \quad (9.5.3)$$

Мында E_a -реакциянын аррениустук (тажыйсалык) активдештируү энергиясы.

Эгер $E_a = \text{const}$ болсо, (9.5.3)-тенденсени интегралдаса теменку алынат:

$$k = A \exp(-E_a/RT)$$

(9.5.4)

Мында A -экспоненциял алдындағы көбейтүндү.

E_a менен A -химиялық реакцияның негизги мүнәздүк чоңдуктары болуп эсептелинет.

$$d\ln k/dT = dU^0/RT^2$$

(9.5.5)

Мында $\Delta U^0 - v = \text{const}$ болгон шарттагы реакцияның жылуулукoeffективиси: $k = k_1/k_2$ төмөндөгүдей гомогендик кайталанма реакцияның төң салмактуулук константасы:



Реакцияның жылуулук эффективисин $\Delta U^0 = E_1 - E_2$ деп алсак, анда (9.5.5)-төндөмө төмөндөгүдей түрге келет:

$$d\ln k_1/dT - d\ln k_2/dT = (E_1 - E_2)/RT^2$$

Бул түркітмашы әки төндемеге ажыратып жазып алса болот:


$$d\ln k_1/dT = E_1/RT^2 + C; \quad d\ln k_2/dT = E_2/RT^2 + C;$$

Мында E_1 -менен E_2 -энергиялық бирдикке әз, ал әми с түз жана тескери реакциялар үчүн бирдей мааниге әз жана тақрыйбалык эсептеөлдерден $C=0$ әкендиги далилденген. Мындан (9.5.3) жана (9.5.4)-төндемелер көлип чыгат. E_a -ның физикалық маанисин түшүндүрүү үчүн, Аррениус бардык эле белүкчелер реакцияланышпасттан, алардын ичинен активдешкен абалдагы гана белугу реакцияга кирет деп болжомалдогон. Активдешкен молекулалар, нормалдуу туруктуу молекулаларга салыштырмалуу ашыкча энергияга әз болуп, туруксуз жана энергиялық жактан дүүлүккөн абалда болот. Активдешкен абалдагы молекулалардын үлүшү абдан аз, ал әми нормалдуу молекулалардын саны негизинен жалпы молекулалардын санына барабар. Белүкчелердүн активдештириүү процесси эндотермикалык болгондуктан, температуралының өсүшү менен бул процесстин, төң саллымактуулук туралтуулугу есет. Ошондуктан, активдешкен белүкчелердүн концентрациясы температура мәнән есе баштайт. Аны менен кошо реакцияның ылдамдығы да есет. E_a -ны активдештириүү процессинин жылуулук эффективиси катарында аныктаса болот. Ал нормалдуу молекулаларга салыштырмалуу активдешкен молекулалардын ашыкча ички энергиялары (9.3-сүрөт).

Активдешүүнүн энергиясы, реакциялануу мүмкүнчүлүгүне әз

булуу үчүн нормалдуу молекулалар чогулткан энергия.

Эндотермикалык реакциялар үчүн түз реакциянын активдештируү энергиясы тескери реакциянын активдештируү энергияссынан дига кеп (9.3.б-сүрөт). Ал эми тескерисинче экзотермикалык реакциялар үчүн аз (9.3а-сүрөт). Жогоруда айтылган корутундуулардын бардыгы жөнекей реакцияларга тиешелүү. Татаал реакциялардын ылдамдыктарынын турактуулуктары жөнекей реакциялардын ылдамдыктарынын турактуулуктарынын кээ бир жынындысы болсо, анда бул учурда да E_a -процесссти жалпы жолунан мунездөген, энергиянын эффективдүү татаал мунездеме болуп саналат. Бирок, бул учурда дагы E_a -ны активдештируү энергиясы деп каралат.



9.3 -сүрөт. Экзотермикалык (а) жана эндотермикалык (б) реакцияга катышкан заттардын энергияларынын езгерүшү.

9.6 Катализ

Химиялык реакциянын ылдамдыгын ылдамдатып, реакциянын анында езгерүүсүз калган заттар катализаторлор деп аталат. Катализатор катышкан кубулуш катализ деп атальп, реакциянын механизмдери менен кинетикасын окутуучу физикалык химиянын бир тармагы болуп саналат.

Реакциялардын ылдамдыгын ылдамдатуу үчүн катализаторлор

абдан аз өлчемде кошулғандыктан, анын өлчему баштапкы же пайда болгон заттардың концентрацияларын силинерлик өлчемде езгертбөгендүктен, катализатордун концентрациясы формалду турде стехиометриялык тәндемеде эске алынбайт. Катализаторлор химиялык тәң салмактуулуктун тез орношуна шарт түзүп, анын абалына таасирин тийгизбейт.

Катализ химияда жана химиялық өндүруште өтө көнерири пайдаланылат. Мисалы, платина же ванадий (V) оксидин катализатор катары катыштыруу менен гана күкүрт (IV) оксидинен SO_2 күкүрт (IV) оксидин SO_3 ала алабыз.

Турмушта көпчүлүк химиялық процесстерди ақырыннатууга туура келет. Бул учурларда реакциянын ылдамдыгын басандатуучу заттарды ингибиторлорду пайдаланабыз. Ингибиторлор металлдарды коррозиядан сактоодо көнерири колдонулат.


Катализ негизинен экиге белүнет: Реакцияга кирген заттар менен катализ бир фазада болсо гомогендик, ал эми ар башка фазаларга тиешелүү болсо гетерогендик катализ деп.

9.6.1 Гомогендик катализаторлор.

Катализаторлорго тиешелүү болгон белгилери бөюнча гомогендик катализ төмөндөгүдей белүнет:

- Кислоталык-негиздик (кислоталар менен негиздер);
- Кычкылдануу-калыбына келтириүүчү (өзгерүлмөлүү валенттүүлүктөгү металлдардын кошулмалары);
- Координациялык (комплекстүү кошулмалар);
- Гомогендүү газдык (NO_2 , Br_2);
- Ферменттик.

Катализдик реакцияларга ар кандай химиялық реакциялар тиешелүү болгондуктан, катализдин бир типтүү механизми жок. Катализдин таасири негизинен реакцияга кирген молекула менен реакция аралык катализдик комплекстин пайда болушу менен түшүндүрүлөт. Мисалы, катализатор V нын катышуусу менен A нын D затына ажыроо реакциясын төмөндөгүдей көрсөтөлү:



Мында C -реакция аралык комплекс.

Реакциянын биринчи стадиясында а менен в реакцияга кириш с заты пайды болот. Ал эми реакциянын экинчи стадиясында реакция аралык комплекс ө жана в заттарына ажырап катализатор езгерүүсүз калат.

9.6.2 Кислоталык-негиздик катализ.

Катализаторлордун касиеттерине жараша кислоталык-негиздик катализ төмөндөгүдей болуп белүнэт:

-бзгече кислоталык негиздик катализ (гидроксоний; оксоний жана гидроксил иондору менен болгон катализ);

-Жалпы кислоталык негиздик катализ (Бренстеддин кислоталары жана негиздери менен болгон катализ); Протондордун донору болгон H_2SO_4 , CN_3COON , H_3O^+ , NH_4^+ , H_2O ж.б. заттар Бренстеддин кислоталары, ал эми протондун акцептору болгон $H_2PO_4^-$, CN_3COO^- , H_2O , NH_3 , OH^- ж.б. заттар Бренстеддин негиздери деп аталат.

9.6.3 Ферменттик катализ

Ар кандай организмдин жашоо тиричилиги учун зарыл болгон биологиялык реакциялар ферменттердин катышуусу менен жүрет. Ферменттер (лат.*fermentum*-ачыттың деген мааниде). түгүлүшү болонча белоктук жаратылышка өз жана бардык жандын клеткалардын составында болгон биологиялык катализаторлор болуп саналат. Ал пептиддик байланыш менен байланышкан амино кислоталардан турат. Ферменттин молекуласында соон, NH_2 , NH , OH ж.б., жана ошондой элә гидрофобдуу группалар болот. Ферменттер езгече мүнездүү касиеттерге өз. Биринчиден ар кандай жасалма катализ менен жетишүүгө мүмкүнчүлүк болбогон ылдамдыкты бир нече эселенткен ылдамдыкка алыш келүүгө шарт түзет. Мисалы, Fe^{+2} иону менен катализденген суутектин пероксидинин ажырасу турактуулугу $56/\text{кмоль}^3\text{с}$ болсо, ал эми катализ менен катализденгенде реакциянын турактуулугу $3,7 \cdot 10^{-7}/\text{кмоль}^3\text{с}$ болот. Б.а. ферменттин катышуусу менен реакция миллион ассе тез жүрет. Кислотанын таасири менен болгон мочевинанын гидролизинин ылдамдыгынын турактуулугу $7,4 \cdot 10^{-7}$ болсо ал эми ферментти колдонгондо турактуулук $5 \cdot 10^6$ га жетет, б.а. реакциянын ылдамдыгынын турактуулугу 13 тартишке өсөт. Экинчиден, фермент езгече тандалма таасир этет. Жаратылыш дүйнөсүндөгү ар бир реак-

цияды өзүнүн таңдалма ферменти болот. Мисалы, шилекейдеги амилоза крахмалды оцой жана тез белсө, ошол эле учурда сахарозаны белүнүшүн катализдей албайт.

Азыркы мезгилде 2000 ден ашык ферменттер белгилүү. Алар катализдик реакциялардын түрүнө жараша класстарга белүнүт:

-Оксидоредуктаза (кычкылдануу-калыбына көлүү реакцияларын катализдейт);

-Трансфераза (химиялык группаларды бир кошулмадан экинчи кошулмага транспорттойт);

-Лиаза (ар кандай байланыштарды узет);

-Изомераза (изомерлешүү реакцияларын болтурат);

-Лигаза (синтездик реакциялардын катализдейт);



-Гидролаза (гидролиз реакцияларын катализдейт);

-Металлофермент: Металлоферменттерде металлдын иондору хелаттык комплекстерди пайда кылыш, ферменттин активдүү түзүлүшүн жаратат. Оор металлдардын иондору (Ag^+ ; Hg^+ ; Pb^{2+}) ферменттердин активдүү группаларын тосушу мүмкүн.

Организмдин жашоо тиричилигин жогорулатуу жана заттардын алмашуусун жакшыртуу үчүн дарылык касиетке ээ болгон ферменттик дарылар синтезделди. Мисалы, гастриттин кәе бир формаларында пепсин же панкреатин колдонулат. Плазмин-тромбордин сордуруу үчүн колдонулат. Күйүк жарасын, ириндерди жок кылуучу ферменттер белгилүү. Ферменттердин негизинен дары жасалып азыркы мезгилде медицинада кенири колдонулуда. Демек, ферменттердин таасири менен көркөтүү процесстер ылдамдатылып, көрексиз заттар жок кылнат.

9.6.4 Гетерогендик катализ.

Гетерогендик катализде реакцияга киргэн заттар менен катализаторлор ар башка фазаларга тиешелүү болот:



Мында, Fe, V₂O₅, Ni, Pt - катализаторлор.

Сүк же газ фазасындагы бөлүкчөлөрдүн ортосундагы реакцияларды катализдөө процесси беш стадиядан турат:

-Заттардын катализдин бетине ташылышы.

-Реакцияга кириүүчү заттардын эч болбогондо биринин адсорбцияланышы.

-Беттеги химиялык реакциялар.

-Пайда болгон заттардын десорбцияланышы.


-Пайда болгон заттардын беттен алынып кетилиши.

Гетерогендик катализ жөнүндегу окуу химиянын негизги бөлүгүн түзөт. Анын өнүгүшү химиялык кинетикадан, ошондой эле илимдин башка тармактарынын калыптанышынан көз каранды, атап айтканда беттик кубулуштар менен диффузиянын теорияларынан, катуу төлонун физикасынан, гидродинамикадан, адсорбциянын теорияларынан ж.б.

9.6.5 Катализатор жана анын касиеттери.

Гетерогендик катализаторлор гомогендик катализаторлор сияктуу эле төмөнкүдей касиеттерге ээ:

1. Катализатор реакцияга кирип, кайра калыбына келүүчү зат болуп саналат. Гетерогендик катализдин беттеринде реакция учурунда реакцияланышкан заттардын реакцияга жөндөмдүү аралык комплекстери пайда болот. Мисалы, металлдын беттеринде төмөндөгүдей байланыштар пайда болот:




Катализатор реакциялануучу затты активдештирип, реакциянын етүшүн жөңилдетет. Өтө жогорку эмес температураларда фазалардын чөктөрүнде реакция чоң ылдамдыктар менен жүрөт.

2. Катализатор химиялык төц салмактуулуктун бат орношуна мүмкүнчүлүк берип, ага таасирин тийгизбейт, б.а. төц салмактуулукту жылдыrbайт.

Тажыйбада, катализаторлордун активдүүлүгү менен тандама (сөлективдүүлүгү) касиеттери чоң маанигө ээ. Катализаторлордун жардамы менен химиялык реакциянын ылдамдыгын ылдамдатуу даражасын активдүүлүгү деп түшүнүштөт. Ылдамдыктын

турактуулугу, реакцияга кирген заттардын айлануу даражасы, продуктандын чыгыш өлчөмү бөлгүлүү өлчөмдөгү айланууга алып келген реакциянын убакыты же температурасы ылдамдануунун чени катарында кызмат кылат. Термодинамикалык жактан жүрүүгө мүмкүн болгон реакциянын бириң гана ылдамдатуу мүмкүн тандама (селективный) таасир деп түшүнүштөт. Мисалы, пропилен C_2H_4 , MnO_2 менен акролеинге чейин кичкилданоса, ал эми Co_3O_4 катализатор катары колдонгондо CO_2 жана H_2O го чейин кичкилданат. Же төмөндөгүдей катализдик реакцияларды карап көрөлү:



Гетерогендик катализдик реакциялар, катуу заттардын беттеринде жүргөндүктөн, катализаторлордун эффективдүүлүгүн чоңдойтуу үчүн катализаторлор майдаланат. Ошондуктан, гетерогендик катализаторлор порошок же абдан дисперсияланган порошок жана көшпек данчалар катарында колдонулат.

Катализатордун активдүүлүгүнэ таасирин тийгизген, бирдик массага туура келген салыштырма бет менен заттын ичиндеги майда биштүктардын жалпы көлемүнө туура келген көшшектүүлүгү катализаторлордун мүнездемесү болуп эсептелинет.

Көпчүлүк учурларда катализатордун жалпы бөтигин чоң эмес бөлүгүн түзгөн активдүү борборлору гана катализдик процеске катышат. Аларга кристаллдардын жактарынын чокуларында же кырларында жайгашкан атомдор, езгече валенттүүлүктөгү иондор : кристаллдардын идеалдык түзүлүшүн бурмалаган бөлүктөрү: жана адсорбциялык борборлор кирет.

Катализге, катализдик касиетке ээ болгон кээ бир заттарды колдондо, анын таасирдүүлүгү бир нече эсэ жогорулагандыгы белгилүү. Мында заттар активаторлор же промоторлор (жылдыруу, илгерлетүү деген маанидә) деп аталат. Мисалы, амиактын синтезделешинде колдонгон катализатор темирге промотор катарында бир аз өлчөмдө Al_2O_3 жана K_2O кошулат. Мында Al_2O_3 түзүлүш пайды кылуучу кошулма, ал эми K_2O -активдештируучу кошунду катарында кошулат

10 ЭРИТМЕЛЕР

10.1 Негизги Түшүнүктөр

Эгерде кандайдыр бир заттын атомдук же молекулалык өлчөмдөгү белүкчөлөрүн башка бир заттын белүкчөлөрүнүн арасына бирдей абалда жайлыштырсак, анда гомогендүү (бир тектүү) система алынат. Мисалы, аба - бир тектүү газдардын системасы, сууда эригөн туз - бир тектүү сүктүк, жез менен никелдин күймасы - бир тектүү катуу зат. Булардын бардыгы эритмелерге мисал боло алат.

Эки же андан көп компоненттерден турган, составы эригич-тигине жараша өзгөрүлмөлүү гомогендик система эритме деп аталат.

Ар кандай агрегаттык абалдагы (газ, сүктүк, катуу зат) заттарды эриткенде, бир гана агрегаттык абалдагы гомогендик система алынса, алар эритмелерге мисал боло алат: сууда газды-көмүртектин (IV) оксидин же катуу затты - калий хлоридин эриткенде бир тектүү сүк эритмелер пайда болот.

Агрегаттык абалдары боюнча эритмелер газ (г), сүк (с), жана катуу (к) эритмелер деп бөлүнүт; (мында жана мындан кийин г-, с-, жана к-, заттын же эритменин агрегаттык абалын көрсөтүү учун колдонулат).

1. Газ абалындагы эритмелерге газдардын газдардагы эритмеси же газдык аралашмалар кирет, мисалы, аба.

2. Сүк эритмелерге, суунун же ар кандай органикалык эриткичтердин негизинде жасалган жана ошондой эле жаратылышта кездешкен эритмелер кирет.

3. Катуу эритмелерге күймалар, кээ бир кристаллдар менен жаратылыштагы минералдар мисал боло алат.

Эритмеде экиден кем эмес компоненттер болуп, анын биреө эриткич, экинчиси - эриген зат болот. Эриткич бул эритменин агрегаттык абалында болгон эритменин компоненти. Мисалы, суу (сүк) менен натрийдин хлоридинин (катуу) аракеттенишинен сүк эритме пайда болот. Бул учурда суу - эриткич, натрийдин хлориди - эриген зат. Бирдей агрегаттык абалдагы заттар да эритмелерди пайда кылат. Мисалы, спирт (сүктүк) менен суу (сүктүк). Бул учурда системада кайсы компонент көп болсо ошол эриткич болуп саналат.

Эритмөлдердеги бөлүкчөлөрдүн өлчөмү 10^{-10} м.ден кичине болот. Бул эритмөдеги заттар молекулалар, атомдор же иондор түрүндө болоорун билдирет.

Демек, өлчөмдеру бойнча атомдорго, иондорго же молекулаларга чейин майдаланган, физикалык жана химиялык касиеттери бойнча бирдей болгон, эки же андан көп компоненттерден турган өзгерүлмөлүү составдагы гомогендик система чыныгы эритме же жөн эле эритме деп аталат.

Эритмелер чыныгы жана коллоидлик эритмелер деп белгүнет. Бул главада чыныгы эритмелер гана каралет, ал әми коллоидлик эритмелер I3-главада каралат.

Эритмелердин химияда мааниси чоң. Көптөгөн химиялык реакциялар эритмелерде жүрет. Көпчүлүк технологиялык процесстер, мисалы азот кислотасын өндүрүп алуу, металлдарды гидрометаллургиялык жол менен бөлүп алуу эритмелерде гана иш жүзүнө ашырылат. Эритмелер (кислоталар, щелочтор, туздар, жана органикалык заттардын эритмелери) медицинада, фармакологияда, тамак аш өнөр жайларында ж.б. эл чарбасынын ар түрдүү тармактарында көнкири пайдаланылат.

Эригичтиктин химиялык жаратылышын көрсөтүүчүү кээ бир мисалдарды көлтирели.

Ар кандай заттардын эриши, химиялык реакцияларга мунездүү болгон жылуулуктун белгүнүн чыгышы же синирилип алынын менен жүрет. Мисалы, сууда Імоль газ абалындагы аммиак эригенде 34кдж жылуулук белгүнүн чыкса, Імоль аммоний хлориди эригенде 14,8кдж жылуулук синирилип алынат.

Кээ бир заттар сууда эригенде түстүү эритмелер алынат. Эритменин түсү суу менен эриген заттын химиялык жактан аракеттенишине негизделген. Мисалы, суусуз жөздөн (II) сульфаты- түссүз зат. Анын суудагы эритмеси көгүлтур түстө.

Эритмелердин компоненттеринин аралашуусу меканикалык процесс болуп саналбайт. Эгерде 100мл суусуз фосфор кислотасын 100мл суу менен аралаштырасак, анда 200мл эмес, 195мл эритме алынат. Бул кубулуш да эриген зат менен эриткичин ортосунда химиялык аракеттенишүү боло тургандыгын көрсетет.

Эритмелердин физикалык теориясы XIXк. аягында тараала баштаган. Бул теория бойнча эруу процесси- заттардын инерттүү чейреде химиялык жактан аракеттенишпей тараалышы. Мында эриген

заттардын, белүүкчөлөрдүн күймөлү газдардын молекулаларынын хаотикалык күймөлдерине оқшош болот деп божомолдошкон. Физикалык теория газ өритмелөри учун гана жарактуу болуп саналат.

Д.И.Менделеев өритмелөрдин бириңчи химиялык теориясын түзген. Бул теорияга ылайык өриткичтер менен өриген заттар химиялык жактан өз ара аракеттенишкен абалда болот.

Эрүү- бул өриген зат менен өриткичин өлүкчөлөрүнүн ортосунда журуучу татаал физикалык- химиялык процесс.

Өриткич менен өриген заттын аракеттенишинен пайда болгон өритмөдөгү өлүкчөлөрдү сольваттар деп, ал эми алардын пайда болуу процессин сольватация деп аташат. Ал эми өриген заттар суу менен аракеттенишсе, анда пайда болгон өлүкчөлөр гидраттар деп аталат. Сольватация (гидратация) учурунда өриткичин молекулалары бузулбайт. Кепчүлүк сольваттар, анын ичинде гидраттар да туруктуулугу аз бирикмелер. Бирок кээ бир гидраттар катуу кристаллдык абалында да сууну карман турушат. Мисалы $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (глаубер тuzu), $\text{CaSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (жез купоросу), $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (темир купоросу). Миндай заттарды кристаллогидраттар деп айтабыз.

Каныккан өритмелөрдөгү өриген заттардын концентрациялары заттардын ошол өриткичтердөгү өригичтиги деп аталат. Электролиттик диссоциация кубулушунун байкалыши боюнча электролиттердин жана өлчөрмөздөгү өритмелери деп белүннет. Полимерлердин өритмелери кээ бир касиеттери боюнча чынныг өритмелерге кошуласа, ал эми кээ бир касиеттери боюнча коллоидлик өритмелерге кошулат

Эритмелер белгилүү шарттарда гомогендиги бузулганда, коллоидлик өритмелерди пайда кылышы мүмкүн, мисалы, туман, булат, түтүн, чаң, аэрозоллор, золдор, эмульсиялар. Ошондуктан, өритмөлөрдөгү заттардын өрткөнчөлөрдөгү өритмелердиң өрткөнчөлөрдөгү заттардын коллоидлик системалары түшүнбөз. Эритмелер химиялык бирикмелерден составынын белгилүү чектө үзгүлтүксүз езгерүшү боюнча айырмаланат. Адам баласынын турмуш-тиричилигингинде суюк өритмелөрдин мааниси абдан чон, мисалы, медицинада дары-дәрмектөрдөн суюк өритмелери көп колдонулат.

Эритмелөрди өриген заттын санына жараша: суюлтулган жана

концентрацияланган; эриткичке карата суу эритмелери, органикалык эриткичтердеги эритмелер ж.б.; сүүтек ионунун концентрацияларына байланыштуу- кислоталык, нейтралдык жана щелочтуу дөп белгүнет. Эритмелердин касиеттери эриткичин касиеттеринен бир топ айырмаланат; мисалы, эритмелердин кайноо температуラлары эриткичтердин кайноо температурасынан жогору болсо, ал эми тонуу температуралары темен болот.

10.2

Эритменин составын түшүнүүнүн жолдору.

Эритменин составын сандык жактан өлчемсүз салыштармалуу чоңдук-үлгүштер жана өлчемдүү чоңдук-концентрация аркылуу түнүү кабыл алынган. Концентрация эриген заттын санынын же массасынын эритменин көлемүнө же массасына болгон катышын аныкталынат.

I. Молярдык концентрация - эритмеде эриген заттын молунун санынын (n_2) эритменин көлемүнө болгон катышы катарында аныкталынат:

$$c_{\text{СВ}} = \frac{m_{\text{СВ}}}{M_{\text{СВ}} \cdot V} \cdot 1000; \quad n_2 = \frac{m_{\text{СВ}}}{M_{\text{СВ}}};$$

Мында, $m_{\text{СВ}}$ -эриген в заттынын массасы, г менен; $M_{\text{СВ}}$ - в заттынын молярдык массасы, г/моль менен; V эритменин көлемүү, мл менен; 1000 - миллилитрди литрге айланыруучу коэффициент.

Мисалы, 250мл эритмеде 0,25г күкүрт кислотасы кармалса, эритменин молярдуулугу темендегүдөй аныкталынат:

$$c_{\text{СВ}} = \frac{m_{\text{H}_2\text{SO}_4}}{M_{\text{H}_2\text{SO}_4} \cdot V} \cdot 1000 = \frac{0,25}{98,250} \cdot 1000 = 0,01 \text{ моль/л.}$$

Молярдык концентрация Iл эритмеге туура келген заттын молунун санын билдириет; мисалы ушул эле мисалды карайлы: 250мл эритмеге 0,25г H_2SO_4 туура келсе, ал эми Iл(1000мл) эритмеге Iг H_2SO_4 ($1000 \cdot 0,25 / 250 = I$) туура келет. Анда молярдык концентрация темендегүдөй табылат: $\frac{m_{\text{H}_2\text{SO}_4}}{M_{\text{H}_2\text{SO}_4}} / \frac{m_{\text{H}_2\text{SO}_4}}{M_{\text{H}_2\text{SO}_4}} = 0,25 / 98 \approx 0,01 \text{ моль/л.}$

2. Нормалдуулук. (эквиваленттик молярдык концентрация) эриген заттын эквиваленттик санынын (моль менен), эритменин

көлемүнө болон катышы катарында аныкталынат:

$$\text{ССВ} = f \frac{\text{mKB}}{\text{экв}} \cdot V \cdot 1000;$$

$f_{\text{экв}}$ заттын эквиваленттик фактору; мисалы, төмөндөгүдөй нейтралдашыуу реакция учун:



жогорку мисалдан күкүрт кислотасынын эквиваленти төмөндөгүдөй аныкталынат:

$$\text{ССВ} = \frac{1}{\sum \text{H}_2\text{SO}_4} \cdot \frac{\text{m(H}_2\text{SO}_4)}{\text{экв}(\text{H}_2\text{SO}_4) \cdot \text{m(H}_2\text{SO}_4) \cdot V} \cdot 1000 = \frac{0,25}{\frac{1}{2} \cdot 98 \cdot 250} \cdot 1000 =$$

0,02 моль/л. же 0,002н.

Егер Iл эритмеде I моль эквивалент зат кармалса, нормалдуу эритмө деп аталат.

3. Массалык үлүш жана процентик концентрация- бул эриген заттын массасынын эритменин массасына болгон катышы:

$$\text{мКВ} = \frac{\text{mKB}}{m};$$

мКВ -эриген заттын массасы; m -эритменин массасы;
 мКВ -эритменин массалык үлүшү.

Массалык үлүш, үлүш бирдигинде же процент менен түүнчелүлөт.

Төмөнде массалык үлүштөрү пайдаланылган мисалдарды чыгарабыз.

I-мисал. 220г. сууда 30г. натрийдин хлоридин эритилген. Эритмеги натрийдин хлоридинин массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгаруу.

Эритменин массасы m эриткичин массасы $\text{m(H}_2\text{O)}$ менен эриген заттын массасынын m(NaCl) суммасына барабар:

$$m = \text{m(H}_2\text{O)} + \text{m(NaCl)}; \quad m = 220\text{г} + 30\text{г} = 250\text{г.}$$

$$\omega = \frac{\text{m(NaCl)}}{m}; \quad \text{m(NaCl)} = \frac{30}{250} = 0,12 \text{ же } 12\%$$

2-мисал. Массалык үлүшү 20% болгон 100мл. эритмени даярдоо учун көркөтүлүүчү натрийдин хлоридинин массасын аныктагыла. Эритменин тыгыздыгы $\rho=1,15 \text{ г/мл.}$

Чыгаруу.

Даярдала турган эритменин массасы: $m = V \cdot \rho$; $m = 100 \cdot I, 15 = 115 \text{ г}$. V -эритменин көлемү. $m \text{ NaCl} = m \cdot \omega$ $m \text{ NaCl} = 115 \cdot 0,2 = 23 \text{ г}$.

3-мисал. Массалык үлүшү 6% болгон күкүрт кислотасынын 200мл эритмесин даярдоо керек (эритменин тыгыздыгы $\rho = 1,04 \text{ г/мл}$). Бул учун массалык үлүшү 60% болгон (тыгыздыгы $\rho = 1,5 \text{ г/мл}$) күкүрт кислотасынан канча көлем керек болот?

Чыгаруу.

Даярдала турган эритменин массасы: $m = V \cdot \rho$; $m = 200 \cdot 1,04 = 208 \text{ г}$. 6% түү 208г. эритмени дардоо учун көректелүүчү H_2SO_4 нын (суусыс) массасын аныктайбыз: $m \text{ H}_2\text{SO}_4 = m \cdot \omega \text{ H}_2\text{SO}_4$; $m \text{ H}_2\text{SO}_4 = 208 \cdot 0,06 = 12,5 \text{ г}$

12,5г. H_2SO_4 бар 60% түү эритменин массасын аныктайыз ("штрих" менен белгилендегендери 60% түү эритмеге тиешелүү):

$$m' = \frac{m \text{ H}_2\text{SO}_4}{\omega \text{ H}_2\text{SO}_4}; \quad m' = \frac{12,5}{0,6} = 20,8 \text{ г.}$$

60% түү эритменин көлемү:

$$V' = \frac{m'}{\rho}; \quad V' = \frac{20,8}{1,5} = 13,9 \text{ мл.}$$

4. Моляльдык концентрация- эритмеде эриген заттын санынын n_2 (моль менен) эриткичин массасына $m \text{ A}$ (кг менен) болгон катышы катарында аныкталынат:

$$\frac{m \text{ B}}{m \text{ B}} = \frac{n_2}{m \text{ A}}, \quad n_2 \leq \frac{m \text{ B}}{m \text{ A}}$$

Мисалы, 2г кон менен 200г H_2O одон даярдалган эритменин моляльдуулугу төмөндөгүдөй аныкталынат:

$$\frac{m \text{ B}}{m \text{ B}} = \frac{m \text{ KOH}}{m \text{ B} \cdot m \text{ A}} = \frac{2}{m \text{ KOH} \cdot m \text{ H}_2O} = \frac{2}{56 \cdot 0,2} = 0,18 \text{ моль/л.}$$

5. Титр - эритмеде эриген заттын массасынын (г менен) эритменин көлөмүнө V (мл менен) болгон катышы катарында аныкталынат:

$$t_{CB} = \frac{m_{CB}}{V}$$

мисалы, 5 г NaCl кармаган 100 мл әритменин титрри төмөндөгүдөй аныкталынат:

$$t_{NaCl} = \frac{m_{NaCl}}{V} = \frac{5}{100} = 0,05 \text{ г/мл.}$$

10.3 Учма эмес әриген заттардын әритмелери.

Коллигативдик касиеттер.

Идеалдык әритмелердин тоңу температурасынын төмөндөшү, кайноо температурасынын жогорулаши жана осмостук басымына оюногон касиеттери әриген заттардын санынан гана көз каранды, ал эми алардын жаратылышынан көз каранды эмес. Шул себептөн бул касиеттер коллигативдүү дөп аталат.

Коллигативдүү касиеттердин заттардын санынан болгон көз карандылыгын чечүүдө төмөндөгүдөй эки божомол кабыл алынган:

I-әриген зат учма эмес болсо, б.а. буу (газ фаза) сир гана әриткичин малекулаларынан турат;

2-сүюк әритмеде әриген зат, әриткич тоңгондо катуу әритмеде эрибейт.

10.3.1 Раулдуң закону

Әриткич жана әритме менен толтурулган эки жабык идишти элестетели. I-идиштеги таза әриткичин устүндөгү әриткичин буусунун басымы P^o , ал эми 2-идиштеги сүүк әритменин устүндөгү таза әриткичин буусунун басымы P болсун.

Раул I-идиштеги таза әриткичин устүндөгү әриткичин буусунун басымы P менен 2-идиштеги сүүк әритменин устүндөгү таза әриткичин буусунун басымын P^o ны аныктап төмөндөгүдөй жыйнитыска келген:

Әриткичин устүндөгү таза әриткичин буусунун басымынын салыштырмалуу азайты әриген заттын молдук үлүшүнө барабар:

$$\frac{P^o - P}{P^o} = N_2, \text{ Раулдуң закону.}$$

Мында n_2 учма эмес зриген заттын молдук үлүшү. Ал темендегүдей аныкташынат:

$$n_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$$

n_1 менен n_2 зриткич (I) менен зриген заттардын молунун сандары.

Демек, зриген заттын саны канчалык кеп болсо, зриткичин молекулалары менен зриген заттардын ез ара аракеттөнүшүсү ошончолук чоң болуп, зриткичин бууланусун начарлатат. Натыйжада, зритменин кайноо температурасы жогорулайт.

10.3.2 Зритменин кайноо температурасынын жогорулашы.

Зриткичин кайноо температурасы t° жана зритменин кайноо температурасы t болсо, алда $t - t^\circ = \Delta t_K$ - зритменин кайноо температурасынын жогорулаши болот. Раул сүйлүтүлгүн зритменин кайноо температурасынын жогорулашын учун төмөндөгүдей кез карандылышты алган:

$$\Delta t_K = E_m$$

Мында E эбулиоскопиялык турактуулук, же $m=1$ болгондо $\Delta t_K = E$ болгондуктан кайноо температуралын молдук жогорулаши деп аталат; m - молялдык концентрация. Альнган тенденмелерде зриген заттын жаратылышын көрсөткөн чоңдуктар жок, бир гана саны эсепке альнган. Ошондуктан, "эколигативдик" деген термин колдонулду. Кайноо температуралын жогорулаши зриткичин касиетинен кез каранды. Кайноо температуралын жогорулашы, учма эмес кошулмалардын салыштырма молекулалык массаларын аныктоодо колдонулат:

$$\Delta t_K = E \frac{1000 g_2}{g M}$$

g_2 менен g зриген зат менен зриткичин массалары грамм менен; M - зриген заттын молекулалык массасы.

10.3.3 Тонкуу температурасынын темендешүү.

Ал эми зритменин тонкуу температурасынын темендешүү учун

төмөндөгүдөй Раулдун төңдемеси колдонулат:

$$\Delta t_T = \frac{Km}{\rho}$$

Мында Δt_T -тоңдуу температуранын төмөндөшү; K - криоскопиялык турактуулук; m - молялдык концентрация.

Эриген зат катуу эриткичте эрибейт деп божомалданот. K -эрименин тоңдуу температурасынын молялдык төмөндөшү же криоскопиялык турактуулук деп аталат. Ал ушул эриткич учун эриген заттын жаралышынан кез карандысыз жана формалдуу түрде $m=1$ болгондо $\Delta t_T = K$ болот.

Тажрыйбада, тоңдуу температурасынын төмөндөшү бойнча учма эмес заттардын салыштырма молекулалык массаларын аныктоого болот:

$$\Delta t_T = K \frac{1000g_2}{gM}$$

Мында, g_1 -эримедеги эриткичин массасы g менен; g_2 -эримедеги эриген заттын массасы g менен; M - эриген заттын молекулалык массасы.

10.3.4 Осмос

Эриткичин молекуласын еткерүп, эриген заттын молекуласын еткербөгөн мембрана аркылуу эриткичин эритмеге етушү осмос деп аталат. Мынтай мембрана жарым еткөрүүчү мембрана деп аталат (10.1-сүрөт).

Эгер канттын суудагы эритмесин суудан целялюзадан жасалган мембрана менен белуп койсо, мембрана аркылуу канттын эритмесин көздөй суунун молекулаларынын етушүнүн негизинде эритменин көлөмү чоюю баштайды (10.1-сүрөт). Эритмеге сырттан кошумча басымды P таасир этүү менен эриткичин мембрана аркылуу агымын токтотууга болот.

Бул токтотуучу күчтүн чоңдугу сан мааниси бойнча осмостук басымга барабар, бирок багыты бойнча карата-кашы болот.

Эриген заттын баш аламан таралышынын негизинде аралашмадагы эриткичин концентрациясы таза эриткичикине караганда аз болгондуктан, мембраннын эки жағындағы эриткичтердин концен-

трациялары тенелмейинче, эриткичин эритмеге агышы күтүлөт.


Осмостук басым эритменин концентрациясынан көз каранды, ал эми эритген заттын жаратылышынан көз каранды эмес.

Сүйлүтүлгөн эритмелер үчүн осмостук басым (P) Вант-Гоффтун тәндемеси аркылуу берилет:

$$P = C \cdot R \cdot T$$

C - эритген заттын молярдуулугу; R -универсалдык газ туралтуулугу; T -абсолюттук температура, K менен.

Осмостук басымдын биологиялык мааниси чоң. 37°C кишинин канынын, лимфасынын жана ткандарынын осмостук басымы 7.7 атм. Есүмдүктөрдүн ткандарынын осмостук басымы 5-20 атм болсо, ал эми чөлдердөгү есүмдүктөрдүкү 170 атм жетет. Есүмдүктүн клеткасындагы суусунун осмостук басымы, топурактагы эритменин осмостук басымынан чоң болгондо гана есүмдүк нормалдуу есүшү мүмкүн. Есүмдүктүн тамырынан баштап бут жалбырагына чейин суусун таралышын камсыз кылган негизги күч осмос басымы болуп саналат.



10.1-сүрөт. Осмометр.

□-эритген заттын молекулалары.

II. ЭЛЕКТРОЛИТТЕРДИН ЭРИТМЕЛЕРИ

II.1 Негизги түшүнүктөр

Кээ бир заттардын суудагы эритмелери электр тогун еткөрүштөт. Сууда эригенде электр тогун еткөрүүчү заттарды электролиттер дейбиз. Электролиттерге кислоталар, негиздер жана түздар кирет. Кепчүлүк заттар балкып эриген абалында да электролиттердин касиеттерин көрсөтөт.

Сууда эриген жана балкып эриген электролиттердин электр тогун еткөргүчтүгү, аларда оң жана терс заряддалган иондордун болушу менен мунездөлөт.

XIX к. I-жарымында английлык окумуштуу М.Ферадей электролиттердин эритмелери иондорду пайда кылаарын аныктаган.

Сууда эригенде же салкып эригенде электролиттердин иондорго ажыроо процессин электролиттик диссоциация деп айтабыз.

Кээ бир заттардын суудагы эритмелери электр тогун еткөрүштөйт. Миндай заттарды электролит эместер деп айтабыз. Электролит эместерге кепчүлүк органикалык заттар, мисалы: кант, спирт, ж.б. кирет.



Демек, "Электролиттик диссоциация" деген түшүнүк эритмеде эриген молекулалардын иондорго ажырашын билдириет. Эригенде же балкып эригенде, чейреде ез алдынча болуу мүмкүнчүлүгүнө эз болгон заряддалган белүкчөлөргө ажыроочу заттар электролиттер деп аталат. Электролиттердин эритмелери электронейтралдуу болот, б.а. эритмеде оң заряддалган белүкчөлөрдүн заряддарынын саны терс заряддалган белүкчөлөрдүн заряддарынын санына барабар.

Эригенде эки ионго ажыроочу заттарды бинардык же симметриялык электролиттер деп аташат. Бинардык электролиттер ез көзөгүндө темендегүдей белгүнет:



I,1-заряддуу электролиттер:




2,2-заряддуу электролиттер



Ал эми симметриясыз электролиттерге ар кандай заряддагы иондордон пайда болгон электролиттер кирет:



Иондук жана уелдуу коваленттик байланыштагы заттар эки түрдүүчө электролиттик диссоциацияга ажырайт б.а. электролиттер жаратылышы бойынча ионогендик жана ионофордук деп экиге белүннет. Молекуласы иондордон турган заттар ионофорлор деп аталат. Көпчүлүк туздар ионофорлор болот. Мисалы, NaCl тузу Na^+ жана Cl^- иондорунан түзүлген кристаллды сууда зрители. Бул тузду сууда эриттүүде иондор эриткичин диполдору менен ез ара аракеттенишүүсүнүн натыйжасында кристаллдик торчо бузулат. (II-1 сүрөт). Суунун уелдуу молекулаларының (диполунун) оң заряддар топтолгон чети натрийдин хлоридиндеги терс ион Cl^- -го, ал эми терс бөлүгү-оң ион Na^+ -га тартылышат. Суунун молекулалары менен иондордун ортосундагы мындан аракеттенишүү кристаллдардагы иондордун ортосундагы байланыштарды начарлатат да, иондор менен суунун диполдорунун ортосундагы байланыш күчөп, иондор кристаллдик торчодон эритмеге етө баштайт.



II.1-сүрөт. Туздун диссоциацияга ажыроо схемасы.

\oplus оң ион; \ominus терс ион; \odot суунун диполу.

а жана б сольватташкан иондор.

Демек, эритмеде иондор таза түрүнде болбостон, суунун молекулалары менен курчалган түрдө б.а. гидратташкан абалда болот. II.1-сүрөтте а жана б гидратташкан иондор. Иондор менен суунун диполдорунун ортосундагы ез ара аракеттенишүүсү гидратташуу деп аталат. Демек, иондор эритмеде суунун иондору ме-

мен курчалган абалда болот. Мындан иондор гидратташкан иондор деп аталат. Эгерде иондор суудан башка эриткичтерде, эриткичтердин диполдору менен курчалып турса, анда мындан иондорду сольватташкан иондор дейбиз. Гидратташкан иондор жөнүндө түшүнүктүү срус окумуштуусу И.А. Каблуков киргизген. Суу эмес эриткичтерде да электролиттик диссоциация жүрүп сольватташкан иондор пайда болушу мүмкүн.

Иондор менен эриткичин молекулаларынын ортосундагы өз ара аракеттенүүшүүлөр сольватташуу деп аталат. Ал эми эриткич катарында суу болсо сольватташуу гидратташуу деп аталат.

Суу эритмелериндеги бардык иондор, анын ичинде суутектин иону да гидратацияга учуртай. Ар бир суутектин иону, эки же андан көп суунун молекулалары менен аракеттенишет. Демейде суутектин гидратташкан иону H_3O^+ (бир топ тагыраак- $\text{H}_3\text{O}^+\cdot\text{H}_2\text{O}$, $n=0-4$) формуласы түрүндө түтүнчүлөт да гидроксония иону деп аталат.

Эригенде иондорду пайда кылган заттар ионогендик деп аталат. Мисалы, газ абалындагы хлордуу суутекти сууда эритсе күчтүү электролит -түз кислотасынын эритмеси алынат, бирок мында HCl молекуласы диссоциацияланбайт, суунун молекуласы мөнен өз ара аракеттенүүшүнүн натыйжасында иондор пайда болот:



б.а., протон хлордуу суутектен суунун молекуласына етүп гидроксоний иону пайда болот. Андан сырткары пайда болгон H_3O^+ жана Cl^- иондор суунун молекулалары менен ар дайым ион-диполдук өз ара ара байланышта болот б.а. иондор гидратташкан абалда болот.

Электролиттер сууда иондорго толук же толук эмес ажырашы боюнча күчтүү жана начар деп белүнөт. Күчтүү электролиттердин молекулаларынын кепчүлүк белугу иондорго ажырайт жана эритмелери электр тогун жакши еткерет. Аларга күчтүү кислоталар менен негиздер жана кепчүлүк түздар мисал болот. Начар электролиттердин молекулаларынын бир аз гана белугу диссоциацияланып, эритмелери электр тогун начар еткерет. Аларга кепчүлүк органикалык кислоталар, фенолдор, амиак жана аминдер, көмүр кислотасы, Hg_2Cl_2 , AgBr ГО оқшоғон түздар мисал

болот.

Диссоциация даражасы: Электролиттик диссоциациянын сандык жактан мунәздөө үчүн диссоциация даражасы түшүнгүү киргизилген.

Электролиттик диссоциация даражасы деп, иондорго ажыраган молекулалардын санынын эритмедеги жалпы молекулалардын санына болгон катышын айтабыз:

$$\alpha = \frac{n}{N}$$

n -диссоциацияланган молекулалардын саны; N - эритилген электролиттин молекулаларынын жалпы саны. Диссоциация даражасы нәлден бирге ($0 \leq \alpha \leq 1$) чейин өзгөрөт. $\alpha=1$ болгондо заттар толук (100%) диссоциацияланат дегенди билдириет. Аныктама бойнча α электролиттин диссоциацияга ажыраган, ал эми ($1-\alpha$) ажырабаган белүгү десек, бир молекула әригенде v ион пайда болсо, бардык иондордун саны $\alpha v N$ болуп ажырабаган белүгү $(1-\alpha)N$ болот. Анда эритмедеги бардык белүкчөлөрдүн санын $\alpha v N + (1-\alpha)N$ N ге бөлсөк, төмөнкү аланат:

$$\frac{\alpha v N + (1-\alpha)N}{N} = \frac{N(\alpha v + 1 - \alpha)}{N} = 1 + v(1 - \alpha) = i$$

i -изотоникалык коэффицент, электролит әригенде жалпы белүкчөлөрдүн саны канча эсеге чоңайорун билдирген сан, $i > 1$.

Электролиттердин нейтралдык молекулаларынан иондордун пайда болушу эриткичин катышуусу мәнен жүрөт. Эритмеде иондордун пайда болуу мүмкүнчүлүгү эриткичин жаратылышынан көз каранды. Газ абалындагы хлордуу суутек гександа же бензолдо иондорго ажырабайт, эритмелери электр тогун еткербайт. Ошондуктан хлордуу суутек бул эриткичтерде электролиттердин катарына кошулбайт. Уксус кислотасы сууда анча-мынча диссоциацияланса, ал эми сүүк аммиакта толугу мәнен иондорго ажырайт.

Пайда болгон эритменин электр еткөрүмдүүлүгү бойнча эриткичин иондоштуруу мүмкүнчүлүгүн аныктаса болот. Суудан жана жогоруда айтылган аммиактан башка чоң диэлектрик еткөрүмдүүлүктөргө ээ болгон: сүүк фтордуу суутекти, циандуу суутекти жана суутектин пероксидин, ал эми органикалык эриткичтерден диметилформальдегиддер да $\text{HO}-\text{N}(\text{CH}_3)_2$ жакшы иондоштуруучу касиеттерге ээ болгон эриткичтердин тобуна

кирет.


Эриткичин иондоштуруу жөндөмдүүлүгү, анын составынан жана түзүлүшүнен да көз каранды. Гидроксили бар эриткичтердин (суу, спирттер) катарында диэлектрик өткерүмдүүлүгүнүн азайышы менен электролиттердин диссоциация даражасынын төмөндешү байкалат. Спирттердин гомологиялык катарынын башында турган метанол менен этанолдо туздардын толук диссоцияланышы байкаласа, ал эми углеводороддук радикалы узун болгон спирттерде (мисалы, бутанол- октанол ж.б.) ал туздар эрибейт же эрисе да эркин иондордун болушу байкалбайт. Нитрометандын ($\epsilon=37$) же ацетонитрилдин ($\epsilon=37$) метанол ($\epsilon=31,5$) менен этанолдун ($\epsilon=25$) диэлектрик турактуулуктарынан чоң болсо да, ал эриткичтерде көз бир туздар начар иондошот. Экинчи бир мисал, сүүк циандуу сутектө ($\epsilon=96$) сууга ($\epsilon=81$) караганда көпчүлүк электролиттердин эргичтиги менен иондошуусу начар. Келтирилген мисалдар эриткич менен электролиттердин химиялык ез ара аракеттенишиүүсүнүн маанилүүлүгүн, иондошуу кубулушу электролиттин, езгечө эриткичин жаратылышынан көз карандылыгын көрсөтөт.

II.2 Электролиттердин теориялары

Х.Гротгустун теориясы. Электролиттердин эритмесиндеги заряддалган белүкчөлөрдүн -иондордун болушу жөнүндегү ой өзүнен езу келип чыккан эмес. XIX-кылымдын башында 2-тилтеги өткергүчтөрдөгү электреттердөгү түшүндүрүүгө аракеттөнген теориялык моделдер пайда боло баштаган.

Мынтай моделди биринчилердөн болуп литов окумуштуусу Х.Гротгус 1805-жылы суунун суутек менен кычкылтекке электрохимиялык белүнчүшүне сунуш кылган. Х.Гротгус суунун молекуласын диполь катарында көрсөтүп, анод менен катоддун ортосунда чынжырды пайда кылыш суунун диполу оң жагы менен катодго багытталып, суутек белүнүп, ал эми терс жагы менен анодго багытталып кычкылtek бөлүнөт деген (II.2-сүрөт). Андан кийин чынжырча диполдордун оң жана терс уюлдарынын орун алмашуусунун натыйжасында калыбына келип (сүретте пунктир менен көрсөтүлгөн), электролиз улана беришнайткан. Мынтай "эстафетикалык" механизм менен токту H_3O^+ жана OH^- иондорунун жардамы менен алыш өтүү механизми бири- бирине жакын болгону

менен, көпчүлүк электролиттер үчүн бул теорияны колдонууга мүмкүн эмес.



II.2-сүрет. Гротгус бойнча электреткөрүмдүүлүктү түшүндүрүү.


М.Фарадейдин теориясы. Азырын кездеги электролиттердин эритмелеринин түзүлүшүнө жакын көз карашты XIX кылымдын 30-жылдарында М.Фарадей тарабынан айтылган. Ал электролиттерди электр талаасының таасири астында диссоциацияланат деген. "Электролит" деген терминди Фарадей сунуш кылган, аны грекчеден көтөргөндо "электр менен ажыроочу" дегендиги билдирет. Мындан пайда болгон иондор электролордо умтуулуп эритме аркылуу токтун етушүн камсыздандырат. Чындыгында Фарадейдин теориясы начар электролиттер үчүн туура. Мисалы, талаанын чыналуусу $X \approx 50$ МВ/М болгондо начар электролиттер толугу менен диссоциацияланат. Бирок, электролиттер сырткы талаасыз әле толук же толук эмес ажырайт. Буга теменку кубулуштар далил боло алат: 1. Осмостук басым; 2. Эритменин буусунун басымы; 3. Эбулиоскопия жана криоскопия.

Аррениустун теориясы. 1887-ж.С.Аррениус электролиттердин диссоциация теориясына негиз салған. Анын негизги жоболору:

I. Органикалык жана органикалык эмес түздарды, негиздерди жана кислоталарды эриткенде иондор пайда болот. Иондор заряддалган бөлүкчөлөрден, атомдордон жана атомдордун групталарынан турат. Электролиттердин молекулалары сууда зиргендө оң жана терс заряддалган иондорго ажырайт. Иондор бир атомдон (жөнекей иондор) жана бир нече атомдон (татаал иондор) пайда болушу мүмкүн. Жөнекей иондорго натрий ионун Na^+ , жез (II) ионун Ca^{2+} , хлорид ионун Cl^- , сульфид ионун S^{2-} ; татаал иондорго сульфат ионун SO_4^{2-} , перманганат ионун MnO_4^- , аммоний ионун NH_4^+ мисал келтириүүгө болот. Иондун формуласынын жогорку оң жак белгүнө биринчи заряддын санын, андан кийин заряддын

бөлгисин (+ жә -) коюп жазабыз. Мисалы: PO_4^{3-} , NO_3^- , Na^+ , Al^{3+} , ж.б.

Диссоциация -кайталанма процесс. Иондорго ажыроо акыр- аягына чейин жүргөйт. Белгилүү убакыттан кийин динамикалык тәс салмактуулук пайда болот, б.а.диссоциация ылдамдығы алгачки молекулалардын пайда болуу ылдамдығына барабар болгон абал түзүлөт. Мына ошондуктан диссоциация тәндемелеринде "≡" белгисинин ордуна кайталанма (\rightleftharpoons) белгиси коюлат. Мисалы:



Иондор суу эритмелеринде баш аламан кыймылда болушат. Эгерде электролиттердин эритмелерине электроддорду салып, аны турактуу токтун булагына туташтырсақ, анда иондор багытталган кыймылга өз болушат: оң заряддалган иондор катодду көздөй (терс электрод), ал эми терс заряддалган иондор анодду көздөй (оң электрод) жылышат. Ошонун негизинде: оң иондор- катиондор, терс- иондор аниондор деп аталат. Мисалы: суутектин оң иону H^+ - суутектин катиону, хлордун терс иону Cl^- - хлор аниону.

2. Молекулалар толук диссоциацияга ажырай бербейт. Диссоциацияга ажыраган белгүү α (диссоциация даражасы), ал эми $I-\alpha$ диссоциацияга ажырабаган белгүү десек, бир молекула ажыраганда v ион пайда болсо, анда жалпы иондун концентрациясы α болуп, диссоциацияга учурабаган молекулалардын концентрациясы $(I-\alpha)$ болот. Анда эритмөдеги бардык белүкчөлердүн молярдык концентрациясы төмөндөгүдөй болот:

$$(I-\alpha)\text{C} + \alpha\text{C} = \text{C} [1 + \alpha(v-I)]$$

Ошондуктан, Аррениустун теориясы бойнча $i = I + \alpha(v-I)$ 1-изотоникалык коэффициент же Вант-Гоффтун коэффициенти. $i > I$ антикени $v > I$, $\alpha > 0$. $I + \alpha(v-I)$ - электролиттердин диссоциация негизинде белүкчөлердүн жалпы молярдык концентрациялары канча өзө көбейерүн билгизип, физикалык мааниси бойнча изотоникалык коэффициентке тендерш. (7.7)-тендеме электролиттердин осмос басымына жана башка кубулуштарга жооп берет.

3. Электролиттик диссоциация процессинде массалардын таасир этүү закону колдонулат. Мисалы, ма электролити диссоциацияланганда бир катион, бир анион пайда болсо:

анды диссоциацияга ажыраган белүгүнүн концентрациясы $[M^+] = [A^-] = a$ болуп, ал эми ажырабаган белүгү $[MA] = c - a$ болот. Аррениустун теориясынын негизинде электролиттик диссоциация константасы учун төмөндөгүдөй төндөмө алынат:

$$K = \frac{[M^+][A^-]}{[MA]} = \frac{\alpha^2 c}{1-\alpha} = \frac{\alpha^2}{c(1-\alpha)} \quad (11.3.1)$$

Мында, $v = 1/c$; v -эритменин суюлтулушу; $[M^+]$, $[F^-]$ жана $[MA]$ төң салмактуулук абалдагы катиондун, аниондун жана электролиттин диссоциацияга ажырабаган белүгүнүн концентрациялары б.а. төң салмактуулуктагы концентрациялары.

Температура өзгөрбесө K ар бир электролит учун туралктуу мааниге ээ. Ошондуктан электролиттердин концентрациясына жараша (11.3.1)- төндөменин жардамы менен диссоциация даражасын аныктоого болот.

$a \ll 1$ болгондо (11.3.1)-төндөмөдөн $K = \alpha^2 c$ болот. Аны а учун төмөндөгүдөй жазып алабыз:

$$\alpha = \sqrt{K/c} \quad (11.3.2)$$

(11.3.1) жана (11.3.2)-төндөмелер бинардык симметриялык электролиттер учун алынды. Бинардык эмес электролиттер же электролиттердин аралашмалары учун Аррениустун теориясынын негизинде массалардын таасир этүү законун колдонуп алынган математикалык түкнүтмалар жана андан чыккан тыянактар татаал болот.

Электролиттик диссоциациянын журуу себептерин Аррениустун теориясы түшүндүре албайт. Бул теориясынын негизинен еки жетишпеген жагы бар.

I. Теорияда ион-дипольдук өз ара аракеттөнүүлөр эске алынган эмес. Мисалы, иондордун эриткичтердин дипольдору (сүү жана башка эриткичтер) менен болгон өз ара аракеттенишүүлөрдү эске алган эмес. Анткени иондордун пайда болушуна сольватташуу процессинин мазаниси чоң, б.а. ион-дипольдук өз ара аракеттенишүүнү эске албай туруп, иондордун пайда болуу мүмкүнчүлүгүн түшүндүрүү мүмкүн эмес. Аррениус

электролиттердин диссоциацияланыш себебин ачып көрсөткөн эмес. 2.Ошондой эле теорияда ион-иондордун ортосундагы өз ара аракеттенүүнү эске алган эмес. Иондорду идеалдык газдың бөлүкчөлөрү сымал караган, б.а.электростатикалык күчтердүн негизиндеги катиондор менен аниондордун тартылуу же бирдей заряддагы иондордун түртүлүү күчтерүн эске алган эмес. Аррениустун теориясында ион-иондук өз ара аракеттенишүүлөрдү эске албагандыгы төндөштиктөрдөн сандык жактан бузулушуна алып келген. Мисалы, (11.3.1)-төндемени текшерүүде диссоциация турактуулугу электролиттердин концентрацияларына жараша өзгөрөт. 11.1-таблицада 25°C да ксі менен CH_3COO^- суудагы эритмесиндеги диссоциация турактуулугу берилген. Бул таблицадан байкалгандай күчтүү электролиттер гана эмес начар электролиттер үчүн да ар кандай концентрацияларда табылган күннүн сандык маалыматтарынын айырмачылыгы тажыйбада көлтирилген каталыктардан чоңдук кылат.

Диссоциация даражасы температурага жана электролиттин концентрациясына кез каранды болот.

Температуралын жогорулаши менен диссоциация даражасы чоңдоет. Ал эми электролиттик диссоциация теориясы боюча, эритмөдөгү электролиттин концентрациясы канчалык аз болсо, диссоциация даражасы ошончолук чоң болот. Эритменин чексиз сүйлекканда диссоциация даражасы I ге (100%) жакындайды. Мисалы, натрийдин гидроксидинин NaOH диссоциация даражасы электролиттин концентрациясынын өзгөрүшүне төмөндөгүдөй авалда көз каранды болот:

концентрациясы $c=1$ моль/л $a=0,73$ (18°C)

$c=0,1$ моль/л $a=0,84$

$c=0,01$ моль/л $a=0,95$

11.1-таблицада Аррениустун теориясынын негизинде эсептөлгөн ксі менен CH_3COO^- түн суудагы эритмесиндеги диссоциация турактуулуктарынын концентрациядан болгон көз карандылыктары көрсөтүлгөн. Бул таблицадагы көз бир карама-каршылыктардың себеби төмөндөгүдөй. Теорияда ион-иондук жана ион-диполдук өз ара аракеттенишүүлөрдү эске албагандыкта, анткени концентрациянын өзгөрүшү менен бул өз ара аракеттенишүүлөрдүн мунезү өзгөрет. Ион-иондун жана ион-диполдордун ортосундагы өз ара аракеттенишүүлөрдүн сандык жактан эске алуу, азыркы мезгилдеги электролиттердин жана теорияларынын келип чыгышына алып келди.

Ошол эле мезгилдө, суунун эритмелериндең электролиттердин иондорунун молекулаларын жана суунун молекулаларын механикалык аралашма катарында көрсөткөн С.Аррениус менен Я.Вант-Гоффтун көз карашына каршы, Д.И.Менделеев эриген зат менен эриткич химиялык өз ара аракеттенишүүнүн натыйжасында "диссоциация абалындагы туруксуз кошулмаларды" пайдалы болат деген.


11.1-таблица. 25°Сда, Аррениустун теориясынын негизинде эсептөлгөн $K_{\text{КС1}}$ менен $c_{\text{CH}_3\text{COOH}}$ тын суудагы эритмесиндең диссоциация турактуулуктарынын концентрациядан болгон көз карандылыштары.

$c_{\text{КС1}}$	моль/л	0.0001	0.001	0.01	0.1
$K_{\text{КС1}}$	моль/л	0.013	0.046	0.151	0.535
$c_{\text{CH}_3\text{COOH}}$	моль/л	0.001	0.02	0.1	0.2
$K_{\text{CH}_3\text{COOH}}$	моль/л	$1.75 \cdot 10^{-5}$	$1.740 \cdot 10^{-5}$	$1.700 \cdot 10^{-5}$	$1.653 \cdot 10^{-5}$

Эритмедеги иондордун төң салмактуулуктарына түздөн-түз катышпаган башка электролиттерди кошуп, туруктуу иондук чейрөнү пайдалы менен Аррениустун теориясындагы негизги тәндештиктөрдөн аткарылышын жакшыртса болот. Бул метод Я.Бренстед тараабынан сунуш кылышын, туруктуу иондук чейрөнүн методу деп аталат.

II.3 Суунун иондорунун кебейтүндүсү.

Суу начар электролит болсо да төмөндөгүдөй иондорго ажырайт:



Аррениустун теориясын таза суудагы иондук төң салмактуулуктарга колдонуп, төмөнкүнү алабыз:

$$K = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{OH}^-] / [\text{H}_2\text{O}]^2 = \alpha^2 \cdot \text{КС1} \cdot \alpha \quad (11.4.1)$$

Суу үчүн $\alpha \ll 1$ болгондуктан $[\text{H}_2\text{O}]$ туруктуу, анда

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] = [H_2O]^2 = \alpha^2 c \quad (11.4.2)$$

K_w -температурадан көз каранды болгон тұрактуулук, суунун иондук кесілтүдісү дәп аталат. Бул тенденции логарифмаласа тәмәнкү алынат:

$$\lg K_w = \lg[H_3O^+] + \lg[OH^-] \quad (11.4.3)$$

Суутек иондорунун концентрациясының тескери чоңдугунан алынған логарифмасы, эритменин суутектік көрсеткүчі (pH) дәп аталып, ал С. Серенс тарабынан сунуш кылнған:

$$pH = \lg \frac{1}{[H_3O^+]} = -\lg[H_3O^+] \text{ же кыскача } pH = -\lg[H^+] \quad (11.4.4)$$

Ошондой әле $-\lg K = pK$; жана $-\lg[OH^-] = pOH$ десек, (11.4.3)-тәндеме тәмәндөгүдөй түргे келет:

$$pK_w = pH + pOH \quad (11.4.5)$$

II.2-таблицада ар кандай температурада $pK_w = -\lg K_w$ чоңдугунун мәниси берилген.

II.2-таблица ар кандай температурадагы pK_w нын мәниси.

$t^{\circ}C$	0	10	20	25	30	40	50	60
pK_w	14,943	14,534	14,166	13,966	13,833	13,53	13,26	13,017

Суутек иондорунун концентрациясы мәнен суутектік көрсеткүчтүн ортосундагы байланышты тәмәндөгү схема мәнен көрсетүүгө болот:

$[H^+]$, моль/л.	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻⁵	10 ⁻⁶	10 ⁻⁷	10 ⁻⁸	10 ⁻⁹	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹¹	10 ⁻¹²	10 ⁻¹³	10 ⁻¹⁴	
pH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
чайрөнүн кислоталуулугу есөт.							чайрөнүн щелочтуулугу есөт.								
Нейтралдуу чайре															

Суутектік көрсеткүчтү аныктоо болынча бир нече мисалдарды карап керебүз:

I-мисал. Эгерде диссоциация даражасы 2%-ке барабар болсо, анда

ІМ азоттуу кислотанын эритменин суутектин көрсөткүчүн аныктагыла.

Чыгаруу:

$[H^+] = [HNO_2] \cdot a \cdot n_{H^+}$ формуласы бойнча суутектин иондорунун концентрациясын аныктайбыз.

$$[H^+] = 1 \cdot 0,02 \cdot 1, моль/л = 0,02, моль/л$$

$$pH = -\lg[H^+]; \quad pH = -\lg 0,02 = 1,7$$

2-мисал: Кислотанын эритменин суутектин көрсөткүчү Зкө барабар. Бул эритмеги суутектин иондорунун концентрациясын аныктагыла.

Чыгаруу:

$$pH = -\lg[H^+] \text{ формуласынан } [H^+] = 10^{-pH} \text{ алабыз. } [H^+] = 10^{-3} \text{ моль/л.}$$

РНтын маанилерин индикаторлордун жардамы менен аныктоого болот. Суутектин иондорунун концентрациясынын өзгерүшүнө жараша түстөрүн өзгөртүүчү заттарды индикаторлор дәп айтабыз.

II.4 Буфердик эритмелер

Начар кислоталар жана анын түздарынан же начар негизди түздарынан турган эритмелер буфердик эритмелердин системасын түзөт. Буфердик эритмелер белгилүү елчөмде рНты туруктуу кармайт. Аларды суюлтканда рН өзгербейт.

Буфердик эритмеге бир аз елчөмде кислотаны же негизди кошкондо сыйымдуулугуна жараша эритменин рНшы бир аз өзгерет.

Буфердик эритменин сыйымдуулугу дәп, Ил эритменин рНшынын маанисин бирге жылдырууга кеткен күчтүү кислотанын же күчтүү негиздин грамм - эквивалентинин саны аталат:


$$B_K = \frac{N_k \cdot V_k \cdot 1000}{V_{буф.}}, \quad B_H = \frac{N_H \cdot V_H \cdot 1000}{V_{буф.}}$$

Мында, B_K жана B_H - кислота же негизди буфердик эритменин сыйымдуулугу, N_k жана N_H - кислота менен негиздин нормалдуулугу. V_k жана V_H - кошулган кислота менен негиздин көлемүү. $V_{буф.}$ алынган буфердик эритменин көлемүү.

Төмөндөгүдөй буфердик эритмелер аналитикалык химияда көцири колдонулат:

I. Ацетаттык буфердик эритмө уксус кислотасы менен сууда

же башка эриткичтерде жакшы зирген түздарынын аралашмасынан туруп, кычыл чайрену пайда кылат:



2. Аммиактык буфердик эритме негиздик чайрену берет:



3. Фосфаттык буфердик эритме, дигидрофосфат жана гидрофосфат түздарынын эритмелеринен пайда болот:





4. Корбонаттык буфердик эритме:



Буфердик эритмени түзгөн компоненттердин жаратылышына жана концентрацияларына жараша тажрийба жүргүзүү үчүн керек болгон кислоталык же негиздик чайрену тандап алууга болот.

Эмне үчүн буфердик эритмеге бир аз өлчөмдө күчтүү кислотаны же күчтүү негизди кошкондо pH өзгөрбөйт же өзгөрсө да анчейин чоң өлчөмдө өзгөрбөйт? - деген суроого ацетаттык эритменин касиетинин негизинде түшүндүрүп керелү:

Ацетаттык буфердик эритмеде төмөндөгүдей тәң салмактуулук пайда болот, б.а. натрийдин ацетат тuzu күчтүү электролит болгондуктан, ал толугу менен диссоциацияга ажыраса, ал эми уксус кислотасы начар электролит болгондуктан начар диссоциацияга ажырайт:



Уксус кислотасынын тәң салмактуулугунун тирактуулугу төмөнкүгө барабар:

$$K = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

Мындан $[\text{H}^+] = K \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ же бул төндөмени логарифмалап суутектик көрсөткүч үчүн төмөндөгүдей өзгөртүп алабыз:


$$\text{pH} = \text{p}K + \lg \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

Эми ацетаттык буфердик аралашмага бир тамчы кислота же бир тамчы негиз кошкондо эмне болорун керелү:

I. Бир тамчы күчтүү кислота (HCl) кошкондо, кошулган суутектин иону ацетат иону менен биригип начар кислотаны

CH_3COOH пайда кылгандыктан уксус кислотасынын төң салмактуулугуна таасир тийгизбейт. Демек, pH туруктуу кармалат же өзгөрсө да анчейин өзгербейт.

2. Бир тамчы күчтүү нәгизди NaOH кошкондо, кошулган гидроксил иону буффердик эритмедеги суутек иону же кислота мөнөн кошулуп, pH анчейин өзгербейт.:




Бул эки реакцияда төң начар электролит суу пайда болот.

II.5 Аррениустун теориясынын негизинде кислота жана негиз түшүнүктөрү.

Аррениустун теориясынын негизинде заттар диссоциацияланганда суутектин ионуна жана кислота калдыгына ажыраса кислота деп, ал әми металлын катионуна жана гидроксил группаларына ажыраса негиз деп аталып, кислота мөнен негиздердин алгачкы теориясы пайда болғон:





Кислоталардын диссоциациясы. Кислоталар диссоциацияланганда, кислоталардын касиеттерин мүнездөөчү (кичкыл даамы, индикаторлорго таасири, негиздер мөнен аракеттениши ж.б.) суутектин иону H^+ (гидроксония иону H_3O^+) пайда болот:




Кислоталардын диссоциациясында суутектин ионунан башка катиондор пайда болбайт. Демек электролиттик диссоциация теориясы бокинча кислоталар суу эритмелеринде суутектин гидратташкан иондорун гана пайда кылуучу электролиттер болуп саналат.

Бир молекула кислота ажыраганда пайда болуучу суутектин иондорунун санын кислотанын негиздуулугу аныктайт. Мисалы, HCl жана HNO_3 -бир негиздүү кислоталар, H_2SO_4 жана H_2CO_3 -эки негиздүү кислоталар, H_3PO_4 -үч негиздүү кислота.

Эки жана көп негиздүү кислоталар, улам бирден суутектин ионун белүп чыгаруу менен баскычтуу диссоциацияланат. Мисалы, күкүрт кислотасында H_2SO_4 диссоциация процесси эки баскычта жүрөт:





НЕГИЗДЕРДИН ДИССОЦИАЦИЯСЫ. Негиздердин диссоциациясында негиздик касиетті көрсөтүүчү гидроксид иону OH^- пайда болот:





Мына ошентип, бир түрге аниондорду - гидроксид иондорун гана пайда кылуу менен диссоциациялануучу электролиттерди негиздер деп айтабыз.

Бир молекула негиз ажыраганда пайда болуучу гидроксид иондорунун санын негиздердин кислоталуулугу аныктайт. Мисалы, NaOH жана CaOH_2 - бир кислоталуу негиздер, BaCOH_2 жана CaCOH_2 - эки кислоталуу негиздер ж.б. Эки жана уч кислоталуу негиздер баскычуу диссоциацияланат. Мисалы, кальций гидроксиди CaCOH_2 эки баскыча диссоциацияланат:




Кээ бир металлдардын гидроксиддерди негиздердин диссоциация механизми бойнча да жана кислоталардын диссоциация механизми бойнча да диссоциацияланышы мумкун. Андай бирикмелерге цинктин ZnCOH_2 , бериллийдин BeCOH_2 , алуминийдин AlCOH_3 , хромдун(III) CrCOH_3 , калайдын(II) SnCOH_2 гидроксиддерин кошууга болот. Мисалы, цинктин гидроксидинин диссоциациясы темендегүдөй журушу мумкүн:

негиздик механизм бойнча:



кислоталык механизм бойнча:




Диссоциация учурунда суутектин иондорун да, жана ошондой эле гидроксид иондорун да пайда кылуучу заттарды амфотердик бирикмелер же амфолиттер деп айтабыз.

II.6 ТУЗДАРДЫН ДИССОЦИАЦИЯСЫ.



Диссоциацияланганда металлдардын катиондорун (же аммоний катиону NH_4^+) жана кислота калдыктардын аниондорун пайда

кылуучу электролиттер түздар деп аталат:






Түздар: орто түздар, кичкыл түздар жана негиздик түздар болуп белгүнет.

Орто түздар толук диссоциацияланат:





Натыйжада металлдардын катиондору жана кислота калдыгынын аниондору гана пайды болот.

Кичкыл түздардын диссоциациясы баскытуу журет. Мисалы, калийдин дигидрофосфаты KH_2PO_4 төмөндөгүдей диссоциацияланат:



Натыйжада кичкыл түздар эки типтеги катиондорду: металлдардын кетиондорун жана суутектин иондорун пайды кылат.

Негиздик түздар диссоциацияланганда дайым эки типтеги аниондор: кислота калдыгынын аниону жана гидроксид иону пайды болот. Мисалы:



II.7 Күчтүү жана начар электролиттер.

Диссоциация константы.

Диссоциация даражасына жараша бардык электролиттер күчтүү жана начар электролиттер болуп белгүншет. Диссоциация даражасы электролиттин концентрациясына жана эритменин температурасына кез каранды болгондуктан, мындай бөлүштүрүү шарттуу болуп саналат.

Начар электролиттер- бул иондорго аз диссоциациялануучу заттар болуп саналат. Органикалык эмес бирикмелерден аларга: суу, суутектин пероксиди H_2O_2 , көмүр H_2CO_3 , азоттуу NO_2 , циандуу суутек NCN , гипохлорит $NaClO$, фосфор H_3PO_4 , бор H_3BO_3 кислоталары сыйктуу кээ бир кислоталар кирет.

Электролиттин күчтүүлүгүн диссоциация константынын жардамы менен мунәздәеге болот. Бул диссоциация даражасына Караганда электролиттин күчүнүн жалпыраак сандык мунәздемесү боло алат. Анткени ал электролиттин концентрациясына кез каранды эмес.

AB начар электролитинин диссоциациясын $AB = A^+ + B^-$ бардык төң салмактуулук процесстери сыйктуу. Диссоциация константы деп аталуучу төң салмактуулук константы менен мунәздәең болот:



$$K_D = \frac{[A^+][B^-]}{[AB]}$$

Эгерде электролит баскычтуу диссоциацияга учураса, анда ар бир баскычтын диссоциация константасын жазуу керек.

Диссоциация константаларынын маанилериинен электролиттердин күчтерүн салыштырууга жана баалоого болот: K_D канчалык кичине болсо, электролит ошончо начар, жана тескерисинче K_D канчалык чоң болсо, электролит ошончо күчтүү болот.

Начар электролиттер үчүн диссоциация константасы берилген температурада туруктуу чоңдук болуп саналат (электролиттин концентрациясына кез каранды болбогон). Мисалы, фтордуу суутектин жана фосфор кислотасынын $25^{\circ}C$ дагы диссоциация константы:

$$HF = H^+ + F^- \quad K_D = \frac{[H^+][F^-]}{[HF]} = 6,61 \cdot 10^{-4};$$




$$\text{3-баскычы: } \text{HPO}_4^{2-} = \text{H}^+ + \text{PO}_4^{3-}, \quad K_d''' = \frac{[\text{H}^+] [\text{PO}_4^{3-}]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} = 1,26 \cdot 10^{-12}$$


Күдүнин жогоруда көлтирилген мәзанилери боянча төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарууга болот: фосфор кислотасы диссоциациясының биринчи баскычында экинчи жана учунчү баскычына караганда күчтүү электролит болуп саналат; фтордуу суутек кислотасы фосфор кислотасының биринчи баскычына караганда начар, ал эми фосфор кислотасының экинчи жана учунчү баскычына салыштырганда күчтүү кислота болуп саналат.

Күчтүү электролиттер эритмелеринде деэрлик толугу менен иондордо диссоциаланышат. Аларга органикалык эмес кислоталар (хлордуу суутек HCl , бромдуу суутек HBr , иоддуу суутек HI , хлор HClO_4 , азот HNO_3 , күкүрт H_2SO_4 , сөлөн H_2SeO_4 , марганец HMO_4 жана башкалар), көпчүлүк түздар, щелочтор кирет.

Күчтүү электролиттердин деэрлик толук диссоциацияланышына карабастан, алардын диссоциация даражаларының маанилери 100% тен аз болот. Бул иондордун ассоциация процесси менен байланыштуу. Карама-каршы заряддалган иондор бири-бири менен биригишип, иондук жуптарды пайда кылышат. Мисалы: диссоциация:



Иондук жуптарды пайда кылуучу иондор эриткичин белүкчелердүн катмарлары менен белгүнүп турушат. Бирок кээ бир учурларда иондор бири-бирине тишишип, жалпы гидраттык кабыкчаны пайда кылышат:



Иондук жуптарды диссоциацияланбаган молекулалар деп эсептөөгө болбайт, себеби алар молекулалардан касиеттери боянча айырмаланып турушат.

Иондук жуптарды пайда кылуу менен иондордун электростатикалык аракеттениши эритмелердеги иондордун реалдуу концентрациясын төмөндөтөт, ошондуктан электролиттин диссоциация даражасы 100% тен аз болот. Эксперименталдык

жактан аныкталуучу күчтүү электролиттердин диссоциация даражасын концентрациялык диссоциация даражасы деп айтабыз. Эритмедеги электролиттердин концентрациясы канчалык аз болсо, иондордун ассоциациясыда ошончолук аз санда болот. Концентрациялык диссоциация даражасы мүмкүн болушунча 100% ке жақындайт. Миндай көз карандылыкты күкүрт кислотасынын диссоциациясынын мисалында көрсөтсөк болот:

концентрациясы (моль/л) :	5	0,5	0,05	$5 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-4}$
диссоциация даражасы, %:	18	51	58	79	93

Күчтүү электролиттерде концентрациянын ордуна активдүүлүктүү пайдаланышат. Активдүүлүк-бул иондордун өз ара аракеттенүүлөрүн эсепке алгандагы реалдуу концентрация:
 $a = c \cdot f_a$


f_a -эксперименталдык түрдө аныкталуучу заттын активдүүлүк коэффициенти.

II.8 ЭЛЕКТРОЛИТТЕРДИН ЭРИТМЕЛЕРИНДЕГИ РЕАКЦИЯЛАР.


ОРУН АЛМАШУУ РЕАКЦИЯСЫ. Эгерде реакция учурунда начар электролиттер, (мисалы, аз эрүүчү) чекмө же газ абалындағы продуктылар пайда болсо, анда электролиттердин эритмелериндеги орун алмашуу реакциясы аягына чейин журет. Мисалы, калийдин гидроксидинин жана жез (II) сульфатынын эритмелеринин аракеттенүүсүнөн жез (II) гидроксидинин чекмесү чөгөт:



Жазылган төңдеме молекулалык төңдеме деп аталат. Аны иондук төңдеме түрүндө да жазууга болот:




Төңдеменин оц жана сол бөлүктөрүнөн бирдей иондорду кыскартып салып, кыскартылган иондук төңдемени алабыз:




Минда жездин (II) иондору менен гидроксид иондору өз ара аракеттенишип жездин (II) гидроксидин пайда кылат. Ал эми SO_4^{2-} жана K^+ иондору реакцияга катышпайт.

Газ абалындагы затты пайда кылуучу, калийдин карбонаты менен азот кислотасынын ортосундагы реакцияны карал көрөлү:


а). Молекулалык формасы:





б). Иондук формасы:



в). Кваскартылган иондук формасы:



Начар электролит- сууну пайда кылуучу нейтралдашуу реакцияларынын төндөмөлери төмөндөгүдей түрдө болот:




Мына ошентип, нейтралдашуу реакцияларында суутек иондору гидроксид иондору менен биригишип, суунун молекуласы пайда болот.

ТУЗДАРДЫН ГИДРОЛИЗИ. Суу- начар электролит. Таза сууда суутек иондору менен гидроксид иондорунун концентрациясы барабар, мында $pH=7$ болот. Эгерде сууга тузду эритсек, анда $[H^+]$ жана $[OH^-]$ иондорунун өзгөрушү менен суунун диссоциациясынын төң салмактуулугу бузулат, pH дын мааниси 7ден чөттейт. Мисалы, натрий карбонатынын эритмесинде чейрөнүн реакциясы щелочтуу ($pH>7$), жәздин (II) хлоридинин эритмесинде-кычыл ($pH<7$) болорун индикатордун жардамы менен оодой эле аныктоого болот. Эритмедеги суутек иондорунун жана гидроксид иондорунун азайышы же көбөйшү начар электролит менен алардын байланышы аркылуу жүрет.


Начар электролиттин пайда болушу менен жүрүүчү туздардын иондорунун суунун молекулалары менен орун алмашуу реакцияларын туздардын гидролизи деп айтабыз.

I. Күчтүү негиз жана начар кислотадан пайда болгон

түздардын гидролизи. Мисал катары күчтүү негиз NaOH жана начар кислота HNO_2 дан пайда болгон натрийдин нитритинин NaNO_2 гидролизин көлтиreibиз: $\text{NaNO}_2 = \text{Na}^+ + \text{NO}_2^-$. Мында оң заряддалган натрий иону суунун молекуласынан терс заряддалган гидроксид ионун жана тартып алыны мүмкүн, бирок мында начар электролит пайда болбайт (NaOH - күчтүү электролит). Терс заряддалган нитрит иону суудан оң заряддалган сүүтектин ионун тартып алып, начар электролит- азоттуу кислотаны пайда кылышы мүмкүн:



Гидролиздин бул тенденциясы кыскартылган иондук тенденме болуп саналат. Мында суунун молекуласы менен начар кислотанын аниону реакцияга киргендигин көрсөтөт. Тенденменин сол жана оң жак белүктөрүнө бирдей сандагы натрийдин иондорун кошуп жазуу менен иондук тенденмесин алабыз:









Гидролиздин молекулалык тенденмеси:



Мындан ары түздардын гидролизинин тенденмөлөрүн жазууда ушул тартип сакталат: а). кыскартылган иондук тенденме, б) иондук тенденме, в). молекулалык тенденме.

Эгерде туз күчтүү негизден жана кеп негиздүү начар кислотадан пайда болсо, анда гидролиз баскычуу жүрөт. Мисалы, натрий сульфидинин Na_2S (NaOH -күчтүү негиз, H_2S -эки негиздүү начар килота) гидролизи эки баскычта жүрөт:




Түздардын гидролизи кепчүлүк учурларда I-баскыч бөюнча жана жүрөт.

Күчтүү негиз жана начар кислотадан пайда болгон түздардын гидролизинде эритмеде ашыкча гидроксид иондору пайда болот да, эритменин реакциясы щелочтуу болот ($\text{pH} > 7$).

2. Начар негиз жана күчтүү кислотадан пайда болгон түздардын гидролизи. Жөздин (II) хлоридинин CuCl_2 [Cu(OH)_2 -начар негиз, HCl -күчтүү кислота] гидролизин карап көрөбүз. Диссоциация тенденмеси: $\text{CuCl}_2 = \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$. Cu^{2+} иондору


суудан OH^- иондорун тартып алып, начар электролитти Cu(OH)^+ пайда кылышы мүмкүн, Cl^- иондору H^+ иондору менен начар электролитти пайда кылбайт. Мына ошентип, начар негиздин катиону гидролизге учуртайт:



Мындай туздардын гидролизинин натыйжасында эритмеде ашыкча суутектин иондору пайда болот, б.а. рН=7.

Гидролиз-кайталанма процесс: реакциянын аягына чейин жүрүшү - нө пайда болгон кислота (же негиз) менен гидроксид иондорунун (же суутектин иону) нейтралдашуу реакциясы тоскоодлук келтириет.

3. Начар негиз жана начар кислотадан пайда болгон туздардын гидролизи. Бул учурда суу менен начар негиздин катиону да, ошондой әле начар кислотанын аниону да аракеттенишет. Мисалы:




Эки начар электролиттен пайда болгон туздардын гидролизи аягына чейин жүрөт (газ же чекме бөлүнүп чыгат), б.а. кайталанбоочу процесс.


4. Күчтүү негиз кана күчтүү кислотадан пайда болгон туздар гидролизге учуррабайт. Себеби алар суу менен биригишип начар электролитти пайда кылышпайт. Мындай туздарга: NaCl , KNO_3 , BaCl_2 , Na_2SO_4 ж.б. мисал көлтириүүге болот. Мындай туздардын эритмелеринде чейренүн реакциясы нейтралдуу ($\text{pH}=7$).

II.9 ЭРИТМЕЛДЕГИ КЫЧКЫЛДАНУУ - КАЛЫБЫНА КЕЛҮҮ РЕАКЦИЯЛАРЫ.


Көпчүлүк кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары электролиттердин суу эритмелеринде жүрөт. Мисалы:



Иондук тәндемесин түзөбүз:




Тенденциин оң жана сол белгүндегү бирдей сандагы оқшош иондору кыскартып, кыскартылган иондук тенденесин алабыз:



Бул тенденме реакцияга J^- (калыбына келтиргич) жана MnO_4^- (кычкылдан- дыргыч) иондору катышканын көрсетет. Тенденмеген чайрентүн да таасирин көрүүгө болот; реакция кичкыл чайреде H^+ иондорунун катышуусу менен жүрөт.

Чайрентүн кислоталуулугу (негиздүүлүгү) эритмелердеги кичкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын механизмине жана пайды болуучу продуктыларына ез таасирин тийгизет. Мисалы, әгердө калий иодиди KJ жана калий перманганаты $KMnO_4$ кислота кошулбаган суунун чайресунде реакцияланышса, анда реакция темендегүдөй тартилте жүрөт:




Суу чайресунде жүрүүчү кичкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын тенденмелерин тендең үчүн, электрондук баланс методунан башка, электрондук-иондук баланс методун же жарым реакция методун пайдаланса да болот.

I-Мисал. Электрондук-иондук баланс методу боюнча тендендегү реакциянын схемасына тиешелүү коэффициенттерди көю талаап кылышат:



Реакция учурунда езгерүүгө дуушар болгон белүкчөлөрду аныктайбыз:



Бул схеманын негизинде SO_3^{2-} ионунун кичкылданышынын жана $Cr_2O_7^{2-}$ ионунун калыбына келишинин жарым реакциясынын тенденесин түзөбүз.

Сульфит ион SO_3^{2-} сульфат ионго SO_4^{2-} -айланыш үчүн 1 моль

SO_3^{2-} суунун молекуласынан 1 моль атомардык кычкылтекті кошуп алат. Натыйжада дагы 2 моль суутектин иону пайда болот:





Схема атомдордун саны бойнча тенделгенден кийин заряддардын саны бойнча да тенделеш керек. Кычкылдануу процесси журушу учун схеманын сол жак белүгүндөгү белүкчөлөр 2 моль электрондорду бериши керек:




Биринчи жарым реакциянын (SO_3^{2-} -иондорунун кычкылданышы) тендемесин түздүк.

Хромат-анионунун калыбына келүүсүндө 1 моль $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ионунан 2 моль Cr^{3+} иону пайда болот. Мындан сырткары 7 моль атомардык кычкылтектек 14 моль суутектин иондору (кычкыл чейрөдө) менен 7 моль сууну пайда кылат:





Заряддарын тендең менен әкинчи жарым реакциянын ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ -иондорунун калыбына келиши) тендемесин алабыз:




Суммардык реакцияны кыскартылган иондук формада жазып учун эки жарым реакциянын тендемелерин кошобуз. Алынган жарым реакциялардын тендемелеринен электрондордун саны тенделет. Ал учун ар бирин тиешелүү көфициенттерге көбайтебуз:






+




Же, барабардыктын эки жагынан 6H^+ жана $3\text{H}_2\text{O}$ кыскартып, төмөндөгү тендемени алабыз:



Тәндемени молекулалык формада жазуу үчүн барабардыктын сол жана оң бөлүктөрүнө бирдей сандагы иондорду кошуп жазабыз:



2-мисал. Электрондук-иондук баланс методу менен тәмендегү реакциянын схемасына тиешелүү коеффициенттерди койгула:



Реакция учурунда бромид иону жана перманганат иону өзгөрүүгө учурайт:




бромид-иондун кычкылданышынын жана перманганат-иондун калыбына келишинин жарым реакцияларынын тәндемелерин түзөбүз.



2моль Br^- -ионунан 1моль Br_2 пайда болорун эске алыш биринчи жарым реакциянын тәндемесин түзөбүз: $2\text{Br}^- - 2e = \text{Br}_2$

1моль MnO_4^- иону калыбына келгенде 1моль MnO_2 пайда болуп, 2моль атомардык кычкылтек 2моль суу менен байланышып (нейтралдуу чейрөдө), 4моль OH^- ионун пайда кылат. Экинчи жарым реакциянын тәндемесин түзөбүз: $\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3e = \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$

Кыскартылган иондук тәндемесин түзөбүз:



Молекулалык тәндемеси:



Электрондук-иондук баланс методу әритмелердеги реакциялар үчүн гана жарактуу болот.

II.10 Электролиттердин катышуусу менен жүрүүчү орун алмашуу реакциялари

Эриген электролиттер иониттер деп аталуучу кээ бир катуу заттар менен да орун алмашуу реакцияларына кириши мүмкүн. Электролиттердин катиондору же аниондору менен орун алмашуучу киймүлдүү иондору (катиондор же аниондор) бар заттарды иониттер деп айтабыз. Иониттерге жаратылыш (жыгач, чым көң) жана синтетикалык (алюминий оксида, чайырлар) заттар кирет. Ион алмашуучу чайырлар эң чоң практикалык маанигэ ээ. Иониттер кандай иондор (катиондор же аниондор) менен орун алмашканына жараша, катиониттер жана аниониттер болуп бөлүнүштөт.

Суутектин иону натрийдин катиону менен орун алмашуучу катиониттин иштөө механизмин карап көрөбүз. Катиониттин формуласын RN түрүндө түснөтөбөз. Мында R-татаал (кебүнчө органикалык) бөлүкчө. Орун алмашуу реакциясы темендөгү схема бойнча жүрөт: $\text{RN} + \text{NaCl} = \text{RNa} + \text{HCl}$


Эгерде RN катиониттин данчалары менен толтурулган колонка аркылуу NaCl нин әритмесин еткерсөк, анда колонкадан HCl тин әритмеси белгүнүп чыгат. Белгилүү сандагы әритмени еткөргөндөн кийин катионитти регенерациялашат (б.а. калыбына келтиришет).

Иониттөр эл чарбасында көнүри колдонула баштады. Алар сейрек кездешүүчү металлдардын биримелерин алууда, өнер ағындыларын тазалоодо, суунун шордуулугун азайтууда, фармацевтикалык өнер жайларда жана башка көптөгөн тармактарда пайдаланылат.

II.11 Кислоталар жана негиздер жөнүндө азыркы мезгилдеги көз караш.


Буга чейин "кислота" жана "негиз" деген түшүнүктөр

электролиттик диссоциация теориясынын негизинде каралды. Бирок бул теория суусуз эритмелердеги көптөгөн кубулуштарды түшүндүре албайт. Суу эритмелеринде аммоний хлориди NH_4^+ жана Cl^- иондоруна диссоциацияланып, езүн туз катары көрсөтет. Ал эми сүк аммиактагы аммоний хлориди кислоталык касиетти көрсөтет (сүүтекті белгүл чыгаруу менен металлдарды эриттет). Азот кислотасы суулу чейрөдө күчтүү кислота болуп саналат. Фтордуу сүүтектин чейресүндө ал начар кислота болуп, ага сүүтектин иондорун кошуп алуу реакциясы мүнәздүү болот:




Электролиттердин эритмелеринин бул өзгөчөлүктөрүн электролиттик диссоциация теориясы түшүндүрө албайт.

1923-ж. даниялык окумуштуу И.Бренстед жана английлык окумуштуу Т.Лоури кислоталар жана негиздердин протондук теориясын сунуш кылышкан (кәэде аны протолиттик теория деп аташат). Бул теорияга ылайык кислоталар деп сүүтектин ионун (протондор) берүүчү заттарды (молекулалар же иондор) айтышат. Кислоталар протонду берип негиздерге айланат:






Заттардын негиздик касиеттери протондорду кошуп алышы менен мүнәздөлөт. Кислоталар жана негиздер - протолиттер деп аталат. Эгерде эритмеде кошоктошпогон кислота жана негиз бар болсо, анда төмөндөгүдей процесс жүрет:



Реакциянын бириккөн төндемеси:





Мисалы, аммиактын бромдуу сүүтек менен ез ара аракеттениши мындай жазылат:




Протондук теория бойнча молекулалар гана эмес, иондор да кислоталар жана негиздер боло алышат.

Протондук теория кислота жана негиз деген түшүнүктөрдүн салыштырмалуулугун көрсөтөт. Бир эле зат кандай эриткичтөрдөн аракеттөнгөндөгигине жараша, жана ошондой эле кандай белүкчелер менен аракеттөнгөндөгигине жараша кислота да, негиз да болушу мүмкүн (б.а. амфотердик касиетти көрсөтөт). Мисалы, гидросульфид-ион HS^- амфотердик касиетти көрсөтүшү мүмкүн:



Мына ошентип, протондук теория кислоталар менен негиздердин бир топ универсалдуу теориясы болуп саналат. Бирок анын да жетишшеген жактары бар. Протондук теорияны суутектин иондору катыштай журуучу реакцияларга колдонууга болбайт.

Бул кемчиликті жою учун, кислоталардын жана негиздердин аныктамасына башка сунуштар да киргизилген. Мисалы, Г.Льюис тарафынан кислоталар жана негиздерге бир топ жалыраак аныктама берилген. Анын көз карашына илайык, электрондук жупту кошуп алуучу б.а. акцептор болуп саналуучу белүкчелердү кислоталар деп айтабыз. Электрондук жупту берүүчү б.а. донор болуучу белүкчелердү негиздер деп айтабыз. Мисалы:



BF_3 -кислота, ал эми $:\bar{\text{F}}$ - негиз болуп саналат.

II.12 Суусуз эритмелер.


Суусуз эритмелер ар түрдүү технологиялык процесстерде улам кенири колдонулуп келе жатат. Суусуз эритмелер - бул суудан башка бардык суюктуктар эриткич болуп саналган, суюк эритмелер. Органикалык эмес заттар (сүйк аммиак NH_3 , суюк фтордуу суутек HF , суусуз күкүрт кислотасы H_2SO_4 , суюк күкүрт сивоксиди SO_2 ж.б.) жана ошондой эле органикалык заттар (спирттер, эфирлер, ацетон, бензол, хлороформ ж.б.) суусуз эриткичтер болуп саналат.

Суусуз эриткичтердин артыкчылык жактарын карал көрөбүз.

Суусуз эриткичтер неигизинен сууну пайдаланууга мүмкүн болбогон жерлерде колдонулат. Суулуу эритмелерде ишке аштай турган процесстер, суусуз чейрдө жүрушү мүмкүн. Мисалы, эгерде натрийдин хлоридинин жана коргошундун (II) ацетатынын суудагы эритмелерин аралаштыра турган болсок, анда коргошундун (II) хлориди чекмеге чегет:



Суусуз эриткич- пиридинде коргошундун (II) хлориди жакшы эрийт, ал эми натрий хлориди начар эрийт. Ошондуктан пиридинде темендегүдөй реакция жүрөт:




Бул мисал суусуз эриткичтерди колдонуу менен орун алмашуу реакцияларынын багыттарын езгертуүге мүмкүн экендигин көрсөтөт. Бул түздардын сууда жана пиридинде эргичтигинин аркандай болушу менен шартталат.

Суусуз эриткичтерди классификациялоо протондук теорияга нөгизделген. Эриткичтер протондук жана апротондук болуп белүнүштөт.

Протондук эриткичтердин молекулалары протондорду берүү жана кошуп алуу процесстерине катышат. Протондук эриткичтер кычыл, негиздик жана амфотердик болуп белүнүштөт.

Кычыл эриткичтер (Фтордуу суутек, күкүрт кислотасы ж.б.) үчүн протонду берүү реакциялары мүнездүү: $\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{H}^+ + \text{HSO}_4^-$

негиздик эриткичтер үчүн протонду кошуп алуу мүнездүү:



Амфотердик эриткичтер протонду берүү реакцияларына да, кошуп алуу реакцияларына да катыша берет. Аларга суутектин пероксиди H_2O_2 , спирттер кирет.

Апротондук эриткичтердин молекулалары кислоталык-негиздик процесстерге катышпайды. Апротондук эриткичтерге фосфор (III) хлориди PCl_3 , азот түвөк оксиди N_2O_4 , ацетон, бензол жана башка заттар кирет.


Суусуз эритмелерде да электролиттер иондорго диссоциацияланышат. Минда электролиттердин күчү эриткичин салыштырмалуу диэлектрдик өткөрүмдүүлүк касиетине көз каранды болот. Бул чоңдук вакуумга салыштырганда эриткичте эриген

бөлүкчелердүү электростатикалык аракеттенүү күчү канча эсэ азайгандыгын көрсөтөт. Вакуумдун диэлектрик өткөрүмдүүлүгү 1гэ барабар деп кабыл алынган. Эгерде бөлүкчелердүн (иондор, диполлдор) вакуумдагы аракеттенүү күчү F-ке барабар болсо, анда диэлектрик өткөрүмдүүлүгү ε болгон эриткичтеги аракеттенүү күчү F/ε ге барабар болот.

25°C.да суунун салыштырмалуу диэлектрик өткөрүмдүүлүгү 78,5ке барабар. Көпчүлүк эриткичтердө ε нин мааниси кичине. Мисалы, суюк аммиак үчүн ε=22 (-34°C.), ацетон үчүн ε=21, бензол үчүн ε=2,3. Бирок бир нече эриткичтердө ε-нин мааниси суункунан чоң. Мисалы, күкүрт кислотасы үчүн ε=101.

Эриткичин диэлектрик өткөрүмдүүлүгү канчалык аз болсо, андагы иондор ошончолук күчтүү аракеттенишет, молекулалар кыйынчылык менен диссоциацияланышат. Эритмелердин электр өткөрүмдүүлүгү ошончолук начарлайт. Бир эле электролит сууда күчтүү, ацетондо начар диссоциацияланыш мүмкүн. Ал эми бензольдо болсо таптакыр эле иондорго диссоциацияланбашы мүмкүн.

Суусуз эритмелерде химиялык заттардын сольволизи (гидролизгө ожлош) -эриген зат менен эриткичин ортосундагы орун алмашшуу реакциясы жүрушү мүмкүн. Мисалы, суусуз Фтордуу суутекте калийдин сульфаты сольволизгө учуртайт:




Суусуз эритмелер эл чарбасында көнүрү колдонула баштады. Алар көпчүлүк органикалык эмес жана органикалык заттарды алууда, айрыкча суулуу чейрдө гидролизге дуушар болуучу заттарды алууда пайдаланышат. Көпчүлүк синтетикалык полимерлер суусуз эритмелерде алынат. Алар металлдарды алууда жана башка көптөгөн тармактарда пайдаланылат.

12. ЭЛЕКТРХИМИЯНЫҢ НЕГИЗДЕРИ.

12.1 Негизги түшүнүктөр

Электрхимия түшүнүгү электрдик жана химиялык кубулуштарды камтыйт. Электрхимия химиялык жана электрдик энергиялардың өз ара айланыштарының закон чөнөмдүүлүктөрүн сокутат. Ар кандай кычылдануу-калыбына келүү реакциялары бири-бiriнен айрмаланган химиялык жана электрхимиялык механизмдер менен журет, б.а. кычылдануу - калыбына келүү реакцияларын химиялык же электрхимиялык жол менен жургүзүүгө болот. Ошондуктан химиялык жана электрхимиялык реакциялардың айырмачылыгын билүү зарыл. Реакцияга кирген белүкчелердүн кагылышуусу химиялык механизмдин негизги шарты болуп эсептелет. Мисалы, цинк пластинкасын жәздин(II) тузунун әритмесине салганда тәмендәгүдөй реакция жүрүп:





электрондор цинктен жәздин ионуна Cu^{2+} етет, мында электрондордун жолунун қыскалыгы менен бағытсыздыгы химиялык механизмдин кошумча шарттары болуп эсептелет. Бул химиялык механизмдин негизинде химиялык реакцияның энергиясы қылуулук катарында берилет.

Ушул эле реакцияны электрхимиялык жол менен жургүзүүгө болот. Ал үчүн еки электроддук системадан турган электрхимиялык чыңыр чогултулуп, кычылдандыргыч менен калыбына көлтиригич белунет, б.а. жәз жана цинк металлдарынан жасалган пластинкалары өздерүнүн туздарының әритмелерин кармаган стакандарга салынып, I2.1-сүрөтө көрсөтүлгөндөй гальваникалык элемент чогултулат. Бул системада I-стакандагы цинк пластинкасы әріп, Zn^{2+} түрүндө әритмеге етет, б.а. цинк металлы (анод) кычылданат (I2.1-сүрөт):





ал әми аноддо пайда болгон электрондор бириңчи тектеги еткергүчтөрдүн (4-) жардамы менен цинктен жәз пластинкасын көздөй берилет. Жәз пластинкасына келген электрондор 2-стакандагы жәздин иондорун калыбына көлтирец:



12.1-сүрөт. Электрхимиялык чыңырдын түзүлүшү.

1-цинк пластинкасы салынган стакан; 2-жөз пластинкасы салынган стакан; 3-электролиттик кепүрөчө; 4-электрондук өткөргүч; 5-вольтметр.

Жиынтыктап айтканда жогоруда көрсөтүлгөн реакция аноддук жана катоддук процесстердин суммасынан турат:



Кычылдануу жана калыбына келүү реакциялары жүрушу учун, система түрк болушу көрек. Ал учун системага түз (электролиттик) кепүрөчө (3-) жана электрондук өткөргүч (4-) кошулуп чогултулат. Кычылдануу жана калыбына келүү реакцияларына таасирин тийгизбестен, система аркылуу электр тогу етсүн учун 1- жана 2- стакандарга U-турундегү айнектен жасалған идиштин ичине электролиттин эритмеси күюлуп, 12.1-сүрөтте көрсөтүлгендей абалда салынат. Миндай учурда 12.1- реакцияны электрхимиялык механизм менен жүрүп, б.а. гальваникалык элементте жүргөн химиялык реакциянын (12.2 -реакция) энергиясы электрдик энергияга айланат.

Химиялык реакциянын энергиясын электрдик энергияга айландыруучу системалар -гальваникалык элементтер деп аталат.

Аккумуляторлор жана батерейкалар тұрактуу ток булактарына кошуулуп жалпы жолунан гальваникалық әлементтерге таандык. Демек, бириңчиден электрхимиялық механизмде электрондор бир багыттуу күймүлдө болсо; экинчиден химиялық реакцияга киргөн заттар (бөлүкчөлөр) чейрде түздөн түз биригишпейт.

Мындей гальваникалық элементтерде: 1) I- жана 2-стакандагы электролиттер б.а. реакцияга киргөн заттардың эритмелери электр тогун өткерууге шарт түзүп, электр өткөргүчтөрдүн II-тибине кирет; 2) Сырткы чыңжырдын (12.I-сүрөт, 4) жардамы менен электрон алмашуу реакцияларына катышкан металл өткөргүчтөр (си менен Zn) электроддор болуп эсептелинет; 3) Эки электроддүн ортосундагы электрондордун өтүшүн камсыздандырган металл өткөргүч сырткы чыңжыр деп, ал өткөргүчтүн I-тибин түзет. Гальваникалық элементтер электрхимияда толук каралат.

Электрхимия иондук системалардың физикалық - химиялық касиеттерин, ошондой эле заряддалған бөлүкчөлөр (e^- же иондор) катышкан фазалар арасындагы чектердин беттик түзүлүштерүн, касиеттерин жана ошол фазалардың ортосундагы заряддалған бөлүкчөлөрдүн өтүү механизмдерин окутат.

Электрдик зарядды алыш жүрүүчү электрондор же иондор, заряддалған эки өткөргүчтү (иондук же электрондук) тийшитиргендө, жалпысынан алғанда тең салмактуулук абалда болбайт. Электрондор же иондор концентрациясы чоң жактан кичине жакты көздөй жылат.

Тактап айтканда, электрондор же иондор эки фазаны (мисалы металл менен эритмени) байланыштырганда, фазалардың ортосунда кош электрдик катмар пайда болгондуктан, алар тең салмактуулукта болбайт жана заряддалған белүкчөлөр концентрациясы чоң жактан кичине жакты көздөй жылат. Ошонун негизинде бир фаза оң ал эми экинчи фаза терс зарядка ээ болот. Мисалы, 12.I-сүретте цинк пластинкасынын ички бети терс зарядка, ал эми ага жанаша турган эритменин бети оң зарядка ээ болуп, терс жана оң заряддардын катмары пайда болот. Мындей кош иондук катмар кош электрдик катмар деп аталып, конденсатордун эки обкладкасындай эле бир катмары оң ал эми экинчи катмары терс зарядка ээ болот. Кош электрдик катмар эки фазалын чегинде жайгашып, заряддалған белүкчөлөр бир фазадан экинчи фазага өтүп турат. Эки фазада бул заряддалған белүкчөлөрдүн бир фазадан экинчи фазага жана тескерисинче

екинчи фазадан биринчи фазага етүү ылдамдыктыры төцөлгөнде төң салмактуулук абал орнойт. Заряддалган белүкчөлөрдүн белүнүшүнөн пайда болгон көш электрдик катмарлардын ортосунда б.а. эки фазанын ортосунда электрдик потенциалдардын айырмасы пайда болот. Бул электрдик потенциалдардын айырмасы төң салмактуулук орногондо туруктуу мааниге ээ болуп темендөгүдөй формуланын жардамы менен аныкталынат:

$$\varphi = \varphi^0 + \frac{2,3RT}{Z+F} \ln C_M^{Z+} \quad (12.3)$$

Мында $Z+$ - электрди алыш жүрүүчү белүкчөлөрдүн элементардык зарядынын чоңдугу же электроддук реакцияга катышкан электрондордун саны (12.2- реакцияны кара); C_M^{Z+} - ээгөрмелүү фазадагы электрди алыш жүрүүчү белүкчөнүн концентрациясы (мисалы Cu^{2+} жана Zn^{2+} иондорунун эритмөдеги концентрациялары); R- универсалдык газ турактуулугу; T- абсолюттук температура; F- фарадейдин саны; φ - электрдик потенциалдардын айырмасы; φ^0 -турактуу чоңдук.

12.3-төндөмеге ошкон төндеме биринчи жолу Нернст тарабынан алынган, жана мынтай төндемелер Нернистин төндемеси деп аталат.

12.2 Электроддук потенциал.

Электрд киймүлдөткүч күчү. Электроддор.

12.3-төндемени ондук логарифм түрүндө жазып алса ынгайлуу болот:

$$\varphi = \varphi^0 + \frac{\theta}{Z} \ln C_M^{Z+} \quad (12.4)$$

25°Сда $\theta = 2,3RT/F = 59$ мВ = 0,059 В.

Төң салмактуулук абалдагы эки фазанын ортосундагы потенциалдардын айырмасы б.а. электрдик потенциалдын мааниси ошол фазалардагы заряддарды алыш жүрүүчү белүкчөлөрдүн концентрасиясы жана ал белүкчөлөрдүн заряддарынын чоңдуктары менен аныкталынат.

Эритмө менен ага салынган металл электродунун чектери аркылуу электрди алыш жүрүүчү электрон болот. Эритмеге металлды салғанда, жапысынан алганда темендөгүдөй электроддук реакция курет:

n-электролдук реакцияга катышкан электрондордун саны, ox жана Red реакцияга катышкан заттардын күчкүлдөнгөн жана калыбына келген белүктөрү (мисалы 12.1 сүретте I-стакандагы система учун Ox-Zn^{2+} ал эми Red-Zn). Электролдук реакция (оксред - реакция) 12.5-тәндемеге ошогон күчкүлдөнгөн калыбына келүү жарым реакциялар менен берилсе 12.4-тәндеме жалпы жолунан электролдук реакциялар учун темендегүдөй жазылат:

$$\varphi = \varphi^{\circ} + \frac{\theta}{n} \lg \frac{c_{\text{ox}}}{c_{\text{Red}}} \quad (12.6)$$

Мында, c_{ox} жана c_{Red} - заттардын күчкүлдөнгөн жана калыбына келген белүктөрүнүн концентрациялары, φ° чоңдугу изотермикалык туруктуулук (аны электролдук реакцияга катышкан заттардын активдүүлүктөрү биргэ барабар болгон учурдагы электролдук потенциал деп кароого болот жана φ° -дү стандарттык электролдук потенциалды көзде стандарттык күчкүлдөндыргыч потенциал деп аташат).

Бири-бирине тийиштирилген эки фазалын электрдик потенциалдарынын айырмасы (φ) электролдук потенциал деп аталат.

Электролдук потенциалдын абсолюттук маанисин так аныктоого болбайт, анын маанисин стандарттык суутектик электролдун маанисине салыштырып аныкташынат жана стандарттык суутектик электролдун мааниси шарттуу турде ($P_{H_2} = 1 \text{ атм.}, T = 298 \text{ К}$, жана $c_{\text{кислота}} = 1 \text{ моль/л}$ болгондо) нелгэ барабар дөлип алынат. φ° -стандарттык электролдук потенциал. $\theta = 2,3RT/F$ кебейтүндүсү абсолюттук температурага пропорциялаш болгон чоңдук. Аны электрхимиялык бирдик ($I_v/\text{экв}$ же $I_m/\text{экв}$) менен түтүнчүлгөн абсолюттук температура катары караса болот. 25°C да θ чоңдугунун мааниси 59 мв же 0.059 в го барабар.

Электролдук потенциал, системалын күчкүлдөндыргыч касиетин мүнәздөйт: ал эритменин канчалык күчкүлдөндыргыч касиети чоң болсо, ошончолук чоң болуп, ал эми эритменин калыбына келтириүүчү касиетинин есүшү менен төмөндөйт. Ошондуктан, көпчүлүк учурларда, эгерде металлдардын атомдору электролдук реакцияларга катышпаса, б.а. металл электрондун донору жана акцептору болгон учурларда, мындаи электролдун потенциалын күчкүлдөндыргыч потенциал делинөт.


Электролдук потенциалдын мааниси температурадан,

электроддук реакцияга катышкан редокс-системанын жаратылышынан жана бул системага кирген заттардын салыштырмалуу өлчөмүнен жана алардын абалынан көз каранды.

Таза жена прикладдык химия боюнча Эл аралык союз 1953-жылы электроддук потенциалга аныктама берил, айрым электроддук жарым реакциялардын, толук электрохимиялык реакциялардын жана электрхимиялык системанын белгүктөрүнүн жазылыш эрежелерин кабыл алган:

Кычылдануу-калыбына келүү жарым реакциялар жүргөн электрод менен стандарттык суутектик электроддун түзүлгөн гальваникалык элементтин электр күймүлдөткүч күчү (Э.К.К) - электроддук потенциал деп аталат.

Мисалы, I2.2-сүрөттө көрсөтүлгөн кайталанма гальваникалык элементти карайлы.



I2.2-сүрөт. Суутектик электрод менен изилденүүчүү электроддун түзүлгөн гальваникалык элемент.
1-суутектик электрод; 2-изилденүүчүү электрод; 3-түз көпүрөче; 4-вольтметр; Θ_1 -1-эритме Θ_2 -2-эритме.

Бул гальваникалык элементтин схема түрүндө жасалыны төмөндөгүдөй:



Эки таякча (II) эки эритменин ортосунда пайда болгон диффузиялык потенциалдын жошкандыгын билдириет. Ал үчүн күймүлдүүлүктарынын маанилери боюнча бири-бираине жакын иондордон (K^+, Cl^-) турган, мисалы ксідон даярдалган түз көпүрөчесү колдонулат. Түз көпүрөче көпчүлүк учурларда түрүндөгү айнек тутукчөлөрүнен жасалат (I2.2-сүрөт, 3).

Кеэ бир электроддук системалардын стандарттык электроддук

ПОТЕНЦИАЛДАРЫНЫН МААНИЛЕРИ I2.I-ТАБЛИЦАДА БЕРИЛГЕН.


I2.I-ТАБЛИЦА.

КЭЗ БИР ЭЛЕКТРОДДУК СИСТЕМАЛАРДЫН СТАНДАРТТЫК ЭЛЕКТРОДДУК ПОТЕНЦИАЛДАРЫ.

Электроддук реакциялар.	$\varphi^\circ, \text{В}$	Электроддук реакциялар.	$\cdot\varphi^\circ, \text{В}$
$\text{Li} + e^- = \text{Li}$	-3,045	$\text{Cu}^{2+} + 2e^- = \text{Cu}$	0,337
$\text{Pb} + t^- = \text{Pb}$	-2,925	$\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4e^- = 4\text{OH}^-$	0,401
$\text{K} + e^- = \text{K}$	-2,922	$\text{Cu}^+ + e^- = \text{Cu}$	0,521
$\text{Ba}^{2+} + 2e^- = \text{Ba}$	-2,900	$\text{I}_2(\text{k}) + 2e^- = 2\text{I}^-$	0,536
$\text{Ca}^{2+} + 2e^- = \text{Ca}$	-2,87	$\text{I}_3^- + 2e^- = 3\text{I}^-$	0,545
$\text{Na}^+ + e^- = \text{Na}$	-2,714	$\text{I}_2 + 2e^- = 2\text{I}^-$	0,621
$\text{Mg}^{2+} + 2e^- = \text{Mg}$	-2,363	$\text{Fe}^{3+} + e^- = \text{Fe}^{2+}$	0,771
$\text{Al}^{3+} + 3e^- = \text{Al}$	-1,66	$\text{Hg}^{2+} + 2e^- = 2\text{Hg}$	0,798
$\text{Ti}^{2+} + 2e^- = \text{Ti}$	-1,63	$\text{Ag}^+ + e^- = \text{Ag}$	0,799
$\text{Mn}^{2+} + 2e^- = \text{Mn}$	-1,18	$\text{Br}_2(\text{c}) + 2e^- = 2\text{Br}^-$	1,065
$\text{Zn}^{2+} + 2e^- = \text{Zn}$	-0,763	$\text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}^+ + e^- = \text{H}_2\text{O} + \text{OH}^-$	1,14
$\text{Cr}^{3+} + 3e^- = \text{Cr}$	-0,71	$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e^- = 2\text{H}_2\text{O}$	1,229
$\text{Ft} + 2e^- = \text{Ft}$	-0,44	$\text{Cl}_2 + 2e^- = 2\text{Cl}^-$	1,358
$\text{Cr}^{3+} + e^- = \text{Cr}^{2+}$	-0,424	$\text{Cr}_{27}^{0-} + 14\text{H}^+ + 6e^- = 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	
$\text{Cd}^{2+} + 2e^- = \text{Cd}$	-0,403	$\text{Au}^{3+} + 3e^- = \text{Au}$	1,36
$\text{Co}^{2+} + 2e^- = \text{Co}$	-0,277	$\text{Mn}^{3+} + e^- = \text{Mn}^{2+}$	1,4
$\text{Ni}^{2+} + 2e^- = \text{Ni}$	-0,25	$\text{Ce}^{4+} + e^- = \text{Ce}^{3+}$	1,51
$\text{Sn}^{2+} + 2e^- = \text{Sn}$	-0,136	$\text{Au}^+ + e^- = \text{Au}$	1,61
$\text{Pb}^{2+} + 2e^- = \text{Pb}$	-0,126	$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2e^- = 2\text{H}_2\text{O}$	1,68
$\text{Fe}^{3+} + 3e^- = \text{Fe}^{2+}$	-0,036	$\text{Mn}^{4+} + e^- = \text{Mn}^{2+}$	1,77
$\text{H}^+ + e^- = 1/2\text{H}_2$	0,0000	$\text{Co}^{3+} + e^- = \text{Co}^{2+}$	1,84
$\text{Cu}^{2+} + e^- = \text{Cu}^+$	0,153	$\text{F}_2 + 2e^- = 2\text{F}^-$	1,95
$\text{AgCl} + e^- = \text{Ag} + \text{Cl}^-$	0,222		2,87
$\text{Fe(CCN)}_3^{3-} + e^- + \text{Fe(CCN)}$	0,36		

Стандарттык потенциалдардын табилицасынын жардамы менен ар кандай гальваникалык элементтерде журген химиялык реакциялардын төңдемелерин түзүп, ал реакциянын багытын жана толук журуу мүмкүнчүлүгүн айтууга болот. (12.6)-төңдеме кайталанма электроддун жана эритменин составынан ($P, T = \text{const}$ болгондо) болгон кез Караптылктырын көрсөткөн жалпы төңдеме болуп саналат.

Суутек электродунда төмөндөгүдей реакция жүрет:



Бул реакцияда, суутектин калыбына келген белүгү $H_{\text{адс}}$ (H_2) жана кичкылданган белүгү H^+ . $H_{\text{адс}}$ - белүкчесүнүн концентрациясын аныктоо мүмкүн болбогондуктан, H_2 молекуласынын парциалдык басымы (P_{H_2}) колдонулат. (12.6)-төңдемени колдонуп, $c_{\text{ред}} = \sqrt{P_{H_2}}$ жана $c_{\text{ок}} = c_{H^+} = 1$ деп белгилеп, суутек электродунун потенциалы үчүн төмөндөгүдей түкштмани алабыз:

$$\varphi_{H_2} = \varphi_{H_2}^{\circ} + \theta \lg c_{H^+} / \sqrt{P_{H_2}} \quad (12.8)$$

Мында, P_{H_2} -электродко берилүүчү суутек газынын парциалдык басымы. $c_{H^+} = 1$ жана $P_{H_2} = 1 \text{ атм}$. болгондо (12.8)-төңдемеден стандарттык суутектик электроддун (С.С.Э) потенциалы алынат:

$$\varphi_{H_2} = \varphi_{H_2}^{\circ} = 0 \quad (12.9)$$

Практикада активдүүлүгү биргө әз болгон кислоталынан ($a_{H^+} = 1$) (теориялык жактан $a_{H^+} = 1$ болгон шарт колдонсо болмок) эритменине салынган платинага 1 атм. басымда суутек газы берилсе, анда мындаи электрод -стандарттык суутектик электрод деп аталаш, $\varphi_{H_2}^{\circ}$ стандарттык суутектик электроддун потенциалы шарттуу түрдө бардык температурада нелгө барабар делип алынган. Демек, стандарттык суутектик электроддун потенциалы нелгө барабар, ал дайыма гальваникалык элементтин терс уюлуна туташтырылат жана элементи схема түрдө көрсөткөндө сол жагына жазылат.

Кичкылдануу-калыбына келүү жарым реакциялары журген изилдөнүүчү электрод (12.2-сүрөт, 2) оц жагына жазылат. 12.2-сүрөттө көрсөтүлгөн гальваникалык элементтин Э.К.К. (е)

диффузиялык потенциал жоулган учурда оң жана сол жактагы платинаны ички потенциалдарынын айырмасына барабар:

$$E = \varphi_{\text{оң}} - \varphi_{\text{сол}} \quad (12.10)$$

Элементтеги жүргөн жалпы реакция төмөндөгүдей жазылат:



$M^{z+} + ze^- \longrightarrow M$ оң жактагы электроддо жүргөн реакция, ал эми $\frac{z}{2}\text{H}_2 \longrightarrow z\text{H}^+ + ze^-$ сол жактагы жүргөн реакция.

Оң жактагы электроддогу жүргөн реакцияга жооп берген электроддук система $M^{z+}|M$ деп белгиленип, анын потенциалы шарттуу түрдө нелгө барабар деп алынган стандарттык суутектика электроддун потенциалына салыштырмалуу аныкталынат. Эритмеге салынган металл мөнен эритменин ички потенциалдарынын айырмасы-электроддук потенциалды б.а. электроддордун потенциалдарынын абсолюттук маанилерин аныктоого мүмкүн болбогондуктан, электроддордун потенциалдарын аныктоодо жогорку шарт кабыл алынат. Анткени электроддордун потенциалдарынын айырмасын гана б.а. элементтин Э.К.К.үн аныктоого мүмкүн. Мисалы I2.2-сүреттө көрсөтүлгөн гальваникалык элементтин Э.К.К.ү I2.6-, I2.9- жана I2.10-төндөмелердин негизинде төмөндөгүгө барабар болот:

$$E = \varphi - \varphi_{\text{H}_2} = E^\circ + \frac{\theta_1 g c_M z^+ - \theta_1 g c_{\text{H}^+} \sqrt{P_{\text{H}_2}}}{n} \quad (12.11)$$

Мында, $E^\circ - \varphi - \varphi_{\text{H}_2}$ стандарттык Э.К.К. Эгер сол жактагы электрод, стандарттык суутектика электрод болсо, анда I2.9-төндөменин негизинде I2.11- төндөмө жөнекейлөнүп төмөндөгүдей формага көлөт:

$$E = E^\circ + \frac{\theta_1 g c_M z^+}{n} \quad (12.12)$$

Эми I2.1 -сүреттө көрсөтүлгөн гальваникалык элементтин ЭККүн табалы. Ал ЭККүн аныктамасы бойнча оң жана сол жакта жайгашкан жөз жана цинк электроддорунун электроддук потенциалдарынын айырмасына барабар. Электроддордун электроддук потенциалдары I2.2-реакциянын жана I2.6-төндеменин негизинде төмөнкүгө барабар:

$$\varphi_{\text{Cu}} = \varphi_{\text{Cu}}^{\circ} + \frac{\theta}{2} \lg C_{\text{Cu}}^{z+}, \quad (12.13)$$

φ_{Cu} - жез электродунун электроддук потенциалы.

$$\varphi_{\text{Zn}} = \varphi_{\text{Zn}}^{\circ} + \frac{\theta}{2} \lg C_{\text{Zn}}^{z+}, \quad (12.14)$$

φ_{Zn} - цинк электродунун электроддук потенциалы.

12.1-сүреттө көрсөтүлгөн гальваникалык элемент Даниэль-Якобинин элементи деп аталат жана анын ЭККү 12.13- жана 12.14-тәндемелердин айырмасы катарында аныкталынат:

$$E = \varphi_{\text{Cu}} - \varphi_{\text{Zn}} = E^{\circ} + \frac{\theta}{2} \lg \frac{C_{\text{Cu}}^{z+}}{C_{\text{Zn}}^{z+}}, \quad (12.15)$$

Мында $E^{\circ} = \varphi_{\text{Cu}}^{\circ} - \varphi_{\text{Zn}}^{\circ}$.

12.1-таблицадан жез менен цинк электроддорунун стандарттык потенциалдарынын маанилериинин бул тәндемеге койсо, 12.1-сүреттө көрсөтүлгөн гальваникалык элементтин стандарттык ЭККүнүн мааниси алынат:

$$E^{\circ} = 0,337 \text{ В} - (-0,763) = 1,1 \text{ В}$$

ЭККүнүн маанисинин од болушу 12.1-реакциясы ондон сол жакты көздөй ез алдынча жүрет дегендикке жатат.

Гальваникалык элементтин ЭККүнүн жардамы менен тәмәндегүдөй формуланын негизинде реакция үчүн Гиббстин эркин энергиясынын езгерүшү аныкталынат:

$$\Delta G^{\circ} = nFE^{\circ}$$

Даниэль-Якобинин элементи үчүн ΔG° дун мааниси тәмәндегүдөй аныкталынат ($n = 2$; $F = 96485 \text{ К}$; $E = 1,1 \text{ В}$)

$$\Delta G^{\circ} = -96485 \cdot 2 \cdot 1,1 = -212267 \text{ Дж/моль} = -212 \text{ кДж/моль}.$$

ΔG° дун абдан чоң терс мааниси жез калыбына келет дегендикке жатат. Демек, E нин мааниси боянча, Гиббстин эркин энергиясы сыйктуу эле реакциянын багыты аныкталынат.

I3 ДИСПЕРСТИК СИСТЕМАЛАР.

I3.1 Коллоиддик системалардын жалпы мүнәззәмесү. коллоиддик абал.

Коллоиддик химия илім катарында XIX-күлгүмдін 60-жылдарында пайда болған. алның пайда болушуна англиялық окумуштуу Т. Гремдин кошкон салымы чоң. Ал жандык мембрана (тери, табарсык, чөл кабык ж.б.) арқылуу өр кандай заттардын диффузиясының ылдамдыктарын изилдее учурунда, мембрана арқылуу еткен заттардын кристаллдашқандыгын, ал эми өтпеген заттардын кристаллдашшаганын байкаган. Ал биринчи түрдөгү заттарды кристаллоиддер, ал эми әкинчи түрдөгү клей сымал заттарды - коллоиддер деп атаган. Кристаллоиддер (кант, аш тuzu, ж.б.) сууда әригенде чынныг әритмелерди пайда қылса, ал эми коллоиддер (клей, казеин, кремний кислотасы, күкүрт ж.б.) коллоиддик әритмелерди пайда қылат. Бирок, көз бир заттар (әриткичтин жаратылышына, температурага, басымга, концентрацияга, заттын белүкчелерүнүн өлчөмдерүнө ж.б.) шартка жараша кристаллоиддик да, коллоиддик да касиеттерди көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, сууда аш тuzu кристаллоиддик касиеттерди көрсөтсө, ал эми бензолдо коллоиддик әритмени пайда қылса, ал эми спиртте кристаллоиддик касиеттерге ээ.

Демек заттардын коллоиддер жана кристаллоиддер деп белүнүшү салыштырмалуу. Коллоиддер жана кристаллоиддер заттардын абалдары болуп саналат. Коллоиддик әритмелер дисперстик системаларга таандык. Ар кандай өлчөмдөгү бир заттын майда белүкчелерүнүн әкинчи бир затта тегиз таралуусунан пайда болғон системалар дисперстик системалар деп аталат. Дисперстик системалар гетерогендүү болгондуктан, ал эки же андан көп фазалардан: дисперстик фазадан жана дисперстик чейрөдөн турат. Мисалы, дисперстик фаза болғон тумандын же булуттун дисперстик чейресү атмосфера, дисперстик фазасы суунун майда тамчылары болот. Ал эми чандын дисперстик фазасы катуу майда белүкчөлөр

Коллоиддик абалдагы заттардын касиеттери дисперстүүлүгүнө (латынча *dispersus*-майдаланган, талкаланган же таралган деген маанинде) жана гетерогендүүлүгүнө жараша болот. Коллоиддик химияда дисперстүүлүк жөнекей молекулалардан чоңураак белүкчөлөрдөн баштап, көзге көрүнүүчү белүкчөлөргө чейинки заттардын

ченин билдирет, б.а. 10^{-4} - 10^{-9} М өлчемдегү бөлүкчелер. Мындай өлчемдегү бөлүкчөлөр коллоиддик абалга таандык болот.

Дисперстүүлүк (Д), бөлүкчелердүн өлчөмдерүнө (а) тескери чондук катарында аныкталынат:

$$D = \frac{I}{a}$$

(13.1.1)

Коллоиддик абалдагы заттар өзгөче касиеттерге ээ. Ар кандай телолорду майдалаганда, жалпы массасы менен көлемү өзгөрүсүз калуу менен биргэе алардын жалпы беттик аянты ёсёт.

Дисперстик фазалардын өлчемдөрү 10^{-9} М.ден төмөндөгөндө гетерогендик абал жоюлуп, гомогендик система пайда болот. Дисперстик системаларга жер кыртышы, топурак, адсорбенттер, катализаторлор, ныкташкан порошоктор ж.б. мисал боло алат.

Активдештирилген көмүрдүн салыштырма бети жүздеген, миңдеген M^2 га жетет.

13.2 Дисперстик системалардын бөлүнүшү.

Дисперстик системалар өлчемдерүнө, агрегаттык абалына, түзүлүшүнө, фазалардын ортосундагы өз ара аракеттенүүлерүнө жараша бөлүнүт. Фазалык айырмачылыгы бөйнчя дисперстик системалар супензиондер жана молекулалык коллоиддер деп бөлүнүт.

Дисперстик фазалардын өлчемдерүнө жараша дисперстик системалар негизинен төмөндөгүдей эки түргө бөлүнүт:

1. Дисперстик фазаларынын өлчемдерүү $r = 10^{-6}$ - 10^{-4} М болгон: кесек дисперстүү системалар (супензия, эмульсия, порошоктор).

2. Дисперстик фазалык өлчемдерүү $r = 10^{-7}$ - 10^{-9} М болгон: жогорку дисперстүү же коллоиддик системалар.

Өлчемдерүү 10^{-9} М.ден кичине болгон бөлүкчөлөр иондук же молекулалык эритмелерди б.а. чыныгы эритмелерди түзөт (чыныгы эритмелер 10^{-9} -глабада каралган).

Жогорку дисперстүү системалар жаратылышта кенири тараалган.

Кесек дисперстүү системалардын дисперстик фазасы гравитациялык күчтүк негизинде чөгөт (же калкып чыгат), кагаз фильтри аркылуу етпейт жана кадимки микроскопто керүнүт. Жогорку дисперстүү системалардын дисперстик фазалары кагаз фильтринен өткөнү менен ультрафильтрлөрден (целлофан, перга-

мент) етпейт, оптикалык микроскоптон көрүнбейт жана нормалдык шартта чекпейт (же калкып чыкпайт).

Агрегаттык абалдары бойнча дисперстик системалардың түрге белсө болот (I3.1-таблица).

I3.1-таблица.
Дисперстик системалардың агрегаттык абалдары бойнча белгилүүшү.

Дисперстик фаза	Дисперстик чайре	Белгилениши	Мисалдар
Газ	Газ	Г/Г	Көз бир газдык арамашмалар, аба
Сүүк	Газ	С/Г	Туман, булут, сүүк заттардың аэрозолдору
Катуу	Газ	К/Г	Түтүн, чаң, порошоктор катуу дарылардың аэро золдору
Газ	Сүүк	Г/С	Кәбүк, газдык эмульсиялар
Сүүк	Сүүк	С/С	Латекс, нефть, эмульсиялар (сүт)
Катуу	Сүүк	К/С	Суспензия, коллоидлик эритмелер, золдор, галдер пасталар.
Газ	Катуу	Г/К	Катуу кебүктөр, нан силинагель, активдештирилген кемур, пемза
Сүүк	Катуу	С/К	Бермет, түтүктүү торчолонгоп системалар, гель, жандуу организдин тканандары
Катуу	Катуу	К/К	Минералдар, куймалар, түстүү айнектер

Жалпы жолунан жогорку дисперстүү системалар золдор деп аталат. Алар дисперстик чайренүн мунезү бойнча-(гидрозол, органозол, аэрозол) деп белгүнет. С/С, К/С жана К/Г, тибиндеги кесек дисперстүү системалар эмульсия, суспензия жана порошок-чандар деп аталат.

I3.3 Суспензоиддер жана молекулалык коллоиддер.

Полимерлерге жана жогорку молекулалуу кошулмалаларга

(ЖМК) жана алардын эритмелерине коллоиддик химияда езгөчө орун берилет. ЖМК дын эритмелери бир эле учурда чыныгы эритмелерге таандык болгонуна карабастан, коллоиддик касиеттерге да ээ. ЖМКлар эригенде өз алдынча дисперсияланып, чыныгы эритмелерден айрмаланбаган бир фазалуу, гомогендик, түрүктүү жана кайталаама системаларды (мисалы: белоктун суудагы жана бензодлогу эритмелери) пайда кылат. Бирок, бул макромолекулалардын өлчөмдерүү кадимки молекуларга караганда етө чоң б.а. коллоиддик белүкчөлөргө жакын же андан да чоң болушу мүмкүн. Ошондуктан, ЖМКдун эритмелерин молекулалык коллоиддер деп коюшат.

Ошентип, дисперстик системалар негизинен эки класска бөлүнөт: суспензоиддер жана молекулалык коллоиддер.

Суспензоиддер, белүкчөлөрү, атомдордун же молекулалардын топторунан турган, жогорку дисперсттүү гетерогендүү системалар (лиофильдүү жана лиофобдуу), алардын фазалары курчап турган чейрөдөн ачык даана чектер аркылуу белүнүп турса, ал эми тескериисинче молекулалык коллоиддер - өз алдынча пайда болгон, сольваташкан макромолекулалардан турган, түрүктүү жана кайталаама, бир фазалуу гомогендик системалар.

13.4 Дисперстик системалардын алымнышы.

Коллоиддик эритмелер дисперсттүүлүгү бөюнча (дисперстик фазалардын өлчөмдерүү бөюнча) кесек дисперсттүү системалар менен чыныгы эритмелердин ортосундагы абалды өзлөгөндиктөн, аларды алуунун эки жолу бар:

1) Дисперциондук, б.а. чоң белүкчөлөрдү майдалоо:

Коллоиддик эритмелерди (зольдорду) алуу үчүн механикалык, ультраундук (ультразвуковый), электрдик дисперсиялоо методдору колдонулат.

Механикалык дисперсиялоодо, майдалануучу зат көпкө созулган убакытта атايын аппараттарда ургалдуу сүртүү жана жанчуу жолдору менен дисперциаланат. Алардын ичинен шардык жана коллоиддик деп аталган тегирмөндер көнүри тараалган.

2) Конденсациялык б.а. иондорду же молекулаларды бири-бирине бириктируү; конденсациялык методдор физикалык жана химиялык деп белүнөт.

Бири-бирине жабышкан белүкчөлөрдү ажыратуу жолуна негиздөлгөн пептизация методуна дисперциондук метод жакын. Физика-

лык конденсация буулардын конденсацияланышына негиздеген. Ар кандай заттардын буулары газдык чейрөлөрдө конденсацияланса аэрозолдор алынат. Бири-биринде эрибеген заттардын биргелешип конденсацияланышынан золдор алыныш мүмкүн. Мындай жол менен ар кандай органикалык эриткичтерде кәэ бир металдардын золдору алынат.

13.4.1 Химиялык ыкмалар.

Коллоиддик эритмелердин түзүлүшүнүн мицеллярдык теориясы боюнча, золдор эки белүктөн: мицелладан жана мицеллалар аралык сүйкүктардан турат. Мицелла көш электрдик катмары бар белгилүү коллоиддик түзүлүшкө ээ болгон дисперстик фазанын белүкчесү. Коллоиддик системаларды туруктуу болушуна шарт түзгөн электролиттер менен электролит эместердин эритмелери сүйк дисперстик фазанын белүкчөлөрүнүн түзүлүшү татаал жана золдордун пайда болуу шартынан кез каранды.

Мисал катарында төмөндөгүдей химиялык кубулуштарды көлтиребиз.

1. Калыбына көлтириүү. Алтындын золу, алтындын хлордуу суутек кислотасын калыбына көлтириүү менен алынат.



Башка калыбына-көлтиргичтер да колдонулат. кәэ бирлөрин алхимиктер колдонушкан.

Кәэ бир туздарды электрхимиялык жол менен калыбына көлтириүүдөн төмөрдин, никелдин, вольфрамдын, коргошундун жана башка металлдардын золдору алынат.

2. Гидролиз. Золдорду алуу үчүн металлдардын гидроксиддери колдонулат. мисалы, темирдин гидроксидинин золу төмөнкү реакция боюнча алынат:



Сууларды механикалык аралашмалардан тазалоо үчүн, алюминийдин сульфатын гидролиздегендөн алынган, алюминийдин гидроксиди колдонулат.

3. Орун алмашуу реакциясы. Бул ыкма тажыйбада көнүри колдонулат. мисалы, мышьяктын сульфидинин золу төмөндөгүдей

алынат:



Кээ бир золдор органикалык эриткичтерде алынат. мисалы, HgCCN_2 метанолдогу, этанолдогу же пропанолдогу эритмелер аркылуу күкүрттүү суутекти еткерүү менен төмөндөгүдөй зол алынат:



Күмүштүн иодидинин (AgI) золунуу алынышына жана мицелласынын түзүлүшүне көңири токтоло кетели:



AgNO_3 менен KI дүн эритмелерин күштурганда, эгер эриткичин таасирин эске албасак орун алмашуу реакциянын негизинде жана түздардын концентрацияларына жараша I3.I-сүрөттө көрсөтүлгөндөй коллоидлик бөлүкчесү оң же терс заряддалган мицелла пайда болот.

Бул мицелланын негизин (түйүлдүгүн) начар эруүтү AgI дүн молекуласынан (тактап айтканда Ag^+ жуп Ag^+ жана I^- иондорунан түзүлгөн микрокристаллдар түзөт. Микрокристаллдар агрегаттар деп аталат. Эгер реакциянын учурунда AgNO_3 түн концентрациясы басымдуу болсо, анда микрокристаллга эритмөдөги ашыкча Ag^+ иондору тандалып адсорбцияланып, жука оң заряддалган катмар пайда болот. Тандалып адсорбцияланган иондор потенциал аныктоочу иондор (ПАИ) деп аталыш, агрегаттар менен бирдикте каттуу фазалык белүкчесү болгон ядрону түзөт. Электростатикалык жана ван-дер-вальстык күчтөрдүн таасири астында ядронун зарядын жоштуруп, ядрого карши иондор тартылыш, карши иондордун калган белүгү электростатикалык күчтөрдүн негизинде ядро менен начар байланышта болгондуктан жылуулук киймылышын астында сүюк фазада жайылыш, диффузиондук катмарды (xNO_3) пайда кылат. Пайда болгон белүкчө мицелла деп аталат. Золдун мицелласы жалын жолуунан электронейтралдуу. Биз караган коллоидик бөлүкчө оң зарядга ээ.

Эгер реакция учурунда KI дүн концентрациясы AgNO_3 кө салыштырмалуу ашыкча болсо, анда иодид иондору ПАИ болуп, коллоидлик бөлүкчө терс заряддалат. Миндай золду электр талаасына жайгаштыраса, бөлүкчө оң уюлду көздөй жылат. Коллоидтик бөлүкчө менен диффузиондук катмардын ортосундагы чек таюу чеги деп аталат. ПАИдор менен карши иондордун



ортосунда көш электрдик катмар деп аталған микроконденсатор пайда болот.

мицелла

коллоиддик белукчө

ядро

агрегат



13.1-сүрөт. AgI золунун мицелласынын түзүлүшү.


Золдорду алуу процессине, аларды сактоочу заттарды -стабилизаторлорду кошсо золдор оюй алынат. Стабилизаторлор катарында самын, белоктор жана башка заттар колдонулат.

13.4.2 Пептизация жолу менен золдордун альныны

Пептизация методун кәэде химиялык дисперсиялар деп да аташат, анткени сууда эрибеген кәэ бир чәкмелерге кәэ бир заттарды (пептизаторду) кошкондо чекмелер зиргөн сыйктуу болуп, коллоиддик эритмелерди пайда кылат. Бул метод биринчилерден болуп биохимиктер тарафынан иштелип чыгып, аны пептизация деп аташкан, ал эми комулуучу затты пептизатор деп аталат.

Башка методдордун айырмаланып бол методдо дисперстик бөлүкчөлөрдүн өлчөмдерү өзгөрбестөн, алардын бири-биринен ажыралдуу процесси жүрет. Пептизаторлор чекменүн коллоиддин бөлүкчөлөрүнө адсорбцияланып, алардын ортосундагы өз ара аракеттенүү күчтөрүн азайтуу менен бирге золдорго айланышына шарт түзет. Кээ бир электролиттер золдордун составына жараша пептизаторлор болуп саналат.

Пептизация эки түрдүүчө жүрет: түздөн түз жана кыйыр. Эгерде эритмеге кошулган пептизатор (иондор) бөлүкчөлөрдүн бетинде адсорбцияланып, аларды бири-биринен ажыратса түз пептизация, ал эми кошулган зат (пептизатор) менен дисперстик фазалын бөлүкчөлөрү эритмеде өз ара аракеттенүүсүнен пайда болгон жанды пептизатордун иондору аркылуу журсө кыйыр пептизация деп аталат. Мисалы, темирдин гидроксидине темирдин (III) хлоридинин эритмесин кошкондо түз пептизация жүрет. Бул учурда темирдин гидроксидинин бөлүкчөлөрүнө Fe^{3+} иондору (пептизатор) адсорбцияланып, алардың оң заряддайлай баштайт. Ошондуктан, бирдей заряддалган бөлүкчөлөр өз ара түртүлүп эритмеге өтө баштайт:




Мында, $\text{m}_0[\text{Fe}(\text{OH})_3]^{+} \cdot n\text{Fe}^{3+}$ -заряддалган бөлүкчө; (I3.I - сүрөттү кара) $\{\text{m}_0[\text{Fe}(\text{OH})_3]^{+} \cdot n\text{Fe}^{3+}(\text{n}-x)\text{Cl}^{-}\}_{x\text{Cl}^{-}}$ – коллоиддик бөлүкчө. Ушундай жол менен жанды даярдалган нымдуу гидроксиддердин коллоиддик эритмелерин алууга болот, мисалы $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Zn}(\text{OH})_2$ ж.б.

Ал эми темирдин гидроксидин бир аз сандагы түз кислотасынын эритмеси менен чайкаганда, төмөндөгүдөй реакция жүрүп кийыр пептизация жүрет:



Пайда болгон темирдин (III) оксохлоридинин FeOCl диссоциацияланышынын негизинде пайда болгон иондор: FeO^+ жана Cl^- -пептизаторлор болуп эсептелинет. Эритмеде пайда болгон пептизатор $\text{Fe}(\text{OH})_3$ бөлүкчөлөрүнө адсорбцияланып, анын айланасында кош иондук катмарды пайда кылып, бөлүкчөлөр эритмеге өтө баштайт, б.а. төмөндөгүдөй составдагы золдун мицелласы пайда болот:



13.5. Кош электрдик катмар (КЭК)

Кош электрдик катмарлардын (КЭК) болушу жана фазалардын ортосундагы чектерде потенциалдардын кәсікін езгерүшү, иондордун адсорбциясы менен ион алмашу кубулуштарына ғана таасирин тиігизбестен, кеп сандаган кубулуштардың пайда болушуна, же журушуна алтып келет. Аларга тәменку кубулуштар кирет: Электрордук процесстер; электрохимиялық жана электрокинетикалық кубулуштар; көштөк капиллярдың торчолонғон телолордод заттар менен энергиялардын алмашуусу; коллоидтик системалардың электростатикалық өз ара аракеттенишшүүлөрү; дисперстик системалардың турактуулуктары ж.б. Булардың барлығы КЭК аркылуу байланышта болуп, электробеттик кубулуштар деп аталат. КЭКдин негизинде болгон бул кубулуштар электрохимияда, коллоидтик химияда, катуу телолордун физикасында, геофизикада ж.б. предметтерде окулат.

Электробеттик кубулуштарды окууда эң бириңи беттин касиеттерин (составы, энергиясы) анын электрдик өндүрүлгөндер (потенциал, заряд) менен байланышын билүү зaryл. Кош электрдик катмарлардың пайда болуу себептерине токтоло кетели. Электрон менен иондордун электрорддон өритмеге же өритмедин электрордко өтушү, фазалардын ортосундагы чектердин түзүлүшүнө байланыштуу болот. Эгерде биэди тәң салмактуулуктагы системалардың касиеттери кызыктарыса, анда фазалардын беттериндеги заряддардың белгүнүшүн жана чектердин түзүлүшүн билүүнүн зарылдыгы жок. Фазалардын ортосундагы потенциалдардың айырмасы заряддардың белгүнүшүнүн негизинде болот. Эгерде электрон электрорддон өритмеге өтүп катиондорду калыбына келтирсе, анда электрорд оң зарядда баштап, ал эми электрорд менен чектеш өритменин белгүгү бир аз терс заряддалып өзүнүн электронейтралдуулугун жоготот. Өритменин ашыкча терс заряддары электрордук жаңында топтолуп, анын оң заряддары менен аракетте болот.

Электрордко жакындыкке кош электрдик катмарлардың эң жиенекей үлгүсү оң заряддалган электрордду терс заряддалган белгүчөнүн "тону" менен жапкандаи болот. Мындаи заряддалген кош-тон электрдик кош катмар деп аталат. (Эгерде электрорд терс зарядда өз болсо, анда кош катмарлардың уюлдуулугу карама-карын болот). Ошондуктан электрохимиялық реакциянын механизми менен

кинетикасын, коллоиддик белүкчелер менен фазалардын беттеринин электрдик касиеттерин, мейкиндиктеги түзүлүшүн силүү чөн маанигэ ээ.

Көш электрдик катмардын пайда болуу көз бир себептерин карап керелү.

1. Электрохимиялык төң салмактуулук пайда болгондо, кандайтын бир иондордун бир фазадан экинчи бир фазага етүп кетишинен: Мисалы, дәэрлик сүйтүлгүн AgNO_3 түн эритмесине күмүш электродун салганда, Ag^+ иону металдан эритмеге етүп кетишинен электроддун бети терс заряддалып, ал эми электродко жакынкы эритменин бети оң зарядка ээ болот.

2. Катуу заттардын бетиндеги молекуласынын иондошуусунун негизинде: Мисалы, сууда иониттердин беттериндеги гидрофильдуу группалардын диссоциациянышы катары электрдик катмардын пайда болушуна алып келет.

3. Сырткы ток булагынын жардамы менен беттик катмардын узлдаштуусунан: Мисалы, электролиттердин эритмесиндеги сымап электродун заряддоодон катары электрдик катмар пайда болот.

4. Дисперстик чейредө иордордун катуу фазалын беттеринде адсорбцияланышынын негизинде: мисалы, күдүн эритмесине салынган AgI дун кристаллдарынын беттеринде i^- иондоруну же Ag^+ иондорунун (AgNO_3 түн эритмесинде) капталышынын негизинде пайда болот. Адсорбцияланган Ag^+ , i^- иондору потенциал анытоочу иондор (ПАИ) деп аталгынын жогоруда тааныштык.

Азыркы кез караш бөйнчя катары электрдик катмар - бул эки фазалын ортосундагы жука беттик катмарда карама-каршы белгидеги электрдик заряддардын мейкиндиктеги белүнүшү. КЭКдүн пайда болушуна иондор эле катышастан дипольдор да катышат. КЭКдүн сырткы обкладкасы каршы ион-тыгыз жана диффузиондук белүктөрден турат. КЭКдүн сырткы обкладкасынын заряддарынын суммасы катуу беттин (КЭКдүн ички обкладкасы) заряддарынын суммасына барабар, бирок белгиси бөйнчя карама - каршы. Тыгыз белүгүнүн теориясы толук эмес, ал эми диффузиондук белүгүнүн теориясы толук иштөлип чыккан десө болот. КЭКдүн жалпы теориясы азыркыча кок. Электрод - эритменин чегиндеги катары электрдик катмардын эң жөнекей үлгүсүн 1853-жылы Г. Гельмгольц сунуш кылган. анын кез карашы бөйнчя катары электрдик катмар бири-биринен суунун молекуласынын диаметрийдеги аралыкта карама - каршы заряддарга ээ болгон металлдардагы заряддардын катмары менен ага тартылган

иондордун катмарларынан калыпталынган, б.а. Гельмгольц көт электрдик катмарды заряддалған жалпак конденсатор катарында караган. Анын теориясы боянча, көштің катмардың бир катмасы бетке бекитилген потенциал аныктоочу иондордон жана әкинчи катмасы сүкк ғазада электростатистикалык күчтер менен кармалған иондордон турат. Ал эми бет менен бирдей зарядка зе болгон иондор әритменин ич жағында жайгашып, катиондор деп аталышат.

13.6 Электроқинетикалык кубулуштардың ачылыштары.

Москва университетинин профессору Рейсс, суунун электролизинин продуктуларын белгүү максатында (1803 ж) о - түрүндегү электролизордун ортоңку белүгүн майдаланған кварцит толтуруп, сууга салынған электроддорго потенциалдардың айрмасы, берилгенде суунун жылганның байкаган (13.2-а -сүрет). потенциалдардың айрмасы жоюлғанда суу мурункы калыбына келген.


Сырткы электр талаалардың таасири астында сүкүтүктардың көторулушу электроосмос деп аталат.

Электроосмос кубулушу көшпек төлөлор менен айрым ичке тутукчеләрде да байкалат.

Әкинчи тажрыйбасында Рейсс суу менен толтурулған электроддору бар еки айнек тутукчелерүн нымдалған топуракка салып, туралтуу электр талаасын бергендө электроосмостун сырткары ылайдан белүнүп чыккан белүкчелердүн оң уолга жылгани байкалған. (13.2-б -сүрет).

Дисперстик фазалың белүкчелерүнүн электр талаасының таасири астында жылышы электрофорез деп аталат.

Кийинчөрәк Квинке (1859 ж) сууну көшпек диафрагма аркылуу фильтрлөө учурунда, суунун агуу басымына пропорциялаш болгон диафрагманын еки бетинин ортосунда, потенциалдардың айрмасы пайда болоорун байкаган. Бул электроосмоско тескери болгон кубулуш ағындын (етүүнүн) потенциалы (потенциал течения) д.а (13.2-в -сүрет). Электрофорезге тескери болгон кубулуш Дорн (1878 ж) тарабынан байкалған. ар кандай бийиктиккеги жайгашкан электроддору бар суу менен толтурулған илишке кварцын белүкчелерүн чектүрүү учурунда электроддордун айрмасы пайда болғон, бул айрманы чөгүүнүн потенциалы (потенциал оседания или потенциал седиментации) деп аталат (13.2-г -сүрет). Бул



13.2-сүрөт. Электроосмос(а) менен электрофорез(б) кубулуштарын, жана ағым(в) менен чөгүү потенциалдарын байкынучу үчүн аспаптар.

кубулуштарда ылдамдык менен электрдик талаанын байланыштары болгондуктан электрокинетикалык кубулуштар деп аталып, катуу фаза менен суюктуктардын чөгиндеги КЭКга байланыштуу. Фазалардын чектеринде диффузиондук түзүлүшке ээ болгон КЭК бар, дисперсиялык системаларда электрокинетикалык кубулуштар байкалат. Фазаларды бири-бирине салыштырмалуу жылдырганда аны пайда кылган сабептерден кез карандысыз таң бети бөйнчя КЭК белүнегт. (катмарчалардын бири-бирине салыштырмалуу жылышы).

Ошондой эле системада молекулалык-кинетикалык күймүлдердин таасири астында да, мисалы, брондук күймүлдин КЭКнын белгүнүшү орун алат.

13.7. Микротерогендик системалар.

Золдурго салыштырмалуу чоңураак дисперстүүлүктегү дисперстик системалар - микротерогендик системаларды түзөт. Бул системалардагы бөлүкчөлөрдүн өлчөмдөрү 10^{-9} м. ден 10^{-4} м.гэ чейин.

Кепчулук учурларда дисперстик системалар жарык микроскопton көрүнгөндүктен мындаң системалар микротерогендик системалар деп аталат.

Микротерогендик системаларга дисперстик чайресү газ болгон аэроздор, поромоктор, ошондой эле дисперстик чайресү сүкүтүк болгон суспензиялар, эмульсиялар жана кебүктөр кирет. Микротерогендик системалар көз бир жалы закон чөнөмдүүлүктөргө жана езгечелүктөргө зе болуу менен бирге, алардын эки фазасы төң күймилда болот. Аталган системалардын касиеттери кебүнчө адсорбция, нымдалуу, адгезияга ошшогон беттик кубулуштардан көз каранды. Мындаң системаларга таандык болгон мунәздүү езгечелүктөр теориялык жана практикалык жактан кызыгууну пайда кылат.

13.7.1 Аэроздор.

Дисперстик чайресү аба же газдардан, ал эми дисперстик фазасы катуу же сүкүт бөлүкчөлөрден түзүлген эркин - дисперстүү системалар аэроздор деп аталат.

Метеорологияда нешерлөнгөн чагылгандуу кубулуштардын, шамал менен элйнш келингөн чаңдуу топурактын пайда болушунда, айыл чарбасында (жасалма жаш, күрт-кумурскаларды же зыянкечтерди жок кылууда), аба чайресүн тазалоодо жана экологиялык маселелерди чечүүде аэроздор чоң мааниге зе.

Аэроздорду темендегүдөй класстарга белүштүү: туман (С/Г); дисперсияланган аэроздор чаң (К/Г); конденсацияланган аэроздор - түтүн К/Г. Ошондой эле "смог" деп аталган түтүн, ту-

ман жана чандардын аралашмасынан турган аэрозоллор кирет.

Кесек дисперстүүлүктөгү аэрозоллордун седиментациялык (чегүү) ылдамдыктары абдан чоң болгондуктан, алар туруксуз болушса, ал эми жогорку дисперстүүлүктөгү белүкчөлөрдүн бири-бири менен болгон кагылышу жыштыгы чоң болгондуктан биригип чоңошт кетишет. ошондуктан 10^{-4} - 10^{-7} м. Аэрозоллор туруктуурак болот, (13.2 - таблица).

13.2 - таблица.

Кээ бир аэрозоллордун өлчөмдерү.

Аэрозоллор	Дисперстик фазалардын өлчөмдерү, м
Суу:	
Туман	$5 \cdot 10^{-7}$
Катмардуу булут	10^{-6} - 10^{-5}
Үймектелген булут	10^{-5} - 10^{-4}
Тұтұн:	
Цинктиң окисиди	$5 \cdot 10^{-8}$
Тамеки	10^{-7} - 10^{-6}
P ₂ O ₅	10^{-6} - 10^{-5}
Чаң	10^{-6} - 10^{-4}
Өсүмдүктүн чаңчалары менен споралары	10^{-6} - 10^{-5}

Аэрозоллордун туруктуулугунун бузулушуна теменкү процесстер алыш келет :

1) Гидрозоллорго караганда чейрөнүк илешкектигинин аздыгынан белүкчөлөрдүң седиментациясына жана диффузиясына алыш келет.

2) Газ фазасында ургалдуу броундук кыймыл белүкчөлөрдүн, чоң ылдамдыктагы коагуляциясына алыш келет. Чейрөнүн нымдуулугунун чоңошу менен коагуляция процесси ылдамдайт.

3) Өзгөчө тумандын турактуулугуна температура чоң таасириин тийгизет. Температуралын градиентине жараша, аэрозоллордун белүкчөлөрүнүн теменкү температура жакка жылышы термофорез деп аталат. Белүкчөлөрдүн кинетикалык энергиясынын азайышынын на-тыйжасында аэрозоллордун белүкчөлөрүнүн муздак беттерде чөгу-

шүттермопреципитация деп аталат. Бул кубулуш менен чандын төрөлөлдерде, үй эмеректердин беттеринде топтолушу түшүндүрүлөт. Бир жактуу изрык бергүнүн натыйжасында аэрозолдордун белүкчелерүүн жылымы фотофорез деп аталат. Белүкчөлөрдүн жылуу багыты елчөмдерүже, формасына жана тункуктугуда жараша болот.

ТермоФорез жана фотофорез кубулуштары туман менен булуттардын пайда болушунда жана жылышында ачык сезилет. Өзгөчө тумандын туруктуулугуна басым (P) менен температура (T) таасир этет. Мисалы: сүйк дисперстик белүкчөлөрдүн каныккан буусунун басымы (P), аны пайда кылган суюктуктун каныккан буусунун басымына (P_0) барабар болгондо төң салмактуулук пайда болуп, туман туруктуу болот. Ушундай шартта температуралын чоңошу менен $P > P_0$ болуп, буулануу басымдуу болсо, ал эми теске-рисинче температуралын темендешү менен $P < P_0$ болуп конденсация процесси басамдуу болот.

13.7.2 Эмульсия.

Эки же андан кел сүйк фазалардан турган гетерогендик дисперстик системалар эмульсиялар деп аталат. Дисперстик фазалын дисперстик чейрөдө толук же толук эмес эриши дисперстик системалын пайда болушунун шарты болуп саналат. Отондуктан, ар кандай дисперстик фазаларды пайда кылган заттар бири-биринен ездерүнүн полярдуулугу боюнча кескин айырмаланыш зарыл. Эки фазалын бири суу болгон эмульсиялар көнүри тараалып жана практикалык жактан кызыгууну пайда кылууда. Бул учурда жалпы жолунан май(масло) деп аталған аз полярдуу же полярсыз суюктуктар (мисалы: бензол, хлороформ, керосин, минералдик, есүмдүк майлары ж.б.у.с.) әкинчи фазалы түзөт. Бул эриткичтер дисперстик фазасы май (M) ал эми дисперстик чейресү суу(C) (M/C) жана дисперстик фазасы суу ал эми дисперстик чейресү май (C/M) болгон эмульсиянын эки негизги типтерин пайда кылат. Биринчи типтеги эмульсиялар түз, ал эми әкинчи типтеги эмульсиялар тескери деп аталат.


Дисперстик фазалын концентрациясына C_d жараша эмульсияларды үч класска белгүштөт:

I) дисперстик фаза эмульсиянын көлемүнүн $I\%$ тин түзсө-сүлтүлгөн:

2) Дисперстик фазанын көлөмдүк концентрациясы 1%тен 74%ке чейин болсо-концентрацияланган;

3) Дисперстик фазанын көлөмө 74%тен чоң болсо -өтө концентрацияланган.

Шар формадагы телолордун тыгыз ныкташынын көлөмү, көлөмдүк үлүштүн 74%-тин түзгендүктөн, 74% ақыркы еки класстын чеги болуп саналат. Демек, 74%ке чейин дисперстик фазалар сфералык формаларын сактай алат. Өтө концентрацияланган эмульсияларга мунеездүү болгон c_d нын өсүшү, жаңы касиеттерге алыш келүүчү дисперстик фазанын деформациясы менен байланыштуу болуп, эмульсия аарынын уюгуна охшогон форманы (алты бурчтуу) ала баштайды (I3.3-сүрет).




I3.3-сүрет. Өтө концентрацияланган суумай тибиндеги эмульсия

Адам баласынын турмуш-тиричилигинде жаратылышта таралган жана практикада колдонгон эмульсиялар (сүт, сливочный май, көз бир өсүмдүктөрдүн сүт сымал соктору, латекс, лимфа, жаратылыш нефтиси, магма ж.б.) чоң маанигө ээ. Андан сырткары эмульсияга битум, иштетилген май, майлоочу заттар, кремдер, маздар, парфюмерияда колдонулуучу эмульсиялар, дарылардын эмульсиясы ж.б. кошулат. Эмульсия кесек дисперстүү-дисперстик системаларга кирет. Мындай эмульсиялардагы тамчы көп бурчтуу форманы алыш, ал эми дисперстик чейрө деформацияланган тамчылардын ортосундагы жука катмарларда калат. $c_d > 90\%$ болгондо эмульсиялар килкилдектик (гель) касиеттерге ээ боло

баштагандыктан, желатинаштырылган дег аташат. Алар седиментацияга жана агууга жәндемсүз болушат.

Эмульсияда, тамчылардың бири-бири менен өз алдынча биригиши -коалесценция дег аталац. Мында бириккен тамчылар пайда болгон агрегаттар андан әри бири-бири менен биригүштей түрүктуу болуу менен бирге, кәэ бир шарттарда кайра ажырашы мумкун. Мында кайталанма коагуляцияны флокуляция дег аташат. Эмульсиянын седиментациялык түрүктуулугу, чейрөнүн илешкектүүлгү, чейрө менен дисперстик фазалык түгээдиктаринын айрмачылктыры жана дисперстүүлүктөрү менен аныталат. Кесек дисперстүүлүктөргө караганда жогорку дисперстуу эмульсиялар түрүктүраак болот.

Натрийдин стеараты менен түрүктурулуштурулган түз эмульсияга, сасы₂ кошуп аралаштырса тескери эмульсия пайда болот (13.4.-сүрет). Иондук алмашуу реакциясынын негизинде эмульгатордун жаратылышынын өзгөрүшү-эмульсиянын фазасынын айланышынын себеби болуп саналат. Пайда болгон кальцийдин стеараты сууда начар эрип начар гидратташкан.



13.4-сүрет. Эмульсиянын фазаларынын айланышы.

Адам баласынын жашоо тиричилгингинде эмульсиянын мааниси чоң. Организмдин өрчүп өнүгүшүнүн негизи жана тамак аштын бир белүгү болгон май сууда әрибейт. Ошондуктан, организм

эмульгацияланган гана майларды (сүт, сливка, каймак, сливка майы) жакшы сицире алат. Ал эми тамак менен жээлген башка майлар (есумдук жана жаныбарлар майы) алдың аш карында, андан соң холев кислоталарын кармаган өттүн суусу кошулгандан кийин гана он эки эли ичегиде эмульгациялангандан кийин гана сицирилет. Ичегинин жороку бөлүктөрүндегү рұтын чоң маанилери (8.0-8.5) эң жакшы эмулгаторлор болгон холев кислоталарынын түздарынын пайда болушуна шарт түзет. Ичегинин толкун сыяктуу кыйылып кайра түзөлүп турушунун негизинде эмульсиялар дисперцияланып, жука ичеги аркалдуу лимфага жана канга етүүчү жороку дисперстүү түз эмульсиялар пайда болот.

Адам баласы тамак аш азыктарын жана даарыларды ооз аркылуу кабыл алганда түз эмульсиялардан турган заттарды, ал эми адамдын сырткы териси суу жана анда зэргиен заттарды еткербөгендүктен тескери эмульсиядан түзүлгөн дары-дармектерди тери аркылуу кабыл алуу пайдалуу.

Майлалышкан кирлөрдин жуучу заттар аркалдуу чыгарылышы да эмульгациялык процесс менен байланыштуу.

13.7.3 Кебүктөр.


Дисперстик фазасы газдың кебүкчөлерүнен, ал эми дисперстик чейресү газдың кебүкчөлердүн ортосундагы суюк же катуу жука пленкалардан пайда болгон етө концентрацияланган гетерогендик системалар кебүктөрдү түзет, б.а. дисперстик фазасы газ, ал эми дисперстик чейресү суюк же катуу жука пленкалардан түзүлгөн гетерогендик системалар. Мыйнтай кебүктөрдүн дисперстик фазасынын көлемдүк концентрациясы етө концентрацияланган эмульсиялар сыяктуу сфералык белүкчөлердүн эркин ныкташынын көлемдүк үлүшүнен (74%) чоң. Геометриялык түзүлүшү бөинча ошоштуугуна карабастан эмульсияга караганда кебүктөрдүн туруктуулугу абдан темен.

Концентрацияланган эмульсиялардагы дисперстик фазалардың ортосундагы дисперстик чейрөнүн жука катмарларынын калыңдығы 10нштә жакын. Дисперстик чейрөнүн бул жука катмарчасынын түрүктуулугу эмульгатордун эки катар бағытталған молекулаларынын катмарчаларынын касиеттеринен кез каранды (13.5.-сурет).


Пленканы (жука катмарчаны б.а. дисперстик чейрөнүн калыңдығын) андан ары жукартканда айрылып, коалесценциянын

негизинде система бузулат.

Кебүктөрдү алуу үчүн диспергациялоо (чайкоо, аралаштыруу, газды сүкүтүкка салынган торчолонгон фильтр аркылуу еткерүү менен) жана конденсациялык методдор колдонулат. мисалы, пено - бетонду алууда конденсациялык жол колдонулат:



Кебүктүк флотация тоо көн енер жайында колдонулат.



13.5-сурет. Кебүктүк түзүлүшү.

13.7.4 Порошоктор

Блчөмдерү 10⁻⁴м.ден 10⁻⁸м.ге чейин болгон дисперстик катуу фазалардан жана дисперстик чейрелерү газдердан турган эркин дисперсия системалар порошоктор деп аталат. Порошоктор полидисперсиялык порошокторду алуунун проблемасы азыркы убакытка чейин чечиле элек.

Материалдын касиетине, иштелишине жана экономикасына жараша, порошоктор физика-механикалык жана физика-химиялык жолдор менен алынат. Порошокторду алуунун физика-механикалык жолу катуу заттарды майдалдоо, ал эми сүйк материалдарды чачыратып себүү жолдоруна негизделген. Кычылдануу, калыбына келтириүү, электролиз ж.б. методдор порошокторду алуунун физика-химиялык жолунун негизи болуп саналат. Мисалы, силикагельди (SiO_2) кремнийдин тетрахлоридин күйгүзүү жолу менен алса, ал эми көөнү (ыш) углеводороддорду кемүрткеке чейин күйгүзүү менен алынат. Газдык мунэзде болгон дисперстик

чейре порошокторду төгүлмө касиетин пайда кылат. Порошоктордо белукчөлердүн түздөн-түз байланышы аз болгонунан карабастан, системадагы болтуктар менен каналчалар порошоктордо капиллярдык түзүлүштү пайда кылат.

Порошоктор елчөмдөрүне жараша темендегүдөй белгүнет:

Күм -диаметри $2 \cdot 10^{-3} - 10^{-5}$ м; чак - $2 \cdot 10^{-5} - 10^{-6}$ м; упа (пудра) - $2 \cdot 10^{-6}$ м.ден кичине.

Порошоктор темендегүдөй касиеттер менен мунездөлөт:

1. Сыйымдуу тыгыздык (насыпная плотность).

Бирдик көлемде эркин толтурулган порошоктун массасы -сыйымдуу тыгыздык деп аталат.

2. Жабышчактыгы (слипаемость) -порошоктун агрегаттарды пайда кылуу жөндемдүүлүгү аталат.

3. Чубуртмалулугу (сыпучест) -сырткы күчтүн таасири астында порошоктордун белукчөлерүнүн бири-бирине салыштырмалуу киймылдуулугу аталат. Чубуртмалулук белукчөлердүн елчөмдерүнен, нымдуулулугунан жана ныкташу дарежаларынан көз каранды. Порошоктордун чубуртма касиетине анын агымдуулук касиети жакын чубуртма касиеттериндей эле порошоктордун агымдуулугу белукчөлердүн елчөмдерүнен, формасынан, тыгыздыгынан, беттик катмарларынын абалдарынан, нымдуулулугунан көз каранды.

4. Порошоктордун нымдануу жана нымдоо касиеттери чейреден езүнө нымды жутуп алуу касиети менен мунездөлөт. Нымды жутуу менен порошоктордун касиети езгерет. Порошоктордун нымдалуу учурунда эң алдың алардын беттеринде адсорбаттардын адсорбциясы журуп, андан кийин катту борноң -торчлонгон заттардын беттеринде жүргөн капиллярдык конденсациядай әле-конденсация процесси жүрет. Бул процестердин жүрушү учун белукчөлердүн беттери гидрофильдүү болушу зaryл.

Заттарда нымдын кармалышы, нымдуулук же ным кармоо чондуктары менен түюнтулат. Заттагы нымдын массасынын, зат менен нымдын массаларынын суммасына болгон катышы нымдуулук деп аталат. Ал эми нымдын массасынын кургак заттын массасына болгон катышы ным кармоо чондугу болот.

13.7.5 Суспензия

Елчөмдөрү $10^{-6} - 10^{-4}$ м болгон катту дисперстик фазалардан жана сүк дисперстик чейреден турган микрогеторогендик

системалар суспензиялар деп аталац. Суспензиялардын алышын жолдору золдордукуна оқшош. Суспензиялар коллоидлик эритмелерге салыштырмалдуу бир топ чоң болгонунан байланыштуу, алардын ортосунда молекулалык кинетикалык жана оптикалык касиеттери бийнчә бир топ кескин айырмачылыктар бар. Осмос жана диффузия кубулуштары суспензияларга таандык эмес. Ошондой эле суспензия аркылуу жарык нурү өткендө, сынуу жана чагылуу кубулушу журуп, бирок жарык нурү чачырабайт.

Белукчелердүн өлчөмдерү чоң болгондуктан, суспензиялардын седиментациялык туруктуулугу абдан аз. Жердин тартылуу күчүнүн таасири астында суспензиядагы катуу белукчелер анчейин көп эмес убакытта чөгөт. Суспензиялардагы белукчелердүн агрегатташуу процессине ар кандай жараталашта болгон тартылуу күчтердүн (ван-дер-вальс күчтер, электростатикалык күчтер, белукчелердүн узун чинкырлуу молекулалар менен байланышы) негизинде болот.

Белукчелердүн сиригүү (агрегатташуу) процессине каршы таасир эткен ар кандай жараталыштагы күчтердүн таасири астында, суспензиялардын агрегаттык туруктуулугу сакталат. Ал күчтер: 1-көш электрдик катмардын негизинде болгон түртүлүү күч; 2-БАЗдар менен адсорбцияланган белукчелер бири-бирине жакындалгандан микроброундук күймүлдө болгон БАЗдардын радикалдары бири-бирине тишишкенде таасир этет, муну "энтропиялык" түртүлүү деп аташат; 3- белукчелердүн тегерегинде эриткичин бир - же - эки молекулалык катмарларынан түзүлгөн сольваташкан молекулалардын түртүлүү күчтерүнүн негизинде сольваташкан суспензиялар агрегатташууга туруктуу болот. Суспензияларга полимердик түзүлүштегү заттарды кошкондо, чайранун илешкектүүлүгү чоноштуу менен туруктуулугу чоңойт.

Агрегаттык жактан туруктуу болгон суспензиялардын концентрациясын чоңойткоңдо пасталар алышат.

14. АТОМДУН ЯДРОСУ.

14.1 Радиоактивдүүлүк.

Элементардык белүүчелердүй белүп чыгаруу менен атомдун ядролорунунун башка ядролорго өз алдынча ажыраты радиоактивдүүлүк деп аталат.

Мындай айланууга түрүксуз ядролор гана жөндөмдүү.

Радиоактивдүү процесстерге төмөндөгүлөр кирет: 1). α-ажыроо, 2). β-ажыроо, (анин ичинде электрондук түшүү), 3). ядронун γ-нурдануусу, 4). оор ядролордун өз алдынча белүнүшү, 5). протондук радиоактивдүүлүк.

Жаратылыштагы ядролордун радиоактивдүүлүгү табигый ажыроо деп аталат. Ядролук реакциялардын негизинде пайды болгон ядронун радиоактивдүүлүгү жасалма радиоактивдүүлүк деп аталат. Эки учурда төң радиоактивдүү айлануулар бирдей закондорго баш ийт.

Радиоактивдүү айлануунун закону. Радиоактивдүү ядролор бири-биринен кез карандысыз ажырайт. Ошондуктан, убакыт бирдиги ичиндеги ажыраган ядронун саны N системадагы ядронун санына N_0 пропорциялаш:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \quad (14.1)$$

Мында, λ -пропорционалдуулуктун турактуулугу ажыросунун туруктуулугу деп аталып ар бир радиоактивдүү зат үчүн мүнездүү чондук болуп саналат. “-” белги dN/dt -туундусуун белгиси терс болондуктан көйлү. 14.1-тендемени интегралдоодон темендегүдэй тендеме алынат:

$$N = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad (14.2)$$

Мында N_0 баштапкы убакыттагы ($t=0$) жана N - t убакытта ажырай алэк ядролордун саны.

14.2- тендеме радиоактивдүүлүктүн ажыроо закону деп

атаалат жана темендегүдөй айтылат:

Ажырай элек ядронун саны убакыттан экспоненциал турде азайт.

Убакытта ажыраган ядронун саны темендегүдөй аныкталынат:

$$N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}, \quad (14.3)$$

Баштапкы алынган ядролордун эки зе азайышына кеткен убакыт жарым ажыроонун мезгили ($\tau_{1/2}$) деп аталып, ал темендегүдөй шарт бойнча аныкталынат:

$$\frac{I}{N_0} = N_0 e^{-\lambda t}$$


$$\text{андан } \tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,693}{\lambda} \quad (14.4)$$

Азыркы убакытта белгилүү болгон радиоактивдүү ядролордун жарым ажыроо мезгилдери $3 \cdot 10^{-7}$ секунддан $5 \cdot 10^{15}$ жылга чейин жетет.


Радиоактивдүү ядронун орточо жашсо убакыты (τ) радиоактивдүүлүктүн турактуулугуна (λ) тескери пропорциялаш:

$$\tau = \frac{1}{\lambda} \quad (14.5)$$

Альфа-ажыроо. Альфа-нур - гелийдин ядросунун ${}^4_2\text{He}$ агымы болуп саналат. Альфа-ажыроо темендегүдөй схема бойнча жүрт:




Мында ${}^4_2\text{He}$ - гелийдин ядросу же α - белүкчө, X - ажыраган ядронун символу, Y - пайда болгон ядронун химиялык символу. Демек, пайда болгон элементтин (Y) атомдун массасы (A) төртке, атомдун номери (Z) екиге кемийт. Мисалы, урандин изотобу ${}^{238}_{92}\text{U}$ ажыраганда торий пайда болот:



Атомдон α-белүкчө абдан чоң ылдамдык 10^9 см/с менен учуп чыгат. Ал эми кинетикалык энергиясы бир нече МэВго жетет. α-белүкчесөз заттар аркылуу өткөндө, аларды иондоштуруу менен энергиясы азайып, акырында токтойт. Абада бир жуп ионду пайда

кылуу учун 35 эВ энергия жумшалат. Демек, а-белукчесу өзүнүн жолунда болжол менен 10^3 иондук жупту пайда кылат. Заттын тыгыздыгынын азайышы менен а-белукченүн етүү жолу темендейт. Абада кадимки басымда а-белукчесүнүн жолунун узундугу бир нече смге, ал эми катуу затта 10^{-3} см аралыкка жетет. а-белукчесу толугу менен бир барак кагазда кармалат.

Бетта-ажыроо. β -ажыроонун уч түрү бар: ажыроонун биринчи түрү β^- -ажыроо же электрондук ажыроо темендегүдөй схема боюнча жүрөт:



мында ν -антинейтрино, электрондун (${}^0_{-1} e^-$) массасы шарттуу түрдө $A = 0$ жана заряды $z = -1$ деп алынды.


Демек, ажыраган ядрого караганда пайда болгон элементтин катар номери биргэ чоң. Бул процессти нейтрондун ажыраши катарында жасса болот:



мында n -нейтрон, p -протон, e^- -электрон.


Демек, β^- -ажыроону ядродогу бир нейтрон ажырап, протон пайда болуп, ядронун заряды биргэ чоңойду десе болот. Нейтрон ажыраганда электрон пайда болгондуктан, эркин нейтрон β -радиоактивдүү деп айтылат.

β -ажыроого торийдин электрон жана антинейтрино бөлүп чыгаруу менен протактинийге ажыроосун мисал көлтиирсе болот:



β -электрондордун кинетикалык энергиялары менен антинейтрионун өлчөмүнө жараша ар кандай энергияга ээ болот.

Бетта-ажыроонун экинчи тиби: β^+ -ажыроо же позитрондук ажыроо темендегүдөй схема боюнча жүрөт:



мында ${}^0_{+1} e$ -позитрон, ν -нейтрино, позитрон менен электрон, ал эми нейтрино менен антинейтрино бири- бирине антибелукчелер.

Демек пайда болгон ядронун заряды баштапкы ядронун зарядына караганда биргэ көм.

β-ажыроодо баштапкы ядродогу бир протон позитрон менен нейтринону белуп чыгаруу менен нейтронго ажыраган сыйктуу жүрөт:


$$p = n + e^+ + \nu \quad (14.10)$$

Эркин протон үчүн мындаи айлануу энергиялык жактан мүмкүн эмес, себеби протондун массасы нейтрондун масоасынан кичине. Бирок ядродогу протон башка нуклондордон керектүү болгон энергияны кошуп алыш жогоркудай ажыроого дуушар боло алат.


Бета - ажыроонун үчүнчү түрү: K - электрондук түшүү деп аталат. Ядро K электрондон (абдан аз санда L же M-электрондор-дөн) бир электронду жутуп алганда, протон нейтринону белуп чыгаруу менен нейтронго айланат:

$$p + e^- = n + \nu$$

Ал эми жалпы жолунан темендегүдөй схема боюнча жүрөт:



Мисалы,



Бетта-ажыроодо пайда болгон атомдор дүүлүккөн абалдарында болгондуктан гамма-фотондорду белуп чыгаруу менен теменкү энергиялык абалдарына етет. Ядрого түшкөн электрондордун орdu кийинки катмарлардагы электрондор менен толукташынын натыйжасында рөнгтөн нурлары белунуп чыгат.

15. ФАЗАЛЫК ТЕҢ САЛМАКТУУЛУКТАР

15.1 Системанын фазасы

Химиялык составы жана физикалык касиеттери бойнча бирдей жана отондой эле системанын башка көлемүнен беттик белүнүү чеги менен белүнгөн төң салмактуулуктагы система же системанын бир белүгү фаза деп аталат.

Мисалы, газдардын аралашмасы бир фазадан турат, ошондой эле бири-бириндө толук аралашкан сүйктүк да бир фазадан турат. Фаза үч агрегаттык абалда жашай алат. Эгерде системада бири-бириндө аралашпаган = сүйктүк болсо, анда фазалардын саны н болот. Эгер система туздун кристаллынан, туздун әритмесинен жана суунун буусунан турса, анда фазалардын саны учке барабар болот. Ар кандай туздардын кристаллдары сири-биринен физикалык жана химиялык касиеттери бойнча бири - биринен айырмаланғандыктан, алардын ар бири башка - башка фазаларга таандык болот.

CrNO_3 , KCl , CaSO_4 , рұз туздардын кристаллдарынын аралашмасы төрт катуу фазаларды түзет. Na_2SO_4 , $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ жана $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ -кристаллдарынын туруксуз аралашмасында ар бир зат бирдей эмес сандагы суунун молекуласын гана кармаастан, алар кристаллдарынын түзүлүшү жана физикалык касиеттери бойнча да бири-биринен айырмаланғандыктан үч фазадан турат.

Бир фазадан турган система гомогендик, ал эми эки же андан көп фазалардан турган система гетерогендик системаларга таандык.

15.2. Системанын компоненти

Системанын составын аныктоого мүмкүн болгон заттардын санынын эң кичине саны (k) - компонент деп аталат.

Иондор әритмеде өз алдынча болгон белүкче болсо да, компонентке таандык эмес.

Туздан жана суудан пайда болгон әритмеде (мисалы, KCl дун суудагы әритмеси), экеэнүүн төң составдык белүктөрү: суу жана туз өз алдынча химиялык бирикмө түрүнде жашай алат жана әритме каникканга чейин алардын саны бири-биринен кез караңдысыз езгертуүгө болгондуктан, системалагы туз менен суу компонент

болов алат.

Химиялык реакция жүрбөген учурда системаны түзгөн бардык заттар компонент болуп эсептeliнен. Мисалы, Zn , C_2H_5OH , KNO_3 заттарынын аралашмалари үч компоненттик системаны түзүштөт. Мындаидай системада ар бир зат составдык белгүтерүнө карабастан компонент болуп эсептелет. Мисалы, цинктин саны езгертсек да, этанол менен калий нитратынын саны езгербейт.

Эгер системада химиялык реакция жүрсө, реакция бүткендөн кийин компоненттердин саны системанын абалы менен аныкталынат. Мисалы, жабык системада цинк жана туз кислотасынын суултулган суудагы эритмеси аракеттенишсе, реакция бүткендөн кийин системада $ZnSO_4$, H_2O жана H_2 калса, анда компоненттердин саны үчкө барабар болот ($k = 3$). Эгер цинкти ашыгы менен алсак, компоненттердин саны терткө барабар болуп калат, себеби реакция бүткендөн кийин цинктин ашыкча саны калат.


Химиялык төц салмактуулук мезгилиндө заттардын ортосунда кошумча сандык байланыштар пайда болгондуктан, системадагы компоненттердин саны массалардын таасир этүү закону жана башка кез каранды эмес төндөмелер менен аныкталгандыктан, реакцияга катышкан заттардын санына караганда компоненттердин саны аз болот. Мисалы, кандайлыр бир температурада $H_2 + I_2 \rightleftharpoons H_2 + I_2$, $H_2 + I_2$, аралашмалари алынса, $K_c = \frac{[H_2][I_2]}{[H_2][I_2]}$ реакциясынын негизинде бир фазалык төц салмактуулук орун алат. Бул учурдан кайсынында болбосун туз жана тескери реакциялардын журушу менен үчүнчү бир заттын пайда болушуна алып келет. Бул үчүнчү заттын концентрациясы массалардын таасир этүү закондору менен аныкталгандыктан, системанын компоненти боло албайт.

$$K_c = \frac{[H_2][I_2]}{[H_2][I_2]}$$

Бул системада компоненттердин саны экиге барабар болот: $k = 2$ Ошондуктан, компонент деген түшүнүк кез карандысыз математикалык сыйктуу химиялык езгерүлмө болуп саналат.


Эгер жогорудагы мисалдагы ніту ысытсак, ажыро реакциясынын негизинде H_2 жана I_2 алынат. Бул учурда суттектин жана иоддун молярдык концентрацияларынын катышы $[H_2] = [I_2]$ реакциянын төндөмөси менен аныкталат. Мындаидай учурда $k=1$ болот.

Дагы бир мисалды алып көрөлү. Эгер $C_{(r)}$, $O_{2(r)}$, $CO_{(r)}$ жана $CO_{2(r)}$ заттары тең салмактуулук абалда болсо, анда бул заттардын ортосунда 4 реакция жүрүшү мүмкүн:



Бирок бул реакциялардын ар бири, башка еки реакциянын алгебра-суммасынан алынышы мүмкүн. Демек, көз карандысыз тәндемелердин (массалардын таасир этүү закондорунун тәндемеси) саны 3ке барабар болуп, компоненттердин саны биргө барабар болот: $k = 1$

Системадагы компоненттердин саны заттардын өз ара таасир этүү мүнөзүнөн жана шартынан көз каранды. Мисалы, жабык системада кандайтын бир температурада жетиштүү сандагы аммонийдин карбонатын ыситуда темендегүдөй тең салмактуулук орнойт:



Пайда болгон заттардын концентрациясы менен байланышкан көз карандысыз тәндемелердин саны экиге барабар болот (массалардын таасир этүү закону менен реакциянын продуктасындагы газдардын молярдык катышы 2:1:1): $k=2$

Эгер бул заттарды абдан темөнкү температурада аралаштырсак, анда заттардын бардыгы катуу абалдарында болуп, алардын ортосунда өз ара аракеттенишүү жоюлуп, система төрт компоненттүү болуп калат.

Жогоруда көлтирилген мисалдардан көрүнүп турғандай көз бир системалар учун, система канча компоненттен туарын билүү күйин, бирок системанын бардык фазаларынын пайда болушун канаттаандырган химиялык заттардын санын аныктоого мүмкүн. Ал дайыма компоненттердин санына барабар.

15.3 Гиббстин фазалар эрежеси.

Гиббстин фазалар эрежеси гетерогендик химиялык тең салмактуулуктар менен фазалык тең салмактуулуктардын негизги закону.


Системанын тең салмактуулугунун эркиндик саны (варианттулугу) анын компоненттеринин саны менен фазалардын санынын айырмасынын көз карандысыз параметрлердин санына кошкондогусуна барабар. Эгер көз карандысыз чоңдуктар температура менен басым болсо, анда Гиббстин фазалар эрежеси учун темендегүдөй

тендеме алынат:

$$c = k - \Phi + 2$$

мінде Φ – фазалардың жалпы саны; k – компоненттердин жалпы саны, z – сыртқы көз караптың параметрлердин саны, кепчүлүк учурларда температура менен басым.

Эгер термодинамикалык параметрлердин бири системанын абалынын параметрі болбосо, яңа ал тәң салмактуулукка таасирин тийгизбейт жана бул учурда ал чоңдук Гиббстин фазалар өрежесиңін тенденциясінде зеке алынбайт. Мисалы, егер Ле Шательєнин принципі бойынша басым системаның тәң салмактуулугуна таасир этинесе:




басым туруктуу ($P = \text{const}$) болсо да же туруктуу болбосо да тәң салмактуулук бузулбайт. Миндай учурда Гиббстин фазалар өрежеси темендегүдөй жазылат:

$$c = k - \Phi + 1$$

Системанын варианттуулугун анкеттоо үчүн Гиббстин фазалар өрежеси колдонулған бир нече мисалдарды керап көрелу: $\text{KCl}_{(k)} \rightleftharpoons \text{KCl}_{(c)}$ системасында $\text{KCl}_{(k)}$ жана алардың өртиндисі температуралын таасири астында фазалык тәң салмактуулукта болот. Компоненттердин саны $k = 1$, фазалардың саны $\Phi = 2$ болсо, системанын варианттуулугу $c = 1 - 2 + 1 = 0$ болот. Миндай системанын тәң салмактуулугу инварианттуу болот. Системанын әркиндик дара жасының жок болушу KCl дүрүсү бир гана температурада жүрет дегендегидек жатат. Бул болсо зат үчүн мүнездүү болгон физикалык чоңдук болуп эсептелет.

Башка тәң салмактуулуктагы системада: $\text{PCl}_{(k,c)} \rightleftharpoons \text{PCl}_{(c)}$ компоненттердин саны бирге барабар, ал эми фазалардың саны $\Phi = 2$ барабар болот. Бирок бул системада биринчи системадан айырмаланып тышкы басым өтө таасирин тийгизгендиктән система моноварианттуу болот ($c = 1 - 2 + 2 = 1$), себеби PCl_3 түн ар бир кайно температурасына каныккан буусунун белгилүү бир гана басымы туура келет.

Белгилүү температурада $\text{MgCO}_{(k)}$ ажырасо реакциясы тәң салмактуулуктун орноосу менен бүттөт:



Миндай системада компоненттердин саны $k = 3 - 1 = 2$, фазалардың саны $\Phi = 2$ барабар. Ошондуктан, системанын варианттуулугу

лугу $c = 2-3+2=1$ ге барабар болот. Система моноварианттуу болгондуктан M_{CO_2} түн термикалык диссоциациясының төң салмактуулугу бир гана температурадан көз каранды болот. Системадагы температуралык ар бир маанисіне CO_2 нын басымының белгилігүү мааниси туура келет. Мисалы, системанын температурасы 400°C жана 500°C болгондо, басым 13 жана $1,3 \cdot 10^4$ Пага барабар болот.

Демек $c=0$ болгондо, система инварианттуу болот жана кайсы параметр өзгербестүк фазалардын саны коло өзгөрет. $c=1$ болгондо система моноварианттуу болуп, параметрлердин бирини өзгертуү менен төң салмактуулукту сакталат, фазалардын санын өзгертуусуз калтырууга болот. $c=2$ болгондо система диварианттуу болот. Бул учурда еки параметрди (p, T) белгилүү бир чекте өзгертуү менен төң салмактуулукту сактап, фазалардын санын өзгеруусуз калтырууга болот.

15.4 Фазалык төң салмактуулар.

Температурага жана басымга жараша ар кандай заттар уч агрегаттык абалда (катуу, сүж жана газ) болушат.

Ар кандай фазалардын төң салмактуулугунун шарты болуп, фазалардын эркин энергияларының барабардыгы болуп эсептелинет.

Параметрлердин (p, T) өзгерүшү менен системанын абалы ар түрдүү фазалык айлануулардын негизинде бир фазадан екинчи бир фазага етүшү мүмкүн. Тонуу, зруу, кайно жана ферромагнетизмдик касиеттердин пайда болушу -заттардын фазалык өзгерүштерү менен байланыштуу, ал эми бул процесстерде заттардын агрегаттык абалдары өзгергөнүү менен химиялык составы туруктуу калат. Мисалы, егер катуу заттын эркин энергиясы $G(k)$, сүж заттын эркин энергиясынаң $G(s)$ кичине болсо, анда катуу фаза туруктуу болуп сүйктүк энергиясын темендөтүү менен бара-бара тоқот.

Газдарда, сүйктүктарда жана сүж өртмелерде болукчелер киймүлдүү болгондуктан төң салмактуулук бат орнойт, бирок катуу заттардын термодинамикалык жактан туруксуздугу "токтоп калышы" мүмкүн.

Сүж фазадан газ абалындагы фазага етүү процессин буулануу деп, ал эми тескери процессти конденсация деп атаптат. Эгер буулануу төң салмактуулукта журсө кайноо, ал эми тескери процесс конденсациясы деп аталаат. Эгер сүж же газ фазасы төң

салмактуулукта болсо, анда температураны кайноо температурасы т_{кай}, же төң салмактуулуктагы конденсациянын температурасы т_{конд.} деп аташат: $t_{\text{кайноо}} = t_{\text{конд.}}$. Мындай система моноварианттуу ($c = 1-2+2 = 1$) болуп, т_к жана т_{конд.} басымдан кез керанда болушат. Мисалы, суу 0,1 МПа басымдын астында 100°Сда кайнайт. Згер басым 0,05 МПага чейин темендесе, анда кайноо температурасы 81°Сга чейин темендэйт. Тышкы басым 2,5 МПага чейин жогоруласа, суунун кайноо температурасы да 223°Сга чейин жогорулайт.

Газ абалындагы заттардын абалы (температурасы) сүрөт фазалынын төң салмактуулук абалынан алыс жайгашса, заттар газ абалында болушат. Заттардын буусу деп, сүрөт фазалынын төң салмактуулук абалына жакын жайгашкан жана сүрөт абалга етууге ынгайлашкан газдарды айтылат.

Белгилүү сандагы заттардын төң салмактуулуктагы бууланыш кайноо ылдамдыгы, ошондой эле сандагы заттардын төң салмактуулуктагы конденсациясынын ылдамдыгына барабар.

Катуу фазадан сүрөт фазага етуү процесси эрүү, ал эми тескери фазалык процесс - кристаллдашуу деп аталат. Кристаллдар жана алардын эритиндилири бири бири менен төң салмактуулуктагы абалда болгон температура-эрүү температурасы т_{эрүү} же кристаллдашуу температурасы т_{кр} деп аталаш, жана алар бири-бирине барабар болушат: т_{эрүү} = т_{кр}. Берилген заттарга мүнездүү болгон бир компоненттүү, инварианттуу ($c=1-2+1=0$) төң салмактуулук бирдей температурада болот.

Катуу фазадан буу абалындагы фазага етуү процессин сублимация же кургак айдоо (возгонка), ал эми тескери фазалык процессти десублимация деп аташат. Заттардын кристаллдары жана алардын буулары бири-бири менен төң салмактуулук абалга келген температура сублимация температурасы т_с же десублимация т_{дс} температурасы деп аташат: т_с = т_{дс}. Мындай система моноварианттуу ($c=1-2+2=1$) болуп, ал кандай температурадагы фазалынын төң салмактуулук абалынан канақкан буунун басымыны барабар болот. Мисалы, т_{2,0} ⇌ т_{2,0} төң салмактуулугу учун 140° жана 170°C иоддун канақкан буусунун басымы 2,9 10⁴ жана 7 10⁴ Па га барабар.

Температура менен басым туруктуу болгон учурда убакыттан кез керадысыз фазалардын туруктуу калышы фазалык төң

салмактуулуктар деп аталат.

15.5 Абалдын диаграммасы.

Заттын агрегаттык абалдарнын, о.а системадагы катуу - сүник-газ же заттардин ар кандай кристаллдарнын модификацияларынын ортосундагы төц салмактуулуктардын сырткы чондуктардан болгон кез карандылыгын көрсөткөн диаграмма абалдын же фазалык диаграммада болот. Заттын үч агрегаттык абалдарнын ортосундагы төц салмактуулуктарын көрсөткөн диаграмма, мисалы, суунун абалдык диаграммасы 15.1 -сүрреттө көрсөтүлген.

$C=1$ болгондуктан бир компоненттүү системалардын варианттуулугу $C=3-\Phi$ болот. Система бир гана фазадан турганда $C = 2$ болот жана P менен T кез карандысын езгерүшү мумкун.


Эки фаза төц төц салмактуулукта болсо, анда $C=1$ болот. Бул кандайдыр бир температуралы белгилесек, басымды езгерүүгө сиздин ажырыз жок дегендикти билдириет. Же кандайдыр бир басымды белгилесек, анда сууну буусу менен сүйктүк (же сүйктүк менен катуу зат) белгилүү бир гана температурада төц салмактуулукка келет дегендикти билдириет. Ошондуктан, берилген басымда сүйктүктүн кайно чекити белгилүү температурада жетишшилет.

Эгер системада үч фаза төц төц салмактуулукта турса, энда $C=0$ болот. Ошондуктан белгилүү температура менен басымда гана бул өзгөчө абалга келбиз, б.а. бул абал системанын жеке касиети болуп зөйтепениет. Мисалы, суу үчүн бул чекиттин координаты үчтүк чекитке даал келет 15.1-сүрет 0- чекити. 0-чекитинде $P=0,006$ атм, $T=273,16$. Демек ушул гана абалда үч фаза төц салмактуулукта болот.

Геометриялык жактан үч чектелген ийри сизиктиң кесилишине туура келген 0 чекити үчтүк чекит деп аталат.

Үч фазалык энергиялары үчтүк чекитте системанын бири - бирине барабар $\epsilon(k)=\epsilon(c)=\epsilon(g)$ болот. Демек, бул чекитте системанын белгилүү температурасына белгилүү басым туура келет. Үч фаза басымдин же температуралын башка мазнисинде чогуу жешашайт.

Бул касиет (үчтүк чекит) температуралын шкаласын алууда колдонулган.



15.1-сүрөт. Суунун абалдык диаграммасы.

Іатм. басымда **a** чекитине тууры келгөн системаны муздатууда, **b** чекитине чейин суу газ абалында болот; **c** чекитинде системада суу менен суунун буусу төң салмактуулдата болот.

Температуралын дагы темендектенде система бир фазалуу суук область (**c** чекитинин жаңы) аркылуу температурасы $T_{эр} = 273,15$ болгон **d** чекитине келет. Бул чекиттө (**a**) суук фаза менен муз төң салмактуулукта болот. Температуралын дагы бир аз темендектенде системада бир гана катуу фаза калат. Бул чекиттө (**L**) $C=2$.

Колдонулган адабияттар

1. Асанов У.А., Сатывалдиев А., Жуманазарова А.З. Химиялык байланыш жана заттардын түзүлүшү. - Б.: 1998.- 314.
2. Химия. Кыскача энциклопедия. - Б.: 1997.
3. Рысмендеев К.Р. Химияның теориялык негиздері. Ф.: 1988.- 275
4. Асанов У.А., Кудайбергенов Т.К., Рысмендеев К.Р. Жалпы химия. - Б.: 1998.
5. Кудайбергенов Т.К., Рысмендеев К.Р., Асанов У.А. Жалпы химия. - Б.: 1994.
6. Глинка Н. Л. Общая химия. - Л.: Химии. - М.: Высшая школа, 1981. 445 с.
7. Физическая химия /Под ред. Я. И. Герасимова. - М.: Химия. 1970. Т.1 - 591 с.; Т.2 - 646 с.
8. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. Изд. 2-е. - М.: Высшая школа. 1987. - 10-93 с.
9. Эткинс П. Физическая химия. М.: Мир, 1980. Т. 1 - 557 с. Т. 2 - 570 с.
10. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. - Л.: Химия. 1984. - 368 с.
11. Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрфотометрическим методам анализа. - Л.: Химия. 1976. - 375 с.
12. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия - М.: Химия. 1985. - 303 с.
13. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Введение в электрохимическую кинетику. М.: Высшая школа. 1983. - 4.
14. Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии. - М.: Просвещение. 1972.
15. Балезин С.А., Ерофеев Б.В., Подобоев Н.И. Основы физической и коллоидной химии. - М.: Просвещение. 1975.
16. Киреев В.А. Курс физической химии. - М.: Химия. 1978.
17. Николаев Л.А. Физическая химия. - М.: Высшая школа. 1979.
18. Сагындыков Ж., Электрохимия. - Б.: 1994. -147с
19. Сатывалдиев А., Жоробекова Ш.Ж., Химиялык термодинамика. - Б.: 1995. -120.
20. Сатывалдиев А., Асанов У.А., Молекулалардын түзүлүшү жана химиялык байланыш. - Б.:1994. - 152
21. Сагындыков Ж., Мурзубраимов Б.М., Кинетика жана катализ. - Ош.: 1996. - 55с.
22. Сагындыков Ж.С., Сатывалдиев А.С. Химиялык термодинамика. - Ош.: 1996. 92с.

М а з м у н

Кириш сөз.....	5
1. Органикалық эмес заттардын номенклатурасы.	5
1.1. Химиялық элемент.....	6
1.2. Жөнөкей заттар.....	7
1.3. Иондор.....	8
1.4. Жөнөкей кошулмалар.....	10
1.5. Органикалық эмес заттардын негизги класстары жана номенклатурасы.....	11
1.6. Оксиддер.....	12
1.7. Кислоталар.....	17
1.8. Негиздер.....	19
1.9. Түздар.....	20
1.10. Комплекстик бирикмелердин номенклатурасы.....	25
2. Химиянын закондор жана негизги түшүнүктөр.	25
2.1. Атом-молекулалық окуу. Заттардын агрегаттык абалы.....	25
2.2. Атомдордун жана молекулалардын массасы.....	27
2.3. Химиянын негизги закондору.....	29
2.3.1. Заттардын массасынын сакталуу закону.....	29
2.3.2. Составдын түрүктуулук закону.....	30
2.3.3. Авогадро закону.....	31
2.3.4. Эселик катыш закону.....	32
2.3.5. Химиялық эквивалент.....	33
3. Атомдун түзүлүшү.....	35
3.1. Атомдун түзүлүшү жөнүндөгү алгачкы маалыматтар.....	35
3.2. Кванттык механикадагы үч идея.....	37
3.3. Электрондун корпуктуулук (белүкчелүк) жана толкундуук касиети.....	40
3.4. Аныксыздыктын принциби.....	41
3.5. Кванттыксандар.....	42
4. Мезгилдик закон.	46
4.1. Д.И. Менделеевдин мезгилдик закону жана мезгилдик система.....	46
4.2. Мезгилдик системанын структурасы.....	46
4.3. Атомдордун жана иондордун электрондук түзүлүшү. Атомдордун электрондук формулалары.....	48
4.4. Графикалық электрондук формулалар.....	52
4.5. Иондордун электрондук формулалары.....	53
4.6. Элементтердин касиеттеринин мезгилдүүлүгү.....	53
4.7. Атомдун иондошуу энергиясы.....	54
4.8. Атомдун электронго болгон ынктыгы.....	55
4.9. Терс электрдүүлүк.....	55
5. Химиялық байланыштар. Молекулалардын түзүлүшү.....	57
5.1. Химиялық байланыштар.....	57
5.1.1. Коваленттик байланыш.....	57
5.1.2. Коваленттик байланыштын энергиясы.....	60
5.1.3. Диполдук момент.....	62
5.1.4. Иондук байланыш.....	63
5.1.5. Металлдык байланыш.....	65
5.2. Атомдук орбиталлардын гибриддешүүсү жана молекулалардын геометриясы.....	66

5. 3. Молекулалардын ортосундагы химиялык байланыштар.....	72
5. 4. Валенттүүлүк жана кычкылдануу дараажа	73
6. Кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары.....	74
6. 1. Кычкылдануу-калыбына келүү реакциялары. Кычкылдануу - калыбына келүү реакцияларынын классификациясы.....	74
6. 2. Электрондук баланс методу.....	76
6. 3. Маанилүү калыбына көлтиригичтер.....	79
6. 4. Маанилүү кычкылданырыгычтар.....	80
7. Комплекстик бирикмелер.....	82
7. 1. Комплекстик бирикмелердин пайды болушу.....	82
7. 2. Комплекстенүү реакциялары.....	83
7. 3. Комплекстик бирикмелердин негизги тиитери.....	87
7. 4. Галогендердин комплекстик бирикмелери.....	91
7. 5. Комплекстик бирикмелердин өзгөчө группалары.....	93
7. 6. Циклдик комплекстик бирикмелер же хелаттар.....	93
7. 7. Комплекстик бирикмелердин эритмелериндеги иондук төндештикт.....	94
7. 8. Комплекстик бирикмелердин туруктуулугу. Туруктуулук константасы.....	95
7. 9. Колдонулушу.....	96
7. 10. Токсикология.....	96
8. Химиялык реакциялардын энергетикасы.....	97
8. 1. Термодинамиканын биринчи закону.....	97
8. 1. 1. Кайталанма процесстер.....	98
8. 1. 2. Ички энергия , жылуулук жана жумуш.....	99
8. 1. 3. Жылуулук сыйымдуулук.....	101
8. 1. 4. Гесстин закону.....	101
8. 2. Термодинамиканын 2- закону. Энтропия.....	104
8. 3. Гиббстин эркин энергиясы процесстин (реакциянын) багытын корсөтүүчү мүнөздүк чондук	106
9.Химиянын реакциянын ылдамдыгы жана химиялык тең салмактуулук.....	109
9. 1. Химиялык реакциянын ылдамдыгы.....	109
9. 2. Химиялык реакциянын ылдамдыгын өлчөө.....	112
9. 2. 1. Химиялык ыкмалар.....	112
9. 2. 2. Физикалык - химиялык ыкмалар.....	112
9. 3. Жөнөкөй реакциялардын кинетикасы.....	113
9. 3. 1. Биринчи тартиптеги реакциялар.....	114
9. 4. Татаал реакциялар.....	116
9. 4. 1. Кайталанма реакциялар.....	116
9. 4. 2. Ле -Шательевин принциби.....	117
9. 4. 3. Параллел реакциялар.....	119
9. 4. 4. Удаалаш реакциялар.....	119
9. 5. Реакциянын ылдамдыгынын температурадан көз карандылыгы.....	120
9. 6. Катализ.....	122
9. 6. 1. Гомогендик катализаторлор.....	123
9. 6. 2. Кислоталык - негиздик катализ.....	124
9. 6. 3. Ферменттик катализ.....	124
9. 6. 4. Гетерогендик катализ.....	125
9. 6. 5. Катализаторлор жана анын касиеттери.....	126

10. Эритмелер.....	128
10. 1. Негизги түшүнүктөр.....	128
10. 2. Эритменин составын түтүнүүн жолдору.....	131
10. 3. Учма эмес эриген заттардын эритмелери.	
Коллигативдик касиеттер.....	134
10. 3. 1. Раулдин закону.....	134
10. 3. 2. Эритменин кайно температурасынын жогорулаши.....	135
10. 3. 3. Тоцуу температурасынын төмөндөшү.....	135
10. 3.4. Осмос.....	136
11. Электролиттердин эритмелери.....	138
11. 1. Негизги түшүнүктөр.....	138
11. 2. Электролиттердин теориялары.....	142
11. 3. Суунун иондорунун көбайтүндүсү.....	147
11. 4. Буфердик эритмелер.....	149
11. 5. Аренеистун теориясынын негизинде кислота жана негиз түшүнүктөрү.....	151
11. 6. Түздардын диссоциациясы.....	152
11. 7. Күчтүү жана начар электролиттер.	
Диссоциация константасы.....	
11. 8. Электролиттердин эритмелериңдеги реакциялар.....	153
11. 9. Эритмелердеги кычкылдануу - калыбына келүү реакциялары.....	156
11. 10. Электролиттердин катышуусу менен жүрүүчү орун алмашуу реакциялары.....	159
11. 11. Кислоталар жана негиздер жөнүндө азыркы мезгилдеги көз караш.....	163
11. 12. Суусуз эритмелер.....	165
12. Электрохимиянын негиздері.....	168
12. 1. Негизги түшүнүктөр.....	168
12. 2. Электроддук потенциал. Электрдик кыймылдаткыч күч. Электроддор.....	168
13. Дисперстик системалар.....	171
13. 1. Коллоиддик системалардын жалпы мүнөздөмөсү.	178
Коллоиддик абал.....	
13. 2. Дисперстик системалардын белгүнүшү.....	179
13. 3. Суспензиондер жана молекулалык коллоиддер.....	180
13. 4. Дисперстик системалардын алынышы.....	181
13.4.1. Химиялык ыкмалар.....	182
13.4.2 Пептизация жолу менен зөлдөрдүн алынышы.....	184
13. 5. Кош электрдик катмар (КЭК).....	186
13. 6. Электрокинетикалык кубулуштардын ачылыштары.....	188
13. 7. Микрогетерогендик системалар.....	190
13. 7. 1. Аэрозолдор.....	190
13. 7. 2. Эмульсия.....	192
13. 7. 3. Көбүктөр.....	195
13. 7. 4. Порошоктор.....	196
13. 7. 5. Суспензия.....	197
14. Атомдун ядросу.....	199
14. 1. Радиоактивдүүлүк.....	199
15. Фазалык төц салмактуулуктар.....	203
15. 1. Системанын фазасы.....	203

15. 2. Системанын компоненти.....	203
15. 3. Гиббстин фазалар эрежеси.....	205
15. 4. Фазалық төң салмактуулуктар.....	207
15. 5. Абалдын диаграммасы.....	209
Колдонулган адабияттар.....	210



907358